

Кайыптан алып кагазга түшүргөн

*Бұбұ Мариям Муса кызы*



Жайсаң Үмөт уулу

Айкөл  
Мажае

ДАСТАН

*Сегизинчи китеп*



«Бийиктик»  
Бишкек – 2009

УДК 821.51

ББК 84 Ки 7-5

Y – 99

**Үмөт уупу Жайсан.**

Y – 99      Айкөл Манас: Чоң Казат. Дастан: сегизинчи китеп. – Б.: Бийиктик, 2009. – 388 б.

ISBN 978-9967-13-597-0 (8 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

Эки жуз сан (эки жуз мин) аскер менен Чоң Казат-ка аттаган Айкөл Манас Чет-Бәэжинди көп кыйынчылыксыз эле каратып алыш, жети ай бойу бийлик жүргүзгөн соң аскердин жарымын Мекенге кайырып жиберет. Муну билген Конурбай куулук-шумдук жол менен Айкөлдү жарапландырат жана өз күчүн кайра топтооп согуш ачат. Эки тарап учун тең чечүүчү болгон таймаш Тал-Чоку деп аталган сырдуу тоонун жанында өтөт.

Сегизинчи китеп ушул окуяларды кенен-кесири баяндайт.

Y 4702300500-09

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-13-597-0 (8 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

© Бұбұ Мариям Муса кызы  
© «Қылым көчү» коомдук  
бирикмеси, 2009.

**ЧОН КАЗАТ**





## АШТАГЫ АҚЫРҚЫ ҮЧ КҮНДҮК

Алты күн тамаша-ойун артта калган,  
алардын көбүн женип мөөрөй алган,

Кошой хан баш болушкан аш ээлери,  
кооптуу үч күндүктү тосушту эми.

Эр сایып, ат чабылчу ал үч күндүк,  
эр каны төгүлмөйүн калбас бүтүп...

Көкөмдүн айчыгы алтын көгүш тусун  
көтөрүп, ашка буруп көөнүн журттун,

сайылчу ат чабыштын байгесине,  
санаксыз мұлк койгонун жар айтты эле.

Эки жүз атка байге сайылды деп,  
элирип Ырчуул жарлық айтып жүрөт.

Баш байге: үч мин дулдул аргын тулпар,  
беш жүз нар, килем жаап, артылган зар.

Беш үйлүү күлдар, күндөр баласы бар,  
беш мин кой – бага турган ошол күлдар...

Эки жүз чыккан атка койгон байге,  
айтылып бүтпөчүдөй үч күн кечке.

Ушунча дүйнө-мұлктү сайып байге,  
утмакчы журт эмнени?.. Жооп бирөө:

баатырлар – ажалына тик караган,  
буудандар – сан құлуктөн озуп чыккан,

тамшантып, тийиштүү деп кайсыл элге,  
так кесе қынтығы жок далилдөө эле.

Ал чындық, адам аттуу бүткөн жерде,  
алдыга озот дайым мұлк-дүнүйө.

Бууданы, баатырлары мол эле анан,  
болмокпу кемигени алтын-зардан.

Озоорун караандатпай өзгөлөрдөн,  
орчун журт далилдөө үчүн керектеген...

Ошондой сансыз байлық сайыш үчүн,  
ойлонуп аш ээлери кылган бүтүм:

алышкан алты күндүк ойундарда,  
алтын-зар, малды-мұлктү эми кайра,

коротпой чып-чыргасын ат чабышка,  
кайобуз байгеге деп кылган бата...

О Тәңир, сыр алдырбай өзгөлөргө,  
ой басып журт ээлери турат дале.

Анткени, коноктордун аты чыкса,  
азыркы колдо байлық араң гана,

алдыга чыгып келген отуз-кырктай,  
аттардын байгесинен калат чыкпай.

Колдогон Көк Тенири бул күндөрү,  
колдоор деп журт ээлери үмүттөндү.

Кайрадан баш байгени калтырганы,  
аргасыз чапмак болду Аккуланы.

Таалайсыз жалгыз аттуу томаяктан,  
текебер ханга чейин ат таптаган.

Адамдар кымкуут түшүп, күлүктөрдү  
айдоонун баары бирдей камын көрдү.

Калк кайнап, ар урукка бөлүнүшүп,  
каптаган сел сыйктуу көрүнүшүп,

аттардын аягынан чыккан чаңдан,  
айланана боз түшкөндөй болуп калган.

Тапталган күлүктөрдү чабылууга,  
так санын алыш үчүн саналууда.

Миң аттын эки жүзү байге алат,  
мен алам деп баарысы үмүт кылат...

Аттарга чубатуудан өтүп жаткан,  
абыдан назар салып Бакай абам,

Каш кагып Айкөл менен Алмамбетти,  
четтетип топ ичинен бөлүп кетти.

«Акылга салып арга издебесек,  
Айкөл Шер, журт алдында абийир кетет.

Кекенген калмактардын Ачбууданы,  
келчүдөй басып өтүп Аккуланы.

Алмамбет, күлүктөрдүн ал милдетин,  
амалын таба турган жалгыз сенсиң». –

Кайрадан топко келип Бакай абам,  
кайрылып калайыкка минтип айткан:

«Калыстык күлүктөргө кылыш үчүн,  
калайык, баары текши үртүктөлсүн!» –

Абамдын айткан сөзүн кагып четке,  
ататпай өз-жат дебей койушту эле.

«Кайнаган чөлгө барып келгичекти,  
канткенде үртүк жабуу болсун эптүү...» –

Алдырып Аксыкеттин ак жибегин,  
Айкөл Шер өктөм буйруп айтты кебин:

«Калайык, күлүктөрдүн куйруктарын,  
шүйүгүлө<sup>1</sup> ак жибектеп бирдей баарын!

Анан да ат чабуучу балдар текши,  
кызылдан болсун кийген кийимдерি.

Кимде-ким талабымды аткарбаса,  
кошулбайт күлүгү анын ат чабышка!» –

Таңданып Айкөл Шердин талабына,  
түшүнгөн эмес эле эч ким анда.

Башка эмес кыйды деген бүткөн жандан,  
кечилидин Конурбайы аңдабастан,

---

<sup>1</sup> Шүйүгүлө – жарышка чабылган аттын куйругун жибек менин ороп койуу.

кеп сүйлөп келекелүү, ууртунан  
кеңеэрлүү күлүмсүрөп минтип айткан:

«Буруттун Манас ханын төрт жагынан,  
төп келген бир укмуштуу жан деп айткан.

Аңыз кеп анча өзөктүү эместигин,  
азыркы талабынан даана билдим.

Уулдун уулуна кенен жетээр,  
ушунча дүнүйөсүн чачты бекер.

Анысы аз келгесип, күлүктөрдүн  
куйругун ак жибектеп шүйүткөнүн,

жөн гана ала өпкөлүк дебей аны,  
жарабас Айкөл деп журт мактаганы.

Жибегин Аксыкеттин бекер жаткан,  
жигиттер, айрыгыла аябастан.

Абыдан калың ороп шүйүгүлө,  
аялдар керек кылат барса үйүнө». –

Шылдыңын Конурбайдын каңгай, манжы,  
шыкактап, каткырышып қубатташты.

Төңир ай, аз убакыт өтпөй кайра,  
тийерин билишпеди баштарына...

Ошентип күлүктөрдү айдаганга,  
Олуж Кошой абам тартты бата.

Мингизип Жаш Айдарга Мааникерди,  
мерчемдүү жер өлчөмү белгиленди.

Бастырып Айдар менен Бакай абам,  
болжолдоп жер өлчөмүн минтип айткан:

«Чарындын белин ашып, беттеп Иле,  
чарчатпай күлүктөрдү жай жүргүлө.

Аттарды адырмактуу бөксөгө сал,  
антпесен, кумга батып кыйналат мал.

Бул сырды башкаларга ачпа, Айдар,  
билишсин күлүк чапкан биздин балдар.

А тиги жердин сырын билбегендер,  
адырдан кумдуу түздү тура көрөр.

Таманы күйсө кумга тулпарлардын,  
таш кабар тилектери далайлардын...

Тоо-Кумга токтоп, ыйык дөбөлөрдөн,  
болбосо, койо бергин Эшилмеден.

Аккула алга озуп чыгып келер,  
ал үчүн эң ыңгайлуу, мерчемдүү жер.

Жол нугун баратканда жакшылап чал,  
Куланы койо бергенде каксоого сал.

Так айтып жол багытын Кулатайга<sup>1</sup>  
түшүнүп байкатпастан башкаларга.

Кошулбай көпчүлүккө сыртта чапсын,  
кайтканда Чарынды эмес, Кегенди ашсын.

---

<sup>1</sup> *Кулатай* – Аккуланы чапкан бала.

Астынан сүрөөнчүлөр тоскучакты,  
абыдан сак болгун де Кулатайды.

Жаш Айдар, күлүктөрдү жөнө айдал,  
жар болсун Көк Тенциири, колдоп арбак!..» –

Жанында Жаш Айдардын балбан билек,  
жигиттер эки жүздөй коштоп жүрөт.

Туйунуп билбегенин Бакай хандан,  
туйлатып Мааникерди жол баштаган...

Ошентип аттар кетип, тарап чаңы,  
ойундар улантылды қайра дагы.

Чайпалып жорго үстүндө Үрчы уул кайра,  
чапкылап өйдө-төмөн жар салуда:

«Калдайган калың калайык,  
хан ашына ылайык,  
көнүлүн жүрттун ачалык,  
Көкөмдүн казынасын чачалык.

Айдалган аттар жеткиче,  
алар қайтып келгиче,  
баатырлар чыгып сайышат,  
бакандар сынып майышат.

Ажалга тике караган,  
арстан жүрөк эр балбан,  
эрендер чыгып сайышмак,  
эзелтен калган ата салт.

Байгеге кулак салғыла,  
мал-мұлқту ээлеп калғыла:

жалаң нардан он сан бар,  
бир санга арткан алтын-зар.

Алдырган ар-кай тараптан,  
тигилген тондор манаттан.  
Кылторко, жибек, шайыдан,  
канча бир түрү артылган.

Кара нардан да бир сан,  
калайық, байге сайылган.  
Бир сан күлүк ошончо,  
сүү чайпалғыс бар жорго.

Кошумча мына буларга,  
куңдөр бар келген тартууга.  
Чимирилип бийлесе,  
чыгат эстен дүнүйө.  
Мына ушундай байгеге,  
Баатырың женип болгун ээ...». –

Жарчынын жарын угуп, кеги ичинде,  
калмактын Эр Торгулу чыккан эле.

Калмактар қытайларга караганда,  
конушташ болгондуктан, ойундарда  
бет болуп балбандары күч сынашып,  
таанымал эрендери, жүрөт айтып.

Эр Торгул ажалга да тик караган,  
эр жүрөк калыстыгын көп жолу уккам.

Келбеттүү, кең далылуу, жазы мандай,  
көздөрү күүгүмдөгү қүйгөн шамдай.

Күпүлдөп, кыйынсынып, кур чамынбай,  
күтүүдө каршылашын дөңсөөдө жай.

А бирок, калмак, кытай, манжулардын,  
айкырат төбөлдөрү төгүп заарын:

«Буруттун кыйындары кырылган го,  
болгула, маалкатпай, чык ортого!

Болбосо, киши жок деп татый турган,  
бергиле байгенерди жардык кылган!» –

демиткен калмактарга кайнап каары,  
дөңдөгү Айкөлдөргө Багуул барды.

Ачуусу ашынганын жашырбастан,  
Айкөлгө тике карап минтип айткан:

«Каңгайлар аш ойуну башталганы,  
kekетип, кемсингекин басылбады...

Атайын эр сайышка түшүш үчүн,  
Айкөл Шер, аш башында кылгам бүтүм.

Күлүккө атым кошпой койгонумду,  
күмөндүү кастыгы деп болжодунбу?..

Тұтұн тұс кызыл темгил Гүлбурактан,  
түлпарлар арбын экен озо турган.

Ал эми мине турган эр сайышка,  
Айкөлүм, Гүлбурактай түлпар чанда!..

Түшүмдө – кызыл чаар кабыландын,  
жүрөгүн – төшүн жарып сууруп алдым.

Ким менен беттешпейин сөзсүз түрдө,  
ишенем – намыс алып, женериме!

Коқустан күн төлөмөр болуп калсам,  
канча айтса бүт чыгымын өзүм тартам.

Ал коқус, калмак колдуу болсом азыр,  
Айкөл Шер, териштирибэ, жазуу-тагдыр...

Олужа Пир колдогон Кошой балбан:  
«Ойуңа жеткиниң!» – деп бата тартсан!

мойнуна қурун салып Багуул мырза,  
кол соузуп жүзүн бурду қыбылагага.

Сөздөрү текебердүү айтылса да,  
сурандык Көк Тенирден тилеп бата...

«Эр сайыш бакан эмес – найза менен,  
анан да, чабыш кошо болсун» – деген,

талапты қаңгай, калмак катуу койгон,  
ал шартка аш ээлери макул болгон.

Ошентип ушул азыр чындал эми,  
эрлердин турат каны төгүлгөнү...

Эки жаат бөлүнүшүп элдер небак  
эртерээк эр сайышты күтүп турат.

Жөөлөрү, катын-бала, карылар бүт,  
жолошпой үй-үйлөргө кетти кирип.

Сезимди мокоттуруп мунун баары,  
сестентип калк арасын турган чагы.

Ушундай кооптонуп турган чакта,  
уулдун баарысы тең Багуул ханча,  
өлүмгө текебердүү карап тике,  
өктөөлү сөз айталбайт Көк Төңирге.

Баш болуп Кошой, Бакай баарысы тең,  
Багуулдун өктөмдүгүн туура көргөн.

Бирок мен, эмнегедир, жүрөгүмдөн,  
Багуулдан Эр Торгулду өйдө көргөм.

Туйумум алдабаптыр, ага аздан соң,  
аягы эр сайыштын күбө болгон...

Бата алып Багуул элден кармалбастан,  
бет алып Эр Торгулду жакын барган.

От чачкан карактерин кадап тике,  
өктөм үн салып ага минткен эле:

«Эр Торгул, коноксун сен, анан дагын,  
эрөөлгө мурда чыктың, кезекти алгын!» –

тыккийта тартып оозун Гүлбурактын,  
тик карап Эр Торгулдун качырганын,  
тийгенин карчытына сыр найзанын,  
тим гана карап койду серпип кашын.

«Карс» этип сынган найза чамындыга  
айланып, калды аттардын бут астында.

Кенебей Багуул аны, кезегинде  
капталга Торгулду уруп өткөн эле.

Сүйдан жал сур атынын капиталына,  
Эр Торгул ооп барып онолду да,

даекчи<sup>1</sup> сунуп турган найзаны алып,  
дароо эле Багуул ханды калды кагып.

Багуулдун сыр найзасы колдон ыргып,  
бычырап тал-тал болуп калды сынып.

Жаңыртып Багуул кайра найза алды,  
Торгулду түз качырып айгай салды.

Сайышка далай түшүп кандим болгон,  
найзаны Торгул дагы кагып койгон.

Ошондо кангай, калмак тараптагы,  
төбөлдөр ачууланып добуш салды:

«Созбогун убакытты Торгул акмак,  
өлтүрүп же өлгүнүң бачымыраак!..» –

Түтүндөй түз качырган Эр Торгулдан,  
Багуулду Гүлбурагы сактап калган.

Торгулдун сыр найзасы дал тиьерде,  
Гүлбурак төрт аягын бүгүп жерге,

койондой жата калып, ал өткөн соң,  
кийиктей так түйүлүп өйдө болгон.

Күү менен узап кетип, кайра артына  
кайрылган Эр Торгулга Багуул мырза,

---

<sup>1</sup> Даекчи – эрөөл маалында курал-жаракты белендерп карманп турчу жоокер.

жалтанбай жаалданып найза сунду,  
Торгул да тек калbastан каршы урду.

Бычырап экөөнүн төң найзалары,  
белинен суурушту эми кылыштарды.

Болоту кылышынын морттук кылып,  
Багуул хан шилтегенде калды сынып.

Үстөмдүк кылып Торгул баратканда,  
үн салды жаны ачынган Багуул мырза:

«Аттигин! Достун берген тартуусуна,  
алдатып койдум, арман, аргам канча!

Ажалым сенден экен Торгул баатыр,  
аяба, кылышынды бачым матыр!» –

Шилтеген ач албарсын Багуул ханга,  
шашылып тартып алды артка кайра.

Эреже-шартка ылайык келбесе да,  
калыстык кылды Торгул адатынча.

Үндөбөй аттын башын буруп нары,  
кылышын которгончо туруп калды.

Сунганын даекчинин четке кагып,  
Сыргактын курч болотун сурап алып,

Торгулга тике мандай барып анан,  
тик карап карегине добуш салган:

«Эр Торгул, жараптуу дейт жоо аяган,  
эми сен чапкын мени аябастан!

Шул азыр бирибиздин сөзсүз түрдө,  
каныбыз төгүлүшүн эл күтүүдө.

Чын ажал кимибизди тооруп турса,  
«чыр» этип жан бөлүнөр кең ааламга.

Бул тагдыр – экөөбүздү беттештирген,  
чапкының, кезек алып биринчи сен!» –

Багуул хан Эр Торгулга берип кезек,  
былк этпей күтүп турду кылыч кезеп.

Кыязы, тагдыр-буйрук болсо керек,  
кылычын калды Торгул жаза шилтеп!..

Ошондо эч тартынбай Багуул мырза,  
оп тарткан сур койонду мар жалынча,

солк этип аяп койбой көзүн ирмеп,  
Сыргактын курч кылычын калды шилтеп!

Курч болот сол мүрүдөн төмөн шылып,  
кызыл кан ат жалына акты жылжып.

Кылычы оң колунда шилтенбестен,  
кыңгырап добуш салып жерге түшкөн.

Жыгылып бара жатып сур атынын  
жалынан апчый кармап, Багуул хандын,

кылкызып көздөрүнө кан куйулган,  
карегин тике кадап тумандаган,

тиштенип, күчүн жыйып акыркы ирет:  
«Туура айттың, жоо аяган шуну көрмөк!..» –

деп айтып, шалак этип ат үстүнөн,  
денеси шыптырылып кулап түшкөн.

Кылыштын кызыл канын сарыктыра,  
кылчайып карабастан Эр Торгулга,

теминип Гүлбурагын, дөндө турган  
топтолгон калыстарга добуш салган:

«Калыстар, каршылашты чырсыз жеңдим.  
Канакей, байгенерди алып келгин!..» –

Кубанбай, кайгырышпай эки тарап,  
тунжурап тымып турду үнсүз карап.

Капыстан мемиреген теребелди,  
каптаган бороонго окшош добуш келди.

Багуулдун сөзүнөн соң калмак, кангай,  
бүлүктү эми чындал салышчудай,

бажылдап баш-аяксыз өз тилинде,  
Багуулду келатышты беттеп тике.

Ката элек каны алиге Эр Торгулдун,  
Сыргактын өйдө шилтеп курч болотун,

түз беттеп Халдамбува кол башчыны,  
тайманбай Багуул мырза сөз узатты:

«Кол башчы, черүүлөрүң кажылдатпай  
тынчтыып, кепке купак салғының жай!

Чыр ойун далилденсе – элдин эмес,  
чыр кылган мына менин башымды кес.

Ошондо жазыксыз калк аман калат,  
оргуган каным көрүп өчүнгөн канат...

Өлүмдү эки тарап бирдей эле,  
бүтүшүн талап кылып турдуң беле?

Болгону талабыңды ишке ашырдым,  
себебин издебегин бөөдө чырдын.

Бир жолу берсе Торгул кезек мага,  
эки ирет бербедимби кезекти ага.

Айткамын – буйругу бар тагдырдын деп,  
бул сөздү кайра сага айткым келет.

Эгерде Халдамбува, ынанбасан,  
көрөсүн азыр мага каршы чыксаң.

Болбосо суу үйлөгөн колтугуңа,  
кечилидин Конурбайы чыксын, кана!..

Басылып ызы-чуусу кангай, калмак,  
Багуулдун сүйлөгөнүн турду карап.

Түз ойго ылайыктуу сөз табалбай,  
басышты Эр Торгулдун сөөгүн карай...

\* \* \*

Калмактын эли менен ашқа чейин,  
каташып жайчылыкта көрбөгөмүн.

Андыктан каада-салтын ошол элдин,  
анчалык маани берип билбегемин.

Ал эми кагылышта өлгөндөрүн,  
көмбөстөн кетишкенин көп көргөмүн.

Сезимди дүркүрөткөн салттарына,  
көп улут күбө болгон ошол ашта.

Жан-достон ажыраган дене-досту,  
жеринен биздеги салт – жерге койуу.

Ал эми убан<sup>1</sup>, дүбө<sup>2</sup>, калмактарда,  
адамды өлгөндөн соң тоо башына,

унаага артып барып ачык таштап,  
далдоого жашынышып күтүп жатат.

Үч күнгө чейин күтүп көмүскөдөн,  
жегенин итпи, күшпү көрөт экен.

Өлүккө жору, күзгүн ошол замат,  
түшүшүп калтырбастан кетсе талап:

«Бурканга жагып, жаны жай алды» – деп,  
баарынын көңүлдөрү тынып кетет.

Ал эгер жору түшпөй чөөлөр жесе,  
Ааламга жакпагандын белгиси эле.

Канаттуу түшкөн өлүк аздектелип,  
калдыгын чогултушуп алып келип,

кастарлап койгон жерге ата-тегин,  
койушат қүштан калган өлүк сөөгүн.

---

<sup>1</sup> Убан – азыркы эвен эли.

<sup>2</sup> Дүбө – азыркы тува эли.

Ал эми тұлқұ, өзөгө жем болғонду,  
адаты экен ачық таштап койу.

Баш қылып дene-досун Жолой хандын,  
калмактар дал ушундай қылышканын,

көрүшүп келген әлдер туш-тараптан,  
көңүлү жипкиришип кеп қылышкан.

Жолойдун денесине жору-кузгун,  
билбедик түшкөнүн же түшпөгөнүн.

А бирок, ажыраган дene сөөгүн,  
укканбыз артып әлге кетиргенин...

Денесин Эр Торгулдун артып кеткен,  
черүүлөр кеч бешимде кайтып келген,

кубанып баарысы тең кол башчыга,  
каждылдан бир нерсени айтышууда.

А көрсө, өлүк денди таштар замат,  
айланган жору-кузгун кетет талап.

Кашкайган сөөктөрүн тигип капка,  
жөнөтүп келишиптир эл тарапка...

Жан-досу жай алганын көк асмандан,  
жаждылдан кубанычтуу айтып жаткан,

аскерге көөнүм жибип, негедир мен,  
аруу дил жашым көздөн тегеренген.

Анан да дene-бойду дүркүрөткөн,  
ал салтты анча деле жерибегем.

Анткени, пейлим түшкөн эр адамдын,  
Ааламдан түбөлүктүү жай алганын,

абыдан ишенимдүү айтып жаткан,  
адамды көрүп туруп көөнүм тынгандан...

Ар бир калк динин, салтын аруу дилден,  
аздектеп бийик тутуп, ыйык көргөн.

Аны эми башка диндин өкүлдөрү,  
акысыз деп түшүндүм жеригени.

Туйунткан калыстыгын Улуу Күчтүн,  
туйумду бербесе эгер: эмне үчүн,

сыр бербей кара калмак жашырышкан,  
сөөгүн Жолой хандын чөө талаган?

Түк айтпай, үч күндөн соң эл-жерине,  
тигишип кара капка кетирди эле?

Ал эми Эр Торгулду ошол замат,  
эмнеге жору-кузгун кетет талап?

А демек, ар бир элдин Аалам менен,  
алака түзгөн шарты бар деп билгем.

Түзүлгөн алакасын ар бир элдин,  
талдоого акысы жок пендelerдин!

Салтына ар улуттун Торгулдан соң,  
чыгарган тыянағым ушул болгон...

\* \* \*

Жеңишин Багуул хандын эч ким деле,  
жарылып кубанычтуу тосподу эле.

Сыргактын қурч болотун қайрыбастан,  
баш тартып байгесинен сурап алган.

«Кейибей қылышына Сыргак берен,  
кыйып кой биротоло мага» – деген.

Тыкыйган күйган қыттай Сыргак анда,  
тек гана башын ийкеп койгон ага...

Багуулду ашқа чейин анча деле,  
билгибиз келбегени чындык эле.

Башында кара, сары түргөш делип,  
бийлигин жүргүзүшчү эки бөлүп.

А кийин ушул Багуул Согду хандан,  
бийиликти өз колуна тартып алган.

Биригип сары, кара түргөш эли,  
бир гана Багуул баарын бийлейт эми...

Багуулун бой-келбети, бет түспөлү,  
бой тарткан супуу кыздай элес берчү.

Жарашып кийген кийими турпатына,  
жагымдуу чыгат үнү уккан жанга.

Улуу күч – эркек эмес аялдарга,  
ушундай супулукту берет чанда.

Аттигин, төп келтирип келбетине,  
Кудурет дал ошондой мүнөз берсе,

«Сулуу хан» деген атын эл ичинде,  
сүктанып, сүймөнчүктүү айтпайт беле!

Калайык кай мааниде айтса дагы,  
кабылдайт сыймык менен Багуул аны.

Андыктан, кээ бирлери келекелеп,  
айрымдар ак дилинен «Сулуу хан» деп,

бир кезде ата-энеси койгон аттан,  
билинбей Багуул ханды оолактаткан.

Дал ошол аш берилип жаткан кезде,  
өз аты унут болуп баардык элге,

«Сулуу хан» деген гана ысым менен,  
бийлигин жүргүзгөнүн билер элем.

Сөз баккан Бакай хандай адам гана,  
Багуул деп өз атынан атайт чанда.

Үйүрлүү карышкырдын көкжалындай,  
тайманбас Сулуу хандын жайы шундай.

Үйүрүнө тоскоолдугу тийет десе,  
айосуз өз күчүгүн жечү неме.

А бирок, эрдигине, шердигине  
аргаң жок суктанбаска, алибетте...

Кайрылар учур келсе «көөхар көзгө»,  
кайтадан Сулуу ханды алам сөзгө.

Ал азыр Конурбайды женген менен,  
Айкөлдүн айкөлдүгүн баян этем.

\* \* \*

Деми сууп Торгулдан соң кара қалмак,  
дөңүнөн кан майдандын кетти арылап.

Андан соң майдан талаа чекесине,  
алардан келишпеди бир да бирөө.

Ал эми Багуулдан соң қыргыздардан,  
Агаяр, Эр Албандар сайышышкан.

Албанга каршы чыккан қаңгай Оргу,  
ажырап асыл баштан каткан шору.

Жаңжуңдун Чижки эрени Агаярдан,  
жаңы эле беттешкенде қачып чыккан.

А көрсө, арман дүйнө, тууган жердин,  
анда биз сезбептиrbиз касиетин!

О Тенир, ошондон соң үч жыл өтпөй,  
өрттөндүк бөтөн жерде куусаң чөптөй!..

Конурбай Аккуланы аргасыздан,  
кошконду ат чабышка андабаган.

«Буруттун дардес ханы көпкөнүнөн,  
байгесин алыш үчүн чапты» – деген.

Кууланып атайы эле Конурбай хан,  
күлүккө кошпой атын алып калган.

Ажырап Аккуладан, Айбанбозго  
Айкөлдүн күнү түшүп тийсе колго,

«Көздөгөн максатыма жетемин» – деп,  
Конурбай Бурканынан турат тилеп...

Колунда алтын түтүк чор башына<sup>1</sup>,  
кочуштап тамекиден салып жайма,

кайыңдын чогу менен тутандырып,  
турат ал коркурата илеп тартып.

Жиберип чабарманын калыстарга,  
жанараак айттырыптыр салам дуба.

Буруттун Хан Манасы азыр мага,  
бет болуп чыксын дептири эр сайышка.

Укканда бул кабарды чабармандан,  
унчукпай Кошой, Бакай ойго баткан.

Айкөл Шер бир иш менен шул ортодо,  
бастырып кеткен болчу хан ордого.

«Ойундуң жайын тактап сүйлөшүүгө,  
ордого жанараакта кеткен эле.

Учуро болуп қалды келе турган,  
уккунун берген жообун өз оозунан», –

деп айтып чабарманга Бакай абам,  
төрдөгү ордо жакка тез бастырган...

«Чечүүчү эр тагдырын эрөөл талаа,  
четин<sup>2</sup> дейт, баралбаймын өзүм ага.

---

<sup>1</sup> Алтын түтүк чор башы – канжа.

<sup>2</sup> Четин – ыйык.

Апалар чакырттырып жаткандыгын,  
Айкөлгө эрте барып кабарлагын!» –

Ушундай Каныкейдин сөзү менен,  
унчукпай Айкөл шашып кеткен экен...

Каныкей алдын-ала бул сайыштан,  
кабардар экендигин жашырбаган.

Сайышка кийерине арнап тиккен,  
Айкөлгө ак олпогун ала келген.

Түгөтүп тогуз жылы көздүн майын,  
атайын ак олпокту кылган дайын.

Найзасы душманынын өтпөгүдөй,  
наркескен кылтыч мизи кеспегидей,

буулумга бир нече кат беттеп бөздөн,  
болоттун өгөөндүсүн текши төккөн.

Жаткырган өгөөндүнүн асты-устунө,  
жибектин ак буласын үлпүлдөтө,

тытылган төөнүн жүнүн кошуп туруп,  
түгөнгүр, болот созуп койгон шырып.

Көргөндөр суктанғыдай көзү тайып,  
көркөмдөп жылан боорлоп тиккен кайып,

жакасы алтын менен, жени жездүү,  
ак олпок кош бадана торгой көздүү.

Уядан жалгыз туулган беренине,  
ушинтип камын көрүп келген эле.

Барууга даай албай майдан жакка,  
Беренин чакырттырып апаларга,

аяр жан Айкөлүнө аста карап,  
акырын добуш салып минтип айтат:

«Эрөөлгө аттануучу эр жигитке,  
эненин колу жеңил дешет элде.

Аңдыктан ырым кылып апаларын,  
Айкөл Шер, айып көрбө чакыртканын.

Кармашта каршылаштын чачкан каарын,  
кайтарсын төккөн мээри апалардын!

Жар болуп Көк Тенциири, колдоп арбак,  
дем берип Ата-Конуш калсын сактап.

Арналган ушул күнгө ак оллогун,  
акжолтой, ак канжыга кийим болсун!

Кадырлуу журт энеси кылым арткан,  
кийгизсин оллогунду Баалы апам»,-

аяр жан аруу дилден ырым кылышып,  
акканы турган көздө жашын тыйып,

бүгүлүп, энелердин алдындагы,  
буулум тыш ак олпокту кармалады.

Энтендеп ордо жакка шашып барган,  
эшикten кирип калат Бакай абам.

Кошулуп Каныкейдин тилегине,  
кийгизип Бакай абам, Баалы эне,

энелер бата берип, Айкөлдү анан:  
«Эсен кайт» – деп Канышы өзү отказган.

Ордодон узай берип Бақай абам,  
ой баскан добуш менен сөз баштаган:

«Чабарман жибериптир кечил ханы,  
чыдамсыз, жообунду күтүп калды.

Тапталган устаранын мизине окшоп,  
табында Алгарасы эч керти<sup>1</sup> жок.

Түбүңө жетем деген максат менен,  
түн түшкөн Калча дагы табында экен.

А сенин Айбанбозун Алгарага,  
тең келбейт өзү түгүл караанына.

Эрдигин, күч-кубатың кечил хандан,  
эки эсे артыктыгын көрүп турал.

А бирок, минген атың алдындағы,  
алга эмес, артка тартат кыязданды.

Каниет ала турған нерсем азыр,  
Канышың қылғын ырым, Айкөл Баатыр.

Айкөлүм, абаң азыр айттар сөздү,  
акылга салып өзүң талдап көрчү?

Алдынан утурлоого Акқуланы,  
Алмамбет алып калған Сараланы.

---

<sup>1</sup> *Керти* – кемчилдиги.

Атынын күчүн сурал Алмамбеттен,  
сайышка, кандал болот, аны минсен?..

Айтарым, бата берип апаларың,  
атказды Айбанбозго алган жарың.

Сезбесе жакшылыкты аяндуу жан,  
сылабайт эле атты ыйык жалдан.

Антсе да, Алмамбеттин Сараласын,  
Айкөлүм, не болсо да ойуна алгын» –

Абамдын ойун үзүп, алды жактан,  
Алмамбет жетип келип минтип айткан:

«Достошкон кыяматтык Айкөл Шерим,  
досундун сураганын жок дебегин!

Кечилдин шум Калчасы сени менен,  
кезенип сайышканы турган экен.

Кытайдын ханы кийчу тон кийишкем.  
«Кыз тууган арам сийдик» – деп тийишкен.

Каным жат, касташ эле өчүм калган.  
Кабылан, кезегинди сурал турал?

Өчүм бар жанга баткан шум Калчада,  
өзгө эмес, айтпагамын өзүнө да.

Ачылар мезгил чукул, Айкөл Шерим,  
аны азыр сурабастан кезек бергин?

Бир Төңир берсе жардам өчүмдү алам,  
бей өлүм болчуларды сактап калам.

Аткарып акыреттик достун шертин,  
Айкөлүм, кезегиңди мага бергин?..» –

О ТЕҢИР! Алдырганда азгырыкка,  
айтылган сөзгө маани бербейт турал!

Кыямат күндү азыр таамай айткан,  
кебине Периштенин ынабастан,

шайтандын көнүп жумшак жетегине,  
кырсыкты ылдамдатат тура пенде!..

Айтканын Алмамбеттин сезбей терең,  
анчейин маани берип үстүртөдөн,

күнүмдүк ушак-айың сөздөн качып,  
койгонун каран күнгө эшик ачып,

аңдабай, Алмамбетти ат үстүнөн,  
кучактап Айкөл анан мындаи деген:

«Кыйышпас кош дүйнөлүк асыл досум,  
кебине Манасыңдын макул болгун!

Калдайған калың қытай, кечил эли,  
карапап ушакташса алар мени,

жан этиң ачыштырып, ырбап жара,  
жан-досум, абдан катуу тийет сага.

Бул ишти бүт тулкумдан сезип турам,  
бербеймин кезегимди ошондуктан!..

«Маана<sup>1</sup> издең качып барған Алмамбетти,  
Манастын ажалына салып берди.

Тентиген арам күлгө мындан ашкан,  
татықтуу сыйды бурут тапсын кайдан?» –

деп қытай сен, мен эмес – элди жалпы,  
шылдыңга каалабассың айлантыканды.

Жан досум, ажал улук, анткен менен,  
Жараткан «сак болгонду сактайм» деген.

Коркконум, ишен досум, кокусунан,  
Калчадан капилеттен жазат тапсан,

ажалга кармап берип көз көрүнөө,  
артында калып менин көрөрүм не?

А көрө, Тенир колдоп, Конурбайдан  
кегинди, буйруп эгер, мен деле алсам,

достуктун ант-шертине турғандыктын,  
далили болорлугун танбастырысын.

Кыямат-кайым күндүк асыл досум,  
Калчага мен түшөйүн, мақул болгун...

Алы чак Айбанбоздун, өтүнөрүм,  
Алмамбет, Сараландын күчүн бергин». –

Аргасыз таарынычын ичке жутуп,  
Алмамбет Айкөлүнө жүзүн буруп,

---

<sup>1</sup> Маана – башпаанек.

токтолбой ошол замат түшүп жерге,  
тартты эле Сараласын Айкөлүнө.

Айкөл Шер Айбанбозду минген тейде,  
албырып каны чуркап нур жүзүнө,

кол созуп, нээтин буруп Көк Төңирге,  
калкынын ак батасын сурады эле.

Дүңгүрөп жалпы кыргыз бир кишидей,  
тилеги баарыныкы чыгып бирдей,

«Сындырба белибизди Көк Төңир?!» – деп,  
сыздашып Кудуреттен турду тилеп.

Эрөөлдөн кайткын дешип намыс менен,  
эл-журту кайра-кайра бата берген...

Коштотуп жайдакталган Сараланы,  
Айкөл Шер Конурбайга каршы аттанды.

Карааны кара тоодой кайран Берен,  
кашкайып тике барды кенебестен.

Бекиткен дуба менен кырк чилтенди,  
белинде кыңай<sup>1</sup> чалган Боз кисеси,

курч болот бишараттуу белги менен,  
Күчүгөн таң алдында алып келген.

Кызырлуу Шер белинде керек кезде,  
кынынан шарт сурууга белен эле.

---

<sup>1</sup> *Кыңай* – кыйшайта.

Сымбаты мүнөзүнө төп келишкен,  
сырттаны көкжадардын Айкөл Берен,

аяндуу мына ушул куралдарды,  
анчалык керек дебей турган чагы.

Анткени, кечил ханы Конурбайдай,  
атайлап кан төгүүнү максат кылбай,

болгону, зор Калчаны менменсинген,  
бир азга демин басып койсом деген.

Башка жан бул Калчага беттеп түшсө,  
бирөөсү мерт болмокчу сөзсүз түрдө.

Каалабай кан төгүүнү, ошондуктан,  
Калчаны Айкөл өзү беттеп чыккан.

Канчалык кечил ханы чамынбасын,  
каалоосун билет анын ишке ашпасын...

Калчага тушташ барып кенебестен,  
«Кана эми, кезегинди алгын!» – деген.

Чыдамы кетип турган кечил ханы,  
чаңырып «чынмачындап» найза сайды.

Кашаттын чет жагында турган Шерге,  
карс этип тийген найза тең бөлүнө,

канаттуу Алгарасы болбогондо,  
Конурбай алыс кетип, батмак шорго.

Күүлөнүп жогортодон төмөн карай,  
күч менен урганына көңүл бурбай,

чымындын конгонунча көрбөй санап,  
чиренген тейден Айкөл турат карап.

Кашаттан төмөн кетпей канат жайып,  
Калчасын ұстұндөгү сактап калып,

кайрылып дөңгө барып кезек берип,  
кадалат Айкөл Шерге тикирейип.

Чиренип ұзәнгүсүн тебинип бек,  
чоқудан төмөн жакты турган тиктеп,

Кечилдин Калчасынын капиталына,  
атайлап найза урду жазгай гана.

Антсе да Айкөл аяп урган найза,  
айланды талкаланып чамындыға.

Теминип Картқүрөнүн Ажыбай хан,  
тез жетип Айкөлүнө найза сунган.

Кайрылып аткан октой хан Конурбай,  
капталга, канды күсөп, урду таамай.

Күүсүнөн Калча менен Алгаранын,  
күймөлтүп Айкөл Шердин минген атын,

такактап төрт аяғын бекем жерге,  
теңселе түшүп барып оңолду эле.

Бычырап жерге түштү найза теңи,  
бат сунду камдап турган жан нөөкөрү.

Кайкыган Алгарасы желдей сыйып,  
кайтоолдоп Калча дагы қалды уруп.

Айкөл Шер очорулган Айбанбоздон,  
ашига жерге түштү токтолбостон,

Ажыбай кошоктогон Саралага,  
атылып ыргып минди жайдак гана.

«Калыстық кылсам Калчам, билбедин!» – деп,  
каарына келе түшкөн Айкөл жиндеп,

түтүндөй түз качырып зор Калчаны,  
түз сунуп сыр найзасын уруп қалды.

Айкөл Шер ойун кылып баятадан,  
атын да, ханын дагы аяп турган.

Ачуусу келе түшүп каардана,  
аларды кош кабаттай урганында,

Конурбай жерге талп деп Алгарадан,  
кулаган аска сымал сулап калган.

Күймөлө түшкөн атын чылбырынан,  
качканга үлгүрттүрбөй кармап алган.

Ойдолоп Алмамбеттин Сараласы,  
олжого түшкөн тигил Алгараны,

Айкөл Шер кайрып берип койбосун деп,  
бет алып Алмамбетти жүрүп берет...

Айкөлгө Сараласын берип койуп,  
аты жок турган Алмаң жөө соксойуп.

көргөндө коштоодогу Алгараны,  
«Кудайлап» алдын тосуп чуркап қалды.

Айласы кеткен Калча чыгып жели,  
алдына тура калды тосуп Шерди.

Келиндей төрт бүгүлө калч-калч этип,  
кеп айтпай, ийген башы жерге жетип,

кош колун бооруна алып аянычтуу,  
карады жал-жал тиктеп жалынычтуу.

Көзүнөн аккан жашын арчыбастан,  
киркиреп, ыйга чакап минтип айткан:

«Олужа Пир колдогон кызырлуу Шер!  
Обу жок көөдөктүгүм кечире көр?

Атанын сөзүн укпас безери кул,  
арман ай, көрөр күнү мына ушул!

Айкөл Шер, калың кытай кечил ханы,  
алдыңда кулдук уруп жалынганы,

ачуунду таратарын билип турмун,  
атымды жеңишине соогат кылгын?..

Айкөл Шер, дос дебессин, шонтсе дагы,  
алдыңдан кыя өтпөймүн мындан нары.

Жеңиллип, жер көтөрбөй турган хандын,  
жигиттик кылышп ташта минген атын?..» –

Тецирим, Аалам сыңдуу кеңдигине,  
тең келбес айкөлдүктү бердин беле?.

Даража, теги тендеш кечил хандын,  
дилинде аяп турду шак сынганын.

«Алгара дилин берген Конурбайга,  
ат болмок беле олжолоп алсам мага.

Эр үчүн – жеңилүүнүн даамын татуу,  
эч нерсе сактай алгыс уудан ачуу.

Уу жутуп турган эрге ансыз деле,  
үстөмдүк кылгандыгым болмок беле.

Жетишет, жеңилүүнүн даамын татты,  
жетектен бошотойун олжо атты».

Окоро түйгөн<sup>1</sup> кайыш бек чылбырды,  
ойлонуп туруп бир аз кайра ыргытты...

Алмамбет этек-жени учуп желге,  
аз калган жетерине Айкөл Шерге.

Келишкен тегеректеп кытай, манжы,  
көтөрүп мингизиши Конурбайды.

Алмамбет жеткичекти кечил ханды,  
Алгара желдей сыйып ала качты.

Колунда белендерген ач албарсты,  
«Коқуйлап» Шер Алмамбет ташка чапты.

«Айкөл Шер! Оңбой қалдык! Жаратқандын  
алдаттың атайылап кайрыгынын.

Дили жоо эл-жерине Конурбайдын,  
тилинен аккан ууга неге алдаттың?

---

<sup>1</sup> *Окоро түйгөн* – кайыштан ничке тилкелерин өргөн ыкмалын аты.

Алдында Алгарасы турган кезде,  
азапты салат Калча кыргыз элге!..

Колуна тийгизе албай Алгараны,  
коштошкон Чыйырдыны, Эрназарды,

эсиңден чыгарганың айкөлдүккө,  
Эреним, жатпастыгын түй эсиңе!

Колуна бир тииди эле, аттиң арман!  
Куп болмок курмандыкка чалып салсаң.

Ай эми айтканда не иш өткөндөн соң,  
алдырдык ырыссыны кайра колдон!...» –

Алмамбет жүзүн жууп туздуу жашка,  
Айкөлдөн терс бурулуп басты артка.

Айыптуу сезип өзүн кыйла убакыт,  
апкаарып сөз айталбай калган катып,

Айкөлгө айлантууга даярдаган,  
аякка сууну күйуп Бакай абам,

жалынып Жаратканга мин бир ирет,  
«Жалгызды сактай көр» деп турат тилеп.

Кыймылсыз кан майдандан чыкпаганы,  
камтама кылып турду Бакай ханды.

Күтүүгө чыдай албай андан ашык,  
колунда суусу менен басты шашып...

Алдырып ачуусуна сыртын салып,  
Алмамбет бир топ жерге узап барып,

кайрадан түтпөй артын караганда,  
кыймылсыз турган Айкөл өз ордунда.

Чыдабай Эр Алмамбет тез қайрылган,  
Айкөл да аттан түшүп бой таштаган.

Көрүшпөй көп жылдары зар болушкан,  
кусалуу бир туугандай кучакташкан,

жаш төkkөн эки шерге Бакай абам,  
жалынып суусу менен жете барган.

«Кудурет, Төңир кошкон эгиздер» – деп,  
колунда сууну айлантып төгүп жүрөт...

Калайык баятадан тымып турган,  
кыйкырып ошондон соң добуш салган.

Коштогон Айбанбозду хан Ажыбай,  
«Кайтарба Алгараны» – деп айтабай,

Калчага кайра алдырып ийгенине,  
күнөөлүү сезип өзүн турган эле.

Конурбай алгач аттан кулаганда,  
калың эл бир кыйкырып, анан кайра,

чөккөнсүп суу түбүнө тымып калып,  
чурулдайт эми аран добуш салып.

«Калчаны Алгарадан кулатканда,  
суу ууртап алдынарбы оозунарга?

Ысыган илеп кайтып калган кезде,  
ызылдап чuu салуунун кереги не?

Тилекти Көк Төңирим кабылдаса,  
тунжурап текебердик кылдык ага.

Откөн соң төө кыядан унут калды,  
өзгө эмес теңсінбедік Жаратқанды!..» –

ачууды Ажыбайдын сөзүн бөлүп,  
арытан Кошой, Төштүк шашып келип,

айлантып сары улакты садагага,  
Акбозду курмандық деп тарттық бата.

\* \* \*

Кызуусу эр сайыштын тарап кандан,  
калкынын көңүлдөрү тынып калган.

Карматып Айкөлдүгүн дагы деле,  
кайрылып Айкөл Берен минткен эле:

«Байгени даярдаган эр сайышка,  
бөлгүлө калыс чыгып ар урууга.

Угулуп тилегиңер Жаратканга,  
улуу журт, намыс алдык эр сайышта.

Тилегин калайыктын Тәцир берсе,  
тийиштүү болот байге жапырт элге...» –

Байгени бөлүштүрүп жаткан кезде,  
байкатпай Бакай абам калың элге,

акырын четке бөлүп Алмамбетти,  
«Аттардын астын утур тоскун!» – деди...

Хандары кытай, манжы, қаңгайлардын,  
кийишчү чен тондордун бир канчасын,

Алмамбет бөктөрүнүп Саралага,  
аттанды билдирибестен бөтөн жанга.

Шол кезде аш ээлери, конок дебей,  
байгесин эр сайыштын бөлүп бирдей,

алакып жатышканда дүйнө-мүлкө,  
Алмамбет небак узап кеткен эле.

Кегендин белесине жетип Алмаң,  
келаткан құлуктөргө дүрбү салган.

Бозоргон мунарыктуу ээн талаадан,  
бүлбүлдөйт бирин-серин тирүү караан.

Тұтұндөй чан учуруп уйулгуган,  
түлпары Айқөл Шердин озуп калган.

Кегендин белесине багыт алып,  
кемирип ооздугун, башын салып,

өрүүдө жал-куйругу желбиресе,  
эликтей колун сайып эңкейиште,

көкүлү сапырылып көкту карай,  
куйундай сыйып келет жан аябай.

Жаш Айдар шертке туруп Кулатайга,  
жол нугун түшүндүргөн абдан туура.

Карышып кош тизгинге салаалары,  
кайрадан күчөп чыгат каргаганы.

Жанына батканына карабастан,  
Жаш Айдар сүрөйт улам тындырбастан.

«Сүрөбө, жаштайында жайрап калғыр!  
Жыгылсам Аккуладан жан калбастыр.

Ушинтип элди кыйнап аш бергенче,  
уу берип Бокмурунду өлтүрсө не!

Азапка салбай элди, жалгыз гана  
акылсыз арам сийдик өлсө кана!

«Аш берер баласы өлдү, ээси жок» – деп,  
агаин кутулушмак жерди тиктеп.

Ал азыр мал-дүнүйө чыгымдалган,  
алардын санын айтып эмне кылам.

Карышып алы жетпей кош тизгинге,  
калышты канча бала кумдуу чөлдө.

Жайраган жазыгы жок жаш балдардын,  
Жаш Айдар, тартасыңбы сен убалын?

Ушинтип алган байге – аш башкарған  
улукпуз дегендерге буйурбастан,

аягы арылбаган чырга айлансын!  
Азыркы өлгөн балдар ала жатсын!..

Козголуп эт жүрөгүм калды ордунан,  
марага жетер менен жазат табам.

Жетиге толгон жашым быйыл жаңы,  
жер чапчып жетимиште энем калды.

Каргадай баласынын каргышына,  
кошулса энекемдин каргышы да,

оң таппайт опол тоодой аш бергендер!  
О дүйнө! Залакасы көпкө тийээр!..» –

Кулатай жұбарымбек, баспай жаагын,  
кудайга үнү жете каргаганын,

Жаш Айдар кылган менен канча аракет,  
жайрагыр, жаагын баспай күчөп келет...

Айтқандай жұбарымбек чынында эле,  
арқаят ат өлүгү ар-кай жерде.

Таанылғыс – аттар сүйрөп канчалаган,  
талаада балдар жатат жазат тапкан.

Жүрөгү бырчаланып туз сепкендей,  
жаш жууган көздөрүнө жер көрүнбөй,

«Жамандық босогону аттады» – деп,  
Жаш Айдар келе жатат жанын үрөп...

«Кудурет Көк Тенири, көлдо өзүн» деп,  
кийимин которунду Шер Алмамбет.

Чендуу тон – кытай ханы кийе турган,  
чыпталып денесине куп жарашкан.

Башында хандар кийчү алтын таажы,  
балбылдайт төбөсүндө маржан ташы.

Көргөндөр Алмамбетти ушул азыр,  
кытайбы, кыргызыбы – тааныбастыр.

Бүткөн соң даярдығын, арт жагына  
бурулуп дүрбү салды Каркырага.

Аттардын алдын тосуп сүрөшмөккө,  
алар да түшкөн окшойт дүрбөлөңгө.

Баш болуп чоролорго Айкөл өзү,  
бет алып калган экен Чоң-Кегенди.

Ал эми қытай, қалмак – Чарын беттеп,  
аттарга камчы салып шашып келет...

«Ак жолтой жаныбарым, намыс ал» деп,  
алдынан Аккуланын тосту Алмамбет.

Капталдан чаап жетип қайран Алман,  
кабаттап тизгин менен чылбырынан,

какшанган Қулатайды «ұнұң бас!» деп,  
кадуулай<sup>1</sup> Аккуланы кетти сүрөп.

Жеткизип Алмамбетке аман-эсен,  
жаш Айдар ат артына чаап кеткен...

Ажырап кала жаздал Алгарадан,  
акылын қыйладан соң араң жыйиган,

Конурбай қытай, қаңгай, қалмактарга,  
корсулдап буйрук берди: «Ат тоскула!..» –

Айкөлдүн тараттырып байгесинде,  
алаксып арбын колу жүргөн эле.

Аларды чакырттырып, топтоп баарын,  
жөнөшкөн күлүктөрдүн тосуп алдын.

Калмактар, қытай, қаңгай, манжы – баары,  
келет деп ишенишкен Ачбууданды.

Чарындын ач кайкысын ашып түшүп,  
Кегенге кетчү жолдо тени күтүп,

---

<sup>1</sup> Кадуулай –туурасынан.

таламдаш Конурбайга қаңгай, калмак,  
топурап қумурскадай қыжылдашат.

Ал кезде қытай киймин кийген алман,  
алкынтып Аккуланы сүрөп алган.

Кайрадан безеленип жаагын жанганды,  
карғаган Кулатайга ачууланган:

«Билген соң өлөрүңдү, жубарымбек,  
боздобой, кашын ээрдин қармагын бек.

Сага ким қылыч кармап, Аккуланы  
сөзү жок чабасың деп күчкө салды?

«Куланбай саяпкерден жетим қалгам,  
Хан Ата, Аккуланы өзүм чабам». –

какылдап-какшап шунтип айткан өзүн.  
Кагынгыр, каргап-шилеп безенбегин!

Чын эле билип атсан өлөрүңдү,  
чычымым, намыс алып өлгүн эми!.

Арбагы Куланбайдын билген чыгаар,  
атаңа намыс алып келдим деп бар.

Өтөбүз арасынан душмандардын,  
өтүнөм, үнүңдү бас, таанышпасын!» –

Алмамбет ачууланып аргасыздан,  
боздогон Кулатайдын үнүн баскан.

Тизгинин чылбырына кабат кармап,  
түлпарын Айкөлүнүн сүрөп барат.

Акқула айырмасыз Ачбуудандан  
куйругун айырмалуу шүйүп салган.

Ат чапкан балдардын сырт кийимдери,  
абыдан окшоштуктан билинбеди.

Алмамбет қытай, қаңгай арасынан  
адамдай Ачбууданды сүрөп алган,

жайнаган калмак колун тик арапап,  
«Жагылап»<sup>1</sup> ураан салып сүрөп барат.

Кыжылдап жол торогон қытайларга,  
кыйкырып буйрук берип қытайларча,

«Жол бергин! Келе жатат артта удаа,  
буруттун күлүктөрүн торогула!» –

деп буйруп, қытайларды таштап артка,  
жакындап калмактарга калган чакта,

Берениң, калмак ханы кийе турган,  
бөктөргөн калдай тонду кийе салган.

Калмактар Ачбуудан деп Аккуланы,  
кыйкырып «мөндүлөшүп»<sup>2</sup> ураан салды.

Калмактын калдыраган тили менен,  
кайран Шер: «Бурут жолун торо!» – деген...

Алтымыш жерден тоскон душман колун,  
алдаган Алмаң шунтип таап жолун.

---

<sup>1</sup> «Жагылап» – калмактардын ураан чакыргандагы айткан сөзү.

<sup>2</sup> «Мөндүлөшүп» – бу деле ураан чакырган сөзү.

Караңғы айсыз тұнде жолду тапкан,  
көрөгөч болбогондо кайран Алман,  
  
қытайлар башка салып мүшкүл-азап,  
Айкөлдүн Акқуласын жок қылышмак...

Куланы душмандардын арасынан,  
күүлөнтүп алып өтүп кайран Алман,  
  
чыдамы кетип күткөн қырқ чорого,  
чылбырды аман берип, калган жолдо.

Қырқ чоро «Манаасташып» ураан салып,  
куланы тегеректеп ортого алып,

Жарданған қалың элди арапашып,  
жеткирди марасына аттан ашып...

\* \* \*

Жүктөлгөн аш түйшүгү бул күндөрү,  
жукартып койгон эле Айкөл Шерди.

Чыдабай атты күтүп тура албастан,  
Чарындын бел-белесин жаңы ашкан.

Кармалбай қытай, калмак арасында,  
камчылап Айбанбозун баратканда,

Созулған чаңды көрүп алды жактан,  
серп салған Айкөл Берен токтоп калған.

Жебедей тұз атылып, башын чулғап,  
Жолойдун Ачбууданы келе жатат.

Келаткан Аккула эмес жедей сызган,  
калмактын аты экенин көргөндө анан,

алдырып ачуусуна, санаа басып,  
акылын жоготкондой қалат шашып.

Байгеге сайган мүлктү таштай албай,  
марада калып калган Кошой, Бакай.

Мерчемдүү жерде турбай Бакай айткан,  
моминтип астын тосуп утурлаган.

Көрөм деп Аккуласын келсе дегдеп,  
көмүлгүр, калмактардын аты келет.

Көзүнө дагы деле ишенбестен,  
карегин, туруп калды, ирмебестен.

«Атына Жолой дөөнүн жетпеген соң,  
Аккула тирүү жүрбөй өлгөнү он!

Алдырып баш байгени калмактарга,  
абийирди төктүргүчө қалайыкка,

өлтүрө тебем азыр Ачбууданды.  
Андан соң арам өлгөн Аккуланы,

алдынан тосуп барып, көрөр замат,  
аябайм, ошол жерден таштайм мууздал!». –

Жаңылыш бул бүтүмүн кой деп койор,  
жанында эч кими жок акыл кошор,

Айкөл Шер ызалана ээрдин тиштеп,  
арышын Ачбуудандын турат тиктеп.

Күлүктүү чапкан бала – тосуп турган  
кишинин жаман ойун даана туйган.

Бир нерсе кылса эгер ошол замат,  
буудандан бой таштоого даярданат.

Качырып Айкөл Берен калган кезде,  
камгактай жеңил учуп түштүү жерге.

Эшилген күм үстүнө чалкасынан,  
эпейип эч жараатсыз жатып калган.

Элирип ээсиз калган Ачбууданды,  
Эрен Шер сүбө туштап тээп калды.

Ачбуудан аласалып кеткен кезде,  
ашыгып Конурбай хан жеткен эле.

Обдулуп очорулган Ачбууданды,  
окоро чылбырынан кармап калды.

Боорунан ал чылбырды арта салып,  
бир учун өз ээрине бекем таңып,

«Чабыштын шартын буздуң Айкөл Шер», – деп,  
чылбырын бекем кармап жүрүп кетет.

Камчы уруп Алгарага күчкө салып,  
жөнөдүү Ачбууданды сүйрөп алып.

Көксөгөн ойум ишке ашчу убак,  
келди деп кубанычы сыйбай барат.

Кебине көңүл бурбай Конурбайдын,  
kekенип жолун тосуп Аккуланын,

камчы уруп Айбанбозго кайра-кайра,  
карабай эч нерсеге баратканда,

Айдардын үнүн угуп ат сүрөгөн,  
ачуусу андан бетер күчөй түшкөн.

Айкөл Шер каарданып Жаш Айдарга,  
ачуулу суроо салат: «Кана Аккула?» –

Таңдана түшүп Айдар адегенде,  
сөз жөнүн түшүнгөн соң минткен эле:

«Кайчылаш өткөнсүз го, баамымда,  
марага небак эле жетти Аккула...» –

Айдардын жообун уккан Айкөл Берен:  
«Аттиң!» – деп санын аткып катуу өкүнгөн.

Астында Айбанбозго салып камчы,  
ашыгып арт жагына кайра тартты...

Шол кезде чоролордун арасынан,  
шекшинип, Айкөл жогун, кайран Алман,

токтоосуз артка буруп Сараланы,  
түтүндөй салып-уруп бара жатты.

Кайчы өтсө Алмамбеттен Айкөл Берен,  
Алмамбет Конурбайды көрбөй өткөн.

Эки Шер кайчы өтүшүп жүргөн кезде,  
эрдемсип жетип келди Калча кексе.

Сүйрөтүп Ачбууданды Алгарага,  
сүйүнүп келген тушта так марада,

Айкөлдүн Аккуласы небак келип,  
алкынып басып турган терин төгүп.

Калмакты көкүткөндөй чырды баштап,  
Конурбай өз тилинде турду какшап:

«Алдында келе жаткан Аккуланын,  
Айкөлү тээп салды буруттардын...». –

Табалбай чырга шылтоо турган калмак,  
тулпарын тептиргендей Буркан жалгап,

«Ачбуудан Аккуладан мурун келмек,  
атайлап Манасыңар теппесе» – деп,

бакылдап чыр баштады Халдамбува,  
башкалар кошулушту анан буга.

Күчөткөн андан бетер чырды дагы,  
келишкен күлүк аттар болуп калды.

Сүйрөлүп араң жеткен Ачбууданга,  
Ағыштын Суркийиги келди удаа.

Артынан калмактардын Оргусунун,  
«Калдайлап» сүрөп келди Чон-Торусун.

Көкүткөн Конурбайдын тили менен,  
калмактар бири калбай баары келген.

Айланта курчап алып кеп козгогон,  
аларды кангай, кытай, манжы, солон:

«Баш байге Ачбууданга, экинчисин  
Бакай хан, Чон Торуга бердиргинин!?

Болбосо, Манасыңар чыр баштады,  
байгени көрүп алғын талаганды». –

Калмактын кол башчысын карап Бакай,  
кабагы «дирт» дей түшүп сүйлөдү жай:

«Башчыбыз келсин биздин, Халдамбува,  
байгени бере элекпис, турат мына.

Айкөл Шер чындал эле тепкен болсо,  
аласың баш байгени, андан коркпо.

Ал эми Чоң Торуга экинчи деп,  
айттың го Халдамбува, ашыкча кеп.

Аккула, Суркийиктин байгелерин,  
ачкөздүк болот го дейм алам дешиң?

Бир азга күтсөк Манас келип калат,  
байгелер ал келгенде таратылат». –

тигиге Бакай сүйлөп жаткан кезде,  
Төштүктүн Чалкуйругу келген эле.

Андан соң Телкызылы Музбурчактын,  
асманга сапырылтып алтын жалын,

Көкчөнүн Көкаласы арыш керип,  
Кууказык куйрук улаш калды келип.

Кайсы аттар келгендигин андан кийин,  
калыс сөз, ажыратып айттуу кыйын.

Анткени, Халдамбува кепке келбей,  
каптатты аскерлерин аккан селдей.

Байгеге койулгандын баарын талап,  
бой бербей онду-солду кирди сабап.

Суулуктап турган Агыш Суркийикти,  
сунулган сыр найзадан бүйтай берди.

Үлгүргөн менен өзү бүйтаганга,  
тулпарын жетпеди алы куткарғанга.

Асылған чылбырына Баймырзаны,  
Кылычтап Халдамбува чаап салды.

Кырк чоро, Кошой, Бакай, Көкчө, Төштүк  
минерге аттары жок жөө тирешип,

душманга кыйла такат кылган менен,  
дүнүйө-мүлктү небак талап кеткен.

Жарадар болуп Агыш, аты өлүп,  
Баймырза мерт болгонун баары көрүп,

калыстык каякта эле Кудуретүү!  
Заматта эл башына бүлүк түштү...

Күлүкө чаптырышып буудандарын,  
мингизип ат сүрөөгө калгандарын,

акылдан адашканын качан гана,  
аңдашты байгелерди талатканда...

Кулатай Аккуланы минип жүргөн,  
алыстап кыргын түшүп жаткан жерден,

ашыга алдын тосуп Айкөл Шерди,  
аңдатпай бир да жангас узап кетти.

Алыстан Аккуланын чаын көрүп,  
айкырды Калча кексе каарын төгүп:

«Буруттун чечек алган бир баласы,  
байкатпай Аккуланы минип качты!

Жетишет, алганыңар ушунчаны,  
эртерээк артыбызга жол тарталы!» –

Карабай бир да бири арка жакты,  
калдастап душман колу ашыгышты...

Алмамбет, Айкөл Берен ал кезекте,  
ашыгып келатышкан тез жетүүгө.

Таанышып Аккуланын дүбүртүнөн,  
түшүнүп не болгону экөөсү тен,

алдынан тосуп туруп Аккуланы,  
Айкөл Шер суулугунан кармап калды,

«Конурбай чаап кетти!» – дегенди айтып,  
Кулатай боорун кусту алдан тайып.

Алдына өнөргөндө Шер Алмамбет,  
алайган каректери теше тиктеп:

«Баары бир өлмөк элем, азыр эми,  
атама жүзүм жарык барам» – деди.

Кубарган эриндери акыркы ирет,  
кыйналып шыбырады мындайча кеп:

«Артынан душмандардын тез жеткиле!..  
Абаке, көз сала жүр чоң энеме!..» –

Кулатай каректери ачык тейде,  
коштошуп бул жарыктан узады эле.

\* \* \*

Бек таңып дени каткан Кулатайды,  
багыттап Айбанбозду жолго салды.

Эки Шер токтолбостон ошоп жерден,  
эч жакка кайрылбастан жоо беттеген.

Айкөл Шер күнөөлүүдөй Алмамбетке,  
акырын добуш салып минткен эле:

«Сен турсаң астын тосуп Аккуланын,  
сайбаса шайтан мени – неге бардым!

Ээ болбой сезимиме чоң адаштым,  
ээликкен душманыма колтук ачтым.

Башка эмес ойун шартын бузуп-жарган,  
Буруттун ханы дешет чатак салган.

Буланы майга эмес, канга малган,  
буйруптур түтөтүүнү, аттиң арман!..

Калмактар чыр салбаса, азыр барып,  
кечиirim сурамакмын атым тартып.

Камчы уруп Айбанбозго шашкан менен,  
карачы, үлгүрбөдүм, жазмыш белем!

Калган соң кан төгүлүп, эми анын,  
кайрыет, аягына чыгарайын!» –

деп Айкөл Ачалбарсын белен кармап,  
душманын аркасынан кууп барат...

Алмамбет эстегендей бир нерсени,  
атынын оозун тартып мындай деди:

«Түйумум алдабаса, шум Конурбай,  
Тұз Белди багыт алат Какшаалды ашпай.

Аңдыктан, тилимди алсаң азыр менин,  
ашалы мәңгүсүнөн Көгөндүнүн.

Аттардын арығаны чындық, бирок,  
астынан жоонун чыгар башқа жол жок.

Көгөндүн калыңдығы карыш болуп,  
көк-жалтаң музду жаап калды тоңуп.

Тулпардын түяктары ошондуктан,  
тайыбай өтөт деген ойдо турам.

Кудурет Көк Тенцири берип жардам,  
кармалбай аттар өтсө жараңқадан,

алдыдан тосот дебей, коргоп артын,  
аңдабай келатышкан душмандардын,

азабын колго берип, белден төмөн,  
айдайлы кордук салып ит көрбөгөн!» –

деп айткан Алмамбеттин сөздөрүнө,  
дароо эле мақул болот Айкөл Төрө.

Салышып Көгөндүнүн мәңгүсүнө,  
саатсыз жараңқадан өтүштү эле.

Тұз-Белдин өрдөшүнө жетип мурда,  
тосоттоп душмандарды турушканда,

бейқапар алды жақтан кепатышкан,  
бутпарас душман колун көрөт Алман.

Көргөндө кеги ойгонуп, кайнап каары,  
качырып жөнөдү анан қаңгайларды.

Алкынып Аккуласы тыним алган,  
Айкөл Шер Ачалбарсын алды қындан.

Асманда Акшумкары канат керип,  
Акжолборс асты жакта айбат берип,

октолгон ажыдаары чачса жалын,  
угулат ышкырығы Урун Мардын.

Айгайлап ураан салып качырганда,  
алактап чачырашты ар кай жакка.

Унутуп коргонгонду қаңгай, қалмак,  
урушуп бирин-бири қажылдашат.

Қалмакқа қыргын салып жүргөн Алман,  
качканын Конурбайдын көрбөй қалган.

Кыя албай қырк аярын Калча қексе,  
кыйкырып буйрук берип токтоду эле.

Жарадар Улуу аяр Хай-Чаону,  
жанкечти таштап кете албай койду.

Ал аны Алгарага бөктөрмөкө,  
артына кайтып келип түштү жерге.

Алмамбет дал ошондо көрүп калып,  
айгайлап Саралага камчы салып,

тушу деп жүрөгүнө сайган найза,  
төөнөлүп сол мүрүгө сыңды бырча.

Жал төшөп адатынча Алгаасы,  
жаралуу Конурбайды ала качты.

Сол колун көңүлгө албай шалактаган,  
соройгон найза учуна карабастан,

бөктөрүп Хай-Чаосун Алгарага,  
бөлүнүп жоокерлерден кетти Калча...

Эки шер эңиштетип төмөн карай,  
эсепсиз душман колун эч аябай,

алдынан тосуп эми артка кайрып,  
кубалап келатышкан кыргын салып.

Артына кайрылышпай качкан душман,  
капилет сүрдүгүшүп кайра тарткан.

А көрсө, Айкөл Шердин кырк чоросу,  
айгайлап келатыштыр тороп жолду.

Күлүккө чабылышкан аттарынан,  
алдуусун тандап минип куугун салган...

Калам деп колун сактап Халдамбува,  
Какшаалды беттеп качып баратканда,

артынан кууп жетип Чубак, Сыргак  
айосуз, бирин койбой, кыргын салат.

Сайышкан Чубак менен Халдамбува  
сайдырып капилеттен боорун жара,  
бек кармап найза сабын боорундагы,  
бой түзөп кол башчы араң добуш салды:

«Алдаттым шум Калчага канча жолу,  
а бирок көөнүм андан калбай койду.

Кашайып, тилин албай Нескаранын,  
кантейин, шум Калчага дагы алдаттым!..

Колтуктап мени алыс элден четтеп,  
Конурбай: «Ачбууданды чапкының» – деп,

көндүрүп жаткандыгын байкап калган,  
кытайдын Нескарасы минтип айткан:

«Буруттун Манасына өз жеринде,  
бириң да тең келбейсің, ишенгиле.

Бээжинге ажал айдал барса аны,  
билимин, Тхай<sup>1</sup> табат айла-амалды.

Мерт кылат амалын таап, анан бирок,  
Манаска тең келүүчү анда күч жок...

Азалуу атты чаппай Халдамбува,  
аттанып аман кайткын аймагыңа.

Эгерде Конурбайдын тилин алсан,  
элинди кырдырасың калтырбастан.

---

<sup>1</sup> *Tхай* – Гай-Юан-Тхай, бул Конурбайдын Кытайча ысымы.

Бет кылып койуп сени буруттарга,  
безери таштап кетет, эч унутпа!...» –

муйубай айтканына Нескараның,  
моминтип ажалымды сенден таптым.

Арман ай, тилин алсам колум менен,  
аттанып аман-эсен кетет элем», –

кош колдоп боорундагы сыр найзаны,  
колбашчы копшоп туруп сууруп алды.

Кошулуп сыр найзанын сыныгына,  
коштошту жарык менен Халдамбува...

Буйрубай байгелери тартып алган,  
боо түшүп ар кай жерде жатат душман.

Айкөлдү ашқа келбейт дегенди угуп,  
камынып келишти эле ызырынып.

Кынтык таап капилеттен салган чыры,  
канча сан колун минтип кырып тынды.

Туткундал тирүүлөрүн – кесик кулак,  
тартууга бере турган күп кылышат.

Алдырган байгесинен үч эсе ашык,  
аттарын, дүнүйөсүн олжолошуп,

артына кепатканда Айкөл Шерге,  
алая тиктеп Чубак минткен эле:

«Түз айткан кебим катуу тийсе эгер,  
тең тууган эмеспизби, кечиргин Шер?

Аш чырсыз өткөрүлсүн деген элек,  
аны өзүң бузганыңды эмне десек?..

Арт жагын Айдар, Сыргак, мага такты.  
Алмамбет тосмок эле алды жакты.

Башында Кошой, Бакай, туруп өзүң,  
байгени чыр чыгарбай бөлдүрмөксүн.

Жооптуу милдетинди таштап салып,  
жолунан Аккуланды тосуп барып,

кыйраткан ишиң болду – калмактардын  
күлүгүн тээп таштап чыр чыгардың.

Чырындын арты эмне болгондугун,  
чычалап, терикпестен угуп койгун!.

Бакайдын түшүрө чаап кийген бөркүн,  
Бутпарас – Баймырзаны өлтүргөнүн,

табалап айтып жатат дебей туруп,  
талдап көр таарынычтуу кебимди угуп.

Жаралуу болуп қалды Агыш, Көкчө,  
жаракат алды Кошой, Төштүк экөө.

Кагылыш болгон тушта канчалаган,  
кырсыктын чет-бучкагын айтып турал...

Күтпөстөн аш аягын Багуул мырза,  
кетиптирип сайыштан соң, угушумда.

Туйунуп – жатканымдай таба кылып,  
турасың Айкөл Шерим, ичен тынып.

Абама аш берүүнү каалагандар,  
атайын дал ушуну күткөн чыгаар.

А балким, сен келбесен қурама журт,  
Айкөлүм, болмок экен тукум курут.

Чаппаган менен элди кечил ханы,  
чагымды салып, сени пайдаланды.

Жоонунбу, туугандынбы аккан каны,  
жатка эмес, өзгө дагы жакпай қалды.

Арман күн, ошол канга болгон себеп,  
Айкөлүм, бөлөк эмес дал өзүң деп,

жиктешкен қурама жүрт эми чындал,  
жигинен ыдырачу алда турат.

Ошонун себепчиси сен дебестен,  
о дүйнө, болсок эмне Сыргак же мен!

Кас эмес, каны бирге жакыныңмын,  
куйгөндөн, күйгүздүргөн кепти айттым...» –

көзүнөн сыгып туруп туздуу жашын,  
куйултуп сүйлөгөнүн Эр Чубактын,

кырк чоро, Айкөл, Алман, баарысы тен,  
кымындай шек келтирбей туура көргөн.

Атынан ыргып түшүп Чубак анан,  
Айкөлгө кучак жайып басып барган.

Жарадай оозу ачылбай туйукталган,  
жабыккан Айкөлүнө бой таштаган.

Жонунда тоодой жүктү басып турган,  
жашка жууп Айкөлүнөн алып салган.

Душманын женғен менен бейаккан кан,  
дилине тынчтық бербей кыйнап жаткан.

Тосмону тумчуктурган ортодогу,  
тентеги – Чубак Берен ачып койду.

Ачуусу мурунунун учундагы,  
а бирок, дили таза Эр Чубакты,

бооруна бекем кысып Айкөл Берен,  
болоктоп сөз сүйлөбөй ыйлай берген.

Чыкпаган менен Шердин оозунан кеп,  
чындыкты мойунга алып, көргөнүн эп,

туйгундун Чубагына ийген башы,  
туйунтуп турду көздөн аккан жашы...



\* \* \*

...Тал-Чоку... Кан чыгара тиштеп эрдин,  
кадалтып кан майданга каректерин,

сүйөнүп Айкөл Берен кароол ташка,  
сустайган жүзүн чайыйт ачuu жашка.

Төмөндө майдан талаа канга төөнүп,  
түнөрөт эрендерге ажал төгүп.

Алмамбет колдон келген айла-амалды  
аянбай, алсыратты кытайларды.

Жер жайнап кумурскадай ал ансайын,  
жоо колу толукташат катарларын.

Өз жерин коргойбuz деп түп көтөрө,  
өлүмгө баш байлашып келишүүдө.

Толуктап өлгөндөрүн – жоо жайнаса,  
томуктай болуп кыргыз азайууда.

Серп салып Айкөл назар тиккен жакка,  
сезимим сапар тартты өткөн чакка...



## ӨЗӨКТӨН ЧЫККАН ӨРТ

...Аштан соң Алайлыктын көбү төмөн,  
айлына Баймырзанын өтүп кеткен.

Томсоруп ата-конуш калбасын деп,  
Төштүктүн эли кеткен Чакмакты өрдөп.

«Тирүүмдө Тоодойумдун карызынан,  
кутулдум» – деген болчу Баалы апам.

Алайга кайра барып, ооруп койбой,  
Ата-Журт жери менен коштошкондой,

байынын аркасынан ошол күздө,  
Баалы энем бул жалгандан узады эле.

Көчүрүп конушуна келген күнү,  
кетирбей Хан Кошойду, билген өңдүү,

коштошор таң алдында жарык менен,  
колунан бекем кармап мындай деген:

«Мингизип Жаш Айдарга Мааникерди,  
Манаска бачымыраак кабар берчи?

Айттырба алыстагы туугандарга,  
Алайда калганыңар узаткыла..» –

Эненин керээз сөзүн Кошой Балбан,  
Эр Төштүк, Бокмуруну так аткарган.

Шыбыргак кар аралаш жаан күнү,  
шамшаркат ызыччусуз жерге түштү...

Кийинки жылдын күзү коломто ашкан,  
келгенбиз ким узатсак шолор гана.

Эненин майлуу-сүттүү болуп арты,  
Эр Төштүк уулду болуп сүйүнчү айтты.

Айкөл Шер жетиналбай сүйүнчүгө,  
алтын сап булдургусун берген эле.

А бирок, жентегин жеп, калбай тойго,  
аттанып чыккан болчу шашып жолго.

Айкөлдүн шашканына болгон себеп,  
атасы Каныкейдин катуу оору деп,

кабарчы хан ордого келгендигин,  
Хан Манас узаган соң араң билдим...

Ошондо тойго келген он эки хан,  
ойпорун айткан эле жашырбастан.

Букардан бул Өзгөнгө чейин толук,  
бийликтүү өз колуна алмак болуп,

Санжы хан амал ойлоп келген тойго,  
сыр чечип ичтегисин салды ортого:

«Көңүлдө жүргөн кирди Кошой Балбан,  
көбөйтпөй туура го дейм жууп салган?

Бир эле Манасты эмес, бизди деле  
бир Тәңир жаратканы чындық да ээ?

Тукумбуз бир атанын уругунан,  
туудуруп кырк катынды,— чачыраган.

Демек сен Пир-Пайгамбар туттай аны,  
пендедей калыс кара биз катары.

Өзүндү калыстыкка чакыруумдун,  
себебин ачык айтам, угуп тургун.

Баарынан негиздүүсү – кылымга тен,  
өмүрдү өтөгөнүң кирдетпестен,

электен эки доорду өткөргөн жан,  
эл билсин тайыбасын калыстыктан.

Касиет Пир колдогон адам деген,  
калкыңа белгилүүсүң атың менен.

«Как жарган калыс болчу» – деген кепти,  
калтырып кетерине мезгил жетти.

Аңдыктан сөз төркүнүн Кошой Балбан,  
айтууга учур келди жанытпастан.

Аның чын – Манас менен чыпалактан,  
антташып кан ағызган досун, балаң...

Бул жерге он эки хан чогулушуп,  
баарысы өздөрүнчө оолугушуп,

талаш сөз козгогону турат, сыйагы,  
тандастык сени калыс – Кошой кары.

Булардын айткандарын чыдап угуп,  
бүтүмдү – Манасыңа тартпай туруп

чыгаргын, кара кылды как жаргандай,  
каадалуу нускабызды унуткарбай...

Манасты Айкөл дейбиз теңдеши жок,  
макулмун эл сөзүнө, анан бирок,

эгерде чын болсо анын айкөлдүгү,  
эмнеге Төштүгүнө ичи күйдү?

Уулдуу болосун деп жыл маалында,  
угуза бата бердин былтыр жайда.

Айкөлүң каршы туруп шол батана,  
калды го калайыктын каргышына.

Каргыштын өтөлгөсү болуп себеп,  
катыны алигиче төрөй элек.

Уулду Көк Тәңири ага берген,  
урдаган жок эле го Төштүк Берен.

Пейлинде көралбастык оту жанып,  
перзенттүү болсо Төштүк ичи тарып,

кубанып бешик тойго катышпастан,  
курулай шылтоо айтып кайда шашкан?

Анан да, Айкөл болсо чындап эле,  
апабыз өлсө кабар айтпайт неге?

Өлгөндө кабар бербей, коломто ашын,  
өзү эле уурдангансып таратканын,

ырастайт он эки хан жок дебестен,  
ызалуу кабыл алдык баарыбыз тен.

Анысы аз келгендип, чоң аштагы,  
аягы кан төгүлгөн каргашаны,

Айкөлүң атайылап жасагандай,  
айтышат катышкан эл бири калбай...

«Күлүгүн калмактардын атайылап,  
кыязы, тепсөң керек алмакка даңқ?» –

дегенин жаны ачып Эр Чубактын,  
дегеле тоотпоптур го хан Манасын.

«Ошенттим, келери не колундан?» – деп,  
оп тартчу ажыдаардай теше тиктеп,

айтканын далилдечү калмак күл бар,  
а балким, аны дагы танарсыңар?..

Манаска айтар сөз көп, анын баарын,  
мен эмес, он эки хан өздөрү айтсын», –

деп Санжы куусаң чөпкө оттук чагып,  
дымыды беркилерге түртө салып...

Санжынын сөзүн угуп Кошой абам,  
сөздөрүн Жаш Айдардын эске салган.

«Баалы эне өлдү» – деген кабарды айтып,  
буйдалбай келе берген Айдар шашып.

Таң алды келип түшүп Мааникерден,  
талмоорсуп араң сүйлөп мындай деген:

«Арылгыс чырга айланып арты аштын,  
айтканы келет окшойт Кулатайдын.

Тоо урап, тал-теректер кулап жатат,  
топон суу капитагандай кан-жин агат.

Чакырган мына ушул алааматты,  
чагымчы – Анжияндын Санжы ханы.

Ал күнду көрүп турам ачык даана,  
айтканым эсиңе түй, Кошой аба...» –

Жаш Айдар кеп айталбай мындан башка,  
жарыктан узап кеткен таң алдында.

Айкөлдөр Жаш Айдарга келип удаа,  
Ааламга сапар алды деп укканда,

Уулунан айрылгандай кандан бүткөн,  
узакка өксүп ыйлап Айкөл минткен:

«Жылт эткен учкунга окшоп оттук чачкан,  
Жаш Айдар узап кеттиң кең жарыктан.

Өрттөнгөн күйүткө энең тилин безеп,  
өксүүдө: «Из калбады артында» – деп.

Артында атасынын калган бала,  
жарабас баары даңкын чыгарғанга.

Кезинде Искендерин Зулкарнайдын,  
атагын кең Ааламга кылган дайын,

артында калган анын баласы эмес,  
акылы, баатырдыгы жан тең келбес.

Сенин да зиректигиң қысқа өмүрдө,  
айтылар унутулбай эл ичинде.

Жарыкта кирди-чыкты кечирбей күн,  
Жаш Айдар көздөп кетти түбөлүгүн.

Жарыгым, Жаш Айдарым, ишенемин,  
жашайсың жашап турса қыргыз элиң!..

Канчалық карабайын десем болбой,  
карегим, сугум түшүп – қалдың онбой!

Жалгандан аруу кеттиң шек бербестен,  
жайынды аларың чын түбөлүктөн.

Артындан барганымда Жаш Айдарым,  
астымдан кучак жайып тосуп алғын!.» –

«Алайда туугандар аз баш көтөргөн,  
алдыга, бурсат болсо, кете берсем?» –

деп айткан зирек акыл Жаш Айдарын,  
дилинде көнү толуп узатканын,

эскерип улам кайра Айкөл берен,  
эзилип үнүн баспай ыйлай берген...

...Кошой Хан элестетип ошол күндү  
кооптуу Санжы ханга жүз үйрүдү.

Тунжурап жүз үйүргөн ага карап,  
туурадан Тунуйук хан добуш салат:

«Жагабы же жакпайбы сөзүм Сизге,  
жашыrbай баарын айтам катпай ичке.

Тийиштүү ата-мурас баарыбызга,  
Көөхар көз алтын жамбы кайда, кана?

Бабадан урпактарга айтылган кеп,  
бутага бир нече ирет койулган деп.

А бирок, Журт Белгиси колдо калып,  
аталар кубанышкан мөөрөй алып.

Аттық го бүт баарыбыз бирден терип,  
акырын атканы чын кезек келип.

Айткандай кечил ханы – Айкөлүңөр  
алөпкө, алаңгазар болбосо эгер,

Байлыкты тиешелүү ушунча элге,  
батынып, бийлик кылыш бермек беле?

Ырыскы ооп кетсе башка жакка,  
ынтымак сакталмакпы арабызда?

Ал эгер, Журт Белгисин бербей туруп,  
кайгондо калайыктын ойун угуп,

баары бир, элдин көбү аны жактап,  
бердирмек, бирок талаш чыкпай калмак.

«Акыры дал ошондой бүтсө эгер,  
айтуунун кереги не?» – дегин үелер.

Кошой хан, кептин жөнү мына мында:  
Хан Манас акылдашпай бир да жанга,

байгеге бута кылыш Журт Белгисин  
койуунун, билбей койдук түк себебин.

Коқустан әлдин куту ооп кетсе,  
кайрадан калк башына азап түшсө,  
  
сыягы, дап ошого Айкөлүңүз,  
 себепчи болгондугун түшүнөрсүз?..» –

Сөздөрүн Аксыкеттик Тунуйуктун,  
сүйлөтпөй кескин үзүп кеп учугун,  
  
эр жүрөк Чорулунун Элтабары,  
ээлигип әл ичинен тура калды.

Күмүш сап булдургусун толгой кармап,  
күчөнүп бар үнүнөн добуш салат:

«Бузуку кызыталак тукуму Сарт,  
бузбастан әлдин ичин тилинди тарт!

Жамбыны Манас эмес бөлөк атса,  
албастан кетмек беле таштап сага?

Казына менен сенин ишиң канча?  
Калк ээси өзү билет кандай кылса...

Олтурган ушул жерде баарыңардын  
ойунда билип турал бузук барын.

Колонсо сасык сөзгө болгон себеп,  
көралбас, ич күйдүңөр дегим келет.

Асылып ич тарлыктан бир адамга,  
алаамат жүрт башына салбагыла!?

Акыйкат сөз десенер айтканыңар,  
Айкөлдүн артына айтпай – бетине бар!..

Ойумду колдогондор турсун баары,  
олтурбай той шаанисин уланталы!» –

сыдыра калк арасын сыйнай тиктеп,  
сөз күтпөй Элтабар эр басып кетет.

Унчукпай басып кетүү жөнсүз деппи,  
үңкүйгөн Кошой абам айтты кепти:

«Сактыгың, суктугун да сагызгандай,  
Санжы хан қуитулугун келет калбай.

Баамымда, баш айланткан кебин менен,  
баарына жик салыпсың өтө терең.

Элтабар айтканыңдай – сасык кебин,  
эзүүдө жүрөгүмдү азыр менин.

Калп эле карт Кошойду калыс тутуп,  
калкты алдап алғың келет Манасты утуп...

Ар кимге Төңир берген ырыскы бар,  
аны эч ким күчү жетпейт тартып алар.

Айкөлгө Төңир берген ырыскыга,  
асылып алам дешиң кур убара.

Бул сөздү тилимди алсаң кой, улантпа,  
болбосо, калдың элдин убалына

каlam деп максатыңа жеткиң келсе,  
жашыrbай айткын барып Айкөл Шерге», –

ордунан туруп Кошой этегин чаап,  
артынан Элтабардын кетти алыстап.

Ачуудан сакалдары бириндеген,  
айкырып Санжы артынан мындај деген:

«Кошойдун Манас менен кеби бир деп,  
какылдап какшасам да сан мин ирет,

сөзүмө көңүл бурбай – калыс тутуп,  
суусундан кандыңарбы – кебин угуп?..

Аш деген шылтоо менен сан байлыкты,  
Айкөлү ээлеп калды, алдап калкты.

Кайран эр булар менен бөлүшсө анан,  
калыстык кылмак беле Кошой балбан.

Аш деген шылтоо менен тартып алган  
алчуулар барбы мүлкүн кайрып андан?..

Көкчөсү Айдаркандын хан тукуму,  
кылганын Манасындын унуттуңбу?

Тийиштүү жеринди ал тартып алып,  
тирелтип көк асманды ордо салып,

ал сени элиң менен кумдуу чөлгө,  
айоосуз кууп салган көз көрүнөө.

Тараган бир энеден тукумбуз деп,  
тим гана көшөкөрлүү айтылган кеп...

Алдында Сулуу хандын – Үрбү сени,  
Айкөлүң баш көтөргүс кылыш берди.

Багуулду койушса да кошпой кепке,  
байгени калмактардан алып берсе,

өзүнө бердирбестен жырык теңге,  
билимкесен болуп койду кеткенине.

Ыңзын тагы кетти жүрөгүндө,  
ымала кылбайт эми Айкөлүңө.

Ал эми ызасынын өчүн сенден,  
аларын бөркүндөй көр Үрбү берен!..

Элтабар алангазар Чортукумдан,  
эмнеси өтүштү эле күйө турган?

Күчүнөн башка анын корогудай,  
күчүк да берген эмес Улуу Кудай.

Далысын таптап анын: «кыйынсың» – деп,  
дардести Кошой, Манас алдап жүрөт.

Тойунган жугундуга дөбөткө окшоп,  
тимеле үрө берет корсолондоп...

Тайсалдап корко бербей, он эки хан,  
түз ойду кезек келди айта турган.

Ал бизге беттешүүдөн качып кетти.  
айталы кууп барып айтчу кепти.

«Тилектен бүткөн эле» – десе аны,  
теңине бир да жанды албай калды.

Жаратып Көк Тенири Манасты эле,  
жамыбыз жампа астынан чыктык беле?

Чор кылбай таарынычты көөдөндөгү,  
чогулуп барып ага билдирели.

Көнбөсө – эмнеси бар корко турган,  
Көкчө Шер, бизди деле эне туган.

Бирден сан кол чогултуп ар бирөөбүз,  
бүгүндөн кечиктирбей жол жүрөбүз.

Хан Манас калыс сөзгө келбесе эгер,  
күчүбүз жетет аны талап кетээр...» –

Санжы хан кызуулана сөзүн бүтүп,  
сыдыра тиктеп турду жооп күтүп.

Он эки хандын көбү муйугандай,  
олтурду бирок дала сөз баштабай.

Тынчтыкты бузуп анан Көкчө баатыр,  
түпөйүл ой учугун улап жатыр:

«Сасытып мынча кепти ичке жыйбай,  
соңуна чыгаралы жашырынбай.

Айкөлгө таарынычты айтсак деген,  
ак сөзгө кошуламын бар дилимден.

Ал эми: «Талап кетсек» – дегенице,  
кошулбайм, киргизбеймин сезимиме.

Арылсын таарынычтар десек жалпы,  
артынан барып Шердин айтсак жакшы...

Коштогон чакан гана кошуун менен,  
көрмөккө Төштүк сыйын тойго келгем.

Башкалар жол жүрүүгө макул болсо,  
барамын колум менен мен да кошо», –

ошентип, баятадан тунжураган,  
он эки хандын оозун Көкчө ачкан.

Он эки хан демекчи, бир атадан,  
от күйбөс күндөштөрдөн таралышкан,

бөлүнүп журт болушуп өздөрүнчө,  
төмөнкү чөл жердеген эпден эле.

Тунуйук, Санжы, Күдүр, Полон палван,  
түбү бир – Ази хандан таралышкан.

Бул тукум жер ообастан чөл мекендереп,  
баскынчы жат душманга тез биригет.

Кыз берип, келин алып, туугандашып,  
кетишчү жоосу менен тил табышып.

Кезинде алар менен Алооке хан,  
келишип кепке-сөзгө тек жашаган.

Арабдын Абдулуна колтук ачкан,  
ал ушул Санжы менен Полон палван...

Тунуйук, Күдүр экөө Конурбайга,  
тымызын сүйлөшкөнүн Каркырада,

Баймырза айткан эле байқап калып,  
Бакай хан маани бербей койот кагып.

Ал эмес Кошой, Төштүк, Айкөл деле  
ал сөздү уккан болчу ошондо эле.

А бирок унуканын Төштүк баатыр,  
акылга салып турду мына азыр...

Туттугуп ачуусуна каары кайнап,  
тируүлөй жутуучудай добуш салат:

«Бадигер<sup>1</sup>, коноксун да, болбогондо,  
боорунду кактайт элем кызып корго!..

---

<sup>1</sup> Бадигер – сөгүнгөндө айтылган сөз.

Олтурган ушул жерде құкүм адам,  
оозду көптүрөбүз уялбастан.

Теңирдин көзү түшкөн Айкөл Шерге  
теңбиз деп айттуу эмес – ойлоо күнөө.

“Келбесе кепке, чаап алабыз» – деп,  
көкүтүп сүйлөдүн әэ сасыған кеп.

Текебер бул сөзүндүн жазанасын,  
Теңирден аларың чын Санжы ханым.

Сөз кунун кетирбестен сага сүйлөп,  
сазайың Теңир берсин дегим келет.

Аргасыз сен көкүткөн элди аяп,  
ачуумду тыйып турам араң чыдал.

Теңирим ак тилекке кутун берген,  
тепселөө эмне экенин билбедин сен.

Бул жерде олтургандар булак болсок,  
билгиле, Айкөл дениз – уч-кыйры жок.

Булактын көзүн бүтөө турбайт түккө,  
денизди сооптуучу күч бир Теңирде...

Ишенип сөздөрүнө Санжы хандын,  
ичинде бир кыпынча кириң барын,

Көкчө хан айтканындаи, Айкөл Шердин,  
көзүнө тике карап суроо бергин.

Ал эми кири жоктор калып мында,  
аруу дил ак тойума катышкыла...»

\* \* \*

Тойуна Эр Төштүктүн калышпастан,  
Таласка аттанышты жети уруу хан.

Аларда жалгыз максат – Айкөл менен,  
ажырым жалпы журтту кылсак деген.

Санжы хан, Күдүр, Полон, Тунуйукка,  
сөз чыны, керек болчу ушул гана.

Ар бири колду баштап эки сандан,  
алдыга ак тuu алып жол баштаган.

Ал эми Көкчө, Үрбү, Музбурчактар,  
арийне, калыс болуп бараткандар...

Жетөөнүн түрүн көрүп чочулаган,  
Жамғырчы тигилерден мурда аттанган.

Каны бир, арка-бели бул жалганда,  
карааны Кара-Тоодой жалгызына,

жагымсыз сөздү кантип козгоймун деп,  
жабыгып ичен тынып аттан түшөт.

Капилем көргөнүндө Элтабарды,  
унутат ичен жеген кур санааны...

Элтабар ачууланып турган тейден,  
эч кимге ой бөлүшүп үндөбөстөн,

Төштүктүн тойун таштап ошол замат,  
токтолбой Талас жакка түз аттанат.

Анткени, кайынына Айкөл Берен,  
аттанып кетпесе деп шашкан экен...

Эл ичи ирип турат деген сөздү,  
Элтабар айта электе Айкөл сезди.

«Жердин да қулагы бар. Азырынча,  
жел эмес, жерге угузбай ичке сакта», –

деп айтып Элтабарга Айкөл Берен,  
даярдык көрөт экен сыр бербестен.

Жарнама кылып журтту дүрбөтпөстөн,  
жашыра турууну ал жөндүү көргөн...

Каныштын айы жетип калгандыктан,  
Кыйбага сапар тартпай токтоп калган.

Аптадан ашык тартып ачуу толгоо,  
Ай менен Чаян жылдыз тогошкондо,

ободо бир өзгөчө бабылдаган,  
От жылдыз Каныкейге берди жардам.

Элтабар келген күндүн эртеси таң,  
энеси күткөн уулун төрөп алган.

Сүрүлгөн аппак таңда Бакай абам,  
сүйүнүп атын койуп азан айткан...

Жадырап жентек жешип жаткан кезде,  
Жамғырчы жете келген шашке ченде.

Ошентип, мандай жарган кубанычка,  
о Тенир, суук кабар келди удаа...

Жұзұнөн агасынын – Чыйырды энем,  
жагымсыз қабарды окуп билген белем,

оң уурту «дирт-дирт» тартып адатынча,  
ооз ачпай карек қадайт агасына.

Жамғырчы айттар сөзүн ичке катпай,  
шул жерде айтмак болду эч жашыrbай:

«Жарыкта жакын туткан жалғыз боорум,  
жадырап мандай жарган бешик тойун,

той болсун – тополондуу чырга айланбай,  
тоодойум, сөзүмдү үккүн ачууланбай?

Ооруну каткан менен акырында,  
ашкере қылат өлүм, аны унутпа.

Үйутку кетип элден, сары суулап  
уйубай жакшылыктуу, журтун турат.

Журт ичи иригенин баамдаган,  
жат душман Чет-Бээжинге конуп алган.

Касыңдын қылары ошо – душман дечи,  
кандашың – ичкиликтер баш көтөрдү...

Азинин тукумдары тээ башынан,  
Алооке ханга жамаат калаа курган.

Ал качып кеткенден соң Анжыяндан,  
Кара шаар чеп калаасын ээлеп калган.

Кандашың болгон менен алар бирок,  
Калчадан жүзүн үйрүп кетишкен жок...

Тунуйук, Күдүр менен кексе Калча,  
турганын маектешип Каркырада,

Баймырза шектүү кебин айтса деле,  
баарыбыз маани бербей койдук эле.

Кебимди жөнсүз айтсам, Көк Төңири  
кечирсин мага окшогон көр пендени.

Болбосо, баамымда шум Конурбай,  
бир ойду Ази уулуна тапшыргандай...

Элтабар айткан чыгар кептин жайын,  
Эреним, бир өзүндөн суранарым,

чабышты көксөп турган Ази уулуна,  
чиркейдин чакканынча көңүл бурба?

Киненин өзөгүндө алар койгон,  
кыпынча чындыгы бар деп ойлосон,

Азинин тукумуна эмес, анда,  
Айкөлүм, башынды ий шол чындыкка.

Баштарын – кынындағы қылыш эмес,  
бир боорум, түз айтылган сөз менен кес.

Текебер сөз дебесин Жаратканым,  
төрдөн көр жуут болгон курактамын.

Көргөзбөй жамандыгын сага деген,  
кырсыкка-курмандыкка жаарар бекем!» –

канчалық карманса да карегинен,  
куйултуп туздуу жашын сөзүн бүткөн.

Жел менен жеткен сөздөр аштан бери,  
жүдөтүп жүргөн болчу Айкөл Шерди.

Ал азыр Жамгырчыдан уккан кеби,  
аңыз сөз чын экенин далилдеди.

Калкымдын камын көрүш үчүн гана,  
келгемин деп билчү эле бул жалганга.

Жашоом деп туйган эли, көрсө, ага,  
жалган ай, түк ыраазы болбойт тура!..

Сур булут баскан жүзүн буруп анан,  
сустайып Жамгырчыга буларды айткан:

«Жан тагам, мен да Сизди бул жалганда,  
жаныма күйөөрүм дейм жалгыз гана.

Уусуна азыр Сизден уккан сөздүн,  
үүгүп турганымды жок дебесмин.

Кантейин, калыс карап бир Кудайым,  
жазама жалгыз өзүм чыланайын!..

Эртедир-кечтир, бирок, баарыбыз тен,  
өтөбүз бир Тенирдин элегинен.

Ал азыр калыстыкты койуп ага,  
аткарам абийир нени талап кылса.

Ази уулу тилебесин менден эмне,  
ант берем каалаганын жок дебеске!

Антсе да азырынча коогалаң кеп,  
айтылбай эл ичине турганы эп»,-

сөздөрүн бүтүп Айкөл ойго батып,  
сустайып оптурду эле таштай катып.

Айланып күмүш жипке чач, сакалы,  
Айкөл Шер шол ирмемде карып калды...

\* \* \*

Сыр бербей сырт тарапка ордо ичинде,  
кам көрдүк Санжылардын келишине.

Куулугу Санжы хандан кем калбаган,  
куу капитал Шаштын<sup>1</sup> беги Полон палван,

түз эле Айры-Талга атايылап,  
«Төркүнү болобуз» – деп кайрылышат.

Ал жерде Каныш менен Чыйырды энем,  
ар дайым бөлүнүшпөй жашап келген.

«Төркүнбүз» – деп келишкен немелерге,  
төгүлтүп даам койот Чыйырды эне.

Сыр бербей Жамғырчыдан уккан сөздөн,  
сыйлаптыр аш-тамагын койуп кенен...

\* \* \*

Полондор жаткан кезде түшүп аттан,  
ботала жаш баланын, чобур атчан,

нарылап коктуну өрдөп кеткенине,  
назарын бурган эмес эч ким деле.

---

<sup>1</sup> Шаш – Ташкент.

Мурдуун богу каткан, бети туурук,  
муштумдай бечараны «кет» деп куушуп,

жатышкан жигиттерди көргөн Полон:  
«Жамандын намысқөйүн» – деп ойлогон.

Ач иттей кыңырылып, кылчак карап,  
ал шордуу тоо тарапка узап барат.

Тушалган Кызыл-Чаарга жылгадагы,  
жүдөмүш жетер замат минет дагы,

жарышып шамал менен бир заматта,  
жеткирип келди кабар Чоң-Капкага...

Жүдөмүш жетим деген ошол неме,  
жалгызы Кыргылчалдын кенжеси эле.

Төрт кыздын арт жагында шул төрөлгөн,  
атасы «Тобо» деген ысым берген...

Жашыруун тушап койуп Кызыл-Чаарды,  
жат көздөн көзөмөлдөп Айры-Талды,

жүргөнүн алты жашар ушул бала,  
жат эмес, билишчү эмес туугандар да...

«Келишти колдун алды Айры-Талга,  
көлөмү он сандай кол келет артта», –

деп айтып, мурдуун жанып жеңи менен,  
дароо артка ошол бала чаап кеткен.

Ошондо аргындардын Ажыбайы,  
ордунан өйдө туруп добуш салды:

«Мен түшүп Айры-Талга, безерлердин  
маанайын байкап, сөзгө тартсам деймин.

Коқустан кан төгүлүп кеткен болсо,  
кабарлап келе калар кайра Тобо»,-

сөзүнө Ажыбайдын Бакай абам,  
суз гана кошумчалап муну айткан:

«Жөндүү дейм Ажыбайдын айткан кебин,  
Айкөл Шер, барышына бурсат бергин.

Өзүбүз өзүбүзгө кыргын салсак,  
өчүккөн душмандарды ким тыялмак?

Артынан Ажыбайдын бир аздан соң,  
Алмамбет, Чубак, Сыргак барганы он.

Жанына алар менен мен барайын.  
Жылbastan күтүп тургун иштин жайын,

Кабылан Айкөл Шерим, тилимди алғын,  
Кытайдан келген жоо жок, мында калғын!

Ала өпкө, эссиздерди теске салаар,  
Алмамбет, Чубак, Сыргак эрлерин бар».-

Ошентип Ажыбай хан кетип алга,  
артынан аттанышты абамдар да...

Ажыбай түшүп жатса жетип жаңы,  
ага удаа келип калат Санжы дагы.

Сыр бербей, таңдангандай Ажыбай хан,  
Санжыга сынай тиктеп сөз баштаган:

«Арыба Санжы ханым, кечең күздө,  
айдаган кандај шамал жол жүрүшкө?»

Пейлиңди ондош үчүн Айкөл Шерге,  
перзенти төрөлүшүн күттүң беле?

Арнаған көрүндүгүң болсо дайын,  
ак экен нәэтим сага, мен алайын» –

«Туубаса туна чөксүн перс катыны,  
туугансып келген жокмун, билгин аны!

Күү башка аш берсем деп алдап алган,  
күмүшүм, зерлеримди қайрып алам.

Бербесе кепке келип эрки менен,  
билип кой, Манасыңды чаап кетем!» –

Ушунча кескин сөздү Ажыбай хан,  
угам деп күткөн эмес шум Санжыдан.

Өңүнөн сыр билгизбей, ичтен бирок,  
өкүнүп Ажыбай хан турду ойлоп.

«Карачы кыйчалышты! Камым менен  
кол баштай келсем дурус болмок экен», –

шылдыңдуу карап анан Санжы ханга,  
шашылбай сөз узатат Ажыбай да:

«Бечара чөлдүн чөөсү тарп аңдыған,  
бүркүттөн жем талашып эмне қылам?

Кааласаң талашууну түшпөй мында,  
кайра мин, жол баштайын Чоң-Капкага...» –

Аңғыча жан тең келбес айбат менен,  
Алмамбет, Бакай, Чубак, Сыргак берен

алкынтып буудандарын астындағы,  
Ажыбай турган жерге барып калды.

Сөз жайын Ажыбайдан уқкан Бакай,  
суз гана буйрук берет мына мынданай:

«Айла жок мындан башка, кантмек элем,  
аскерге тийбегиле ээрчип келген.

Аларды жайына кой барса кайда,  
баштаган хан-бектерин байлагыла!» –

Тунуюк, Полон, Күдүр, Санжы ханды,  
турушкан жерлеринен байлап салды.

Музбурчак, Көкчө, Үрбүгө Бакай абам,  
муңайым карап туруп минтип айткан:

«Болсок да бир атадан, уябыз жат,  
башынан боор бербөө болгон адат.

Күмөндүү түш сыңары небак жоруп,  
күткөмүн Азилерден мындај жорук,

уялаш, бир атадан, бир суу таткан,  
ұчөөндүн жоругунду не деп айтам?

Калсын деп кырк тукумду жер үстүндө,  
канчалар жазыксыз кан төгүштү эле.

Көлдөтүп түздуу жашын зар тилеген,  
көп элдин мунун угуп Тенир берген,

кутубуз экендин Айкөл Шердин,  
кураган кырк уруу журт түк билбедин!

Төбөдөн түшкөн кутка эзелтеден,  
текебер болбосун деп тайып келген<sup>1</sup>.

Тайымак түгүл сипер тескеп кутту,  
тексиздер, баштадыңар бир шумдукту.

Тийгизген кесириңер өзүнөргө,  
түгөттөр, тиймек болду жалпы элге...

Турбастан аттанғыла! Безерлерди  
тезирээк Айкөл Шерге жеткирели.

Өздөрү кылгандарын жөндүү сезсе,  
өктөөсүн барып айтсын Айкөл Шерге».-

Тунуйук, Полон, Күдүр, Санжыларды,  
төрт эрен улак сымал басып алды.

Музбурчак, Үрбү менен Көкчө эрди,  
мингизип аттарына жетелешти.

Токтолбой салып-уруп ошол тейден,  
күүгүмдө Чон-Капкага жетип келген.

\* \* \*

Билгизбей бир да жанга болгон ишти,  
бектерин Айкөл Шерге киргиши.

Түнөрүп түгү чыккан Айкөл Шерге,  
түнүлүп жандарынан тиктешүүдө.

---

<sup>1</sup> Тайып келген – тайынып, сыйынып келген.

Шакылдап сагызгандай дагы деле,  
шашылып Санжы сөзүн баштады эле:

«Айкөл Шер, күнөө кетсе пенделиктен,  
Айкөлдүк қылып аны кечиргин сен?

Жалганда көр пендебиз қадыресе,  
жаралган Төңир сүйүп өзүң деле,

жаңылыш кетирбесен, анда неге,  
Жолойдун Ачбууданын тептиң эле?

Келаткан Ууз хандан Журт Белгисин,  
кеңешин элди укпай неге бердин?

Бейкүнөө аккан канга, кеткен кутка,  
болов дейм ага-тууган таарынууга?

Күйгүзүп сүйлөйт тууган. Кас душманың,  
тилинен тамыздырат шекер-балын.

Бир боорбуз, ошондуктан жанга баткан,  
билин деп көптүн сөзүн айтып жатам.

Журт сөзүн жеткиргеним қүнөө болсо,  
жазала каалагандай, турал копдо.

Төгүүгө үлгүрөсүң менин каным,  
Турпанга конуптур го душмандарың.

Тагаңдан, Айкөл Шерим, угуп аны,  
түз келдик ошол жакка аттанганы.

«Тепсетпей каңгайларга тууган жерди,  
торойлу душман жолун» – деген кепти,

атайын кастык қылышпайтты десен,  
асып сал, атка сүрөт, макул этем!..» –

Сөзүнө Санжыбектин ошондогу,  
сөз ээси Бакай да жооп таппай койду.

Ачуу ыза тумчуктурган Айкөл Берен,  
акырын добуш салып мындай деген:

«Аттигин арман дүйнө! Жалаа жапса,  
актанар сөз табылбай калат турал...

Атынан журттун сүйлөп жатам дедин.  
Адашкан ошол элгө айттар кебим:

курама темир – албарс болбосуна,  
кантейин, көзүм жетти эми даана.

Кураган көп уруктан журттун каны,  
куш болуп бербейт экен, билдим аны.

Туу болуп, чекке туруп, жорткон жоодон,  
тууган эл, Ата-Журтту коргогондон,

башка мен кимиңдердин зээриң чаптым,  
басынтып баш көтөртпөй кимиң бастым?

Бар күнөөм, билип туруп қылсам эгер,  
бир Тенир жазанасын өзү берер...

Сактайм деп зер-алтынды, жүрт намысын,  
Санжы хан, билбестиктен тепкем атын.

Бутага койгон жамбы үчүн мага,  
бир жандын акысы жок таарынууга.

Элгө эмес – Көкө аbam учурунда,  
энчим деп берген болчу аны мага.

Тапшырган аманатты: «Мезгил келсе,  
табышта ээсин таап» – деген эле.

ал эми ээсин таап бергениме,  
арбак да, бир Тенир да болду құбө...

«Ата-Журт конушумду коргойм» – деген,  
ак сөзүң болсо ага әч жок дебейм.

Кечең күз, ашуу бүтүп қалды, Санжы,  
камынып, келген жазда аттаналы.

Кеч күзүм келгендигин менин дагы,  
кадиксиз көзүм жетип турган чагы.

Тер төгүп аянбастан мээнет қылган,  
түшүмүн әмгегимдин көрүп турам.

Үмүтүм – үрөн болчу келечекке,  
улгайган кезде көргөн перзентимде...

Жыйынтық айтар сөзүм баарыңарга,  
жентек жеп, жеринерге аттанғыла.

Кам көрүп ашуу толук ачылганча,  
кол баштап жол тарталы канғайларга.

Максатың ушул болсо көздөп келген,  
мақұлдук антым уктуң Санжы берен...» –

Айқөл Шер сөзүң бүтүп, жооп укпай,  
түнөрүп туруп кеткен әч унчукпай...

Келгендер сый көрүшүп бир аптача,  
кетишкен келмек болуп жазда кайра.



\* \* \*

...Тал-Чоку... Асман-жердин баары толук,  
тургансыйт аккан канга аша койуп.

Кыргыздын калың колу жер жайнаган,  
кырылып чымчым гана жоокер калган.

Толуктап өлгөндөрүн – бүтпөс кытай,  
тоо-түздүн бетин бербей кумурскадай,

бел болоор санак жеткис кытайларга,  
берендер жазат таап азайуда.

Бээжинге аттанарда күпүлдөгөн,  
берендин көбү небак жер тиштеген.

Үркөрдөй калган колун Тал-Чокудан,  
үн катпай Айкөл Берен тиктеп турган.

Кубарып нуру качкан кансыз жүзү,  
колунда турнабайы жерге түштү.

Таянып Айкөл Берен кароол ташты,  
теңселип барып анан туруп калды.

Аздан соң жай чөгөлөп жер-энеге,  
акырын өксүп ыйлап миңткен эле:

«Жаратып түгөй кылып өзүң берген,  
жан-досум – Алмамбетим душман менен,

бел болоор берендерсиз жалғыз өзү,  
беттешип жан аябай турган кези.

Көкбөрү, аргындардын Ажыбайы,  
көп жоого жетпей барат чама-чагы.

Анчалық болбосо да жөлөп-таяп,  
Алмама берип турган кубат, кайрат,

жалғанда жакын туткан жалғыз тагам,  
Жамғырчы тапты жазат, аттиң арман!..

Өзөктөн чыккан жатка эргишип,  
өзүңдүн атынды атап антым берип,

бек туруп шол антыма, баш тарпастан,  
Бәэжинди чапмак болуп жол баштагам.

Какшаган Каныкейдин, Алмамбеттин,  
кептерин четке каккам, Кудуреттүүм!

Алардын акыл сөзүн угузастан,  
Азезил мойунума минип алган.

Теңирим, жазмышыңа өзүң жазган,  
текебер кылгандыгым кантип танам?.

Алмама берген антым азыр дагы,  
аркансыз Тал-Чоқуга байлап салды.

Кудурет, Алмамбетке берген анттан,  
кечиргин пенделигим, кайтып турам.

Жашоодо алгач жана ақыркы ирет,  
Антымдан жанганымды кеч, Кудурет!» –

Айкөл Шер өйдө болуп орунунан,  
акырын мага карап добуш салган:

«Берендер қыргын таап жатканында,  
бекинип эмне таптым, айтчы кана?

Бүтөрүн ушундайча билген элем,  
бирок да көрүп чыдоо қыйын экен.

Алып кел Аккуланы, Балтаңдайым,  
ажалды алар менен бир тартайын...

Алты жаш курагындан бери карай,  
артымдан ээрчип өстүү Шириң таңдай.

Кезинде Айкөлүндүн жеңгенине,  
көп ирет күбө болуп келдиң эле.

Бээжинге белек қылыш берендерин,  
Балтаңдай, Айкөлүндүн жеңилгенин,

бабадан-урпактарга Керк ақындар<sup>1</sup>,  
баянда, қалсын элде унутулбай!

Жанынды Жаратканым сактап қалсын,  
Жайсаным, кармалbastan тез аттангын!

---

<sup>1</sup> *Керк ақын* – көп қылым илгери жашаган улуу ақын.

Буйругум акыркы ирет берген сага,  
бел байла Балтаңдайым аткарганга!» –

Айкөлдүн буйругуна ошол тапта,  
айтууга табалбагам бир ооз сөз да.

Кучактап, кош айтышып Айкөл менен,  
кылчактап артым карап жөнөп кеткем.

Тунартып жер көргөзбөй карегимден,  
түздүү жаш төмөн қулап, өткөнду эстейм...



## ҚАЙТПАС САПАРГА КАМЫЛГА

...Кыш бойу аял-эркек, жалпы эл бүт,  
жортуулга аттануунун камын көрдүк.

Жаз алды алыстагы Урум ханы,  
жарактуу сан кол менен келип калды.

Артынан Буудайыктын Музбурчагы,  
аскери жоо-жаракчан анын дагы,

артыкча көрүнсөм деп Көкбөрүдөн,  
ал сандан ашык жоокер баштап келген.

Эштектин Жамгырчысы элин баштап,  
эки сан ат-жарактуу колун таштап,

орукта калчу эли Канжыгадан,  
отурук алышканын кабарлаган.

Азилер он эки сан колун алып,  
ашуудан күтмөк болуп даярданып,

жатабыз деген сөздү чабармандан,  
жер көбө баштаганда айттырышкан.

Кыскасы, шол жортуулга аттанууга,  
кыркууздун бүт тукуму камынууда...

Алты сан колун баштап Эрен-Көкчө,  
айыптуу башын ийип Айкөлүнө,

«Кебине киргенимди Азилердин,  
кечиргин кенен пейил Айкөл Шерим?

Айтқаның «кынқ» дебестен аткарууга,  
алты сан жоо-жарактуу колум мына.

Көкчөндүн көөдөнү кең, бирок эсим,  
кемдигин мойунга алсам кечирерсің?» –

кемерин мойунуна салып Көкчө,  
кучактап Айкөл Шерин өпкүлөсө,

ал дагы бек қучактап Көкчө Эрди,  
көнүлдө кири тарап өпкүлөдү.

Жамғырчы, Кошой, Төштүк, Бокмуурундун,  
Турпанда күтүп турган он сан колун,

Айкөлгө түшүндүрүп Кошой кары,  
ачыкка ички сырын чыгарбады.

Кейменден бир аз гана колу менен,  
кечигип эң артында Үрбү келген.

Кырс мүнөз, аз сүйлөгөн Кыргыл кары,  
кошуунду карап чыгып добуш салды:

«Жортуулга аттануучу колдун саны,  
жүз санга баш-аягы толукталды.

Жырттырбай түяктарга астананы,  
жортуулга, Айкөл Шерим, аттаналы!...» –

Сумсайып жүрчү Алмам көптөн бери,  
сыр ачып жалпыбызга мындай деди:

«Айкөлдүн сөзүн үзөт кыла турган,  
ага-ини келишсе деп тилек кылгам.

Бул күндү күтүп жүрөм күздөн бери,  
бугумду чыгаруучу учур келди.

Айтапбай тик көзүмө, бирок көбүн,  
артымдан «кул» дегениң эшитемин.

Тамганын Таш-Калаага киндик каным,  
танбаймын тагдырымдын буйруганын.

Апама берген антты аткарам деп,  
агайин, өзүнөрдү келгем издең.

Болбосо, кытайлардын ханы кийген,  
буулум тон<sup>1</sup> кийип мен да эл бийлегем...

Аяктай алтын болуп чырга өзөк,  
аттанган турасыңар Бээжин көздөп.

Билсендер, андай алтын Таш-Калаада,  
арзыбайт назар салып караганга.

Алышсам байлық, бийлик, атак менен,  
алыстан сиперди издең келмек белем.

Эсепсиз чылк алтынын Азиз хандын  
ээлеген хан болмокмун, туугандарым...

---

<sup>1</sup> *Буулум тон* – өтө кымбат баалуу жибек кездемеден хандар учүн тигилген тон.

Арман ай, азыр сипер баалабастан,  
Ата-Журт топурагы тепсеп турган,

о дүйнө, зар болорун чымчымына,  
ойлогон бириң да жок араңарда!

Үйуган чулу алтын алган кенден,  
үучун шул топонун артык көргөм.

«Туулган жердин чымчым топурагын,  
танңайга салып өлсөм жок арманым!» –

деп зарлап кан какшаган тилегине,  
жетпестен өткөндүгүн канча пендे,

силерге айтсам жомок туйуларын,  
айтылган сөзүңөрдөн баамдадым.

Бул жакка келүүдөгү баш максатым,  
кол курап барып мен да жоо чапмакмын.

Баарынан ыйыктыгы андан дагы,  
бир чымчым тууган жердин топурагы!

Жазданып топурагын бөтөн жердин,  
жай алган таятамдын, апакемдин,

арбагы жатыш үчүн жай тынч алып,  
жайына сепмек элем алып барып.

Арманда өтүп кеткен асылдардын,  
алиге аманатын аткарбадым...

А бирок аманаттан ашкан себеп,  
агаин, бар экенин айткым келет.

Аяшым Каныкейдин арнап тиккен,  
апаппак өргөөсүнө аттап кирген,

алгачкы күнүбүздө жолугушкан,  
айткамын жан сырымды жашырбастан.

Аяндуу – аруу Каныш эртесинде,  
агызып ысык жашын минткен эле:

«Сезими жараланган Арстан Шер,  
сөз айтсам ылайыксыз, кечире көр?

Алдында максатындан баш тарткын деп,  
алысмын, асыл аяш, айтуудан кеп.

Туйулса айткан сөзүм кокус шондой,  
туйгунум, талдап көргүн капа болбой.

Аруу дил, эч кири жок ичке каткан,  
армандуу аян сырын ачкан турал.

Кудурет түгөй кылышп, жолуктурган,  
кусалуу сени алдындан тосуп турган,

ажалы Айкөлүндүн Бээжинде деп,  
айтыптыр аяр Шойбо аманат кеп.

Апамдын түшүндө да – мунарыктап,  
алыста кыжылдаган элди карап,

«Кырсыкты кытай жактан күткүн» – деген,  
Кудурет сырдуу аянын берген экен.

Алты айлык наристем бар аян берчү,  
ал дагы ушуларды туура дечү...

Алууга өксүк өчүн, кеткен кегин,  
аябайт чымын жанын Айкөл Шерин.

А бирок, анын арты не болорун,  
айбаттуу, асыл аяш, билип койгун!.

Түбүнө түптүү журттун жетmek кайда,  
түз айтсам, бет албагын нак ажалга!

Түгөйүн Айкөл экөөн кырк беренди,  
түмөн кол, менменсиген нечен эрди,

Бээжинге белек кылыш... Келбейсиңер,  
бет буруп кайра элди көрбөйсүңөр.

Эгерде ушул эле керек болсо,  
эртең да аттансанар болот жолго.

Болбосо, Арстан Шер, тилимди ал,  
булуп кыяматты токтолуп кал!.» –

Аяндуу Журт Куту деп чегелеген,  
жамыбыз жанылдык бейм, Тенир берген

бейнебей копдо турган Кутубуздан,  
турабыз айрылганы, ага-тууган.

Баарындан өтүнөрүм, ошондуктан,  
баш тарткын Бээжин беттеп аттануудан!. –

Алмамбет көңүлдөгү сөзүн бүтүп,  
Айтылар жакшылыкты турду күтүп.

Баарынан мурда озунуп Айкөл Берен,  
акырын, бирок өктөм мындай деген:

«Алмамбет, Тәңир берген түгөйлөшүм,  
күтпөгүн агаинди эмне дешин?

Албады тилимди деп болбо ката,  
ант бергем Бәэжин беттеп аттанмакка.

Тәбөдө баарын көрүп, угуп турган,  
Тәңирди шол антыма күбө кылгам.

Ал азыр ошонумдан тайсам эгер,  
айтчы өзүн, болбоймунбу Тәңир безер!

Басканы түктүү төшүн Жер-Эненин,  
бир ирет айтканымдан кайта элекмин.

Азыр да ант-шертиңден тайдырууга,  
агаин, эч аракет кылбагыла?!..» –



## УЛУУ ЖОРТУУЛ

Болжолдоп күн мезгилиин жол жүрмөккө,  
Бээжинди бет алмакпыш ишембиде.

Жүз сан кол<sup>1</sup> аттанмакпыш хан ордодон,  
жүздөй сан кошулушмак дагы жолдон.

Чукталып аскерлердин кам-кашеги,  
чукулдап аттануучу күн да келди.

Айкөл Шер айчыгы алтын кызыл тууну  
алуусун аскерлерге буйрук кылды.

«Калтырып көгүш тууну эмнеликтен,  
көтөрттүң кызыл тууну?» – деп суроо берген,

Бакайга тике карап Айкөл Берен,  
буулуккан добуш менен мындай деген:

«Акылың жетип турган нерсени, аба,  
айттыргың келсе керек ачык мага.

Арийне, айтканыма көнбөдүң деп,  
абаке, таарынганың көрөмүн эп.

---

<sup>1</sup> Жүз сан кол – жүз минд аскер.

А бирок, анттан тайсам урпактарга,  
азаптуу жүк каларын билесиң да!

Келаткан алааматтан сактанууга,  
кезинде издештиңер кимин әрга?

Бирибиз-бирибизди қырышканча,  
баралы Бээжин беттеп каңгайларга.

Алдыртпай азгырыкка учурунда,  
абаке, ант бердирбей койсоң кана!

Кеч азыр, өтүп кетти төө қыядан,  
көрөлү бар буйрукту тагдыр жазган...

Көгүш түс – Аалам түсү мунарыктуу,  
көнүлдү Көк Тениргө жакын тууу.

Кызыл түс – аккан кандын түсү экенин,  
ким билбейт – кол башчынын күчү экенин?

Кызыл туу желбиресе желге ыргалып,  
кылкызыл канга окшойт жаткан ағып.

Калк көрсүн жоонун дагы, биздин дагын,  
каныбыз дарыядай ағылаарын...» –

Айкөл Шер сөзүн айтып Бақай ханга,  
алагар каректерин кадаганда,

айтууга ылайык сөз таппай абам,  
акылдуу асыл башын жерге салган.

Асманды булут капитап, Айкөл Шердин  
Аалам да коштоп турду азган көөнүн.

Жараткан жалган дүйнө-чын дүйнөдө,  
жар кылган түбөлүктүү жүрөр бирге,

өмүрлүк шеригине карек кадап,  
өзөгүн өрт қуйкалап күйүп барат.

Аяндуу асыл жары билген баарын,  
аягы эмне менен аяктарын.

Аяр жан, түбөлүгү түз болсо деп,  
актыкты Айкөлүнө турат типеп.

Ооздон жел чыгарбай – сезим менен,  
ортого салуда ойун экөөбү тен.

«Албады тилимди деп асыл жарым,  
армандуу жашың төгүп муңайбагын.

Бүтүндөй эл тагдырын маңдайыма,  
билесиң, жазгандыгын менин гана.

Жашарым канча мезгил бул жалганда,  
Жараткан буйруп берген эл колуна.

Буйругун эл чыгарып жатса, Каныш,  
бузууга акым барбы, болчу калыс?..

Асылым, мына ушул күнгө чейин,  
азапты тартканың жок сен анчейин.

Ал эми шул ирмемден тартып элдин,  
азаптуу жүгүн сага артып бердим.

Артымда жолумду улар тамчы кандын,  
ардагым, жүзүн көрбөй баратамын.

Көрүүгө буйрук болсо, назарымды  
көтөрө алар күндө көрөм аны.

Жазатым тапсам кокус бөтөн элден,  
жалганда көрүшпөстөн өтүп кетем.

Аныма арман кылбайм, бирок такыр,  
асылым, аман чоңойт, болсун баатыр.

Артып кеткен жүгүмдү алып сенден,  
журт камын көргөн адам болоор бекен?

Ажалга аттанарда айтам калыс,  
азапты мол көрөсүң, асыл Каныш.

Кордукту жаттан эмес – каным бирге,  
Көбөштөн, Абыкеден көрөрсүң ээ!..

Курама эл ичине бузук салар,  
курулган хан ордону талап алар.

Жер менен жексен кылбай қыргыз атын,  
жалгызды эсен чоңойт, сактап калсын!

Асылым, алы жетпес аял заттын,  
аргам жок, абыдан оор жүкту арттым...» –

Сурмалуу сулуу көздөн аккан жашы,  
сумсайган Каныш жүзүн жууп жатты.

Айтпастан сыртынан сөз сезим менен,  
Айкөлгө Каныш минтип жооп берген:

«Ажалың Бээжинде деп аяр Шойбо,  
албадың айттырганын, төрөм, ойго!

Алты айлык алыс жолго жетсең арып,  
алчуң жок кабарыңды арттан барып...

Кырааным, тамчы каның сен ишенген,  
кызыл эт – жумурткасын жаңы чеккен.

Чырымтал түгү түшүп торолгончо,  
чыркырап жаным түшөр күйгөн отко.

Азапка салбай мени Айкөл Шерим,  
а көрө өзүң менен ала кеткин!»,-

Балбылдап алагар көз оттой жанып,  
батчудай алаканга дүйнө тарып,

оң уурту «дирт» дей түшүп, Каныкејге,  
ошондо Айкөл Берен минткен эле:

«Ургаачы дебей сени Эрдей көрдүм,  
укукту эл башкарчу – толук бердим.

Журт жүгүн артып сага жоого аттаным,  
жарыңдын ишеничин так аткарғын!.» –

Ошондо Каныш дагы чыйралгандай,  
ормойгон Айкөлүнө сүйлөгөн жай:

«Туз-насип тарткан күнү ушул тейден,  
түшөрсүң, Айкөл Шерим, болсоң эсен.

Ал азыр бир сен үчүн даярдаган,  
ашымдан ооз тийип жолго аттансан?» –

Кашына конгон булут ошол замат,  
Каныштын сөзүнөн соң кетти тарап.

Күлмүңдөп Күн чыккандай сур булуттан,  
Каныштын өргөөсүнө жол баштаган.

Береке пейли кенен Каныш жайган,  
бар дүйүм тамак-аштан баш адашкан.

Тамактын өзү эмес, аны салган  
табактар: алтын, күмүш, асыл таштан,

талдырып көз кумарын ирет менен,  
тизилте дасторконго койгон экен.

Аз убак татууга даам көрүлгөн кам,  
ал үйгө киргендерди арбап салган.

Жайлана олтурушуп даам татып,  
Жамғырчы, Кошой, Бакай бата тартып,

аттанып жолго чыкмак болушканда,  
акырын добуш салган Каныш анда:

«Атышса жоосу менен кийсе деген,  
абалар, ар-бирине аруу дилден,

суп чепкен, кош бадана торгой көздүү,  
сүү өтпөс, отко күйбөс, кийгенге эптүү,

жоо огу, кылышынан сактасын деп,  
жоготуп көз курчумду тиккем бектеп.

Аруу дил тилек менен тиккен элем.  
Абалар өз колумдан кийишсе дейм.

Баарынды жоо огунан сактап эсен,  
бул үйдүн босогосун аттатса экен!..» –

Дирилдеп, үч бүктөлүп жерге ийиле,  
дилинен ар-бирине кийгизди эле.

Ордунан козголушуп жаткан кезде,  
оролуу баланы алып Чыйырды эне,—

өңүндө тамчы кан жок – куудай аппак,  
өргөөнүн босогосун кирди аттап.

«Бешик боон бекем болсун, Кошой Балбан,  
берейин бүткөн уулду ак батаңдан.

Балаңды, Кызырлуу Шер, алып өпкүн,  
батаңды жаңырттырып берип кеткин!» –

Ошондо опол тоодой Кошой абам,  
ордунан жаш уландай атып турган.

Оролуу Семетейди колуна алып,  
ороосун ошол замат чечип салып,

башында кундуз бөркө салып аны,  
бакылдап ак батасын берип калды:

«Кудурет кабыл кылышпак тилекти,  
кубантып карт Кошойду – уул берди!

Суарым Жараткандан ушул азыр,  
Семетей атасындай болсун баатыр!

Жер сактап, элин багып, ата жолун  
жолдогон акыл-эстүү уул болсун!

О Тенир! Көлдөп жүргөн Кожосаным<sup>1</sup>  
оодарып Семетейге калтырамын.

---

<sup>1</sup> Кожосан – Кошой Балбандын колдоочу пиринин ысымы.

Атаңдын Ак жолборсу жолун баштап,  
амалдуу душмандардан жүрсүн сактап.

Айланган асмандагы Ак шумкары,  
ардайым сактап жүрсүн сени дагы.

Колтуктап Кожосаным – Жигит Пири,  
кол баштап журт ичинде жүргүн тируг.

Жалганда эң акыркы берген батам!  
Жараткан! Шул батамды кабыл кылсан». –

Батасын карт Кошойдун кабыл кыл деп,  
баарыбыз колду создук тилек типел.

«Кур» жыттап бөркүндөгү Семетейди,  
Кошой хан бөркү менен бирге берди.

Колуна небересин алып энем,  
Кошойго башын ийип мындай деген:

«Кымындей кезден бери сырдаш өскөн,  
кыйышпас, асыл Кошой, панделиктен,

көңүлүң ичиркентип алсам эгер,  
көөдөндө киринди жууп кечире көр?

Өмүрдү бир Жараткан өлчөп берет,  
өкүнүү болбойт дешет эрте-кеч деп.

Арман ай! Алдыңарда саал эрте,  
Ааламга сапар алып кетсем эмне!..

Жалганда да бир ирет жолугууну,  
Жараткан бешенеге буйурдуубу?

А коқус, кездешүүнү буйурбаса,  
асылым, кездешели канжыгада...

Акжолтой Кошой, Бакай – эгиз шерим,  
артына балдар аман кайтып келсин.

Кесириң чымчым элдин Көк Тәңирим  
кечирип, сактаса экен берендерин!

Жол баштап Жигит Пири, намыс менен  
жортуулдан келсин баары аман-эсен!

Көк Тәңир, типегимди кабыл алғын!  
Кана анда, кыраандарым, жол баштагын!» –

Жабыла эне менен тартып бата,  
жамыбыз ак өргөөдөн чыктык сыртка.

Каныштын сарамжалын даярдаган,  
канча бир көөлүктөргө жүк артылган:

Чайинги<sup>1</sup>, чарайналар<sup>2</sup> жалаң зооттон,  
чеберлер нечен жылдап мыктап соккон,

эчен сан ички-тышкы жоо кийимдер,  
эриште эрендерге керектелер,

жоо-жарак, кийимдерден башка дагы,  
жаратка сыйипап, ичер түрлүү дары,

гүлазык – адамдарга, тулпарларга,  
купчөктөр – чөл, талаада суу куярга,

---

<sup>1</sup> Чайинги – <sup>2</sup> Чарайна – ок өтпөс кийимдер.

кемтиксиз болсо экен деп аябай жан,  
канча бир жылдар тынбай дайындалган.

Каныкей сарамжалын Алмамбетке,  
көргөзүп бирден тактап берген эле.

Кастарлап кадыр-баркын алган жардын,  
калайык-калкы үчүн көргөн камын,

кары-жаш дебей ошол элдин баары,  
Канышты аруу дилден алкап жатты.

Баа берип эмгегине Каныкейдин,  
баарыга угуза айткан Кошой кебин.

«Кимде-ким Каныкейди ургаачы деп.  
кем баалап Айкөл Шерден сүйлөсө кеп,

жараткан Көк Төцирим өзү күбө,  
жай таппас андай адам кош дүйнөдө.

Алкоого таптай турам сөздүн эбин,  
аяр жан, кайрымжысын Төцир берсин!» –

Кошойдун батасына баарыбыз тең,  
кошулуп бата кылдык аруу дилден.

Келберсип<sup>1</sup>, Кер-Бууданга чапчаң минип,  
кең күрмө, кең багалек шымын кийип,

мол жүктөп унааларга азык-түлүк,  
жол баштап Кошой Балбан калды жүрүп.

---

<sup>1</sup> *Келберсип* – өзүн өтө ээн-эркин сезип.

Жамғырчы, Төштүк менен Бокмурун да,  
жол тартып жүрүп қалды ага удаа.

Алардын арт жагынан ирет менен,  
аскерин ар-бир хандын сап-сап тизген,

Алмамбет буйрук берди «Жол жүргүн!» деп,  
артынан жоокерлерди турду тиктеп...

Бээжинге аттануу шерт бүтүп, анан,  
бекиген күнү Айкөл суроо салган:

«Кытайдын салтын, шартын жакшы билген,  
кыйының барбы араңда Алмамбеттен?

Көйкапта жоокерликтин өнөрүнө,  
канакей, окуп келген барбы бирөө?

Бээжинге барчу жолду, аскер ишин,  
бар болсо билгениңер: «Менмин» – дегин!..» –

Айкөлдүн суроосуна бир дагы жан,  
айтышпай жооп кайрып тунжураган.

Ошондо өктөм сүйлөп Айкөл Берен,  
олтурган жоокерлерге буйрук берген:

«Эмесе, ушул сөзгө бириң дагы,  
эч качан кайрылбаска ант қылалы!

Артынан айтып жүргөн күпүр сөздү,  
Алмамбет жанаракта айтты өзү.

Кимде-ким шек келтирип намысына,  
«Кытай-кул» деген сөздү кайталаса,

карабай кимдигине ошол замат,  
калайык, эсиңе түй, башы алынат!

Алмамбет аскербашы! Баш болуп мен,  
айтканын аткарабыз кың дебестен!..» –

жар айткан өз буйругун эстеп азыр,  
бурулду Аккулага Айкөл Баатыр.

Ошондо Ак олпокту<sup>1</sup> колуна алып,  
оту өчкөн каректерин жашы чайып,

токсонго жакындаған Чыйырды энем,  
томсоруп Айкөлүнө басып келген.

Күч менен кармап өзүн, жаш чыгарбай,  
күрсүнө кулунуна сүйлөгөн жай:

«Караптый, жакшы-жаман тең салмакта  
кармалган үчүн турат Жер огуnda.

Эл үчүн ак-карасы арапашкан,  
Эгемден бир өзүндү тилеп алгам.

Ошол эл ушинтүүнү талап кылса,  
опоосуз – токтолтууга кылган арга.

Жазууну көрө турган буйруктагы,  
жалгызым, келип калды учур чагы.

Аткаарар чоң энемдин аманатын,  
Айкөлүм, күн келиптири, кулак салғын!

---

<sup>1</sup> Ак олпокту –

Жан досу Чыйырдынын белек кылган,  
жалгыз ок – кыйын күнү берет жардам.

Канышың Ак олпоктун жакасына,  
карапдым, тикти бекем, эске сакта!.

Жолундан токтотпойун, сапар алғын.  
жанына жар боло көр, Жаратканым!..» –

кулунун бек кучактап өөп беттен,  
көргөзбөй аккан жашын басып кеткен.

Атказып Аккулага Айкөл Шерди,  
артынан тиктеп Каныш кала берди.

Алкынтып Аккуласын қылчак карап,  
Айкөлү ордосунан узап барат.

Алдыда не күтпөсүн аттанган соң,  
ага эми «бар тобокел» дегени он.

Кашында кырк чоросу, Кыргыл баштап,  
капарсыз түр көргөзүп каткырышат.

Тик айткан жоопту түз кабыл алган,  
төптүгү артык Бакай үн катпастан,

Айкөлүн жолго узатып жатып эне,  
айтканын талдап барат өз ичинде:

«Уулунун айтканына – эне кеби,  
укмуш ай, дал айтылып шайкеш келди...» –

Кыжаалат ойу анан ичке батпай,  
қылчайып, атын тартып минткен Бакай:

«Журтубуз – Айкөл Шердин арты менен,  
жөн гана «акылман» деп койгонго мен,

чиренип, карегимди ныл басканын,  
чиркин ай, пенде курсун, байкабапмын!

Акылман болсом эгер чындал эле,  
айың кеп жетмек беле Айкөл Шерге.

Кеп жетсин, бирок ошол кепти айткан,  
көөдөктүн, болмок, тилин кесип салсам!..

Жандарын курман чалып канча бир жан,  
жалынып Көк Тенирден тилеп алган,

эл-журттун куту деген жанды кайра,  
эсирип, чалмак болдук курмандыкка!

Кошойдой колдогонум болбосо да,  
кордук ай, билип турам муну даана!..

Кеч эмес, азыр деле Айкөл Шерим,  
кечиргин эссиз элдин эсиргенин.

Суранам, тилимди алып мақул дегин.  
Сен үчүн ант кусурун тартсын элин!

Аянбай камчы салып Көк-Тулпарга,  
аттанган колдун алдын тосом кайра.

Алдыңа кайрылбастан бири дагы,  
аскерлер эл-жерине кетет баары», –

деп абам Көккө камчы шилтеринде,  
тизгинден кармат Айкөл минткен эле:

«Тұз жообум катуу тийсе кечир, аба,  
токтотуу мүмкүн эмес селди кайра.

Каксоодо аккан селдей ээпиккен кол,  
калааба салат өзгө, этиет бол?!

Өзүбүз-өзүбүздөн қырылбастан,  
өлүмдү, туура болоор, тапсак жаттан...

Абаке, эсиндеби, Каркырада  
айтканы Баймырзаның? Баарың анда,

алаксып түйшүктөргө толгон ашта,  
анчалық бейнебеген менден башка.

Конурбай, Тунуйуктун ортосунда,  
кандай сөз болгондугун билгем анда.

Жеримде алы мага жетпесине,  
Калчаның көзү чындал жеткен эле.

Анан да азилердин<sup>1</sup> ичи мага,  
анчалық жақшы эмесин көргөн даана.

Азинин сатқындығын билген Калча,  
азғырык кебин айткан Тунуйукка.

Алардың ортосунда сөз төркүнү,  
азилер азғырылпы, көкүтүппү,  
  
акыры не кылса да, мени эпте,  
аттантмак ажалыма Бәәжин бетте,

---

<sup>1</sup> Азилер – Уузхандың кырк уулунун биригинин урпактары.

Көзүмдү тазаласа Калча менин,  
ази уулу бийлеп калмак-кыргыз элин,

аларды тиги жактан көлдөп кытай,  
азилер өкүм сүрөт көңүлү жай.

Журт ичин ириттирип, акырында,  
жетишет Ази уулу максатына.

А бирок, Алоокенин Конурбайы,  
аткаар берген убаданы?..

Абаке, токтотом деп аскерлерди,  
артық баш ыза болбо элден эми.

Тагдырдын буйруганын канча убакка,  
так билбейм, жакындаттык Бакай аба.

Акыры боло турган ишти, бирок,  
алдыга тездеттирдик, жалганы жок.

бир эмес, бир сан эмес, жалпы журтка,  
буйрукту көрөр учур келди мына.

Тобокел, токтотолу ойубузду,  
тынымсыз уланталы жолубузду»,-

деп Айкөл баарыбызды кыйнап турган,  
куткарыш кыжаалаттан, жолду улаган...

\* \* \*

Ошентип асылзаада Айкөл Берен,  
астыга жол баштаган кебелбестен.

Айланып Акшумкары асмандағы,  
Айқөлдү Күн нурунан калкалады.

Алкынгап астындағы Аккулага,  
аң-дәңбү, бараткан жол бирдей ага.

Жейрендей желгенине жел жетпеген,  
Жерде ага ай түяк жок келүүчү тен.

Арышын керген кезде Аккулага,  
атылган оқ чендебейт караанына.

Колоттой төрт аяктан учкан даңкан,  
көргөзбөйт куугунчуга кууса арттан.

Кырк тогуз асыйында кайра тишел<sup>1</sup>,  
кыярмак түгүл турган кези гүлдөп.

Ат баккыч, саяпкерден башка ага,  
Айқөлдүн кырк чоросу, Каныш гана

токумдап, кармаласа сылап-сыйпап,  
тек гана окуранып карап турат.

Жанына жакыннатпай бөтөн жанды,  
жапыруу кулактарын – бул адаты.

Айқөлдүн ич туйгусун сезип толук,  
Аккула арыш керет жерди ойуп...

Алдыда Айқөл Берен жолду баштап,  
ага удаа Кызыл Тууну бийик кармап,

---

<sup>1</sup> *Tișep* – тиши кайрадан жаңыдан чыгып.

кырк башы Кыргыл кары чым кызылчан,  
кийгени, минген аты – өрттөй жанган.

Көк Тулпар, көк төбөлүү кундуз бөркчөн,  
көлбөөргөн көк түстөгү суп чепкенчен,

акылман, сөз чебери Бакай абам,  
Айкөлдүн оң жагында барат чапчан.

Кырк чоро алардан соң соккон зоотчон,  
кылайып коркор түр жок аткан октон,

алкынып буудан аттар арыш керип,  
алдыга кеткен колго бардык жетип...

Алмамбет аскер башы болгондуктан,  
алдыга кеткен болчу алда качан.

Кыраан Шер аскер ишин билгендиктен,  
келишкен жоокерлерди ирээттеген.

Колдордун арасында канча кыраан,  
коркостон ажалына тик караган.

Канчасы көр дүнүйө кызыгы үчүн,  
кангайга аттанууга кылды бүтүм.

Булардын так эсебин албаса азыр,  
бейпайга салып элди кырат такыр...

Ар бир хан аскерлерин айырмалап,  
аттарды бир түстөгү минип барат.

Алардын баарын кошуп, арасынан  
Алмамбет кыраандарын тандап алган.

Күн-түндөп тыным албай күздөн бери,  
кайран Шер, машыктырган аскерлерди.

Тубаса шыктууларды – шыгы менен,  
топ топко эринбестен бөлгөн бирден.

Жат элдин тилин бачым үйрөнө алган,  
жоокерлер караалдыкка даярдалган.

Айрымдар, төрөлгөнү, табиятка,  
аралаш жуурулушуп өсөт ага.

Сезилген коркунучтуу – түркөй жанга  
табият мээrim төгөт андайларга.

Кыян-сел, чагылганы табияттын,  
кызматын кылып берет андай жандын.

А бирок, адамзаттын ачуу шору –  
ал шыгын андап, элес албай койу...

Алмамбет сезе билип андайларды,  
багыттап, билим берип, жолго салды.

Үч топко бөлүнүшкөн жигиттерге,  
үч түрүн жайчылыктын үйрөттү эле.

Бир тобу күн жаадырса, экинчи топ,  
баягы жааган күнду тып токtotot.

Ал эми үчүнчү топ – долуланган  
дайраны айран сымал уйуттурган.

Жайчылар, караалдардан башка дагы,  
жаземсиз аткычтарды даярдады.

Жортуулга аттанышкан – эки жүз сан  
жоокердин сексен саны казынадан.

Он эки хандын шонтип ар-бирине,  
он сандан аскер тийген бөлүшкөндө.

Он сандын алты саны тандалма шер,  
ортодо ар кыл мүнөз төрт сан аскер.

Булардын бар мильтин – башчы болгон  
бир ханга жүктөп койгон толук бойдон.

Сексен сан казыналық аскерлердин,  
Кыргыл чал көтөрмөкчү бар мильтин.

Жонунан эки жүз сан аскерлерге,  
жооп берүү тапшырылган Алмамбетке.

Андыктан ылайыктап эрежеге,  
арстан Шер колду сапка тизген эле...

Алдыда найзакерлер, ага удаа,  
арстан жүрөк шерлер маш кылышка.

Андан соң жөө аскерлер селдей кептап,  
айыгышкан жоону жерге койчу таптап.

Көзгө атар мергенчилер ошол тапта,  
курчашат душман колун айландыра.

Кагылып добулбастар: «Кайткыла!» – деп,  
катуу үн чыгарышып белги берет.

Берилер замат белги – жоону таштап,  
баардык кол төрт тарапка кетет тарап.

«Качышты» деген ойдо турса душман,  
келтирбей эстерине октор жааган.

Жебелер бута кылып душмандарын,  
жеткирбей максатына қырат баарын.

Машыгуу тынымы жок алты ай бойу,  
мына шул ийгиликти берип койду.

Ошентип, он сан колдун бирден саны,  
октору жаза кетпес аткыч баары...

\* \* \*

Алмамбет жоокерлерди тактап бүтүп,  
арттагы Айкөл Шерди калган күтүп.

Кашында кырк берени, Бакай ханы,  
кармалбай келип калды Айкөл дагы.

Тизилген жоокерлерге сап-сап болуп,  
тиктеди Айкөл Берен көөнү толуп.

«Буйругун аскер башы берер замат,  
буйдалбай жол тарталы», – деди карап.

Асманга атырылган бүркүткө окшоп,  
Алмамбет минткен эле саал токтоп:

«Эсебин жоокерлердин эки жүз сан,  
эрндер, кулак салғын, бере турган!

Кошой хан, Көкчө, Төштүк, Жамгырчылар,  
Көкбөрү, Үрбү, Ажыбай, Музбурчак бар.

Түздөн-түз шул жортуулга түрткү кылган,  
Тунуйук, Полон, Күдүр, сен – Санжы хан,

ар бириң ондон санга болуп башчы,  
алардың жоо-жарагы, тамак ашы,

арыған-азганына көңүл буар,  
ар күнү санын тактап алып туар,

мин башы, жүз башчынын, он башчынын,  
милдетин аткарчуну тандап алғын!

Тартибин жоокерлердин сакташ үчүн,  
талапты ошолорго койо билгин!

Улуумун, кичүүмүн деп төш кербестен,  
уккула буйругумду баарыңар тен!

Кимде-ким шул ирмемден тартып эгер,  
качууга кайра артыңа кам жесенер,

аскердин арасына бузук салар,  
ар кандай айың кепти тараткандар,

тың болбой керт башына жүдөгөндөр,  
тымызын ичи күйүп түтөгөндөр,

аскердик антым уккун! Андайлардын  
аябайм, ач талаада алам башын!

Бузууга кол башчынын буйруганын,  
билиле, акысы жок бир да жандын!..

Күн-түндөп тыным албай жүрөбүз жол,  
кыраандар, кыйындыкка чыдамдуу бол!

Канча күн жол жүрүүнү ачык айтуу,—  
кара күч үстөмдүгүн кылчу шарты.

Аңдыктан, мынча күн деп айтпайм тактап,  
алгыла бул сөзүмдү эске сактап!

Мерчемдүү жерге жетсек, шондо гана,  
мен анан бурсат берем тыныгууга...

Астыга жолду баштайм, менин сонум,  
айдайсың он эки хан баардык колун.

Андан соң аскерлери казынанын,  
Айкөл Шер, Бакай баштап сапар алғын!

Кол артын – жаныңа алып кырк кыраанды,  
коргоонун милдетин ал Кыргыл кары!

Бүйругум түшүнүктүү болгон чыгар,  
берендер, болду мезгил жолго аттанаар!» –

Бүйругун угушканда Алмамбеттин,  
бузулду ой-санаасы көп жоокердин.

А бирок, түшүнүшүп кеч экенин,  
аргасыз тиштеништи бекем эрдин.

Бээжинден тирүү кайтып келбесине,  
берендер көзү жетип турса деле,

баарысын ээликирген азгырыкка,  
баш ийип бет бурушту нак ажалга.

Калың кол будун-чаңы түшүп анан,  
камандай күркүрөшүп жоого аттанган.

Ошондо көптүгүнөн аскерлердин,  
ойулган түктүү төшү Жер-Эненин.

Денесин жаткандыгын титиретип,  
далилдеп тулку бойун алган силкип.

Айрымдар сезденишип, бирок аны,  
айтууну эч кимиси каалабады.

Салмагы майыштырып Жер-Энени,  
сансыз кол сап-сап болуп жоо беттеди.

Кылкылдап кызыл туулар желге ыргалып,  
кыпкызып канга окшойт жаткан агып.

Кытайдан кеткен кекти алабыз деп,  
кыргыздар сапар алды Бээжин беттеп...

Аттанып тилек менен бир кезекте,  
Алмамбет келген эле Мажит экөө.

Жаңылбай күндүз эмес айсыз түндө,  
тапкырай чийип алган көөдөнүнө,

Алмамбет эмес азыр Айсарада,  
айтууга жоктугунан тили гана,

«Аскерлер, адаштыrbайм» деген сөздү,  
айтууда алоолонгон эки көзү.

Сагынып киндиk каны тамган жерди,  
Сарала даңкан чачып, арыш керди...

Түгөнбөс тоону кыркып күн-түн дебей,  
түнөрсө үстүндө ээси, чөп искеbей,

Адамга акылы тең Айсалара,  
алкынат чарчоо билбей ири алдыда.

Тоо бүтсө биябандуу чөл<sup>1</sup> башталып,  
тыныкпай баратышат сапар алып.

Кайрадан чөл түгөнүп, айдөөш тартып,  
караган, бирин-серин чер башталып,

узун жол өткүчө өмүр түгөнбөстөй,  
уйкудан жоокерлерди жүдөткөндөй.

Жол тартып чыккан күндөн бери карай,  
жыйырма түн, жыйырма бир күн тыным албай,

чаалыгып минген аттар, үстүндөгү  
чарчашты чаңга төөнүп аскерлери.

Уйкуга ат үстүндө алдырганын,  
урушат башчылары төгүп каарын.

Арыган жоокерлердин көбү ичтен,  
ашатып Алмамбетти сөгүшүшкөн.

«Атандын көрү, кытай, атайылап  
арытып, аскерлерге кыргын салат.

Болбосо мындей ойу – жок дегенде,  
бир күнгө колго тыным бербейт беле...» –

ичинде бузугу бар айрымдардан,  
ириңдүү кеп чыкканын баамдаган,

---

<sup>1</sup> Биябандуу чөл – закымдуу чөл.

Бакай хан қууп жетип Алмамбетти,  
баатырга айткан эле эптүү сөзду:

«Буйругум бузган жандын кетет башы!» –  
дегениң унутпадым, Аскербашы.

Бузайын буйругунду деген ой жок,  
баатырым, бир ооз сөзүм уксан, бирок?

Жыйырма түн, жыйырма бир күн тыным албай,  
жоокерлер жол азабын тартты аябай.

Тетиги мунарыктуу кең өрөөнгө,  
туйгуnum, бурсат берсең өргүгөнгө?

Суусу мол, чөбү калың, токой-черлүү,  
сан колго ылайыктуу жер өндөндү.

Ал эгер улай берем десең жолду,  
албайлы, Алмамбетим, кырып колду». –

Алмамбет кең өзөнгө карек кадап,  
абама жооп берген кыскача так:

«Мерчемдүү жерге жеттик ансыз деле,  
буйрукту бермек элем өргүгөнгө.

Көлүктөр<sup>1</sup> тойунушуп, кол тынганча,  
келейин жолду чалып, Бакай аба...» –

Жетишип кең өзөнгө, чаалыгышкан  
жоокерлер кубанышып түшүштү аттан.

---

<sup>1</sup> Көлүк – унаа.

Айрымы отко койуп тулпарларды,  
ар бир топ өргүү камын көрүп жатты.

Камдаган гүлазыгы Каныкейдин,  
карынын кампайттырды жоокерлердин.

Кароолго турчулардан башкалары,  
каньырып уйкуларын тыным алды.

Үйкүсуз нечен құндұн өчүн алып,  
уқташты үч күн, үч тұн кулач жайып.

Ал анан күчү келип калыбына,  
аскерлер салып кирди таңтамаша...

Айкөлдүн отоо ордосун тиккен жерге,  
Алмамбет чогулушкан жоокерлерге,

сабырлуу жүзүн буруп, салмак менен,  
серп салып ар бирине мындаи деген:

«Бээжинден бизге окшоп бул өзөнгө,  
буйдалбай келчү жолу жокко эсе.

Аңдыктан, келгичекти мен жол чалып,  
аскерлер эс алышсын тыным алып.

Түз туткан Бурканына нээттерин,  
түптуү журт деп билемин кытай элин.

Дил-нээтин аярлары Аалам менен,  
дайыма аруу тутат кирдетпестен.

Алаамат элди каптап келатат деп,  
аярлар алдын-ала түйуп билет.

А демек, тынч жатышпай алар дагы,  
аянбай даярданып жаткан чагы.

Жеңилләэр жери алардын, баамымда,  
жетпейт дейт алыбызды дубасына.

Жолдорду алып барчу калааларга,  
жат көздү жазгырмакка салды дуба...

Жоокерлер қүчүн топтоп, мингич унаа  
тойунуп ыраң отко тыңыганча,

чебине барчу жолун кытайлардын,  
чалууга, Айкөл Шерим, жол тартайын.

Жандыруу дубаларды жай чилдеде,  
жашыrbай чындыкты айтсам – кыйын эле.

Антсе да, кытайлардын аярларын,  
азырар мындан башка жол таппадым.

Дубабыз күчүндө деп жай чилдеде,  
дарс окуп жаткан кези үнкүрлөрдө.

Алардын бейгам кезин пайдаланып,  
алайын чепке барчу жолду ачып». –

Алмамбет иштин жөнүн мындан наркы,  
Айкөлгө, аскерлерге шунтип айтты.

Айкөл Шер Алмамбетин кучактап бек,  
айтты эле түгөйүнө мындайча кеп:

«Кырааным, кызыл найза желегимсин!  
Кудурет өзү берген белегимсин!..

Чылбырдай жалы желге миң қубулган,  
чалғынга жарамдуу ат мине турган.

куткарат качсан жоодон, куусаң жетет,  
кырааным, Карткүрөндү кошоктой кет.

Алып кет Акбараңды қырт кепеген,  
кийип кет Ак олпокту ок өтпөгөн.

Кырк чоро, он эки хан, өзүм бармын,  
кырааным, тандап туруп жолдош алғын.

Калганын кандай кылсаң өзүң чечкин,  
аман кайт жол чалуудан, түгөйлөшүм». –

Алмамбет Айкөл Шерин кучактап бек,  
айтканы али эсимде мындаича кеп:

«Бээжинди чапсам деген тилегиме,  
Береним, бел болгонуң күнөө дебе.

Ак олпок тонуң тартып кийгенимде,  
Айкөлүм, андан утуп табарым не?

Аяшым аяр Каныш арнап тиккен,  
Актинте<sup>1</sup> ок өтпөгөн тонум кийем.

Астымда Айсарада аттан ашкан,  
Ааламды алты айланып мингич таппайм.

Бир күндө, бир ирмемде мени менен,  
бергени Тениримдин – бир төрөлгөн.

---

<sup>1</sup> Актинте – Алмамбеттин ок өтпөс тонунун аталышы.

Апамдын кандуу уузун мен оозанган,  
Айсарым мени менен бирге таткан.

Болбосо аты гана «айбан» деген,  
бул менин чын жолдошум жандай көргөн.

Кайгымды, кубанчымды бөлүшүп тен,  
канатым – мени сага алыш келген...

Алыс жол, тилинди алыш, ошондуктан,  
Айкөлүм, Карткүрөндү коштоп алам.

Жайынча каңгайларга баратпасам,  
жаныма неге ээрчитем жигит-жалаң.

Чалғынга бараткан соң, чаалықпаган,  
чырм этип кирпик какпай чыдай турган,

эрлердин арасынан бирди гана,  
ээрчитем, Айкөл Шерим, жер чалганга.

Күнү-түн тыным албай жүрсө айлап,  
кунчұлук жол жүргөндөй – берип кайрат,

сунганын душманынан кайра тартпас,  
сумсайып кууган жоодон артка качпас,

Желегин тууга сайган – Сыргак Берен,  
жаныма жолдош қылып алам, берсен?

Айтканым макул көрсөң, Айкөл Шерим,  
аттандық, кана бизге бата бергин!» –

Башында Бакай, Кошой кары болуп,  
баштаган эки жүз сан колу толук,

бурушуп дил-нээттерин Жаратканга,  
бергенбиз чурулдашып аппак бата:

«Жар болгун Көк Тенери! Эки берен,  
жетишип максатына кайтын эсен.

Колдой көр Жигит Пири, Баба арбагы,  
кордотпо душмандарга кыраандарды.

Узак жол кыска болсун эки шерге,  
угулсун тилегибиз Көк Тенирге?!» –

Айкөл Шер жүзүн чайып ачuu жашка,  
алакан жайып көккө тартты бата.

Хан Кошой, Бакай, Айкөл Шери менен,  
каз-катар он эки хан эли менен,

коштошуп эки берен жол чалганы,  
ат коштоп Бээжин беттеп сапар алды.



## ЧОН ЧАБУУЛ АЛДЫНДАГЫ ЧАТАК

Алмамбет менен Сыргак жер чалганы,  
аттанып кетишкен соң, калгандары,

алаксып ар кимиси иштерине,  
аптаптуу жайдын күнүн кечирүүдө.

Алмамбет кайткычакты чалгынынан,  
ал ордун Кыргылчалга табыштаган.

Аскердин көпчүлүгүн Кыргыл кары,  
айосуз машыктырып жаткан чагы.

Ал эми бош жоокерлер – эки топко  
бөлүнүп ойношууда атып ордо...

Жанында Хан Манастын Кошой, Бакай,  
Жамгырчы, Төштүк, Көкчө, хан Ажыбай.

чородон Шууту, Чубак жай олтуруп,  
чабуулду талдашууда маек куруп...

Чай кайнам мурдараакта жандарына,  
чойтойуп басып келген Санжы ханга,

аралаш ойун-чыны Чубак Берен,  
аския кеп таштаган мындай деген:

«Кел Санжы. Кошуунуңдан алга кеткен,  
кубантаар жакшы кабар келген белем.

Конурбай дайнын угуп Айкөл Шердин,  
качыппы – таштап койуп кечил элин?

А балким, жагымдуурак мындан дагы,  
Ааламга аттаныппы Улуу ханы?..

Жайың бар алыш-бериш каңгай менен,  
жай сөзүн айттырышар алар сенден.

Түспөлүң жакшы кабар эшиктендей,  
түз айтчы, Санжы баатыр, кечиктирибей»,-

деп Чубак күлө карап Санжы ханга,  
демейки калжың сөзүн узатканда,

Санжы хан ызалана түшүп, бирок,  
сыр бербей турган тейде дароо токтоп,

оң колун туштай кармап жүрөгүнө,  
олтурган хан, бектерге минткен эле:

«Бойуна атايылап ағын суунун,  
жаздырдым жигиттерге дасторконум.

Боз түшүп, Күн күйүүдө, салкынырак,  
берендер, ошол жерден наар татсак?..» -

Орунсуз тамашаны жайкагандай,  
олтурган эрендерге карап Бакай,

акылдуу нур жүзүнө кан тебиле,  
акырын добуш салган оор күрсүнө:

«Санжыдан көрө, чыны, қаңгай менен,  
сан жылдар коншу жашап күн кечирген,

Жамғырчы, Кошой, Төштүк мурда укмак,  
жайы жок сүйлөп койдун, тентек Чубак...

Айкөл Шер, дасторконду күттүрбөстөн,  
ал жерде сөздү улантсак болот го дейм?» –

Ошондо адатынча кайран Санжы,  
олтурган берендерге добуш салды:

«Кебиңер аягына чыкканчакты,  
көрүшсүн жигиттерим калган камды...

Улуумун Акбалтадан, Чубак берен,  
урушпа, ошондуктан, уулум десем.

Максат бир баарыбызда – бетtedик жоо,  
«мен», «сен» – деп койушпайлыш эмесе доо.

Сөз тыңдоо деген менин ойум жогун,  
садагам, тентек Чубак, билип койгун...

Көкбөрү, Музбурчактар ордо ойнунда,  
калыспыз дешкен эле барсам жана.

Силерге айтып койуп аларга мен,  
соогат бер байгенерди дейин дегем.

Сөзүнөр бүткүчөктү тигил жакка,  
барайын соогат сурал, чакырганча» –

шек бербей ызасынан адатынча,  
шакылдап сөзүн бүтүп, нары жакта,

ордо ойноп жаткандарды көздөй беттеп,  
олтурган берендерден кетти четтеп...

Баятан берилишип ордо ойнуна,  
бөлүнүп эки топко ойношууда.

Бир тобун Багуул баштап, ал тарапта,  
Байчоро, Ырчуул, Үрбүг, Полон мырза.

Ал топко каршы ойноп қайран Ағыш,  
аларга Көкбөрү хан болгон қалыс.

Ағышка бул ойунда тең келчү жан,  
ардайым акыйкат сөз – сейрек чыккан.

Так чертип, хан чийинден сыртка ыргып,  
тургандар ойун тиктеп – бүт кыйкырып,

байгени алды дешип Ағыш тарап,  
бакылдап жатышканда Санжы барат.

Санжы хан Көкбөрүдөн соогат сурап,  
соорусу солкупдаган сойуш алат.

Багуул хан ордо ойундан жеңилгенге,  
байкаган жангы ызалуу көрүндү эле.

Жеңилүү – Ырчуул үчүн ал топтогу,  
жөн гана мааниси жок ойун болду...

Санжыбек жүргүлө деп хан, бектерди,  
сойушун соогатка алган жетелетти.

Ағын суу бойундагы тиккен анын,  
ак жибек чатырында таттык даамын.

Ар кандай кептин башын бирден чарпып,  
аралаш чын-төгүнү тамаша айттык.

Күүлдөп-дуулдаган элдин шаңы,  
кыязы, Ырчуулду кызытканбы,

оң жеңин кемселинин чечип салып,  
оштонуп комузунун боорун кагып,

сыйына маашырланып Санжы хандын,  
сыпаттап ырдап кирди тамак-ашын...

Жайнаган дасторкондо дүйүм даамга,  
тийгизип колдун учун сыпаа гана,

кошулуп көпчүлүккө бакылдабай,  
кандайдыр бир кыжаалат ойу бардай,

жанатан суз оптурган Чубак Берен,  
жактыrbай Ырчуулду мындай деген:

«Бул жерде «Ырчы уул» деп эркелетken,  
бilesin келин жогун экilenген.

Таластын токойу жок ойун курган,  
тапканы баратабыз жазат, тууган...

Кытайдын душмандыгы чындык, бирок,  
кыргызга келип азыр тийишкен жок.

А тиги Чет Бээжинди эзелтеден,  
аралаш алар бизге жашап келген.

Ал жерге былтыркыдан бери карай,  
арытан арбын келип консо кытай,

«Кол салмак болду бизге» – деп бул Санжы,  
коогалаң салып жүрткә – жоого аттанты.

Тамагын мактаттырыш үчүн сага,  
татыктуу шылтоо, Санжы, тапса кана.

Тойуна бараткансып қытайлырдын,  
тим эле шөкөтүн көр Санжы хандын.

Орду бар ар нерсенин, Ырчуул баатыр,  
оштонбой токtot ырды ушул азыр!» –

Чубактын кеби кермек чыкса дагы,  
чындыкты жыпжылаңач айтып салды.

Бул жолу бөлөк эмес Бакай абам,  
буйдалды жерди тиктеп үн катпастан.

Тып токтоп Ырчуулдун созгон үнү,  
тымтырстык бир көз ирмем өкүм сүрдү.

Санжы хан шол убакты кетирбей тек,  
сыздаган добуш салды мындайча деп:

«Тиреген көөдөнүндү ыза барын,  
түшүнүп турал дечи, Эр Чубагым.

Аныңды түз айтабай утур эле,  
ачуунду көрүнгөнгө төгө бербе.

Туура эмес болсо эгер сый тамагым,  
туугандар, кечиргиле, мойунга алдым?..

Кудурет! Безеримин, болгондо да,  
котур таш катып жүргөн койунуна.

Көбүгүз кайрылбайбыз бул сапардан,  
карандай мен күнөөлүү, аны танбайм.

Чубактын кеби таамай тийбегенде,  
чындыкка карайт белем шунтип тике?..

Айкөл Шер, мендей шүмшүк бэзеринин,  
арам деп жипкирбестен башын кескин!.

Курт жесин өлүгүмдү! Таштап мени  
калкына кайрыгыла жоокерлерди!.

Көралбай ичим құйчұ Манас сага,  
көкүтүп койду бир аз Тунуйук да.

Колуна салыш үчүн Конурбайдын,  
калайық-калкты сага түкүргамын.

Түбүнө жетсем сенин, жалпы журтка,  
түп күтөр хан болмокмун өзүм гана.

Ошондо – сасыктығы менден өткөн,  
опоосуз дагы бирөө чыгат деген,

ой келбей мендей көргө учурунда,  
от менен ойноптурмун, билдим мына!

Шул азыр төртөөбүздү курман чалып,  
шумкарым, кайткын колду аман алып!

Каргышка урпактарым калышпасын,  
кечирип, Айкөл Шерим, артка кайткын!» –

жыгылып, жер кучактап, сыйдал Санжы,  
жашына ак сакалын жууп жатты.

Айкөл Шер дасторконго тартып бата,  
андан соң басып келип Санжы ханга,

энкейип, секин тартып кош колунан,  
эчкирген Санжы ханды өйдө қылган,

ал анан тынып алып ийининен,  
акырын добуш салып мындај деген:

«Эсиңе такыр келбей койгучакты,  
әң тура иш жасадың, баатыр Санжы.

Өмүрдүн кеч күүгүмү кирип келди,  
өксөөдөн ылаажы жок, баатыр эми.

Калыс сөз айтуу мидет баарыбызга,—  
күнөөлүг сен эмессин жалгыз гана.

Шаштырды алдыбыздан ажал күтүп,  
шайтандын алдоосуна алдык түшүп.

Буйрукту тагдыр жазса көрдүк, баатыр,  
баш тартуу мүмкүн болбой калды азыр.

Чоңуга чаап туруп чокмор менен,  
чыңжырлап байлап койгон күчтү сезем.

А демек, артка қачпай – нак ажалга,  
аргабыз – тике карап баруу гана». –

Айкөл Шер бой таштаган Санжы ханга,  
астейдил күчактады купач жая...

\* \* \*

Алаксып Санжы ханга жаткан кезде,  
Ырчы уул, Чубак басып кеткенине,

олтурган эл ичинен бири дагы,  
ой бөлүп назарына илбей калды...

Ал тапта машыгуусун аяктаган,  
аскерлер топ-тобуна тарарап жаткан.

Чарчаган Кыргыл кары кадамдап жай,  
келаткан конушуна эч шашылбай.

Чубакты суу бойунда жалгыз турган,  
очуткан чыккан добуш капысынан:

«Эгиздин сыңарындай қүчтөп бөлгөн,  
эмнеге тунжурадың, Чубак Берен?

Кыязы, жоктугуна эки Эрендин,  
кырааным, чөгүп турса керек көөнүң?

Ээрчишип эгиз козу, улактардай,  
эмине күн болсо да ажырашпай,

Алмамбет, Сыргак кетип жол чалғынга,  
алардан турсаң керек тынбай санаа?

Чочуба Чубак баатыр, Алмамбетке  
чычкандын изи тааныш бул жерлерде.

Кандайдыр бир кырсыкка кабылат деп,  
кайгырба куру бекер убайым жеп». –

Башчысы кырк чоронун Кыргыл чалга,  
кыяллы ар биринин белгилүү ага.

Баятан не болгонун билбей, бирок,  
бул жолу жаңылганын билгени жок.

Чалғынга жөнөп кеткен Сыргактардан,  
чын эле турғандыр деп тынчыбастан,

жұбатып көңүл-көйүн койойун деп,  
жөн гана ой туйгусун алды сүйлөп.

Кыргылга сүйлөрүндө Чубак жаңы,  
кызандап Ырчуул ықчам келип калды.

Кылчылып таноолору ачуусунан,  
көгөргөн эриндери үн чыгарган:

«Тыйгыдай ырдаттыrbай Чубак мени,  
тексизим, болсоң гана сөздүн тени!

Баркынды «кытай қулдан» туттурган кем,  
Бакайга, Манасына бакыргын сен.

Жайнатып дасторконун сый көргөзгөн,  
жазыксыз Санжы хандан шекшибестен,

кытайдын караалынан тыңдалап келген,  
кысталак, душмандыгын билгинин сен!

Манастын пайдаланып Айқөлдүгүн,  
митаам куп алдаганын билдиң кимин?

«Сийдиги Байтөрөнүн ондурбайт» – деп,  
сөз айткан мен эмесмин, ал – Алмамбет!

Сени албай жолдоштукка атайды эле,  
Сыргакты, такшалбаган, алды неге?

Чегине эл, жеринин жетер замат,  
чынжырлап Сыргагыңды орго салат.

Уу жатын шуркуяга кайып аны,  
уругун Сыргагыңдын алат дагы,

андан соң башын кесип, шарап қуйган  
ајкка айлантаарын билгин, тууган!

Тукуму Байтөрөнүн болсоң дагы,  
туугансың, каныбыз бир, танбайм аны.

Аны айткан Алмамбеттин каны бөлөк,  
аябайт, зили душман. Андан көрөк,

артынан қыйын болсоң жетип баргын,  
арамга алың жетсе башын алғын!

Ал кытай эл-жерине жетип калды,  
ашыкпа, кайда качат Ырчуул, Санжы.

Айтканым жалган болсо келип анан,  
аларсың, башым мына, кайда качам...» –

Кара күрт чаккан адам болгондой нес,  
карайлай түшүп Чубак, оңолуп тез,

кубарган кансыз эрди шыбыш менен,  
кысылган добуш салып мындай деген:

«Каны деп Байтөрөнүн айтпасын ким,  
кайталап ошол сөздү айткан үчүн,

башынды кыя чапсам болмок азыр,  
билейин чын-төгүнүн бирок, баатыр.

Айтқаны чын болсо эгер Алмамбеттин,  
артынан кууп жетип алам өчүм.

Ага окшоп бөтөн жерден, бөлөк элден,  
айтынан сен, качан тентип келген элем?

Уулумун Акбалтанын! Бөтөнсүң деп,  
уу тилин агыткандын башы кетет!..

Өйдөңкү чектик<sup>1</sup> үйшөң уруулары,  
«Өйдөдө өбөгүм» деп Акбалтаны,

корголоп күн кечкенин колтугуна,  
кордук ай, унутканын көрчү мына!

Талаасын Саржайыктын жердеп кеткен,  
төмөнкү чектик үйшөң – Көкчө менен,

кезинде туугандыгын эмнеликтен,  
кечкенин атам билген эмес экен!

А көрсө, кемсингестен «колдо жок» деп,  
арам ой дилиңерди көрүптүр эп.

---

<sup>1</sup> *Өйдөңкү чектик* – Уузхандын кырк уулунун бири  
Үйшөндүн урпактары экиге бөлүнүп, белгиленген өйдөңкү чек-  
тегилери Акбалта менен кошо көчүп, ылдыкы чектегилери Эр  
Көкчө менен кошо кеткен.

Көралбас бир-бириңди ичи тардық,  
калыптыр қаныңардан орун алып.

Ал түгүл адам эмес – қуу жыгачтын,  
азабын бересинер койбой жанын.

Оңбогур, карагайды тырмап жатып,  
оорутат жүрөктөрдү жан сыйздатып.

Жеңил ой, жел таманы сага окшоп,  
жамактай жагалданып какшап, боздоп.

Өнөрдү – бир Жараткан тартуу кылган,  
өз гана кызыгына қырман чалган,

өзүмчүл, жан-дүйнөсү өлчөөсүз тар,  
өзүңө окшогондун канчасы бар!..

Туура сөз айттың, бирок, Ырчуул, мага,  
тура тур, бармак элең качып кайда.

Артынан кытай күлдүн кууп жетип,  
арам деп айткан болсо башын кесип,

артыма ажал алып кайтып келем,  
арсызым, так жазанды анан берем!..» –

Чубактын карегинен атылып ок,  
чечимин аткарууга буйдалган жок.

Алдырып Көкаласын атчысына,  
артынан Алмамбеттин чапты удаа.

Абдырай түшкөн Кыргыл кой дегиче,  
ал небак алыс узап кеткен эле...

Кыргыл чал Чубак кеткен жакты карап  
кысылган добуш менен минтип айтат:

«Сымаптай кылтылдаган кызыталак!  
Сырыңды билген менен, атаңды аяп,

кокуиду башка салат дебей туруп  
кошупмун кырк чорого, Тенир уруп!

Тукуруп эки шерди бир бирине,  
туз ургур, көздөгөнүң сенин әмнө?

Эгерде өлүм болсо әңсегенин,  
әмесе әң ириде өзүң көргүн.

Алмамбет, Чубактардан мурда сенин  
алдагы бузук толгон башың кетсин!» –

албарсын шилтеринде Кыргыл кары  
артынан келген Көкчө кармап калды:

«Кытығы кеп айткан го Токтогул Эр.  
Кырк башы Кыргыл кары, ачуунду бер!

Кырбайлы өзүбүздү өзүбүз деп,  
кыямат сапар тарттық кытай беттеп.

Кең көөдөн мага окшош Ырчуул мырза  
кылат деп ойлобостон Чубак ыза,

жердиги жеңил мүнөз шайыр неме  
жөн турбай Санжыбекти мактап кирсе,

анысы Чубагыңа жакпай калып  
аябай Ырчуулду койду кагып.

Жоктугун байқаар замат экөөнүн тең,  
жүрөгүм бир жамандык сезгендиктен,

айтпастан эч бирине, чыгып секин  
артынан бул экөөнүн издел кепдим.

Көргөндө түспөлүндү ачууланган  
кучөптүр дедим чатак мурдыгадан.

Турупсун қылышынды кезеп буга,  
түшүнтчү иштин жөнүн, Чубак кайда?»—

Эр Көкчө добуш салып бака-шака,  
экөөнүн түшө калды ортосуна.

Кылышын қынга салып Кыргыл кары,  
көргөнүн уккан сөзүн баяндады.

Аягы тамашанын чоң чатакка  
айланып баратканын байкаганда,

айуудай каман чалган ачууланып  
айкырды Көкчө баатыр добуш салып:

«Бээжинге жетпей эле, ушул жерден  
бирибиз бирибизди кырабыз бейм!

Алмамбет, Чубактардын ортосунда  
Азезил болуптурсун, Ырчуул мырза...

Кекетип бул түгөттү турганда не?  
Кылалы бир аракет андан көрө!

Кетирбей кур бекерге убакытты,  
кайтаруу керек артка Эр Чубакты!

Артына ал тентекти кайрый турган,  
арганы табар деймин Бакай абам?

Чатактын торой алсак алдын эгер,  
Чуутка<sup>1</sup> жаза берчү убак келер»... –

деп Көкчө терс бурулуп, бачым басып,  
демигип хан Бақайга келди шашып.

Кыраан шер, өзү айткандай көөдөнү кең,  
кең жөнүн айтты катпай эч биринен.

Ошондо ойго батқан Бақай абам,  
оорусун көңүлүнүн жашырбастан,

куйүттүү каректери оттой жайнап,  
күмүштөй сакалынын учун чайнап,

Айкөлгө айоо карап, думуккандай,  
акырын добуш салып, сүйлөдү жай:

---

<sup>1</sup> Чүүт – чуу чыгаргыч, бузуку.

«Айкөлүм, кутту қуйган алтын кесе,  
ал колдон түшүп барат, жазуу беле?

Ырысқы качарында ич арадан,  
ырк кетет мына шунтип, аттин арман!

Ким кимден туулганын тескей турган,  
кез беле, эси кеткен, Ырчуул балам?..

Айкөлүм, өзүң жөнө, а болбосо,  
Алмамбет же Чубагың батат шорго.

Алмамбет – жаның деп бил, Чубак – каның.  
Аларды ажырымдуу карабагын!

Айтарым: бир бүтүнсүң алар менен.  
Айкөлүм, сактап калғын экөөнү төң»,-

деп Бакай, Көкчө баатыр өзү барып,  
делбектеп Аккуланы келди алып.

Түнөрүп, Айкөл берен, кепке келбей  
теминип Аккуланы сыйзы желдей...

\* \* \*

Алмамбет, Сыргак кыйла жерге узап,  
алалы тынып дешип калат уктап.

Түшүнө Алмамбеттин ошол түнү  
түнөргөн Суук-Төрдө Көйкап кирди.

Баягы думана чал, жылаңајак,  
боорунан Кара Тоонун добуш салат:

«Каралдым, тамчы каным, кейибестен  
кайратың жыйып сөзгө көңүл бөлсөң.

Айланып Аккептерге, апаң менен  
Ааламды кезер мезгил жакын десем,

ал сөздөн чочубагын, тамчы каным.  
Ааламда түбөлүктүү сенин жайын.

Ал эми жалғандагы вазийпандын  
аз калды бүтөрүнө, тамчы каным.

Аңдыктан өтүнөрүм, так аткарып,  
Ааламга кеткендей бол шак аттанып.

Чубакка бергенинди убада кеп:  
«Чалғынга аттанабыз экөөбүз» деп,  
аткарбай қалганыңды әмнеликтен,  
айтпадың түшүндүрүп жөнөөрдө сен?

Аныңа ызаланып турган жанды,  
Азезил адам түстүү кайрап салды.

Алдырды Чубак досуң азгырыкка.  
Алдынан ачуулунун каршы чыкпа!

Ааламга аттанғыча, тамчы каным,  
ар дайым айланчыктап жаныңдамын.

Башыңа кыйынчылык түшкөн кезде  
бар деп бил жардам берер Нурпериште!» –

Капилем жер силкинип, Көйкаптагы  
капканын каалгасы қулап қалды.

Кечилдер кара кийген баштан аяк,  
күйунга сапырылып учуп жатат.

Айланып думана чал Аккептерге,  
асмандан назар салат тигилерге.

Күйундуң илеби уруп Алмамбетти,  
көккө учуп бара жатып, чочуп кетти.

Көздөрүн ачкан кезде уйкусунан,  
калыптыр тұн сұрғұп, агарып тан.

Көөдөнү қуйкаланып кусалыктан,  
колдору сұртұп жатты жашын аккан.

Түшүндө думананын тұспөлүндө,  
тұндесү аян берчү Нурпериште,

атасы экендин билген күндөн,  
Алмамбет бир да жолу түш көрбөгөн.

Аны, эми түштөн көрүп, ирмем убак,  
Алмамбет өткөн кезин бирден чубап,

элеси энесинин, бала кези,  
эзилтип жан дүйнөсүн, элестеди.

Учугу ойдун анан учур чакка,  
уланып бирден чубап, такалганда,

Чубакка берген шерти түшүп ойго:  
«Чекилик кетирипмин», – деп толгоно,

астынан өтүш үчүн Эр Чубактын,  
артына кайтмак болуп, – токуду атын.

Андан соң уктап жаткан Сыргак эрге,  
Алмамбет добуш салып минткен эле:

«Туйбадың мен туйганды, баатыр Сыргак.  
Тургузгум таттуу уйкундан келбей турат.

Аргам жок, Сыргак баатыр, турооң керек,  
артына аттын башын буруум керек.

«Чалгынга барамын, – деп, – сени менен»  
Чубакка тээ башынан антым бергем.

А бирок, кокус қытай капитап калса,  
Айкөлгө тирек болоор андан башка

ишенээр, күчү толук, жакын жогун,  
ичимден өзүмчө эле ойлоп койдум.

Айтпастан түшүндүрүп ал ойумду,  
аттанып кеткендигим чеки болду.

Убада сөзгө турбай кеткениме  
убайым тартып турган ызалуу эрге,

кыязы, ичи бузук арабыздан,  
кычыткы кеп айтканын туйуп турал.

Алдырбас сан мин жоого қыраан берен,  
ачууга жендерин билер элем...

Ар түркүн санаа түшүп, ойум бузуп  
айтпастан аттаныпмын, тек унутуп.

Анымдан пайдаланып ичи бузук  
ачуу сөз айтып аны ууктурал,

ажалдын огу қылып аткан экен,  
артымдан кууп келет Чубак берен.

Ажалга төшүм тосуп, тосом астын,  
алдырса ачуусуна, ажал таптым.

Ак көнүл эле бирок, токтотсо акыл,  
айбымды кечир деймин, Чубак баатыр..

Актыктын иши өктөмдүк қылса эгер,  
ажалдын огу қыйгач өтүп кетер.

Кыпрын кир жок экенин көөденүмдө,  
кыямат доско айтармын өзүм деде.

Ал эми ажал огу таамай тийсе,  
айтып кой, ак экеним Чубак эрге.

Не күнгө туш болбойлук, Сыргак берен,  
нээтимдин түздүгүнө күбөмсүң сен!» –

Алмамбет сөзүн бүтүп күнгүрөнө  
аттанмак Саралага болгон кезде,

Түрсүлдөп төмөн жактан ат дүбүртү,  
түнөргөн Эр Чубактын чыкты үнү:

«Ант урган арсыз кытай, чыккын жеке!  
Аттанат ажалдуубуз о дүйнөгө!» –

Чылбырын Сараланын жерге таштап  
Чубакка басты Алмамбет тике карап:

«Антташкан доспуз, Чубак, кыяматтык.  
Аңкоолук кетирипмин шашып жатып.

Кетирген зор күнөөмдү мойунга алам!  
Кечиргин доступк үчүн кечире алсан!» –

Алмамбет, Чубакты албай кеткендигин,  
айыбым кечирилгис деп сезгенин

түшүнүп Чубак аны тетиринче  
түн түшүп мурдагыдан, сезиминде:

«Каны,— деп,— Байтөрөнүн!» айткан кеби  
каапырдын айткандығы чындық деди.

Алдырып ачуусуна, чындал эми  
албарсын Алмамбетке шилтей берди.

Адамга акылы тең Айсарала  
ажалга тосуп өзүн, түштү арага.

Астыңкы колу менен чапчып жерди,  
албарска Аккаңкы ээрди тосо берди.

Ачууга алдырса да Чубак, бирок  
албарсын Алмамбетке чаба алган жок.

Шилтенип секин гана «шыңғыр» эте  
ээрдин кашын серпип өткөн эле.

Дал ошол көз ирмемде төмөн жактан  
добушту салып Айқөл жер жаңырткан,

алкынтып желдей учкан Аккуласын,  
айкырып тигилерге келди жакын:

«Айрылғыз кош дүйнөдө доспуз дешкен  
антыңар, эгиздерим, кайда кеткен?

Чекилик кетсе дагы кимиңдерден,  
чечишкин, қыраандарым, кан төкпөстөн!

Сурагым, кыйышкыңар келсе чындал  
сунулган қылыштарды мага кандал,

тагдырын түмөн колдун беттеген жоо  
таштоого чечим қылып ара жолдо,

тозоктун алоолонгон жалынына  
түшөлүк үчөөбүз тең бирдей анда.

Болбосо, кимиңдерден кетсе күнөө,  
бириңер экинчинди кечиргиле!» –

Ачууга алдырарын Чубак берен  
Алмамбет мурунтадан билгендиктен,

тагдырым нени жазса көрөмүн деп,  
тек гана эч курапсыз турат тиктеп.

Ачуусу чукул Чубак адегенде  
албарсын шилтей берип Алмамбетке,

адамдан достукка бек Сараланын  
ажалга доступ үчүн тик барганын

көргөндө мизи кайтып, уялгандан  
кирсем деп жер жарыгын издеп турган.

Аңгыча Айкөл Шердин үнүн угуп  
Алмамбет, Чубак бирдей башын буруп,

колунда ач албарсын таштап жерге,  
кучагын жайды Чубак Алмамбетке.

«Ак көңүл асыл досум кечирди»— деп,  
Алмамбет Эр Чубагын кучактап бек,

аыйптуу сезип өзүн, башын бурду,  
ай жүзүн ачuu жашы жууп турду.

Калганын көрүп аман эки кыраан,  
көңүлү мурдагыдан саал тынган

Айкөл Шер аттан түшүп, бирок анан  
аларга басып барбай, таарынгандан

дөңсөөгө гүлгө оронгон көчүк басып,  
дүнкүйө жер тиктеди сыртын салып...

Жазышпай кучактарын турган менен,  
жүрөгү жараланган Чубак берен,

басылбай сыйзаганы дагы деле,  
басыңқы добуш салып минткен эле:

«Алмамбет, жол чалғынга аламын деп,  
а көрсө, көңүл үчүн айтыпсың кеп.

Айтканың бар экенин Нурпериштен,  
атамды ошоп чыгар так билдириген.

Андан сен билгенинди өзүмө эле  
айтканың мындан женил болбойт беле.

«Туулган Байтөрөдөн бузук ит» – деп,  
таштапсың чалғынга албай мени жектеп.

Уу сөздү өлөөр жерден таамай чыккан  
укканым жаттан эмес, Ырчуудан,

көзүмө бир өлүмдөн башка нерсе  
көргөзбөй, кууп сени келдим эле.

Айтканың мойнуңа алып «кечир» дешиң,  
ачуумду андан дагы келтиргенин,

Алмамбет, кайталоонун кажети не?  
Аныма Акканкының кашы күбө...» –

деп Чубак Алмамбетке таарынычтуу  
карегин жаш чайыгандын тийген эле.

Калтырап эриндерি, каны качып,  
кыймылсыз бир кыйлагана турду катып.

Көрүнүп сөз чындығы ай жүзүнөн  
көңүлү ичиркенип анан минткен:

«Айтпасын кимдер эмне, жалғыз гана  
Ақбалта атаңдығы чындық мага!

Ал эми Байтөрөнүн баласы деш,  
айтканды мындаи койгун, ойго келбес!

Кечирим ошол сөздү айткан үчүн,  
кан досум, сурады деп түшүнүпсүн.

Кытайдын аяллары түйуп калып,  
капыстан каптап келсе бүлүк салып,

мен сага так өзүмдөй ишенгенден,  
Манаска арка-тирең болсун дегем.

Айыбым – шол ойумду түшүнтөстөн  
аттанып кеткендигим, шашкан тейден.

Кыпынча кир жогуна мындан башка  
Кудурет өзү күбө, ишен мага!» –

бурбастан каректерин кадап тике,  
буулугуп сөзүн бүткөн Алманбетке  
  
күнөөлүг болуп эми Чубак өзү,  
кеп таппай карбаластап жер тиктеди.

Ыргыткан ач албарсын алып жерден,  
ыңгайсыз добуш салып Чубак минткен:

«Достука кыннаттык кылган мендей,  
дардеске<sup>1</sup>, айоо болбойт бир кенедей.

Дилимде ишеничим болсо бекем,  
тилине наадандардын кирмек белем?

Ырчуулда бар болучу жалгыз максат:  
ырк бузуп, ортобузду ажыратмак.

Жол берген бузукуга ант бузардын,  
жан досум, аябастан алғын башын!» –

Алмамбет, Чубак сунган ач албарсты  
алды да, белиндеги кынга салды.

Айкашып кайра баштан кучактары,  
алкымдан бирин бири жыттап жатты.

Кыйлага турушкан соң, Чубак анан,  
келгенин Айкөл Шердин эсине алган.

Кылкызыл көндүн чогун жылаңаяк  
кечкендей сезим өрдөп, берен Чубак,

алайтып каректерин, Алмамбетке  
акырын үн чыгарып минткен эле:

«Ачууга алдырып мен, акылымдан,  
Алмамбет, ажыраган сыйктанам.

Болбосо, дал жанымдан Айкөл Шердин  
айкырган ачuu үнүн эшикемин.

---

<sup>1</sup> Дардеске – алакөөдөн, акылы тайкы.

Теришип таарынычым сени менен  
таптакыр чыгарыпмын аны эстен...

Көңүлү менсиз деле сынган тапта,  
көр жаным, күчөттүрдүм. Кандай айла

кылганым туура болот? Асыл досум,  
кектебей кылганымды, акыл кошкун!» –

Чубактын сөзүн угуп, шондо гана,  
чочуду чок баскандай Алмамбет да.

Көгала, Сараланы жетелеген,  
курлары мойундарда эки берен

баштарын жерге салып, илкий басып,  
батынбай Айкөл Шерге жакын барып,

Алмамбет кыйладан соң айбыккандай  
Айкөлгө сөзүн айтты тик карабай:

«Айкөл Шер, күнөөлөрү тоодон ашкан  
астыңа келдик басып эки наадан.

Акылсыз башыбызды алам десең  
ач албарс кынсыз колдо турат белен.

Айкөлдүк кылып кечсең – эр канаты,  
астыңа тартуу кылдык тулпарларды!». –

Алардын келгенине назар бөлбөй  
Айкөл Шер жерди тиктейт баш көтөрбөй,

Ызага уukkanын, тигилерге  
ырастап, ачуу жашы төгүлүүдө.

Абалын Айкөл Шердин көрүшкөндө  
айласын таппай калды тигил экөө.

Баятан, кетпесин деп төгүлүп кан,  
бушайман болгон Сыргак, азыр араң

көңүлү тыным алып, Айкөл Шерге  
кол берип жүздөшкөнү келген эле.

Айкөлдүн түрүн көрүп, анын дагы  
аргасы түгөнгөндөй туруп калды.

Балдарга окшоп үчөө – байоосуздан  
байкабай, аябай оор күнөө кылган,

батынбай жер тиктешип турмак канча,  
баатыр Шер, баш көтөрүп карабаса,

Көзүнүн кыйыгынан Айкөл берен  
көргөндө кыйналганын үчөөнүн тең,

ачуусу, ичте ыза саал тарап  
акырын таарынычтуу добуш салат:

«Уядан жалғыздыгым, арман дүйнө,  
учуру мойунга алар келген беле?!»

Кыркыңдын туулганың, кырк аялдан,  
кыларын кыянаттык, андабагам.

Кыйын күн башка түшсө кыйышат деп  
кыпынча, көнүлүмө кетпеген шек.

Ошентип, осуятын Соолобанын<sup>1</sup>  
ойума албай койуп – жазаландым.

---

<sup>1</sup> Соолоба – Ууз хандан тараган тукум.

Олпокту ок өтпөгөн, Каныкейге  
ойондор, тиктиридим кем, кимиңерге?

Бириңди кем көрбөстөн әкинчинден  
бириккен бир бүтүнгө – өзүм дегем!

Ичинен кырк көк жалдын, Алмам, Чубак,  
ит көйнөк кийишкен деп, алгам кубат.

«Жалғандан узаганча, арабызга  
жик салбайт адам эмес, Азезил да» –

деп ойлоп жүргөндүгүм, арман дүйнө  
дилимди делөөрүткөн кыял беле?

Болбосо қуру кыял, эгер аным  
батынып Алмамбетке кол салганың

түшүнсөм болот кандай, Чубак берен,  
түз айтып өз ойунду, жооп берсең?

Ачууга алдырбастан мындан нары  
акылга салып, Чубак, иш кылапы!

Башка эмес, кыркыңардын ичтериңе,  
бузуктук киргенинен сыр билдирбе!

Ансыз да араң турган қурама кол  
азапка кабылдырат, этият бол!

Алмамбет айтпаганын айың кепти  
артынан қууп келип, көзүң жетти.

Кыянат чагымчынын айткан кебин  
кайрадан териштирем дей көрбөгүн!

Оозуна алы жетпес эсепек жан  
оттоорун, эсиңе түй, мындан жаман!

Адамдык атты бийик, ыйык туткан  
адамдар аз кездешет бул жалгандан.

Ак көңүл, бала кыял Акбалта хан  
адамдын атын өткөн булгабастан,

кол жеткис дал ошондой асыл жандын  
ким танат, Чубак, сенде каны барын?

Ал эми Байтөрөнүн каны бар деп,  
артындан айтса бирөө айындуу кеп,

аны сен терикпегин, Чубак берен,  
atabыз бир экенин танат белен?

Сен эмес, ошону айткан наадандын да,  
согорун билгин каны тамырында.

Төп келген төрт тарабы пенде аттууну  
Теңир да жаратпаган, билгин муну.

Жакшынын кемтиги бар сымалдуу эле,  
жамандын жакшы жагын билгин көрө!

Бир кезде берген баамды Байтөрөгө,  
билгиле, танбаганым азыр деле.

Ажалга, колун сунган, тике карап,  
алдыrbай сезимине, өзүн кармап,

«Кана эми, кандаш боорум, чаап сал!» – деп  
дагдайтып көкүрөгүн, турган тиктеп,

турпаты Байтөрөнүн, али құнгө  
түк өчпөйт, ошол бойдан сезимимде.

Там берип эрдигине, эске салсам  
турпаты, тайығанын, көрөм алдан.

Ал эми эрегишип, көргөндө жек,  
айбаты ажыдаардай болуп кетет.

Жек көрүү өзүн эмес, қур элесин,  
байқадым, Байтөрөгө күч берерин.

Чыгарсак жыйынтыкты мындан, демек,  
четтетип сезимдерден койуу керек.

Алмамбет, Чубак, Сыргак – берендерим  
атышсам душман менен – арка белим!

Уугуп ачуу ызага, арман дүйнө,  
уюдан жалгызмын деп айткан сөзгө

терикпей, тениздерим<sup>1</sup>, кечиргиле  
текебер болбосо дейм Көк Тенирге», –

деп Айкөл караганда үч беренге  
даай албай турган үчөө, шол ирмемде

Айкөлгө баары бирдей ташташып бой  
ар бири өөп жатты чолоо койбой.

Көлкүшүп денелери коргошундай  
көөдөндөр тазаланды кири калбай.

---

<sup>1</sup> Төңиз – айкөл деген мааниде.

Кыйлага кыраан шерлер эзилишип,  
кеткенин бир-биринен, кечиришип,

улашып сапарларын чалгынчылар  
убакыт жетет баары аттанышаар.

Алмамбет алды жакка колун жаңсап  
Айкөлгө жүзүн буруп минтип айтат:

«Күн түшүп акты-кара асыл башка,  
куйутум батпай ичке, Ата-журтка

аттанган кезди эске салып турган,  
Айкөлүм, тиги тоого назар бурсан.

Ошондо санаалашым Мажит менен  
оодарган кечил сакчы тиги белден.

Айкөл Шер! Ошол белге чыгып барып,  
аңдап көр кытай жерин дүрбү салып». –

Алмамбет атын минип жолду баштап,  
Айкөлдөр туу чокуга чыгып барат.

Жаркырап жакут ташын айнек кылган,  
жети айлык жерди тартып карыш кылган,

көөхар сап турнабайын колуна алып  
Айкөл Шер карегине алып барып,

имерип бурамасын көзгө түздөп,  
ителги күштай Айкөл назар тигет.

Көгөргөн мунарыктан мунарлуу чеп  
көрүнүп Айкөл Шердин көөнүн бөлөт.

Кылымдар бузулгустай курулган бек,  
курчалып казган аңга менменсинет.

Карапып түтүн капитап жаткан калаа  
карааны түспөлдөшөт ажыдаарга.

Кыбырап уйуктагы кумурскадай,  
кыжылдайт калаасына эли сыйбай.

Кыйырсыз, чеги жоктой душман жерин,  
кайнаган ал жерлерде сансыз элин,

көргөндө дүрбү салып Айкөл берен,  
күңгүрөп добуш салат мындаи деген:

«Алаке, сунган колдун учу жеткен  
аралық, кангайларга калган экен.

Тоо-түзүн салган сымал алаканга  
туу белден көрүнөрүн билгенсиң да?

А демек, өргүбөстөн, келип чогуу,  
Алаке, болмок беле чалсак жолду?

Ортону жел арапап турган кезде  
оруна колду таштоо зарыл беле?

Өзүбүз өзүбүздү чаккычакты,  
өзгөгө ууну чачсак болмок жакшы.

Түшүнбөй турал, досум, себебине  
түз жолго чалгын чалам дегениң?» –

Кебинен Айкөлүнүн туйук жеме,  
кейиштүү тийген белем Алмамбетке.

Жаш капитап каректерин, эрдин тиштеп,  
жабыгып добуш салат мындаicha деп:

«Бул сөздү сенден башка ким айтса да,  
Береним, сынбайт элем ага мынча!

«Кытайдын караалы<sup>1</sup>» деп, сен да менден,  
кыязы, кинем санап жүргөн белең?

Болбосо, Айкөл Шерим, эмнеликтен  
берилди шектүү суроон жан кейиткен?

Жети айлык аралыкты кылган жакын,  
жеткилең жасатылган турнабайың.

А бирок, ал жерлерде, эмне барын,  
ал сага айтып бербейт, мендей дайын.

Ансыз да сынып турган көңүлдү, дос,  
айоосуз тепсегениң туура болбос!

Дүрбүдөн көрүнгөн чеп аң курчаган,  
дубалы кытайлардын сыймыктанган.

А берки мунарыктуу булуңчаны,  
аташат Чет-Бээжин деп кытай калкы.

Черүүлөр түмөндөгөн жаткан ээлеп,  
Чет-Бээжин – кытайлардын чеги делет.

Кокустан кол салбасын кас душман деп,  
коргоочу орчуңдуу күч топтолгон чеп.

---

<sup>1</sup> Караал – тыңчы.

Улугу Чет-Бээжиндин – Хэнь-Янь-Сан<sup>1</sup>  
улусу, менин атам Азиз хандан.

Каарына алса калкын жүндөй сабап,  
казынам бөксөрдү деп салық салат.

Мээримин төккөнүндө казына ачып,  
малкытат, майга бөлөп, барын чачып.

Жактырат букарасы бул мүнөзүн,  
жалпы журт тек кетирбейт, бир да сөзүн.

Оңой жоо эместигин Хэнь-Янь-Сандын,  
ойунда Айкөл Шерим түйүп алғын.

Ал тиги кара кырга туура жаткан,  
Айкөл Шер, түздөп бурап дүрбү салсан,  
дүңкүйгөн калың бадал боорундагы,  
дүйнөгө маалым болгон «кытай чайы».

Ал кырды улап нарый, күм эшилген,  
агала чаптуу тоого назар бөлсөн,  
ажалын тапкычакты өз колумдан,  
ал жерде дооран сүргөн Азиз атам.

Тамызып киндик каным ошол жерге,  
таалайы тайкы энем тууган эле.

Киндигим Үрүлайым кесип бууган,  
киринтип мөл<sup>2</sup> суусуна каным жууган.

---

<sup>1</sup> Хенъ-Янь-Сан – Эсенкан.

<sup>2</sup> Мөл – таза.

Түшкөндө кучагына Жер-Эненин,  
дем тарткам абасынан ошол жердин.

Жарыкта жарым қылым өмүр кечсем,  
жашоомдун көбү ушул жерде өткөн.

Жан досум, жаратымдын сыйрып картын,  
жанымды ачыштырып суроо салдың.

Салгандай алаканга дүрбүң менен,  
жерлерге жеткичекти өзүң көргөн,

билгизбей казылган ор, тозот барын,  
Береним, айкөлдүктөн андабапсың!

Аярлар жан-жаныбар типин билген,  
айбанды машыктырып, билим берген!

Учкаяк жаныбарды, күшту учкан  
үйрөтүп чек кайтартат кас душмандан.

Аларды, алга барып, жок қылбасам,  
алдыдан селдей капитайт жоон үккан.

Айтылган сөздөрүңө берер жообум,  
аруу дил кабыл алсан, ушул досум...

Кетпесе дагы деле шектенгениң,  
кесип сал, мына башым, Айкөл Шерим!». –

Ызалуу Алмамбеттин сөздөрүңө  
ысыптыр Айкөл берен түшүп терге.

Айтууга уятынан табалбай сөз,  
айыптуу жашын төгөт алагар көз.

Белинен кемер курун чечип алып,  
мойнуна карбаластанап, шашып салып,

Алдына Алмамбеттин бүгүп тизе  
Айкөл Шер араң сүйлөп минткен эле:

«Сыңарым<sup>1</sup>, Тенир берген, жок болсоң сен,  
сеземин жарты адамдай өзүмдү мен!

Көөнүндү оорутам деп ойума албай,  
көөдөкмүн, айтканым көр, кепти уудай...

А бирок, ишен, досум, бир кыпсындей  
арам ой жоктугуна, сен айткандай!

Кытайдын караалы деп санасам шек,  
күрмөлбөйт эле тилим «түгөйүм» деп.

Көңүлдүн азгандыгын ушундан бил,  
көөдөндө кирсиз ойум, так айтпай тил,

шагынды, менсиз дагы сынып турган,  
шарт чаптым албарс менен, сайып шайтан.

Билбесим сен билгенди чындык, досум.  
бейлебей адатымча сүйлөп койдум.

Көрүнгөн бул Бээжинге, бөлүнбөстөн  
кол менен чогуу кирсек, болоор дегем.

Анан да, болоор нерсе бачымыраак  
болсо деп, азган көңүл, каалап турат!

---

<sup>1</sup> Сыңарым – түгөй.

Жазуусун тагдырымдын тездетем деп,  
жандынөң сыйдаттырып сүйлөдүм кеп.

Кең пейип, кабылан шер, Алмамбетим,  
кетирген зор құнөөмдү, кечирерсің?..

Көңүлүң агарғысы келбей турса,  
кириңди, аккан каным, жуусун анда.

Эсепсиз жоонун башын жер жаздантқан,  
Эрениң тапсын жазат, Ач Албарстан!» –

Айкөл Шер асыл башын жерге салып,  
албарсын қынындагы белден алып,

кучактап тизесинен Алмамбетти,  
курч мизин, қүрөө туштап сөзүн бүттү.

Эңкейип, колтугунан Айкөл Шердин,  
этиет өйдө қылган Алмамбеттин,

көзүнөң мөндүр сымал аккан жашы,  
көңүлдө турган кириң жууп жатты.

Эгиз Шер кучактарын жазышпастан,  
эришет коргошундай, сөз айтпастан.

Ошондо басып келип Чубак берен,  
опол тоо эрендерге мындаі деген:

«Баатырлар, Азезилдин азғырығы,  
бараткан жолубузга тоскоол қылды.

Акылга бийлик берип мындан нары,  
азғырган куу шайтанга алдыrbайлы.

Алаке, кеңдигине пейилиндин  
тең келет, пейли жалғыз Айкөл Шердин.

Кең пейип, Кабылан Шер, бизден кеткен,  
күнөөнү так калтыrbай кечтиң го дейм!

Ал анда кетирбестен текке убакыт,  
Алмамбет, жол улайлы сапар артып.

Жұғұнду Картқұрөңгө тыкан таңып,  
жан досун Сыргак небақ койду артып», –

деп Чубак, Алмамбетти бек кучактап,  
дирилдеп жан-дүйнөсү, турду жыттап.

Айкөл Шер, перзентиндей кандан бүткөн,  
Арстан Эр Сыргагын жакын көргөн,

«Түйгүнум, бозум тұлөк<sup>1</sup>, эсен кайт» – деп,  
төбөдә айдарынан жытын искең,

Теңирден эки шерге өмүр тилеп  
түнөргөн Бәэжин жакты турду тиктеп.

Алкымдан «кур» жытташып, дагы қайра  
атказып эрендерди аттарына,

Алмамбет, Сыргак экөө сапар улап,  
артына кайтышты анан Айкөл, Чубак...

---

<sup>1</sup> *Бозум тұлөк* – күштүн жашы.



\* \* \*

...Тал-Чоку... Аттанаарда жоону беттеп  
түмөн кол «айгайлаган» жер дүнгүрөп,

жок дабаа жазмышина тагдыр жазган,  
жоосунан колдун көбү кыргын тапкан.

Өлүшүп, белдүүлөрдөн калбай бири,  
өрттөнүп турган кези Айкөл тирүү.

Мунарык бүлбүлдөгөн АлА-Тоого  
муңайым тиктеп Айкөл батты ойго:



## ЧЕТ-БЭЭЖИНДЕ

Ак мөңгү аскар тоонун торпусунда  
Алмамбет, Сыргак, Чубак туруп жанда:

«Алышаар жоонун жери тигине» – деп,  
айтканын Алмамбеттин турду эстеп.

Кыйышпай бирин-бири туруп көпкө,  
кыйлада бөлүнүшүп түү белесте,

Алмамбет менен Сыргак чыгып жолго  
Айкөл Шер, Чубак экөө кайткан колго.

Арадан өтүп анан алты апта,  
Айкөл Шер чочуп туруп таң алдында,

жаңыртып өрөөн ичин кулак тунган,  
жер силкип дүбүрттөгөн добуш уккан.

Эмелекөргөн түшүн көз алдынан  
элестеп чубатуда кайра баштан...

Алмамбет, Чет-Бээжинде, Сыргак менен,  
аралап өз үйүндөй жүргөн экен.

Кыязы, хан тукумдун дал өзүнөн,  
Алмамбет нээттешин тапкан белем...

Көмүскө қапка эшигин ачтырып кең,  
көйкашқа<sup>1</sup> буудандардын баарысын тең,

Айдатып Картқүрөңгө, күтүп жаткан,  
аскерге жеткиргин деп жолго салган.

Калышып Сыргак экөө жоо жеринде,  
кыргынды салган кези аскерине.

«Аттанаар кезинң келди, Айкөл Шер!» – деп,  
Алмамбет колун булгап белги берет.

Аңғыча добушту угуп дүбүрттөгөн  
Айкөл Шер уйкусунан чочуп кеткен.

Дал келип көргөн түшү, Картқүрөңдүн  
дүбүртүн даана тааныйт Айкөл Шерим.

Ошондо уйкудагы Эр Чубакты  
ойготуп Айкөл минтип добуш салды:

«Жоо беттеп чыккандығың чыгып эстен  
жатасың камырабай, Чубак Берен..

Эч кимди жаныма албай сенден бөлөк,  
эрлерден кабар-атар болобу деп,

атайы өрдөшүндө Жол-Колоттун,  
Алмамбет, Сыргактардын жолун тостум.

Түш көрдүм аян-сырдуу таң алдында,  
тур, Чубак, чыкпай калдым аягына.

---

<sup>1</sup> *Көйкашқа* – нак, чыныгы.

Тұмөн көл келатқандай капитап кирип,  
түшүмдөн чочуттурду чыккан дүбүрт.

Кишенеп, жерди чапчып белги берген,  
колдогон Камбар-Ата – Картқүрөң бейм!

Алмамбет капилеттен қаңгайларга,  
«айгайды, салған белем таап айла?

Түшүмдүн чыкпай қалдым аяғына,  
тигилер кабылбасын бир баләэге.

Кайрылбай артта кошко, ушул жерден  
қаңгайды көздөй кеттиқ, Чубак Берен!» –

Таңдагы таттуу үйкудан талыкшыткан  
талмоорсуп көзүн ачат Чубак кыраан.

Чубакты таң калтырган мына шондо,  
чирикін ай! Калың жылкы күнгөй толо.

Айбанбоз, Қек Тулпарды коштой кармап,  
аттанмак болуп Айкөл күтүп турат.

Теңирдин мунусуна Чубак берен,  
там берип, күлдүк уруп «Тобо» деген!

Айкөлгө шашып жетип, Айбанбозго  
атказмак болуп Чубак көл созғондо

Картқүрөң ойун туйуп, андан озуп  
келиптири Айкөл Шерге жонун тосуп:

«Дүрбөлөң түшүп жаткан каңгайларга  
дүмөктү<sup>1</sup> салғың келсе демек, анда,

Айбанбоз чабалыраак, жолдо калба,  
Айкөл Шер, токум салып мингин мага!» –

Журттан қут кетеринде, арман дүйнө,  
жаңылыш кетет тура үстү-үстүнө!

Айкөл Шер Картқүрөндүн жосунунан,  
айткысы келген ойун жазбай туйган.

А бирок, «алдыраарда – жаздыраар» деп,  
Айкөл Шер жалын сылап сүйлөдү кеп:

«Колдогон Камбар-Ата, жаныбарым!  
Көөнүңдө ойундан кайт, мине албаймын!

Картқүрөң, минип кетсем сени жоого,  
кабарды берерим жок артта колго.

Ал эми кайрылууга убакыт тар,  
Аккула келгичекти Айбанбоз бар.

Андан да башка себеп, жаныбарым,  
алтымыш тилди билген Ажыйбайдын

алдынан өтпөй туруп минип кетсем,  
абыдан шагы сынып калат го дейм!.

Таарынба, минбеди деп, Асыл Буудан!  
Тезирээк артта колго кабар кылсан!» —

---

<sup>1</sup> Дүмөк – дүрбөлөң.

Айкөл Шер ыйык жалдан Карткүрөндү  
акырын сылай тарап айткан сөзү

буудандын жүрөгүнөн түнөк таппай,  
буулугуп кабыл алды, түк жактырбай.

Канатсыз калтырганын қаңгайларды,  
капарга албай Айкөл шашылганы,

көңүлүн Карткүрөндүн сыздаттырып,  
калтырып, жылкыларды кетти качып.

Айкөлдүн кетиргени, ошол тапта  
аңдабай таарынычты калганында.

Жоо беттеп Чубак экөө даван ашып,  
жардамга Алмамбетке кетет шашып.

Каңгайлар ошол кезде Чет-Бээжинде,  
карбалас түшүп турган учур эле.

Анткени, жоокерлердин мине турган,  
аттарын, саяпкерлер таптап баккан,

бекемдеп салдырышкан капка-чептен,  
белгисиз бирөө түндөп айдал кеткен.

Айдаган ким экенин, кайдан келген,  
ачыгын айтып берер жан жок билген.

Аңгырап ээн калып капка-чеби,  
айтылып бүтпөчүдөй болжол кеби.

Ажосу Чет-Бээжиндин Эсенканхан  
арганы издең жалғыз Бурканынан,

алайын аян-белги деген ойдо,  
аттанат жалгыз өзү Кара-Тоого.

Жүгүнүп тооп кылып Таш Бурканга,  
жайланаңп олтурган соң кара ташка,

кош колдун бириктирип алаканын,  
койгон соң маңдайына кош бармагын,

бар дилин Таш-Бурканга бураг түздөп,  
бүт тулку, таштай катып, жооп күтөт.

Ободон жарык түшүп, шоола ичинен  
ошондо добуш чыгат мындай деген:

«Бир кезде бейгам жаткан кырк уруу элди  
бүлүнтүп чапканыңар эсиңдеби?

Жазыксыз селдей аккан кандын эми,  
жазасын тарта турган учур келди!

Кор тутса пенде нени – дал ошонун  
кез келет тарта турган азап шорун.

А демек, калың каңгай кылган зордук  
азапты тарткан элден көрөт кордук!

Ошол эл болорунда түкүм курут,  
ободо Көк Төңирге күлдүк уруп,  
түз буруп нээттерин баары тилеп,  
«Туу болчу жүртка тутка Эрен бер!» – деп

түз бурган нээттери, тилектери  
Төңирге жете турган учур келди.

Бишарат – түбөлүктүү бир ат менен,  
Бичикке<sup>1</sup>, эки Шердин аты түшкөн.

Экөөнү – бир мезгилде, бир ирмемде  
эки эне төрөштү эле эки жерде...

Эсинден чыгарбаган болсоң эгер,  
эзлеген алтын кенди эң кенжеңер,  
кыраан Шер төрөп берчү аял издең,  
«Кытайда кыз-келинден қалбасын» – деп,

капканын каалгасын ачтырып кең,  
кароодон өткөргөнүн билерсің дейм?

Эсиңе салғанымды әмнеликтен,  
әмесе көңүлүң бур, айтып берем:

Ошондо Соорундуктун Алтынайы,  
ободо Айдай толуп турган чагы.

Тартынбай, Улуу ханга келип өзү,  
деги бир эстен кетпес, айткан сөзү!

Далилдеп бекемдигин ошол сөзгө,  
ыргыта хан таажысын аткан эле.

Сүйүнү эли-жерин, атасынан  
сицирген жүрөгүнө бала чактан.

Намысын, муңун, зарын шордуу элдин,  
наристе сезим менен тең бөлгөнүн,

---

<sup>1</sup> Бичик – Аян түшчү китең.

тагдыры танбастыгын кош дүйнөдө,  
там берип, Эсенкан хан, түй эсиңе!

Алтынай төрөп берген кыраан шерди,  
асырай албадыңар, кытай эли!

Ажырап энесинен, қуугунтук жеп,  
адашкан эли-журтурн кеткен издең

Алмамбет таап алып түгөйлөшүн,  
алганы баарыңардан келди өчүн.

Эгерде элин сактап калам десен,  
Эсенкан, эргешипе аны менен!

Баарынан тамчы каның Бурулчанын,  
билгинин Алмамбетти жактыраарын.

Бөрүкөз<sup>1</sup> Алмамбеттен өлгөн кезде,  
Бурулча бар болгону жетиде эле.

Экөөнүн атасы сен, бирок анан,  
ал экөө төрөлүшкөн эки аялдан.

Каны бир, уясы жат агасынан,  
кордукту секелек кыз далай тарткан.

Аталаш Бөрүкөздүн өлгөнүнө,  
арийне, кайгырбасы чындык эле.

А бирок, кандашпыз деп билгендиктен,  
Алмамбет чын дилинен кейип минткен:

---

<sup>1</sup> *Бөрүкөз* – Эсенкандын баласынын кыргызча аты.

«Арман ай, тирүүлүктө табышпай тил,  
аргам жок кылганымды арбагың бил!» —

өкүнүп ой жоруган Алмамбетке,  
өктөм кыз тартынбастан келип тике,

жети жаш секелектин тили менен,  
Улуу күч, Алмамбетке, мындай деген:

«Ушинтип тосконуна агаларың,  
уюттан билбей турам не кыларым..

Кошомат кылды дебе коркконунан,  
көнүлдө калыс кебим айтып турам.

Жазмыштын буйруганы, демек ага  
жарабас капалануу, жаным аба.

Атабыз кара жанын арачалап,  
хандыгын, катын-бала, калкын таштап,

кан ичер Конурбайдын тили менен,  
Кары хан агасына качып кеткен.

Жел өпкө, алаңгазар Бөрүкөзү,  
жазасын Улуу Күчтүн тартты өзү.

Өкүнбө, жаным ага, өлтүрдүм деп,—  
өздөрү өздөрүнө алды тилеп.

Ободон кут төгүлгөн жерге гана,  
орнотот хан ордосун, чындыгында.

Агажан, кур ооз кетпей күттүү жерден,  
арнаган насибимден татсан дегем!» —

Төп келбес акылына жаш курагы,  
талтөөндөй секелектин колундагы,

аяктан өзүң иччү асал шарап,  
Алмамбет ырысқынды ичкен шыпкан!

Эсенкан, окуяны өткөн небак,  
эскерип эстедиңби бирден чубап?

Алмамбет артыңардан Чоң Бәэжинге,  
аз өтпөй сиперден соң барган эле.

Ошондо Алмамбетти көргөн Хэ-Ган,  
опосуз жазмышина арман кылган.

Жылдызы мандаудында жанган шердин,  
журтунун, билген Хэ-Ган, жат экенин!

Көп өтпөй ошондон соң купуя сыр  
көбүнө дайын болуп, башталды чыр.

Бир гана Улуу Хандан бөлөгүнөр,  
бурутка, Кут ооганын билбединер!

Аттиң!» – деп, өлбөй качып кеткенине,  
айгапта<sup>1</sup> болуп баарың жаткан кезде,

«Чымындаидай жанын сактап кала көр!» – деп  
чыркырап Улуу Күчтөн зарлап тилеп,

өмүрүн Алмамбеттин тилеген жан,  
өзүндүн кызың болчу, Эсенкан хан.

---

<sup>1</sup> Айгапта – өкүнүч.

Каны бир боордошбуз деген сезим,  
кол жеткис махабатка жол бергенин

түшүнүп, акыл өкчөп, бергидей баа,  
туйумду буйрубаган тагдыр сага!

Эл-жерин, энең-атаң, жарың-балан,  
эч качан артык койбой өз башындан,

баардыгын, тепсөлөөнү бут астында,  
буйругу тагдырдын деп, берген сага,

көксөгөн зор бийлиktи сендей жанга,  
көнүлдүн оту бийик болсун кайдан!

А демек, Бурулчанын махабатын,  
алиге ошол үчүн андабадын.

Сезимин ээлеп алган шерди күтүп,  
сөз айтып келгендердин баарын түртүп,

кыярып баратса да кыз курагы,  
күйөөгө узатканды каалабашы,

ачууңа тиймек түгүл жагып сага,  
ал буйрук – жардамчысы болдуң кайра.

Аңырап ээн калып ат сарайын,  
андагы буудандардын билбей дайнын,

«Кандайча табышмагың Улуу Күч?» – деп,  
келүүңө, ушул жерге, болду себеп.

Ачкычын андадынбы табышмактын?  
Ал – иши, тамчы каның Бурулчанын.

Жазалайм десен аны – жаңылганың,  
жоондо жол табууга пайдаланғын.

Айкөлү қыргыздардын – жообуз деген,  
ал көрөр азап-бакыт – айкөлдүктөн.

Таш эмес, тосуп алсаң ашың менен,  
тартууга берер кызың турат белен.

Ошол Эр бийлик қылса элиңерге,  
ободон Күт төгүлүп турбайт беле!

А бирок дагы деле өзүңөрдөн,  
арага от жакчулар чыгат четтен.

Түбүнө айкөлдүгү жетип шондо,  
түшүрөт силер казган түпсүз орго...

Ошондо Айкөл түшкөн ордон анан  
ойлобо калабыз деп силер аман!

Көк Тенир дил-назарын бурган жандын,  
кусуру тим койбосун билгин баарың.

Суу нугун буруп кетип ээн калган,  
сайдагы ташка окшоп кагыраган,  
  
күйүттүн көрүнбөгөн жалынына,  
күйөр кез келет бир күн Тан тукумга<sup>1</sup>.

Күйүттөн уруун тарткан чыкса түтүн,  
көмүлмөк караңғыга дүйнө бүтүн!

---

<sup>1</sup> Тан тукум – 618-жылы курулуп, 907-жылы толук кыйраган. Тан империясы жөнүндө айтылууда. Ал мамлекет Айкөл Манастын тушунда ата-бабаларыбыз Чет-Бәэжин деп атаган.

А бирок, ошончолук оор жүктү,  
адамзат көтөргүдөй бердик күчтү.

Кайрыет, келме кезек, Эсенканхан!  
Кез жетти аткарылар ошол аян.

Керт башын, түкүмүң артта калган,  
кенедей пайда болбойт бул уруштан.

А бирок, калың қытай элин үчүн,  
артыңа қайтып бачым кам көргүнүң!

Калкымдын кандай камын көрөмүн деп  
сурооңо көөдөнүндү турган ээлеп,

кеңешим, берер жообум хан Эсенкан,  
касынды, достой тоскун, жоолашпастан!

Кырк қызды, теги таза, бек тукумдан,  
kyraan күш, чыгаан күлүк, алгыр тайган,

түс-туркүн дүнүйө-мүлк жалтыраган  
тартуунду өз қызына баштаттырган,

алдынан утурлатып тосуп алғын!  
Артыңа кармалбастан кайтын бачым.

Кокустан сен барганча, Конурбайдын  
кароолдо аярлары билип баарын,

ортодо от жагылып калса дагы,  
обонун буйругу деп, токtot аны!

Калтырып эл-жеринди Айкөл Шерге,  
кабар кыл өзүң барып Чоң-Бээжинге.

Эгерде ошол бойдон касташпастан,  
эл болуп калсаңар не, аттиң арман!

А бирок, тағдыр нугун буруп кетер,  
Азезил аткарды ишин түпкө жетер.

А демек, селдей ағып адам каны,  
айныгыс, эки элдин қырылаары.

Шондуктан, артың әмес, журтуң үчүн  
тез жетип душманыңа тизе бүккүн!» –

тәбөдөн төмөн түшкөн муздак шоола,  
төөнүттү<sup>1</sup> үңқұр ичин караңғыга.

Баятан таштай каткан абалынан,  
бошонуп бир аздан соң Эсенқан хан,

маанисин талдап ойлоп бишаараттың,  
мингенче шашты, турган нарыда атын.

Айоосуз камчы салып ошол тейде,  
ашыгып Чет-Бәэжинге келгенинде,

төп чыгып шоола берген бишаараты,  
төгүлүп жаткан экен элдин каны..

Анткени, аярлары Конурбайдың,  
аяндан билишиптириштин жайын.

Шашылып, чагылғандай тездик менен,  
шум Калча жоокерлерин баштап келген.

---

<sup>1</sup> Төөнүттү – чүмкөдү.

Аттанган Жол-Колоттон Айкөл, Чубак,  
алар да ошол кезде келип капат.

Ал эми оруктагы Айкөл колу,  
ал кезде жаңы кабар алган болчу.

Карткүрөң, жылоологон Камбар-Ата,  
канчалык Айкөл Шерге таарынса да,

а бирок, таза кандуу дулдуп буудан,  
аскерге оруктагы кабар кылган.

Алдына айдап келген каңгайлардын,  
арабөк таштап койуп жылкыларын,

ошончо эл ичинен жаңылбастан,  
отого хан өргөөнү беттеп барган.

Акылдын ээси, Бакай ханды беттеп,  
азынап, жерди чапчып кабар берет.

Кишенеп, өзү келген жагын карап,  
Карткүрөң тынчы кеткен добуш салат.

Бакай хан добушунан Карткүрөндүн,  
баамдайт Чет-Бээжинде жайдын жөнүн.

Акылга өкчөп жайды таразалап,  
ал анан Кыргыл чалга кенеш салат:

«Карткүрөң мына минтип келген жерде,  
кармалбай мен жөнөчү турат нерсе.

Берендер туш болгону кандай күнгө  
белгилүү типсиз тулпар Карткүрөңгө.

Жакшы жок, жаман айтпай, баамымда,  
жамандык түшкөн өндүү баштарына.

Антпесе, Айбанбозду минген тейде,  
Айкөл Шер жоону беттеп кетпейт эле.

Токтоосуз Аккуланы коштоп, демек,  
артынан Айкөлдөрдүн жөнөөм керек.

Ал эми сенин кылар ишиң мында,  
дүрбөтпөй жоокерлерди, тартип чында.

Берендер, Чет-Бээжиндин каңгайларын,  
багынтып, билдириптири дегин, дайнын.

Кат байлап Карткүрөндүн көкүлүнө,  
кабарды жибериптири Алмамбет де.

Капсалаң түшүшпөстөн курама кол,  
капарсыз беттеп жоону тартышсын жол.

Болбосо, курама кол арасынан,  
былгытчу чыгабы деп чочуп турам.

Ал эми жеңилиптири душман десек,  
аскерге чен-өлчөмсүз кубат берет.

Аларды кызыл кыргын согуш эмес,  
Айкөлдөр тойлоп жатат деген элес,

чөлдөгү азгырмалуу закымга окшоп,  
чабуулга жетелесин бейгам коштоп.

Капарсыз киргенде кол селдей каптап  
калдастап каңгайлардын мизи кайтат.

Калганын буйругуна Жараткандын  
калтырып «тобокел» деп аттанайын», –

ушинтип Бакай абам кетип алга  
урушка көл аттанат бейгам гана.

Айкөлдөр Майдан Тоонун талаасында  
айгышкан чабуул койуп канғайларга

тең эмес болсо дагы сан жагынан,  
тепсетип жөө аскердин көбүн кырган.

Аларга Алоокенин Конурбайы,  
алкынтып Алгарасын табындағы,

«Бурутум ажал издең келиптири» –  
деп Буркандан турған кези жардам тилеп.

Алтымыш аярына, коштоп жүргөн,  
айкырып добуш салат бар үнүнөн:

«Колума Алмамбетти сатқын болгон,  
киминдер тийгизсенер тириү бойдон,

алдыма койбогула кандай талап,  
аткарам бүйдалbastan ошол замат.

Алмамбет куруп кетсин, буруттардын  
алапык тириү бойдон аңкоо ханын!

Батасы карт Кошойдун тийип, – түрган  
баладан баатырдығы аша турған,

белинде бар экенин Кабылан шер,  
баарыңар менден жакшы билесиңер.

Туула турган болсо ошол бала,  
туулуш керек биздин жерде гана!

А демек, бурут ханын, аярларым,  
колдонуп баардык түрүн айла-амалдын,

тируүлөй түшүрсөнөр колго эгер,  
уу жатын, катын даяр, тууп берер!

Өзөгү жаккан оттун залакасын  
өлчөөсүз, буруттарга тарттырамын.

А тиги тириүү колго түшөрүнө,  
абыдан турам бекип, ишенгиле!

Анткени кызырлуу Шер шашса керек,  
Аккула эмес экен, аты бөлөк.

Алыс жол жеп койуптур, арыган ат  
айыгышкан чабышуда, болбойт канат.

Аяндуу аярларым, анда кана,  
Айкөлүн буруттардын камагыла!» –

алдырып сезимине кубангандан,  
атына камчы чапты Конурбай хан.

Камчынын уусу өткөн Алгарасы,  
калчаны Кара-Тоого ала качты.

Ээсине оозун бербей ызалуу ат,  
ээ бербей ээн тоону беттеп барат.

Шум Калча алдырбаса сезимине,  
шордошу Айкөл Шердин мүмкүн эле.

Анткени, алдындағы Айбонбозу,  
ал кезде алдан тайып қалған болчу.

Эәлешип шиши чокусун Майдан Тоонун,  
эрендер төгүшүүдө канын жоонун.

А бирок, аздын иши аз экен да,  
алдары тайып барат, кетип арга.

«Аттигин, аланғазар жаным ай!» деп  
Айкөл Шер өзүн өзү турат тилдеп.

Калганын Карткүрөндүн кыйыгына  
кайран Шер туйган чагы жаңы гана.

«Жөө калган қаңгайларга болбостон тең,  
жазатты табабызыбы ушул жерден?

Кантейин, текебердик қылдыңбы деп,  
Карткүрөң қабар салбай койсо керек!

Болбосо қабар жетсе эмдигиче,  
Бакай хан чыдап кантип жатмак эле!» –

Алдырып сарсанаага, алы кеткен  
Астында Айбанбоздон небак түшкөн.

Айкөл Шер жөө чабышып, нары жакта  
ага окшоп, алы кеткен Сыргактарга,  
  
берсин деп аз да болсо үнүм кубат,  
бел байлап «Берендер!» деп, добуш салат.

«Түгөйүм, мен көргөндү көрдүңбү сен?  
Түмөн кол селдей каптап түштү белден.

Душманга сыр алдырбай тұтсөк чыдап  
дүңгүрөп боордоштор келип калат!» –

Жөн гана дем берүүгө айтылган кеп,  
Жараткан, шул айтканым чын болсо деп,

Кудурет Көк Тенірге угулғандай,  
келиптири Аккуланы коштоп Бакай.

Жел менен тең жарышкан Аккуланын,  
дүбүртүп таанып Айқөл, қарап артын,

көзүнө көрүп турған ишене албай,  
көз жашын төгүп ыйлайт жаш баладай:

«Жараткан Алмамбеттей сени деле,  
жаныма түгөй қылыш берген эле.

Кырааным Алмамбеттен тынбай санаа,  
калтырып кетип сени, тарттым жаза.

Акырет досспуз деген абам Бакай,  
аскердин оруктагы алы канда?

Канчалық таарынбасын, бирок, анан  
Картқүрөң болсо керек қабар салған!

Калышты қурама кол кандақ құндө,  
канғайдын жылқылары болуптур не?» –

учугун суроолордун түгөнбөгөн,  
узартып чубайт беле Айқөл берен.

А бирок Аккуласы чапчып жерди,  
«Абайла!» – деген сымал белги берди.

Арыдан айыгышкан душман колу,  
айланта курчап келип калган болчу.

Көмөктөш болуп жери қаңгайларга,  
куйкалап Күн төбөдөн, кумдуу талаа,

кызыган күчтүү отко казанга окшоп,  
куурдактай кууруп, шамал турат токтоп.

Суулары тууган жердин тиш какшаткан,  
салаалап тоо боорунан төмөн аккан,

тамчысы, миң булактын мөлтүр кашка,  
табылбай көздөн учуп чаңкатууда.

Көөкөрдө, семиз жылкы терисинен  
көркөмдөп Каныкеий тигип берген,

тамчысы тамшандырган мөлтүр сууну,  
тендешсиз Бакай досу сунуп турду.

Айкөлдүн суроосуна берген жообу  
акылман абасынын, ушул болчу!

Суу – өмүр, ажал колу тарбаңдаган,  
сунулуп жакын келип тайды алдан.

Арчанын назик жыты ширидеги<sup>1</sup>,  
Айкөлгө аскар тоодой қубат берди.

Элеси тууган жердин жакын келип,  
ээлеген сарсанаасын койду жеңип.

---

<sup>1</sup> Шири – териiden тигилген көөкөр.

Эскерүү ирмем убак элин-жерин,  
эрк-күчүн кайрап койду Айкөл Шердин.

Ушул күч ошончолук керек кездे  
ууртам суу менен келди Айкөл Шерге.

Айкөл Шер, жолун тосуп Алмамбеттин,  
алbastan таштап кеткен Бозкисесин,

койнуна катып келип Бакай аны,  
куруна Айкөлүнүн бектеп такты.

Айкөлдүн күчү келип калыбына,  
алкынган Аккулага аттанганда,

бекиген кырк чилтендин дубасына,  
Берендин баардык пири келди ага.

Алдында Акжолборсу жоону беттеп,  
артында Ажыдаары жалын бүркөт.

Капталда Кабылан Шер каарын төксө,  
үйлөшөт Урунмарлар уусун көктө.

Төбөдө Акшумкары керип канат,  
төгөрөк ызы-чууга төөнүп барат.

Кызырлуу Шердин Пири, кырк түстөгү,  
кыйратып келаткандай сүр бергени,

жоготуп эс-акылын кангайлардын  
жоо колу чачырады таппай дайнын...

*Сегизинчи китептин  
дастан бөлүгүнүн аягы.*

# **МЕДИТАЦИЯЛАР**

## **БӨЛҮГҮ**



## БИРИНЧИ БӨЛҮМ

---

\* \* \*

15.03.2000. 10.03.А.К. 340 0 12  
51 25 0 25 42 51

*Кыйлага булут тосуп шоолаң түшпөй,  
кыязы, калдыбы деп мени күтпөй,*

*каргим, шаштың кетип карбаластап,  
кар кечип басып койдуң абдан узак...*

*Эсепти так жүргүзгүн десем мурда,  
элебей койор элең көп учурда.*

*Санаамдын тынчыганы азыр эми,  
санайсың каш-кирпигиң ирмелгенди.*

*Коркунуч өмүрүңө туудурбаган,  
кай учур, кандай күндү туура тапсаң,*

*чыга бер эч камтама болбой менден,  
чырагым, тосуп алам баардык жерден.*

*Чыйралып, сол тогогон Улуу Тогоол,  
жыл бойу өткүчөктү ушундай бол.*

*Жаштыктын толук кезин бышып турган,  
жемишке салыштырып карайт адам.*

*Он бештен отуз жашка чейинки убак,  
адамзат бүрдөп, гүлдөп турган курак.*

*Ал эми элүү жашка келген адам,  
акылдын мөмөлөрүн бере турган.*

*А демек, сенин дагы Акчабагым,  
аралаар кезин өндөртүп келди акыл багын.*

*Сезимге жетеленбей – жетекке алып,  
садагам, иш кылаар кез акыл багып.*

*Карабай, пайдасына, зыянына,  
көңүлдө өзүн туура тапсаң гана,*

*ошону жасайм деген сөзсүз түрдө,  
адатты таштаар күнгө келдин эле...*

*Төрүнөн сезимиңдин орун берген,  
адамга – баш тартпайсың жан берүүдөн.*

*Максат бар бута кылган алдыңдагы,  
мындайда унутасың аны дагы.*

*Карегим, ушул бүгүн көңүлүндү,  
каалабай турган элем чөгөрүүнү.*

*Алдыга койгон жалгыз максат үчүн,  
айтышым керек болду, туура түшүн?..*

*Жамгырлуу күздүн күнү, ушул жерде,  
жарыгым, убада сөз бердим эле.*

*Ошондон бери карай бир дагы ирет,  
ооруатаар көңүлүндү айтпадым кеп.*

*Жык толуп каршылашкан туйумдарга,  
жагымсыз күндөр келип турган чакта,*

*көтөргөн жүгүң оор ансыз деле,  
жук кошуу ошончолук зарыл беле?*

*Отту эми, айтканда не!?. Кыйналгандын  
өтөлү – зор кырсыктан сактап калдың.*

*А бирок, бута болуп өз өмүрүң,  
турганын ошол кезде тушунбөдүң!*

*Күч-кубат, ден-соолугуң баштагыдай  
болгондо, коймок элем бул сөздү айтпай.*

*Азыр сен андай ишти жасаш үчүн,  
алың чак экендигин жакшы түшүн.*

*Жаныңды койуп туруп барымтага,  
жасаган ишиң баалап билсе кана!.*

*Сыртынан башын ийкеп, көңүлүндө,  
сага анын ынанбасын билсөң деле,*

*колунан пенде аттуунун келбей турган,  
иш кылдың Улуу Күчтөн типеп жардам...*

*Мизинде турганыңды устаранын,  
мин ирет айтсам дагы ынабадың!*

*Акыркы эскертуүмдү ойуңа албай,  
адатка айландырсан мурдагыдай,  
унутпа ушул сөздү, Акчабагым,  
улантсан, сактай албайм, мерт табасың!...*

*Болгон соң ушунчалык эми аны,  
бүтүрүп аягына чыгаралы.*

*Пенделек аракеттин баардык түрүн,  
бир жума тынбай жасап, бат бүтүрсүн.*

*Келерки бейшембиде же жумада,  
көздөгөн иши чыгат аягына.*

*Чакталуу убактыбыз, ошондуктан,  
чырагым, даярдангын, дастанды айтам...  
0*

*Бул медитациялардын учурунда 7-84-беттер  
жазылган.*

## **ЭКИНЧИ БӨЛҮМ**

---

\* \* \*

17.04.2000. 14.04. А.К. 0 0 0  
12 51 25 0 25 42 51

**Арыба, шам чырагым, жарыктағы,  
абалың баштагыдан кантіп калды?**

**Ақмалап жолуңарды, кош чырагым,  
ағарған шоола ичинен назар салдым...**

**Каптаган көктүн жүзүн сур булутка,  
кабатыр болбогонуң жакты мага.**

**Көнгөн жер, кооптонуп чочулабай,  
көргөндө турганыңды көңүлүң жай,**

**кас тогоол жаңырганы, менин дагы,  
көңүлүм бириńчи ирет тыным алды.**

**Анткени, бул тогоолдо жүк салмагы,  
ардагым, мурдагыдан эки эсे ашты.**

**Салмагын көтөрүүгө кош түйшүктүн,  
садагам, жетсе деймин алы-күчүң.**

**Күн-түнү жыл башынан бері карай,  
учугун сезимиңдин кармай албай,**

*олтурган тейде эсиңди жоготконун,  
ойлонтуп мин санаага салып койдуң...*

*Адамга чогуу бүткөн асыл сапат,—  
азапты тарткан сайын кайраттанат.*

*Карегим, кур эмессин ал сапаттан,  
кошумча – көктүгүң бар баш тартпаган.*

*А демек, кас тогоолду жеңебиз деп,  
Атаңдын ишеничи абыдан бек...*

*Өлчөлүү убактыбыз, Акчабагым,  
өткөрбөй дарыланчу жайга баргын.*

*Ал жайга ушул түнү сөзсүз барып,  
ардагым, кетүүң керек дарыланып.*

*Туйумду кабылдоочу жипчелерди,  
түзүктөп текшерүүчү учур келди.*

*Алмашат түрмөктөрдүн бир нечесин,  
андыктан, күч келтирип иштебегин.*

*Жаңырган жиптер олут алгычакты,  
жайына күч келтирбей койгон жакшы.*

*Шар аккан суу агымын карши беттеп,  
шашылбай эрте заарда басуун керек.*

*Жаңырган Айды көрүп, анан гана,  
жарыгым, мына шондо ишти башта.*

*Ал азыр ыр-дастанды улантамын,  
аны сен бачымыраак жазып алгын.*

\* \* \*

11.05.2000. 8.05.А.К. 0 0 0

*Чырагым, эсенсиңби? Ушул бүгүн,  
кас тогоол үстөмдүгүн кылчу күнүн,*

*көгөрүп, билип туруп адатыңча,  
келишим керек дедиң сөзсүз гана...*

*Тагдыры буйруп аруу Каныйкедин,  
таманы алгач ирет баскан жерин,*

*тигилген ак өргөөнүн ордун таптың.  
Ал эми орду төмөн чеп-капканын.*

*Убакыт өтө кыска, ошондуктан,  
учурга керек гана сөздү айтам.*

*Жай кылган асылдардын кабыр ордун,  
жарыгым, көргөзгөнгө акың жогун,*

*канчалык эскерткеним албай эске,  
кас тогоол күну келдин көргөзмөккө.*

*Тизгиндеш жүрөт десем акка-кара,  
түшүнгүң келбей койду карманча.*

*Кыжаалат акыбалга таштап эми,  
кас тогоол адаштырат эми сени.*

*Кабырды издебегин, тилимди алғын,  
карегим, эрте заар жолго аттангын!*

*А кокус, үстөмдүгүн кылса тогоол,  
ага анча туталанбай сабырлуу бол.*

*Келерки Ай толугу – күнүң сенин,  
кабырды ошол күнү издең келгин.*

*Жайларын Каныкейдин, Бакай хандын,  
жарыгым, ошол күнү табаласың.*

*Анан да нээтинде алгач ирет,  
ал жерге кичинекей Каныш келмек.*

*Бурулса нээт-дилиң, арбактар да  
бурагын дил-назарын эч унутпа.*

*Ысымы ыйгарылган наристени,  
ыраспы күттүргөнүң Каныкейди?*

*А демек, аяр жандын кабырына,  
алгачкы шамды жакмак Каныш гана.*

*Пенделек карым-катыш кылгандарга,  
пейилиң каалагандай бүтүм жаса.*

*Ал эми сезим жиби мени менен,  
Акылдын, Талантымдын биригишкен.*

*Бөлүшкөн түйшүгүңдү балдарыңа,  
баа берип акыл менен калыс кара.*

*Жылынган ыйык жерде шам табына,  
жарыгым, сен аларды алыстатпа?..*

*Азыр да орун берип сезиминден,  
аяндуу жерге келдиң Эрнест менен.*

*Көптөрү көңүлүңө кетирип так,  
көөдөндө отун андан барат муздалап.*

*Кыязы, ошондуктан болсо керек,  
күмөнсүп турганыңды көрөмүн эп.*

*«Сиңирип алсам бүгүн сезимиме,  
суутуп койсо кантем эртең эле?*

*Күч менен сууруп салсам сезим канап,  
карттанган жарат тагы кетпей калат.*

*Чор болуп серпилгич жип бир күн анан,  
чорт сынып калабы деп чочуп турам.*

*Эрнестин өзүнөн да келинчеги,  
энелик сезимимди ээлегени,*

*садагам Нургүлүмө аты окшоп,  
сагынган кусалыгым койду козгол.*

*Сезимден түнөк берсем бул балдарга,  
түйүнүм көбөйбөйбү андан, Ата?..» –*

*Ак суроо, Акчабагым, айтар жообум,  
алардан чочулап терс ойлобогун.*

*А бирок, доо кеткидей сезимиңе,  
анчалық терең жерден орун бербе.*

*Сен чабак болсоң – Эрнест жаян балык,  
сүзө алат каршы агымды тике жарып.*

*А бирок, жетиш үчүн максатына,  
Айкөлдүн арбагынан алсын бата.*

*«Жылаңач Бугуга» эми барганыңда,  
жарыгым, ала барғын Эрнести да.*

*Арбакка нээтин түздөп Айкөл Шердин,  
аруу дил ак батасын алып келсин...*

*Жарыгым, көлөкөсү кас тогоолдун,  
жолунду кайта турган торобосун.*

*Анан да насип буйруп даамдашкан,  
адамдар күтүп калды, шашылбасаң.*

*Убакыт бүткөндүктөн , сөз аягын  
улантам бейшембиде, Акчабагым.*

18.05.2000	15.05.А.К.	175	11	40
12	51	04	25	42
			51	0

*Чырагым, азгырык күч үстөмдүгүн,  
аянбай көргөзчү күн ушул бүгүн.*

*Аруу дил нээти таза жааралган жан,  
ал күчкө азгырылбайт, бирок анан,*

*өткөндө адашкандай кабырлардан,  
өкүнүп калбагандай болуп сактан.*

*Жаңылбай так эсептеп, каршы тогоол  
жантайган кезде мага келгендей бол.*

*Ал азыр убакытың ирмем гана,  
андыктан болбойт сөздү улантканга.*

0	12	51	04
---	----	----	----

18.05.2000	15.05.А.К.	355	23	40
0	12	51	25.	

*Чырагым, канча мезгил унут калган,  
жанында кабырымдын жалынdagан,*

*шамдарга назар салып тынчсызданган,  
Шарыпкул экөөңөрдү карап турам.*

*Койулган таразанын табагына,  
кош күчтүн кими жеңиш аларына,*

*Улуу Күч дил-назарын бурган күнүн,  
неликтен танданганың так түшүндүм...*

*Жарыгым, баардык дитиң адатынча,  
жалындан күйүп жаткан ыйык шамда.*

*Жарыгы чагылдырып ич туйгусун,  
жалындайт жаккан шамы Шарыпкулдун.*

*Өзүндөй талап койуп башкаларга,  
өксүгү көкүрөгүн тебет сыртка...*

*Жанында жаш уландын жаккан шамы,  
жалбырттайт шайкеш келип жаш курагы.*

*Ал көктөм – бүчүр ачкан жаңы гана,  
алаары кең жарыктан – алды жакта...*

*Жаңыдан күйүп адеп тутанганды,  
жалыны басаңдаган эки шамга,*

*«Тутанган дилдеринде көңүл отун,  
тим койбой туура болоор козгогонум»,-*

*деп ойлоп, Эрнест менен Нургүл жаккан,  
шамдарын койдуң козгоп шашылбастан.*

*Жалыны бир калыпта соймоңдогон,  
жалбырттап күйүп чыкты козгогон соң.*

*Басаңдап көңүлүндө тынчсыздануун,  
байкадың баарысынын күйгөн шамын.*

*Табынып ыйык отко, ысык илеп,  
өтүсүн дилдерине турдуң тилеп.*

*Жарыгым, тилегинди коштоп сенин,  
жылуулук ар бирөөндө калса деймин.*

*Үрөнү аруулуктун чанда гана  
ушуккө алдырбастан калат таза...*

*Ак батам: Эрнест, Нургүл, Курманбекке,  
аруулук өнүм алсын дилдеринде.*

*Көздөсө эмнени Эрнест нээт буруп,  
көгөрсүн айтканына бекем туруп.*

*Азыркы от илебин калса сактап,  
аруу дип максатынан баар табат.*

*Нээтинде ак тилегин бөлүшүп тең,  
Нургүлү тең карысын жары менен.*

*Жайымды жан кишиге көргөзбө деп,  
жарыгым, өтүнгөмүн бир нече ирет.*

*А бирок, менин эмес Шарыпкулдин,  
айтканын көңүлүндө макул туттуң.*

*Кыязы, баамымда шундай кылуу,  
көрүнөт дооруңарга ылайыктуу.*

*Кыжаалат сезимиди кыйнап турган,  
карегим, четке кактым азыр араң.*

*Чынында талабынан учур шарттын,  
чыгалбай турганынды баамдадым.*

*Дастаным урпагыма жетиш үчүн,  
далалат кылып жатат деп түшүндүм.*

*Жарыктан кабар берген, кош карегим,  
жашигын учуру азыр жан-дүйнөмдүн...*

*Бээжинди чабабыз деп толук жазда,  
бет болуп аттанганы турган чакта,*

*Айкөлү тилин албай, ичтен тынып,  
аяндуу Каныш энең төлгө кылып,*

*ак мөңгү карлуу тоонун өрөөнүнөн,  
атайын тал тамырын алып келген.*

*Аманат кылып берип Айкөлүнө,  
агызып туздуу жашын минткен эле:*

*«Айкөлүм, көнбөстүгүң билип туруп,  
айныткым келди, бирок, далбас уруп.*

*Арман ай, болоор нерсе болот дечи,  
а бирок, бар эле анын эрте-кечи.*

*Алдырып азгырыкка, Айкөл Шерим,  
алаамат келер күнүн эртелеттиң...*

*Айкөлүм, чейрек кылым жашап бирге,  
ачууңа тийген күнүм болбоду эле.*

*Ал азыр айтчу кебим сөзсүз сенин,  
ачуунду, билип турам, келтирерин.*

**Теңирди күбө қылып берген анттан,  
сен үчүн эч нерсе жок андан ашкан.**

**Ачууңа тийсе дагы айткандарым,  
Айкөлүм, ант бергин деп суранамын?**

**«Асманда Көк Теңири, астында Жер,  
айтканың аткарам» – деп антынды бер!**

**Жоортулуң ойдогудай бүтсө, анда,  
жолтоосу тийбейт анттын бир қыпынча.**

**Алаамат түшсө, кокус, алтын башка,  
Айкөлүм, турууң керек берген антка...**

**Таманы Ууз атаңдын тийген жердин,  
таберик тал тамырын алыш келдим.**

**Белинде кырк дубалуу Боз-Кисенин,  
бир учу тоо бооруна бекигенин,**

**секелек курагымда аян менен,  
сени али көрө электе билген элем.**

**Тоодон сен кайчы етпөйсүң, билем аны,  
таберик қылып берген ушул талды,**

**тиккиниң чокусуна ошол тоонун,  
ал жерди Тал-Чоку деп атап койгун.**

**Тамчы суу чыгып, тамыр өнүм алса,  
төккөн кан тегин кетпес караманча...**

**Айкөлүм, кандай күнгө туш болбогун,  
артында тукум улар элди ойлогун?**

*Тартпасын урпактарың кандай азап,  
тоо койну тукумунду калат сактап.*

*Жай кылып калса денең кайсып жерде,  
журт Куту ооп кетет ошол жерге.*

*Андыктан мына азыр берген антың,  
Алмамбет өтүнгөндө эсиңе алғын!..*

*Ал азыр мага берчү анттын шарты,  
Айкөлүм, аткарам де аманатты!*

*Тал тигип тоо башына, урагыс бек  
таштан чеп курамын деп ант берип кет!*

*Аралжы болсун үчүн ажалыңа,  
антташып Пирим менен кылдым бата...»—*

*ушинтип жашын төккөн Канышына,  
убада – шертин берген Айкөлү да.*

*Тал-Чоку дастанымдын өзөгү деп,  
таберик тутуп келем сезимде бек...*

*Тамырын жалгыз талдын Каныш энен,  
төлгө деп атаарында, Пири менен*

*максатын ачык айтып шерттешкенин,  
мен сага тегин жерден экспедим.*

*Садагам, силер дагы төлгө кылып,  
kyрк бир тал кырчынын тандап кыйып,*

*тамырын жайсын десен ушул жерге,  
тилекти айтып тигиш керек эле.*

*Эмнеге төлгө қылып жатабыз деп,  
эч кимиңер ачык айтпай тиктиңер тек...*

*Көздөгөн максатыңды билдим ачык,  
муну мен ошондуктан турам айтып.*

*Акыркы шаршембиси ушул айдын,  
айланып келериңди унутпагын.*

*Короондун башындагы эки түп тал,  
кастарлап, этиеттеп каздырып ал.*

*Типекти ачык айтып тиксөң гана,  
тептегиз өнүм алат сөзсүз анда...*

*Жарыгым, бөлөк доор болгон менен,  
жашоодо айлампа бар тегеренген.*

*Каалайбы, каалабайбы адамзаты,  
кайтоолдойт шол айлампа өткөн чакты.*

*Болгону – жөнөкөйдөн татаалданса,  
же татаал эң жөнөкөй болуп калса,*

*жаңыдай кабыл алуу пендө аттууга,  
жанына сиңип кеткен адат гана.*

*Сөздөрүм түшүнүктүү болсун үчүн,  
салыштыр байчечектин эки түрүн.*

*Теги бир эки гүлдү тааныбастан,  
тектери башка дешет көпчүлүк жан.*

*Жөнөкөй байчечекей түптөн бері,  
жаралган өң-түспөлүн сактап келди.*

*Андыктан, жаңылбастан бала дагы,  
аруу дил «байчечек» деп тааныйт аны.*

*Чандашкан башка гүлгө – көркүү, түстүү,  
чанагы жакшынакай могу гүлдү,*

*жөнөкөй байчечектин тукуму деп,  
жөн салды адамдардын көбү билбейт.*

*Жөнөкөй байчечекей татаалданып,  
жаңы бир гүлдүн атын калды алыш.*

*Барк-баасын кемиткен жок, бирок дагы,  
байкалбайт бир өзгөчө ашык жагы...*

*Жөнөкөй татаалданса не болоорун,  
жарыгым, жөн гана эске түйүп койгун.*

*Чандашып башка гүлгө – өркүндөгөн,  
чырагым, кеп козгодум гүл тегинен,*

*ал азыр түз тийиштүү адамдарга,  
айтылган салыштырма кебим тыңда.*

*Адамдын аң-сезими өсөт, ал чын.  
А бирок, ыйык туттай ата салтын,*

*барк-баасы баштакыдай болбой ага,  
байкадым бөксө тартып калаарына.*

*Бекемдеп бул ойумду далилдеген,  
бир мисал эң жөнөкөй айтып берем.*

*Алоолоп коломтодо күйгөн оттун,  
азыркы дооруңарда баркы жогун,*

*жарыктын молдугунан уламбы деп,  
жан-дүйнөм жабыр тартып бүлүктөнөт.*

*Коломто – өчпөй оту алоолонсо,  
карегим, ыйык делчү биздин доордо.*

*Айсыз түн койунунда жылтылдаган,  
аыйлдын отун көрүп кубаттанган.*

*Үзүлбөй тукум улаар урпак бар деп,  
үмүттүү келечекке карар элек.*

*Үй куту коломто деп эзелтеден,  
улуу отту ыйык туткан Умай энен.*

*От алуу машакаттуу болгондуктан,  
ошончо ыйык, бийик деп саналган.*

*Отту ыйык тутуу канга сиңгендиктен,  
от менен журттун саны эсептелген.*

*Урпагын Ууз хандын билгىң келсе,  
улутун сурабастан ушул күндө,*

*журт санын такташаарын эмне менен,  
жалпы элден, мүмкүн болсо, сурап билсең?*

*«Түтүн» деп тактаган журт элдин санын,  
тукуму деп билгиниң Ууз хандын...*

*Кол жеткис деп туйунган нерсесине,  
кокустан буйруп тагдыр – пенде жетсе,*

*кесири пенделиктин бийлик алат,  
кечээки умтулганы унут калат.*

**Жеткен соң ыйык отко пенде колу,  
жоготуп ыйыктыгын – ойун болду!..**

**Алдагы баштыгында таштар менен,  
азыр сен от тутантып чагып көрсөң?**

**Карачы, түйшүк тартып жатып араң,  
ушинтип Улуу ыйык от тутангандан.**

**Аны анан сакташ үчүн өчурбөстөн,  
апалар оттун чогун күлгө көмгөн.**

**Кам көрүп жолоочуга – көчсө журттан,  
көмүлүп коломтодо чогу калган.**

**Бүдүр даам искебеген менен, бирок,  
бечара жолоочуну жылытчу от.**

**Ушинтип биз табынган ыйык оттун,  
Урпакка билем азыр баркы жогун.**

**Жетүүгө жецил болуп калган кезде,  
жоготот ыйыктыгын баардык нерсе.**

**Ошентип, маегимдин өзөгүнөн,  
ойумду түшүндүңбү айтсам деген?..**

**Жарыгым, асылдардын кабырларын,  
жар кылып көпчүлүккө айтып салдың.**

**Жоготуп бийиктигин койбосо деп,  
жүрөмүн жан-дүйнөмдөн убайым жеп.**

**Алиги байчечектей мен көргөзгөн,—  
азыркы шарт, дооруңар өзгөрүлгөн.**

**Ой-кырын билбестиктен учур-шарттын,  
опоосуз иш кылам деп чочулаймын.**

**Андыктан, шарт түшүнгөн балдарыңдын,  
айтканын макул көрүп, тилин алғын...**

**«Бул күндү тандабадым жөн жеринен,  
түз айткан жообунузду уккум келген.**

**Чочубай сезимимди мокотом деп,  
түз айткан сөзүнүздү уккум келет?» –**

**Карегим, калыс кепти акырында,  
койупсуң таразанын табагына.**

**Чындыкты түз айтууну мен да эңсеп,  
чырагым, ушул күндү күткөм дегдеп.**

**Бекиғен Үч Тогоолдун нуру менен,  
бекерге Шарыпкулду кейитпесең?**

**Көрбөдүм кемчилдиги жок адамды,  
кетирсе пенделиктен, кечир аны...**

**Жарыгым, таштандыны көөмп салган,  
жарабайт керексизди кайра казган.**

**Көчкү алган жерден сөзсүз кыян түшөт,  
көргөн жан андай жерден кыйгач өтөт.**

**Сезимдин көчкү алган жерин, демек,  
сен дагы тынчын албай, айланып өт!**

**Шек кылбай бир-бириңе жөнсүз жерден,  
Шарыпкул, тип табышкын балдар менен!**

**Көөнөргөн көңүлүнө Акчабактын,  
кирүсүн каалабаймын башкалардын!..**

**Көмүлгөн атаңардын ыр-дастанын,  
кыймылга келтирдиңер, кош чырагым.**

**Ортозаар калбай дастан арыш алсын,  
ортону бекемдейли, чырактарым.**

**Ак-кара таразанын табагында,  
актығы дилибиздин жеңсін анда!**

**Жанымдан жайын алган Элтабардын,  
жөн-жайын билгің келип сурагансың.**

**Тұп-теги Барскандық чигилдерден,  
таарынып қырктай тұтұн эли менен,**

**баасыздар – тагалары болгондуктан,  
бел тутуп ошолорду көчүп барған.**

**Эр жүрөк, тик сүйлөгөн ханга, бекке,  
Элтабар – эр көкүрөк баатыр эле.**

**Тайманбас баатырдығы менен гана,  
тең ата жүрөр эле бек, хандарга.**

**Жортуулга бир аттанып Айкөл менен,  
жазатын жоодон таппай аман келген.**

**Картайып калған кезде тууган жерге,  
кайрылып эли менен келген эле.**

**Жаранын оозу ачылып, бирок кайра,  
жанына үй-бүлөсүн алып гана,**

*кыямат доспуз дешкен Кара-Ой беги,  
карапалап көчүп келет Баргы бекти.*

*Өмүрдүн кеч күүгүмү келген кезде,  
өтөшу көр тирлигин чоочун элде,*

*сыздатып жан-дүйнөсүн өткөндү эстеп,  
сынган шак көңүл-көйүн зилдеттире...*

*Кеч күздүн эрте таңы кемпирине,  
кейиштүү сырын ачып минткен эле:*

*«Байбиче, таарынууга тагдырыма,  
билимин акым жогун, ошентсе да,*

*тирликте Көк Төңирге түздөп нээтиим,  
тик карап адамдарга – так өтөдүм.*

*Кай күнөөм үчүн, бирок, четтеп элден,  
картайган кезде минтип күн кечирим?*

*Бизге го эч нерсе эмес, артта калган  
балдарга кыйын болоор, аттың арман!..*

*Аттанаар түбөлүккө келгенби күн,  
атаарда таң алдында аян көрдүм.*

*Айкөл Шер, Кыргыл кары, Бакай абам,  
ашканын тиги белди көрүп турам.*

*Жүрөгүм жарылчуудай түрсүл кагып,  
жүгүрөм: «Айкөл Шерлөп» – добуш салып.*

*Азалуу жабуу жапкан Карт Сарымды,  
атына коштоп келет Кыргыл кары.*

**Секирип аттан түшүп Серек-Шерим,  
Сарыма мингизгенде ээрчип кеттим.**

**Кайрылып арт жагына Айкөл Берен,  
колунда – хан бийлигин далилдеген,**

**шакегин – араб ташы чөгөрүлгөн,  
«Уулуңа таштап кел» – деп берет экен.**

**Буруулуп арт жагыма, мұңқурөгөн  
Багышка берип анан чаап кетем.**

**Айкөлдөр кетишиптири алыс узап,  
алдымдан Жайсаң ырчы күтүп алат.**

**«Эреним Элтабарым, даам тат» – деп,  
ээрчитип ак өргөөгө алып кирет.**

**Төбөсү көк тиреген тоо башында,  
төгөрөк кичинекей көл жанында,**

**тигилген ак өргөөгө жетип анан,  
тигилип теребелге назар салам.**

**Жайсандын өргөөсүнөн караган жан,  
жалпы элди көргөнүнө таңым артам.**

**Кеседен жуткан кымыз канга тарап,  
көшүлүп жан-дүнүйөм жыргап барат...**

**Багышка Карт Сарыны токуттурсаң,  
барайын Кош-Булакка Жайсаң жаткан.**

**Дуба айтып берениме ээндикте,  
бугумду чыгарайын каткан ичте...**

**Байбиче, жазуу буйруп жазат тапсам,  
жанынан Жайсаңымдын жайымды алам.**

**Бул менин жалгандагы эң акыркы,  
байбиче, өтүнүчүм, аткарт аны!» –**

**ушинтип жай курсунүп, шашпай туруп,  
унчукпай кеткен эле сыртка чыгып.**

**Багышы токуп келген Карт Сарыга,  
«Биссымылда» деп бут койуп аттанат да,**

**атынын башын кайра бура тартып,  
акырын үн чыгарат буларды айтып:**

**«Карапдым, журт багуучу курактасың,  
көрө бил тууган-туткан элдин камын.**

**Кем тутуп кеп айтпасын кимдер сага,  
кемитпе өз наркыңды андай чакта.**

**Өзүнүн бийиктигин сезсе гана,  
өзгөгө кам көрө алат адам анда.**

**«Жер оогон тексизмин» – деп кемсинбестен,  
жарыгым, элинди тап ушул жерден.**

**Атальк акыл сөзүм, аманатым,  
аткаргын, Сары Багышым, шул айтканым!.**

**Кай жакка баарымды билет апаң,  
камтама болбогула, шашпай кайтам», –**

**телмирген Сары Багыштын күтпөй жообун,  
теминип Карт-Сарысын улайт жолун.**

*Элтабар аттанганда ачык асман,  
э кыйла убактан соң булут баскан.*

*Дабандын көк долусу кармап анан,  
дуулдап бороон улуп, суу кар жааган...*

*Тизген таш, уйгөн топо, кабырым да,  
тең болуп тиги дөңгө турчу анда.*

*Жазатым тапкандан соң жыл маалында,  
Жайдарым<sup>1</sup> атайылап келип мында,*

*шартына шол учурдун ылайыктап,  
шашылбай тизген эле таш кынаптап...*

*Чырагым, карт Элтабар келген кезде,  
чөп басып, дөбөгө окшоп калган эле.*

*Эңилчек баскан ташка тушундагы,  
Элтабар башын сүйөп ыйлап жатты.*

*Кар уруп, бороон улуйт басылбастан,  
карт баатыр кайыкканын аңдабастан,*

*көңүлдүн аккан черин көздөн аккан,  
куйуттүү жашы менен жууп жаткан...*

*Кеч кирип калган кезде бугу чыгып,  
кетти эле төмөн карай утур тынып.*

*Тетиги ташка жетип тынган бойдон,  
турууга алы такыр келбей койгон.*

---

<sup>1</sup> Жайдар – Жайсаң Атанын жалгыз уулу.

*Карт Сары канча алакет түшкөн менен,  
карт баатыр козголбоду ошол тейден.*

*Кишенеп, айланчыктап Элтабарга,  
кеңиштүү жер чапчылап турду кыйла.*

*Акырын турбастыгын туйду белем,  
азалуу добуш салып эл беттеген...*

*Ал анан табияттын чыгып бугу,  
айлана Ай нуруна төөнүп турду.*

*Калың эл издең келип Элтабарды,  
кайыккан дене-досун таап алды.*

*Аткарып аманатын акыркы айткан,  
жазатын тапкан жерге жайын казган...*

*Бир таман басып турган жердин алдын,  
билип ал – сан миң дene жай кыларын.*

*А демек, ушул эле кокту ичинде,  
жатышат бизден башка сансыз дene.*

*Бул жерде баланчанын кабыры деп,  
белгилүү болгон жайлар өтө сейрек.*

*Кадимки тоо бетинде дөңсөөгө окшоп,  
кабырлар турганына кылабыз тооп...*

*Туш келип айткан түшү Элтабардын,  
тукуму ушуп доорго чейин анын,*

*улантып хан тукумун келатканын,  
урпагым түз түшүнүп, билип алсын...*

*Карегим, айтар сөзүм жыйынтыктап,  
көңүлгө бекем түйүп, уккун тактап:*

*акыркы шаршембиде бир тилекте,  
атайлап казып келип тал тиккиле!*

*Мээлеген бутабызга жетиш үчүн,  
«Мен» «Сенди» токтотууга кылгын бутүм!*

*Келерки Ай толугу сенин күнүң,  
көп ишти ошол күнү бүтүргүнүң!*

*Дастанга нээти түздөр чогуу барып,  
дилдеги кириңерди койгула алып!*

*Балдарым, баарың барып Айры-Талга,  
бир дилден, бир тилектен шам жаккыла!*

*Койулган таразанын табагына,  
күчтөрдүн актык жагы жеңет анда...*

*Каршилаш тогоол келчу мезгил жакын,  
карегим, дастанымды улантамын.*

12 51 42

\* \* \*

15.06.2000. 14.А.К. 20 1 20 0  
4 17 08.

*Чырагым, арыбагын, өткөн айда  
адашып кабырлардан калганыңа,*

*аябай өкүнгөнүң тарабастан,  
азыр да түрүң бардай чочулаган.*

*Карегим, ошондуктан болсо керек,  
«Капка орду биз издеген ушулбу» – деп*

*күмөндүү ойуң жеңип азыр деле,  
көп анча ынабастан турасың, ээ?..*

*Көк кашка мөлтүр сууну бойлой өскөн,  
көркөмдүү тал-теректи көрөм деген,*

*ойуңа жердин түсү келишпей төп,  
ойлодун дагы деле жаңылдым деп.*

*Бул жерде андан бери кимдер гана,  
бийлигин жүргүзбөгөн ар заманда.*

*Адамдар өз курганын бүлүндүрсө,  
алардан табият кем калмак беле!*

*Бул жердин түспөлүнө өзгөрүлгөн,  
баа бербе учурдагы өлчөм менен.*

*Чырагым, сипер азыр басып турган,  
чын эле капка орду – урап калган.*

*Кечирген өмүрүнүн көбүн мында,  
келинин Каныш менен Батмазуура...*

*Карегим, кичинекей Каныкейге,  
капканын урандысы жаткан жерге,*

*жактырып түнкү шамды койуп анан,  
жаныма келсең болмок шашылбастан.*

*Анткени, күйгөн шамдын жарыгында,  
ар-кимдин ой-туйгусун билем даана...*

**«Аласы алгачкы ирет астанасын,  
аттаган өргөө ордуна жагып шамын,**

**Таланттын кичинекей Каныкейи,  
тазартты дилиңерде кириңерди.**

**Жалганда өтөй турган вазийпанын,  
жасады эң алгачкы бир кадамын.**

**Милдеттен кутулганын туйунгандай,  
наристем көөнү ачылды чырылдабай...**

**Адамдык көз карашың ар-бириңдин,  
ар башка экендигин танат кимиң?**

**А бирок бир дастанга такалганда,  
ал бирдей экендигин көрдүм даана.**

**«Кездешчү өктөө-өксүк пенделикте,  
кесирин тийгизбесин улуу ишке.**

**Кеткенин териштирсек кимден күнөө,  
келбейбиз пенделикten бир пикирге.**

**Андыктан пенделикти таштап артка,  
ант берип, дил койолук бир дастанга»,-**

**дилинен Акыл менен Талантымдын,  
дирилдеп шул сезимди көрүп тындым...**

**Жанынан орун алган Шарыпкулдун,  
жиғиттин дил-нээтине назар бурдум.**

**Турмушта көлөкөгө түз түшпөгөн,  
түз кошуп кыйышык жерин айта билген,**

*курч сөздүү, нээт-дили кирден таза,  
Осмонду калыс тутууң жакты мага.*

*Сөздөрү жан-дүйнөсүн жарып чыккан,  
сөөгүмдү тазалатты топурактан...*

*Садагам, ыр-дастанды ыйык туткан,  
салаасы колдун жеткис аз гана жан.*

*Алардын ачпайм десең ортолорун,  
айтууга бир чындыкты макул болгун.*

*Туптунук аруу, ыйык сезим гана,  
тийгизген бул дастанды колуңарга!*

*Сактабай ал сезимди ошол тейден,  
салмагын жеңилдеттиң экөөңөр тен!*

*Ал азыр шам алдында айттар кебинц,  
айбыкпай баарысына мындай дегин:*

*«Сезимдин жараңкасын терендептей,  
сактоого тийишсинер баарың бирдей!..»*

*«Акылдан убай-урмат көрбөдүм» – деп,  
айтканы Шарыпкулдин өктөлүү кеп,*

*учурда өлчөм менен караганда,  
ушундай сүйлөгөнү, балким, туура...*

*Артында «АКЫЛМАН» деп аты калган,  
адамдар азап гана тарткан андан.*

*Тизгиндеш жүрбөгөн соң Бакай менен,  
тим гана суктанды да билбестиктен.*

**«Элбузар, какбаш!» – деген ачуу кепти,  
эссиздин канчасынан эшитпеди.**

**Абасы, акылдаши, досу делген,  
Айкөлдөн шагы сынган анын нечен.**

**Алардын баары өтүп доору менен,  
артында акыл калды алтынга тен!**

**Тайынып апасынын арбагына,  
Таланттын Каныкейи шамын жакса,**

**ысымы ыйгарылган наристеге,  
ыраазы-пейил болуп аяр-эне,**

**аруу дил ак батасын бергенине,  
арбактар карап турган баары күбө:**

**«Бөлөнүп мээримине ата-эненин,  
бакыты толо болсун наристемдин.**

**Так өтөп жалгандагы вазийпасын,  
тарыхта Каныкейдин аты калсын.**

**Энендин чыкпай калган өтөлүнө,  
есен бол, ишенемин, жетериңе.**

**Батамды бар дилимден берип турган,  
балама туш кыла көр, о Жараткан!» –**

**Жакшына тилек айтып бар дилинен,  
жардамын аябайм деп дилгирленген,**

**купуну куттуу жердин Айкөл баскан,  
карегим, Осмонуңа берер батам:**

*акылдын бөксөсү эми жайма болуп,  
алдыңа атанга жүк максат койуп,*

*күч-кубат, акыл толгон курагында,  
карегим, иш баштапсың койуп сынга.*

*Эзелтен эл шайыры келет эрке,  
эл эңсейт эптүү сөздү – айткан бетке.*

*Карабай хан, бегине – эп келтире,  
кашкайта тик айтылган туздуу кепке,*

*баш ийип дөөлөттүүлөр тиши катпаган,  
баалашчу эл шайырын сөз таптаган.*

*Бул адат каныбызга бекем сиңген,  
бипбеймин, урпактарда калды бекен?*

*Жөрөлгөң сен баштаган – дилим беле?  
Жарыгым, жарык чачты жан-дүйнөмө!*

*Баштаган ак ишиңе берген батам,  
баарлуу түшүүм жыйна кылганындан.*

15.06.2000. 14.А.К. 60 27 42 0  
4 17 08 17 8 34

*Чырагым, түркүн үндө добуш салган,  
түнөргөн караандардан чочубастан,*

*көгөрүп адатыңча, издегениң  
кабыры Бакай менен Каныкейдин.*

*Кабатыр ага анча боло бербе,  
карегим, алар мына, ушул жерде...*

*А көрө, арбактардын не дегенин,  
аярлап бир аз убак тыңдап көргүн.*

*Арапаш дос, душмандар, ар-кыл упут,  
артында эскерер жок калган унут,*

*арбактар түбөлүктөн таппаган жай,  
азаптуу күн кечирет мына шундай.*

*Урпактар унутушпай бабаларын,  
урматтап эскеришсе, анда алардын,*

*арбагы түбөлүктуу кең Ааламдан,  
жай алыш, урпактарга көрүшөт кам.*

*Урпактар унутушса өткөн чагын,  
учугун улутунун кыскартарын,*

*ойго албай тириүлүктө дардалактап,  
ободо алчу орундан куру калат.*

*Кечөөкү чындыктары жомок делет,  
келүүчү ырыссысын бөлөк көрөт.*

*Ошентип, майдапанып бара-бара,  
ободо жайсыз калат бабалар да.*

*Ошондо улут аты жер бетинде,  
өчөрүн тыйпыл болуп – эстегиле!*

**КЫЯМАТ-КАЙЫМ КҮНДҮ ЭМИНЕ ДЕП,  
Кыязы, ТИРҮҮ ПЕНДЕ БИЛБЕЙ КЕЛЕТ.**

**УЛУТТУН АТЫ ӨЧСӨ, ДЕМЕК, АНДА,  
УККУЛА, ТУШ БОЛОРУН КЫЯМАТКА!**

*Жер дагы, жер бетинде адамдар да,  
жашоосун улантышат, бирок гана,*

*эл үчүн улутунан ажыраган,  
эстешсин, келерлигин акыр заман!*

*Тириүлөр тегин калса ажыратпай,  
арбактар Аалам кезет жай табышпай.*

*Аалам кең, кендиғине жараша анан,  
арбактарabyдан көп жай таппаган.*

*Урпактар улут атын сактап таза,  
урп-адат, салт-санаасын бек кармаса,*

*ободо орду бекип бабалардын,  
ошондо урпагынын көрөт камын...*

*Чырагым, былтыр жазда келгенинде,  
чынында, жендиригенсиң пенделикке.*

*Козголуп эт жүрөгүң калгандыктан,  
коркунуч сезиминди ээлеп алган.*

*Бул сапар арбактардан былтыркыдай  
коркостон, арапаштың эч тартынбай.*

*Чыгуу үчүн кылган иштин өтөлүнө,  
чырагым, салыныптыр сезим жөнгө.*

*Түшүнүп менсиз өзүң сөздөрүнө,  
түз эле түшүрдүң го дептериңе!*

*Карегим, мунуң менен, билгиң келсе,  
кемиттиң түйшүгүмдү көп эсеге.*

**Көздөгөн максатыңа жетем десең,  
кармагын дал ушинтип эркти бекем...**

**«Жүк арттым далки баскан» – дегенимдин,  
жүйөлүү сөз экенин эми билдиң.**

**Баарына кайыл болуп, каректерим,  
бастыңар тоосун, ташын канча жердин.**

**Бир айда эки жолу дабан ашып,  
бул жерге келгениңер түйшүк тартып,**

**не деген мээнет талап кылынганы,  
нээттери кимдин кандай бурулганы,**

**көтөрүү оор салмактуу ушул жүктү,  
каргим, баары маалым, көрөм эптүү...**

**Ардагым, эң эле оор баарысынан,  
азыркы сөзүң болду айтып турган!..**

**Кашайсын нур чагылбай карегине,  
кантип даап шек келтирди ал тегиме!**

**Көрө албас, ич тардыгы жетип чекке,  
көр пенде асылыптыр эми текке...**

**«Тизгиндеш акка-кара бирге жүрөт», –  
деп сага айтып журөм көп эле ирет.**

**Арсыздын арсыздыгы мына мында,  
тик карап сүйлөй албайт Шарыпкулга.**

**А бирок, тарп аңдыган чөө сымалдуу,  
ал Сүйүн экөөңөрдү бутага алды.**

*Алсыз деп аялзаты – ошол жерден,  
ачуу тип айтып наадан жеңем деген.*

*Кебездей жумшак туруп катуулугун,  
көр пенде – көрлүгүнөн кайдан туйсун.*

*Тегимди тескегиси келген экен,  
Теңирди күбө тутуп айтып берем.*

*Кыркууздун бир уруусу болгон – үйшөң,  
казыр да аты өчкөн жок жер үстүнөн.*

*Кулуну шол уруунун Отегенден,  
эки уул – Үмөт менен Дос төрөлгөн.*

*Наристе кезинде эле Дос дегени,  
нарванга<sup>1</sup> чымчык болуп учуп кетти.*

*Карада хандын кызын алган Үмөт,  
картайтып калган кезде мени көрөт.*

*Туландуу гүлгө оронгон түптүз жерди,  
тушумда бабаларым «жайсан» дечү.*

*Сөз кунун баалай билген атам Үмөт,  
сезимге тартууласын шаттыкты деп,*

*ак жаркын тилек тилеп аруу дилден,  
арнаптыр ысымымды ЖАЙСАН деген.*

*Өз тилин талдап, тааный албаган жан,  
өзөктөн чыккан жат ал – өрт тутанткан.*

*Өзөктөн чыккан жандан дал ушундай,  
өткөмүн вазийпамды так аткарбай.*

---

<sup>1</sup> Нарванга – Периштерелер жай алган Аалам катмары.

*Азыр да алга сунуп тинтүүрлөрүн<sup>1</sup>,  
арасын иритүүдө тириүүлөрдүн.*

*Ал демек, шол тинтүүрдөн өнгөн бала,  
андайлар көп кездешет араңарда.*

*Эркиндик мокоттурбай андайларга,  
эргигин, күч топтогун, курчуп кайра.*

*Акыры учур-мезгили жеткен кезде,  
азабын тартат алар тээ теренде.*

*Өздөрү не болуптур, өзөгү анын,  
өзөктүү ачуу шорго малынарын,*

*Аңдашпай жүрө турсун дардалактап,  
айтарым, кетпейт бирок жазууну аттап.*

75 4 52

*Чырагым, олтургузуп таңкы шамга,  
чыдабай шам күйгөндүн аягына,*

*баарысын таштап койуп шам жанына,  
шашылып неге келдиң кайра мага?*

*Агарып чыгыш тарап сөгүлүп таң,  
аз калды убактыбыз, сөзүнду айтсан?..*

*Кабырын Бакай менен Каныкеидин,  
каргим, келип турса даана көргүн,*

---

<sup>1</sup> Тинтүүр – денеге кирген окту алуу учун колдонулчу учтуу  
дарыгерлик аспап.

**жогорку мөлтүрүктүү<sup>1</sup> жапыз дөбө,  
жайы ушул Каныкейдин, аруу дене.**

**Туштагы бийик дөбө: үстү толгон  
кабырга, кийинкилер сөөк койгон,**

**ондогон денелердин астындагы,  
опол тоо акып ээси Бакай жайы...**

**Бул дөбө даррават жай<sup>2</sup> беш денеге,  
боорунан орун берген шол кездерге.**

**Ичинен кырк чоронун Чоң-Казаттан,  
кайрылып элге-жерге тириү кайткан,**

**кырааны кырк берендин Кыргыл кары,  
айтылуу Ажыбай эр – аргын ханы,**

**Айкөлдү көрүшчү артык жанынан да,  
аргасыз жазуу-буйруп калган артта...**

**Айкөлдүн көзү өткөн соң Багуул хандан,  
ал экөө уу ичишип жазат тапкан.**

**Багуул хан кадыры бар кыраандардан,  
бийлиkti талашат деп чочулаган.**

**Баарыдан ушул экөө аман болсо,  
бийлиkti тийгизбейт деп толук колго,**

**Абыке, Көбөш дагы астыртадан,  
аларга Багуул ханды кайрап салган...**

---

<sup>1</sup> Мөлтүрүк – чекендиге окшош өсүмдүк.

<sup>2</sup> Даррават жай – көп адамдын же бир туугандардын денеси койулчу көрүстүн.

**Экөөнүн киши колдуу болушканын,  
эл шекшип, бирок билбей ачык дайнын,**

**көргөзгөн сыйларынан таппай кынтык,  
көпчүлүк кала берген ичтен тынып.**

**Казаттан тириүү кайткан чоролордун,  
койулчу аалам салса жай болорун,**

**бийликтө ал кезекте келип калган,  
Багуул хан калайыкка жарыя айткан.**

**Киргенде жүздөй киши кенен баскан,  
кыш менен кынаптатып жай жасаткан.**

**«Кызматы журтка өткөн берендерге,  
калайык, сый кылалы туруп тикел!» –**

**деп Багуул өлтүргөнүн билгизбестен,  
дендерин берендердин жерге берген...**

**Кейменден бери бийлик кылыш учун,  
көп өтпөй Тас-Чечендин хан Үрбүсүн,**

**кетсин деп конок болуп, сыйын көрүп,  
кайрылып кетеринде ууну берип,**

**жазатын жолдон тапкан кайран эрди,  
жай кылган кайра алдырып ушул жерди.**

**Шекшинип калгандыктан Үрбү хандын,  
шеригин кошо келген – кылган тындым.**

**Бийлигин бектеп Багуул ал кезекте,  
бейнебей калайыкты калган эле.**

*Берген соң Үрбүлөрдүн денелерин,  
бүтөткөн дарраваттын кирген жерин...*

*Айкөлдөн калган түяк келгенден соң,  
абабыз бул жалгандан кайтыш болгон.*

*«Жалганда ачуу-таттуу тең татышкан,  
жанынан берендердин жайымды алсам,*

*аткардым вазийпамды, турдум антка,  
армансыз сапар алам кең Ааламга...» –*

*так өтөп өмүр жолун бул жалганда,  
түз тутуп нээт-дилин Жаратканга,*

*опол тоо акыл ээси узаарында,  
өтүнгөн өтүнүчү, ушул, мына...*

*Жайлары ушул жерде асылдардын,  
жарыгым, жер жарылды, кармалбайын.*

*Келер Ай опурталдуу, соңку Айдын,  
күтөлү жаңырганын, Акчабагым.*

*«Жылаңач-Бугуда» суу алмашарда,  
жолугам Айкөл жаткан ыйык жайда...*

*0*

*Чырагым, азыр сага айтар кебим,  
чинында билбейм кандай сезилерин.*

*Ырчуулдун кылгандыгын кыянаттык,  
жарыя айтып койгон күндөн тартып,*

*азыркы айтар жери дастанымдын,  
абыдан оор мага, урпактарым.*

*Анткени, «Шер Манасты өлбөс ырга,  
айланткан Ырчуул» – дешкен урпактарга,*

*ушунча кылымдан соң: «Ал эмес» – деп,  
утур бир кемчилигин кылганым кеп,*

*жат болуп абийириме, жан-дүйнөмө,  
жатканын, урпактарым, түшүнгүлө!*

*Баарынан кыйын нерсе – мындан нары,  
баяндайм ичте болгон кагылышты.*

*Карегим, буга чейин жалпы журттун,  
kyргынын сырт душмандан баян кылдым.*

*Ардагым, мындан наркы баянымда,  
айыгышкан сырткы жоого караганда,*

*чиркин ай! Ага-тууган арасында,  
чырыбыз арбын чыгат эми сыртка!..*

\* \* \*

*Чырагым, мөөнөт кыска, тартыш убак,  
чакталуу сөз айтуумду талап кылат.*

*Кара күч каршылыгын кылган менен,  
көздөгөн максатыңа жеттик эсен.*

*А бирок, кайра артка жеткирүү учун,  
Атандын чамасы чак, туура түшүн.*

*Токтоосуз ишиң жасап бүткөндөн соң,  
ток этер жерин сөздүн айтканым оң.*

*«Артпа деп жок күнөөнү мойунуңа,  
аруу дил Акчабагым, айтам канча.*

**Өзүнүн көөдөнүндө кири жок жан,  
өзгөдөн кир издебейт, ошондуктан,**

**тийбесин канча катуу Шарыпкулга,  
түз сөзүм – тик айтууну көрдүм туура.**

**Дастанга болсо дили анын кандай,  
дилинен балдардын да шек санабай,**

**артылган жүктү чогуу тартышканын,  
арам ой издебестен макул тапсын.**

**Аттигин, Шарыпкулдуң пенделиги,  
антпесе: биз кезикчү бейшембини,**

**көрбөстөн төркүлөгөн кыздай мага,  
кыл үстүн басарыңды сезсе гана!**

**Оор жүк ансыз деле майыштырган,  
обу жок шектенүүдөн салмагы арткан,**

**тил украй сени жарга такай берсе,  
тилектин таш кабары ачык нерсе.**

**Башталган нааразылык араңарда,  
басылбай уланууда жыл маалына.**

**Эскертип айтар сөзүм: мындан нары,  
эрегиши токтолбосо бүтөт баары!**

**өкүнбөй турган болуп, демек, анда,  
өзүнөр басчу жолду тандагыла...**

**«Коштогон каршы тогоол, Кара күчтүн,  
карегим, аракетин араң үздүм.**

**Күчөрүн мындан дагы ал аракет,  
балдардын баарысы тең билүү керек.**

*Жаңырып тогогончо жыл менен жыл,  
жарыгым, сактанууга аракет кыл...*

*Тартынбай жетиш үчүн максатына,  
түз сөздүү, сүзө билген каршы агымга,*

*Эрнестке эмне дээрин Айкөл атан,  
эсиңе тутуш үчүн назар салсан?*

*«Ондогон жылдар мурун жапжаш бала,  
олтуруп «Кароол-Дөңдүн» маңдайына,*

*«Эркиме жардам бер?» – деп бар дитинен,  
эсимде, суранганы, анын менден.*

*Бурулган нээтине ийип пейлим,  
балага, келген шондо, жардам бергим.*

*Кең-Колдун белин ашып кеткичекти,  
Көкжалым<sup>1</sup> узатканын билет дечи...*

*Откөнгө күмөндөнбөй дитин бурган,  
өтө аз урпактардын арасынан.*

*Түспөлү элестеткен бабаларын,  
түздүгүн унупадым ал баланын.*

*А кийин согун тарткан менен бирок,  
ал күндуу эстен такыр чыгарган жок.*

*Быйыл жаз, толук жигит курактагы,  
баланы көрдүм бая жерден дагы.*

*А бирок, Акчабактын ал балага,  
анчалык пейип салбай турганына,*

---

<sup>1</sup> Көкжалым – Айкөл Манастын колдоочуларынын бири  
Көкжал карышкыр жөнүндө айтылууда.

*нээтимде бааны берип «туура» деген,  
нээтиңер түздөлүшүн күткөн элем.*

*Кылымдын жүгүн арткан оор көчкө,  
кошулдуң нээтиң буруп. Анда эмесе,*

*Акчабак, Шарыпкулга көч баштаган,  
аралаш, дилдеш болгун тартынбастан,*

*ошол көч жеткичекти конушуна,  
оорун-женилиин арт мойнуна.*

*Бараткан кумга сиңип элдин аты,  
байыркы үрп-адаты, ата-салты,*

*көч жетсе конушуна – дал бутага,  
калышат сактап элин шондо гана.*

*Жылоолоп ата-баба, бир Жараткан,  
жарыгын төксүн журтка кең Ааламдан.*

*Журт көрсүн, журт ичинде чакан көчтүн,  
жүгү ообой конушуна эсен жетсин!*

*Элимдин батасынан бүткөн элем,  
элиме шол батаны кайрып берем...*

*Түйшүгүн тирилүктүн бөлүшүп тең,  
түз буруп нээттерин келгендиктен,*

*түгөйүң менен Эрнест азыр сага,  
түз койуп дил-нээтимди берем бата.*

*Тең карып жарың менен, өмүр жолун,  
тең татып тузун-балын бирге болгун.*

**Көздөгөн максатың ачылып жол,  
каргим, өнөрүндүн чебери бол.**

**Ак иште, жактыргандай журтуң мұлдө,  
атагын кыргызымдын уксун дүйнө!**

**Таберик тут – батамды көрбөй буру,  
тасманды жарық кылсын Аалам нурү! –**

**Батасын Айкөл Шердин, Акчабагым,  
байкоомдо толук бойдон жазып алдың.**

**Убакыт бүтүп калды, эскертээрим,  
Көкөмдүн кабырына барып келгин.**

**Ал азыр ыр-дастанды кайталаймын,  
алыңдын жетишинче жазып алғын...**

0

8.08.2000 19-30

*Бул медитациялардын учурунда 85-160-беттер  
жазылган.*

## ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ

---

О Тенир! Кыязы жазуу тагдарыбыз ушул белем!  
Алты жылдан берки талаш-тартышыбыздын чеги-  
не келдик... Агайдан менин кайра-кайра кечирим  
сурашым, ансыз деле чектелүү окурмандарыбызды  
тажатканын билем. Бүтпөгөн талашыбыз ме-  
нен алтынчы китеptи бүткөрдүк. Ал эми жетинчи  
китеptи баштаарда, Жайсан Атабыздын кабырына  
барып антташууну агай сунуш кылды.

Баштаган ишти аягына чыгыш үчүн чын эле  
ушинткенибиз туурадыр деген чечимге келдим. Ант-  
тын өзөгү: ар бирибиз милдетибизди так аткарып,  
баш тартпашыбыз керек. Мен дастанды чечмелеп,  
агай аны машинкага басып басмаканадан чыгартуу-  
га, балдар акчасын төгүүнүн жана элге жеткирүүнүн  
милдетин алалы деди. Ошентип, ар ким өз милде-  
тин так аткарыш үчүн антташмак болдук. Атанын  
кабырына агай, мен, Талант үчөөбүз бардык. Акыл  
менен Эрнестин мүмкүнчүлүктөрү болбой калды.

07. 09. 2000-ж. 10-ай күнү

0°

42" 57' 47"

8° 17' 34"

*Чырагым, карегиңден аккан жаштын,  
кар менен жүзүндө изин жууп салғын.*

*Төп жылы<sup>1</sup> Улуу Тогоол тогоп каршы,  
тийүүдө баардыгына залакасы.*

*Жем кылбай Кара күчкө дагы кайра,  
жетсе деп жебем тарткан – дал бутама,*

*кездешчү бейшембини ар бир айда,  
күтөмүн тынчым кетип, басып санаа.*

*Таасири Кара күчтүн күндөн-күнгө  
тапмандын кармаганын күчөтүүдө.*

*Жендирип ошол күчкө койобу деп,  
жарыгым, жалындабай жүргөм түтөп.*

*Түтөгөн көңүл отун Атаңардын,  
тутантты келгениңер, чырактарым.*

*Откөндө, сүзүлгөн жип үзүлдү деп,  
өктөлүү сезим калган, көөнүм кирдеп.*

*Сезденип<sup>2</sup> сый көргөзүү, чындыгында,  
сезимин козгобосун кимдин гана...*

*Жай кылган бул өрөөндү түбөлүккө,  
жан-достон ажыраган денелерге,*

*жагылган шамдын жыты берип кубат,  
жан-достор имерчиктеп келип турат.*

---

<sup>1</sup> Төп жылы – 2000-жыл (високосный год).

<sup>2</sup> Сезденип – батынбай, даабай.

*А бүгүн баарыбызды кубандырган,  
Арууке Апаңардын сөзүн уксаң:*

Бул жерге үч жылдан бери келип жүрүп Арууке апанын кабыры ушул жерде экенин билбейт элем. мунарык жарыкта, түспөлү анча даана көрүнбөгөн үлбүрөгөн караанга назар салдым. Муңайым сулуу жүзү булактын суусуна чагылышкансып, калтып-дагандай ажарлуу Апабыздын элеси жакындаپ келип назик, жумшак добуш салды:

*Арыба, «Кылым Көчү», дастан арткан!  
Айлыбыз тик турушту кубангандан.*

*Азыңкы тартып жүргөн Ширинтаңдай<sup>2</sup>,  
Ааламга турат белем көөнүң батпай.*

*Түйшүгү түмөн, чакан көчтүн минтип,  
түз келип кабырыңа таазим этип:*

*«Улантып Улуу жолду силер өткөн,  
урпакка баяныбыз жетсе» деген,*

*тилекти туу кылышкан чакан көчкө  
тилеймин: «Назар сал! – деп, – Төцир көктө!»*

Арууке апанын элеси саал нарылап, Жайсаң Атакын добушу чыкты:

*Баарынан эң кымбаты азыр мага,  
балдарым, келгениңер ынтымакка!*

*Алтынчы перзентибиз төрөлдү деп<sup>1</sup>,  
атайын келипсиңер сүйүнчүлөп:*

---

<sup>1</sup> Ширин таңдай – Жайсаң Ата жөнүндө сөз болууда.

<sup>2</sup> Алтынчы перзентибиз төрөлдү деп – алтынчы китең жөнүндө сөз болууда.

**«Дастанды баштан-аяк кайра баштан,  
даярдап чыгарабыз атыңыздан.**

**Башталган иштин башын алып келдик,  
буга сиз, койсоңуз деп, бата берип,**

**«Кылымдын Көчүн» ушул дастанды арткан,  
кыйшайтпай жеткирүү үчүн бутага аман,**

**аткаар ишибизди ар бирибиз,  
аны биз Төңир арткан милдет дейбиз.**

**Дооматсыз аткарууга милдетти так,  
Төңирди күбө тутуп беребиз ант!» –**

**Жер болгон кабырымдын, мезгил таптап,  
жанында жалындал шам күйүп жатат.**

**Үркөрдөй үч адамга беришкен ант  
үмүттүн оту жанып, турам карап.**

**«Байсалдуу болсун, – дешип, – Кылым Көчүл»,  
балдарым, баардык арбак бата берди.**

**Апкаарып сөз айталбай азыр дагы  
Атаңдын толкунданып турган чагы.**

Менден пенделек кеткенин кийин түшүндүм. Китепти башынан эле Жайсаң Атанын өз аты менен чыгарсак, жасалма кыйынчылыктар болмок эмес экен. Акын же жазуучу болбогон соң, билбедин да. Буга төмөндөгү сөздөрдөн кийин толук ынадым:

**Жайсандын дастаны деп баштан эле,  
жарнаама айтылганы чындык беле?**

*А демек, атым менен чыкпады деп  
айтпагам бир да жолу өктөөлүү кеп<sup>1</sup>.*

*Ал эми апкаарыткан, эмне дээрсиз,  
ал – аты, бадырайган, Айкөл Шердин.*

*Китеби болуп кыргыз сыймыктанган,  
калабы «Айкөл Манас» Жайсаң айткан?..*

*Ондогон кылым бойу төkkөн зарым,  
о Төцир, чынбы эми кабылдаарың?*

*Айтылып Айкөл аты, аны менен,  
атымды урпактарым атаар бекен,*

*деген ой сезимимди өрдөп текши,  
дел болуп Атаңардын турган кези...*

*Ал эми перзентин деп айтканыма,  
аயыпты, Шарыпкулум, койбо мага.*

*Анткени, Алтынайдай дары бол деп,  
аларды Акчабагым алган типел.*

*Өктөөлүү сөздөрүңө, тамчы каным,  
өзүндөй жооп айтсам, таарынбагын.*

*Жетинчи сезиминен орун берген,  
жок деген сага тендеш пендеперден,*

*сезимин жоготпо деп Акчабактын,  
сенден мен далай жолу суранганнын.*

---

<sup>1</sup> Өктөөлүцү кеп – таарыныч кеп.

*Тириүлүк – албуут дайра, иримине,  
тарттырып ийбегинин дедим эле.*

*Айтканым аткарбадың, анан мага  
айтчы өзүң, болобу эми таарынууга?*

*Атыңды атап сенин «кириң бар» деп,  
аныма Тенир күбө, айтпадым кеп.*

*«Дилинде кири жок жан башкалардын  
дилинен кир издебейт» – деп айтканым,*

*Шарыпкул, багыштабай жалгыз сага,  
бул сөздү айткан элем жалпыңарга!*

*Шек кылбай балдардан сен, балдар сенден,  
шар кетсин «Кылым көчү» алга дегем..*

*Түз койгон талабымды, тамчы каным,  
түз бойдон, тутапанбай, кабыл алгын!*

*«Атабыз адатынча дагы деле  
аябай токмоктоду мени» дебе!*

*Ант берип, шерттештиңер кабырымда,  
ар бириң бекем болсоң ошол антка,*

*андыктан, таарынгыдай бирөөң дагы,  
айтпаймын өктөөлу кеп мындан нары!*

*Ал эми буга чейин менден кетсе,  
анымды, чырактарым, кечиргиле!*

*«Жылаңач Бугу» мазарына барганда Атабыз агай-  
га кайрылып сүйлөгөн саптарына, агай нааразы*

болуп таарынган: «Балдарыңыздын дилдери таза, а меники кир турбайбы?» деп. Агайдын түпкү өктөөсүнүн жөнү бардай болуп туйгам. Анткени Атабыз:

**Өзүнүн көөдөнүндө кири жок жан,  
өзгөдөн кир издебейт, ошондуктан,  
  
тийбесин канча катуу Шарыпкулга,  
түз сөзүм – тик айтууну көрдүм туура.**

**Дастанга болсо дили анын кандай  
дилинен балдардын да шек санабай,  
  
артылган жүктү чогуу тартышканын  
арам ой издебестен макул тапсын.–**

деген саптарын чачмелеп жатып, бир кезде менин сезимимде барган ойдон улам: «тамчы каным», «кош чырагым» деп кайрылчы атабыздын рухунун ысык илеби, эми, ошол эле мен аркылуу, сууганын билгем. Балдардын ой-туйгуларын да сезимим аркылуу чагылыштырып жеткирем, демек, алардын дастандын чыгышына жардам берүүдөн башка, ойлорунда эч нерсе жогун, ал эми агайдын алардан кинем санашы жөнсүз экендин да билдиргеним чындык болчу. Агайдын Атабызга эмес, мага таарынышы абзел болмок. Сезимдин чек арасы бар экенин тааныгысы келбекендиктен, сезим арапык мыйзамды бузуп алганын да билгиси келген жок. Агай мен эмес, Атабыздын улуу рухун да ке-чиirim суроого мажбур кылганына каниет кылар бекен?!

**Жарыгым, сөздөрүнө Аруукенин,  
жакшылап көңүл койуп, чечмелегин:**

Атабыздын элеси нарылап, Арууке апабыздын  
үлбүрөгөн элесинен назик добуш чагыльшты:

*Укканын Алмамбеттин апасынан,  
учурга ылайыктап айтып турал.*

*Төрөрдө Алмамбетти, ачык асман  
түнөрүп, түн түшкөндөн булут баскан,*

*улуган катуу шамал булутту айдал,  
удургуп көк бетинде көчүп турат.*

*Чагылган чакмак чагып, «кур-шар» этет.  
ченемсиз төккөн нөшөр сел жүргүзөт.*

*Карабай алааматка – дал төбөдө,  
күйгөнүн тогуз шамдын көргөн эне!*

*«Койнуңа Шер келди» деп, Жер-Энеге,  
берилген Көк Тенирдин белгиси эле.*

*Төрөмдүн төрөлгөнүн эске салып,  
төбөдөн төктуу нөшөр оттук чагып.*

*Айланып, арт жагы анын, аппак карга,  
айлана чүмбөттөлдү ак матага.*

*Тогуздан, үч адамдын, жаккан шамы,  
төөнүтөт<sup>1</sup> ак жарыкка айлананы.*

*Жагылган шам нуруна, так төбөдөн,  
жашил нур жуурулушат Аалам төккөн.*

---

<sup>1</sup> Төөнүтөт – чүмкөйт.

*Төшөнүп кар-шайшепти перзент-китең<sup>1</sup>,  
төөнүгөн көш жарыкты жатат тиктеп.*

*Түгөйү Айкөл Шердин болуш үчүн,  
төрөлсө Нурпериден Алмамбетим,*

*көмүлүп, далки<sup>2</sup> баскан дастан үчүн,  
келиппиз кең жарыкка деп түшүнгүн.*

*Ал анда, берер батам, чырактарым,—  
алтынчы перзентиңер кулач жайсын!*

*Үркөрдөй үч адамга, көч баштаган,  
үйөрдөй жазда жүргөн, толуп-ташкан,*

*урпагы кыркуузумдун коштоп көчтү,  
улуу көч арыш керип, кез дүйнөнү!*

*Арбагы Айкөл Шердин, Алмамбеттин,  
ар дайым жылоолосун «Кылым Көчүн»!*

*Оомийин! Тушташ келип учуруна,  
о, Тәцир, назарың бур, ак батама!*

Апабыздын колун көккө созуп бата тарткан  
элеси алыстап, кайрадан Жайсан Атанын конур  
добушу угулду:

*Жарыгым, ак батасы Аруукенин,  
айтылып убагында, кабыл келсин!*

*Кыябы сөздүн келип калгандыктан,  
кыскача дастанда айтчу окуядан,*

---

<sup>1</sup> Далки – чаң деген мааниде.

<sup>2</sup> Перзент-китең –

*жагдайды түшүндүрүп бериш үчүн,  
жарыгым, айтам азыр бир үзүмүн.*

*Атына заты тектеш Арууке энең  
алганын түбөлүк жай ушуул жерден,*

*дастандын ошол жерин айтканымда,  
дареги дайын болмок урпактарга.*

*А бирок, шартка ылайык, саал эрте  
айтууга туура келди, ук эмесе:*

*«Аманат» деп артылган Алмамбеттин,  
Айсары алып келген асып денин,*

*Айкөл Шер Түгөйүнүн керээз сөзүн,  
аткарып кынтыгы жок, Чеч-Дөбөнүн*

*мазарын түбөлүктүү жайы кылып,  
Манастын калган саал көөнү тынып.*

*Аткара албай койгон, бирок дагы,  
бар болчу, Алмамбеттин «аманаты».*

*Алмамбет алгач качып чыккан кезде,  
азаптуу, оор жүгүн тарткан бирге,*

*Мажитке Аруукени баш байла деп,  
Манаска табыштаган «аманат» кеп.*

*Айтканда, керээз кебин, Аруукеге  
аруу жан жашын төгүп минткен эле:*

*Алмамбет өз жанынан кымбат көргөн,  
Айкөл Шер, түгөйүсүн Төңир берген.*

*Эч качан аткарылбас керээз сөзүн  
экинчи кайталаба, өтүнөмүн.*

*Алмамбет түгөйлөшүң болсо сенин,  
Ааламда түбөлүктүү жары – менмин.*

*Айкөл Шер түбөлүктүү жары экенин,  
аяндан кандай билсе Каныкеин,*

*Төрөлгөн Нурпериден Алмамбеттин,  
түбөлүк жары болом деп билгемин!*

*Айтпастан эжемчиlep ачык, бирок  
аянда отуз жылды күткөм болжоп.*

*Тогуз жыл өмүр сүрүп жарым менен  
түшөрүн түндүн башка билген элем.*

*Баш тарткан Жараткандын буйругунан  
безери кош дүйнөнүн – жалгыз шайтан.*

*Алдырып койгондуктан азгырыкка  
ар дайым төнтайлашат акка кара.*

*Танбаган улуу күчүн Жараткандын  
тагдырдын жазмышина ийет башын.*

*Баш ийип тагдырыма билген менен,  
башыма келген кезин оор десем,*

*айтылган пенделикten ушул сөздү  
анымды кечирер дейм Кудуреттүү?..*

*Кендиги, айкөлдүгү Алмамбеттин  
кыязы, айттырган бейм шул керээзин...*

**Уядан жалгыз учкан шумкар,— төрөм,  
уулуна ата болсо деген экен.**

**Ак сүтүн аруу эненин эмген биргэ  
Мажити баш байласа Аруукеге,**

**эненин ак сүтүнүн кусуруна  
баарыбыз каларыбыз билбептири да!**

**Ал учун бул жалгандуу дүнүйөдө  
артында калган перзент, Арууке экөө**

**аркалап эмчектешин кечсе деп күн,  
аргасыз кылган тура төрөм бутум.**

**Артынан алган жары барган кезин,  
арман ай, ойлонбоптур Алмамбетим.**

**Жазмыштын түбөлүктүү экенине  
жарыктан маани бербей өтөт пендे.**

**Жашоону, ирмем убак, түбөлүк деп,  
жаңылып күн кечкенин билбей келет.**

**Дал ошол жаңылыштын азабынан  
далалайлар Аалам кезет жай алbastan.**

**Күнүмдүк тирүүлүктүн азабынан  
качам деп, түбөлүктө жайсыз капсам,**

**экөөңө оор болорун менден дагы,  
Эреним, билип туруп кылбайм аны!» —**

**Арууке кайтпастыгын айтканынан,  
Айкөлгө билдиргендей тик караган.**

*Жайына Алмамбетти койгон күндөн  
жалдырап, нес болгондой сүйлөбөстөн,*

*түрүнөн, кош дүйнөдөн баш тарткандай  
түнөргөн Мажит шондо сүйлөгөн жай:*

*«Жапжалгыз, ээн чөлдө калган жандай,  
жан боорум, жүргөн чакта жан кыялбай,*

*Манастан уккан сөзүм... Бул жалганда  
мажбурулап турат мени жашаганга.*

*Милдетим өтөй турган бүтпөгөнүн  
мен азыр керээз сөздөн утур билдим.*

*Артында тамчы канды калган сенден  
аман-соо эрезеге жеткиртирем.*

*Ошентиши үчүн, бирок, сөзсүз эле  
жарыца үйлөнүшүм керек беле?*

*Арбагын ата-эненин тутуп күбөө  
аткарып баардык шартты ант бергенде,*

*артында боздол калам деген ойдон,  
арман ай, караманча алыс болгом:*

*«Күн бүтүп, суу түгөнүп эгер кокус  
кимибиз мурунураак болсок окус,*

*милдетин бүтпөй кеткен бул жалгандан  
милдеттүү – бүткөрүүгө артта калган», –*

*армандуу аруу эненин актап сүтүн  
ага-ини, аткармакка зар, үмүтүн,*

*Учкашып Саралага бүлбүл жанган  
умуттүн оту коштоп сапар алгам.*

*Байсалдуу бүттү деймин сапарыбыз.  
Бир арман, агатайым, калдым жалгыз.*

*Алдырып пенделикке, жаным ага,  
артында ордуң баскан тамчы канга*

*аталык милдетинди өтөлбөгөн  
өтүшүм керектиги чыккан эстен.*

*Ак сүтүн берген энем Алтынайдан  
аз кызмат өтөбөдү жарың алган.*

*А демек, Аруукени энем дешке,  
айтчы өзүң, жаным ага, болбосун не?*

*Атамдын ордун баскан ата болдуң,  
Арууке жеңем эмес, апам болсун.*

*Өзүңдөн калган белек, тамчы канга  
өтөймүн ак кызматым, жаным ага.*

*Атанын уулу дешип эл тамшанган  
азамат эрен болот ордуң баскан!» –*

*деп Мажит Алмамбеттин элесине  
дил буруп антын кайра бергенинде,*

*Айкөл Шер, кырк чородон аман калган  
Айкөлдүн жанындагы бир нече жан,*

*жүздөрүн жууп туруп ачуу жашка  
жүрөктөн кошулушкан ошол антка.*

*Аз өтпөй ошондон соң, Айкөл Шерге  
Арууке: «Алмамбетти койгон жерге,*

*жалгызын алып барып келсек» – деген,  
жүйөлүү сөз айттырат Мажитинен.*

*Айкөл Шер Алмамбетти койгон күндөн,  
ачылып ичен жарат ириң тепкен,*

*абалы оор тартып турғандыктан,  
аларды коштоп кеткен Бакай абам.*

*Төшөктөн турбай жатып калган менен,  
тостурат эл-журтуна Кошой берен.*

*Арууке айдай жүзгө тамга салып<sup>1</sup>,  
аккуудай болуп чачы бүт агарып,*

*күйүттөн жапырылган камышка окшоп  
кучактап Күлчоросун ыйлайт боздоп.*

*Жети күн аза күтүп Чеч-Дөбөдө,  
жүрөктөн алкыш айтып тоскон элге,*

*аттанып сегизинчи күнү анан  
ал жерге барышкандар кайра тарткан.*

*Арууке ошол жерден аттанарда,  
азыңкы жүзүн жууп туздуу жашка,*

*акырын добуш салып Бакай ханга  
айтыптыр бир ооз сөзүн ал мындайча:*

---

<sup>1</sup> Тамга салып – жакыны өлгөнүн угузганда аялдын өз бетин тытып алуу салты.

**«Абаке, мерчемдүү бир жерге барам,  
артымдан ээрчисенер, сурабастан!**

**Шол жерге жетсек эсен, айтар сөзүм  
шашылбай келип турат айтып бергим».** –

**...Канжыга менен түшүп, Кең-Жайыктан  
кечишип Нарын сууну, бери чыккан.**

**Жеткиче ушул жерге, үн катпастан,  
жаш төгүп күнү-түнү жол баштаган.**

**Төбөгө Күн чакыйып келген кезде,  
түшүшөт үстүдөгү тепшичеге.**

**Көлмөгө көз жашынан пайда болгон  
киринтет Күлчоросун маалы толгон.**

**Аткарып өтүнүчүн суроо салбай  
Аруuke сүйлөгөнүн күтүшөт жай.**

**Бооруна Күлчоросун кысып бекем  
боздоптур мына минтип Арууке энең:**

**«Аалам кең, анын чегин өлчөш үчүн,  
адамдын акыл күчү жетпестигин,**

**айтуунун болмок эмес эч кажети,  
ал эгер болбогондо бир себеби:**

**дал ошол чексиз Аалам катмарында,  
тукуму Перилердин жашаарына,**

**адамдар арасында айтылып кеп,  
а бирок, ага сейрек ишенишет!**

*Ааламдан Жер-Энеге, Перилердин  
адамга жардам учүн келишерин,  
  
жазмышта Жараткандын буйругу деп,  
жаңылбай адамзаты билүү керек!  
  
Кеменгер, кең пейилдүү Айкөл Шерге,  
каршылаш Конурбайдын келерине,  
  
адамдар Алмустактан бери карай,  
аны эми билишер дейм шек санабай.  
  
Тукуму Акперинин Көк катмарда,  
ал эми карапары – тунгуйукта.  
  
Сумбула – Пери кызы, Көк катмардан,  
суусуна кең Ааламдын бийлик кылган.  
  
Кайсыл жер назарына илинсе анын,  
көк кашка мөлтүр тунук суу чыгарын,  
  
анан да мекендерген ошол жерди,  
адамга байырларын Перилерди,  
  
сөзүмдү көөнүңөргө түйсө экен деп,  
сырынан кең Ааламдын козгодум кеп.  
  
**Жазмышым маңдайымда буйрук эткен  
жашоону бирге өтөдүм силер менен.**  
  
**Алмамбет болсо түгөй Айкөл Шерге,  
акылдаш болдум эжем Каныкейге.**  
  
**Төрөлгөн Семетейге ал экөөнөн,  
төрөдүм кызматы учүн уупумду мен.***

**Жашоодо вазийпамды аткардым деп,  
жарык жүз, Перилерге айталаң кеп!**

**Бирок да, көтөрүлүү Көк катмарга,  
буйрукта жазган эмес маңдайыма.**

**Кызматты Жер-Энеге өтөш үчүн,  
канынан адамдардын төрөлгөмүн.**

**Көз жашын Сумбуланын салып жөнгө,  
каламын ушул жерде түбөлүккө!**

**Акылдын уйутқусу, асып аба,  
алдыда не күткөнүн билерсиз да?..**

**Айкөлдүн өтсө көзү – ошол замат  
азуусун бүлөгөндөр бийлик кылат.**

**Жан жолдош болгондордун Айкөл менен  
жазаты күтүп турат бейлебеген.**

**Ал эми кыраандардын тириүү калган  
азаптуу күн кечери ачык Айдан.**

**Кордугун Айкөлүнүн тартып Каныш  
конушун таштап койуп кетер алыс.**

**Аргасын Семетейдин табат эжем,  
айласы Күлчоронун кантээр экен?**

**Таласка алып барбай ушул тоонун  
койнунда чоңойткунуң, Мажит боорум!**

**Жеткирип эрезеге, анан гана  
жетимди алып барғын Таласына.**

*Ал кезде мөгдөсө да, бирок аман,  
азаптуу күн кечирип жүрөр абам.*

*Колуна Күлчоросун тапшырган соң,  
караптый, ал жерден сен кеткениң он.*

*Ал эми калган нерсе буйруктагы,  
а демек, нени жазса, көрөт аны.*

*Таластан биз чыкканда жаңырган Ай  
толукшуп толгон экен мис табактай.*

*Ууздун таза кандуу хан тукуму  
уланып, жердеш үчүн жерди ушу*

*уйутку толгон Айдай бөксөрбө деп,  
урпактар үчүн мында калуум керек.*

*Кошкула, боордоштор! Канжыгадан<sup>1</sup>  
көрүшөр кезди буйру! О Жараткан!» –*

*... чулганып Ай нуруна, көк көлмөгө  
чөккөнүн көрүшүптур көз көрүнөө.*

*Жапжарык Ай нуруна «Аруукелеп»  
жети адам таң атканча жүрөт издел.*

*Жол жүрүп чаалыгышкан жети адам  
жатышат таңга жуук аргасыздан.*

*Бишарат аян белги жетөөнө тең  
бир кылка Көк Тәнири берген экен.*

---

<sup>1</sup> Канжыга – түбөлүктүү жай.

*Арууке ак булутка чүмбөттөлгөн  
акырын добуш салып минткен экен:*

*«Денимди табабыз деп издебестен  
дуба айтып, аттангыла заар менен.*

*Жол жүрүп араңардан – өтсөң кимиң,  
жер көчкү түшкөн жерде жайым менин.*

*Эсилим, боордошум калды эле деп,  
эскерип арбагыма дуба айтып өт!» –*

Атабыздын кыргыл добушу пастап, өзүнүн ка-  
бырынан саал жогору жактагы жер көчкүнүн ту-  
шунда алып барды. Арууке Апабыздын жайын көр-  
гөздү да кайрадан сөзүн нары улады:

*Чырагым, ал заманда могу жаткан  
чалчыктын орду болчу, көл, мен айткан.*

*Жер өсүп андан бери, көл таманы  
жээгинен чөккөндөргө толуп калды.*

*Атылчу жогор жактан тунук булак  
ал азыр тоо түбүнөн чыгып жатат.*

*Бул күндө көл ордунда чуңкурчага  
топтолот жаан-чачын суусу гана.*

*Чырагым, тиги жарча, жер көчкүдөн  
калган жер, жайын алган Арууке энең.*

*Арууке ушул жерден жай алган деп,  
айтмакмын дастанымда кийинчөрээк.*

*Акыркы сапарыма аттанарда  
атайы кайрылгамын айтып дуба.*

*Ал кезде шул өрөөндө баш калкалап  
Элтабар, Мажиттерим турчу жашап.*

*А бирок, бул жакта деп, ошол жазда  
абамдан уккан элем жаңы гана.*

*Болбосо, Багуул хандан, Абыкеден,  
булардын изин каткан Бакай белем.*

*Таласка Аруукесиз келишкенде  
төгүндөй алгыс кепти айтышты эле:*

*«Атайы калса керек кечүү издеп,  
биз тиги Нарын сууну бойлоп жүрсөк,*

*Арууке иримдеген шарды карай  
киргенин калыптырызыз эч байкабай.*

*«Кошкула!» – деген сөздү уккан кезде  
кеч болчу, кетти шарга баласы экөө.*

*Алардын аркасынан Мажит дагы  
агымы катуу сууга бой таштады.*

*Буйрукта жазуусуна аргабыз жок,  
баргандар кайттык кайра дагы боздол». –*

*Бакай хан өкүргөндө, чындал анан  
баардык эл ишенишкен угуп турган.*

*Желденби, же элденби кийин бирок,  
шек кетип, издегендөр табышкан жок.*

*Уласам сөз түгөнбөс айта турган.  
учуру келген кезде дастанда айтам.*

*Жарыгым, Мажиттин да асыл дени  
жай кылган түбөлүккө ушул жерди.*

*Боз дөбө Элтабардын жанындагы,  
боорумдун дене-досу алган жайы.*

*Жер көчүп, булак чыккан могу жерди  
жай кылган Аруукенин асыл дени.*

*Жытынан асыл энең алсын қубат,  
жарыгым, жай олтуруп шамыңды жак.*

Жер көчкүдөн төмөн аккан булактын көзүнө шам жактым. Атабыз сөзүн нары улады. Үнүбүздү чыгарып шам үстүндө эч кимибиз ант бербесек да, дилибизде алдырадагы миңдетибизди так өтөйбүз дегенибизди билем.

*Жөн-жайын Аруукенин айтамын деп,  
жанараак үзгөн жерден улайын кеп.*

*Жүгүмдү, алгач ирет, далки баскан,  
жуктөнүп сапар алган – үч гана жан.*

*Козгошкон оор жүктү орунунан  
көрүнбөйт араңардан Эркин балам.*

*Асейин, Рыспайлар бата алган  
арабөк жолдо калды, аттиң арман!*

*Такшалып, жол азабын далај тарткан  
там берип Арууке, Айкөл «көч» атаган,*

**учугу урпагымдын, улаган жол,  
үч адам ант бердиңер кармашып кол.**

**«Чын эле боорумсұңбу, Талант, сен?» – деп,  
чырагым – Шарыпкулум сурачу көп.**

**Байлаган жип болбосо – ант берүүдө  
бул жерде болмок анда бөлөк бирөө.**

**Бүгүнкү антташууңар абдан ыйык!  
Кусурга калбагыла жеңил туйуп!**

**Кошулам көчкө деген мындан нары  
дип койуп, нээт буруп берсин антты.**

**Чырагым, үч деген сан бүткөн иштин  
билирет бузулбаган бекемдигин.**

**А демек, үч бурчтукка бекиди ант.  
Бузулбайт «Кылым Көчү» сапар улап!**

Таланттын инисинин баласына Жайсан деп ат  
кйгонуна ичтен чочулаганымды Жайсан Ата ту-  
йуп минтип жооп айтты:

**Чырагым, кандашына Талантымдын  
чочулап кабылдадың койгон ысмын.**

**«Жез таңдай, сөз чебери атабыздай  
жалганга бир келчү жан кайталанбай.**

**Андыктан атабыздай болуш кайда,  
жараган уул болсун кызматына!**

**Талыса аркалаган иштен канат,  
жүгүмдү уулум алыш кетсин улап!» –**

*деп типеп, ысмым берсе аруу дилден,  
дилимден наристеге бата берем:*

*«Тилеги Талантымдын кабыл келсин!  
Тенирим суудай тунук өмүр берсин!*

*Сөз кунун баалай билген, барктаң терең,  
татыктуу болсун атка Жайсаң деген!*

*Карегим, Көкөбүздүн кабырына  
кайрылып барууң керек, эч унутпа!*

*Арбакты козгоп койуп барбай калсан  
артынан, Акчабагым, чочуп турам.*

*Кийминди эриген кар сыгып алма,  
карегим, суу кылыптыр, ооруп калба.*

*Тез жетип тигил отко балдар жаккан,  
жарыгым, болбой калды курганбасан.*

\* \* \*

Алайга бараарда мен катуу ооруп төшөктө жаткам. Кандай акыбалда барганымды бир Тенир билет, анан мени менен барган Шакин агай, Талант, Эрнесттер билишет. Эмне үчүн Алайга бар деп Атабыздын өтүнгөнү, азыр мага айдан ачык болуп калды. Ал эми ошол учурда Алайга агайдын түзгөн анын бекиткени бараттык.

Биз «Жылаңач Бугу» мазарына барганда Атабыз: «байланган жипти үздүм» деген эле. Ошол күндөн тарта менин агайга болгон мамилемде салкындык күч алганын түйдүм. Ишибиз аягына чыгыш үчүн ушул

ант менен өзүмдү да, балдарды билип туруп байлага-  
нымында мойнума алуум керек. Агай анттын текстин  
жазып: «Ушу күндөн баштап ишке ашат. Аны ыйык  
адамдардын мазарына тайынып барып антташибыз,  
жаңы мүчөлөр ошол жерден ант берип кошулат ара-  
бызга» – деди. Биз агайдын бул ойун туура деп чеч-  
тик. Эми «Кылым Көчүнө» мүчө болуп Эрнест ко-  
шулмак болду, а бирок өзүбүз антты окубаптырыбыз  
да. Шамдын үстүндө отуруп ошол текстти окуп  
үчөөбүз эч жерден ант берген эмеспиз. Бирок кан-  
дайдыр бир окулгандай кабыл алган окшойбуз.

12. 10. 2000-ж. 16-ай күнү

0°

25°42"51"

**Чырагым, эсенсиңби? Карши тогоол  
ченемсиз түйшүк салып, болду тоскоол.**

**Көтөрүп жол азабын батмандаган,  
Көкөбүз жаткан жерге койуп кадам,**

**унутуп бар азапты тарткан жолдо  
улуу шам алоолонот ортоңордо.**

**Жалпы Аалам алоолонгон шамга батып  
жалынга телмиресиң таштай катып.**

**Күтүүгө түтө билген Журт Атасы  
кубанып мандай жарып тосуп алды.**

**Алоолоп күйгөн шамдын жалынында  
арманы, кубанычы чагылууда.**

**Көнүлүн Көкөбүздүн көккө серпкен,  
көксөгөн «Кылым Көчү» эңсеп келген,**

**кезинде Көк-Дөбө деп, Көкөмдөн соң  
«Куу-Калля» деген какшык атка конгон,**

**жай кылган түбөлүккө дене-досу  
дөбөнү көздөп келип көч конгону.**

Алайга Күн уясына батаарда келдик. Ал жерде Акыл, Таланттардын досу Максаттын бир туугандарынын жардамы менен Көкө Атабыздын кабырына бардык. Толгон Ай дал тушубузда, сүрдүү кабырстанга нурун төгүп турду. Көкөтөй Атабыздын асыл денеси жаткан жерде шам жагып, шам үстүндө Эрнест ант берүүдө. Ошол анттын тексти:

**Өзүндүн барлыгыңа, тирлигиңе таазим  
этем!**

Асыл адамдардын арбактарына, анын ичинде Көкөтөй Атабыздын кабырынын жанында, улуу Тенир, өзүндү күбө тутуп АНТ БЕРЕМИН!

Бир өзүндүн шыпааң менен, Улуу акын Жайсаң Үмөт уулунун тириүү арбагы Бүбү Мариям Муса кызына жолугуп, кыргыз элине өтө керектүү «АЙКӨЛ МАНАСТЫ» айтып берип жатканына қынтыксыз ишенемин. Ал дастан аягына чыгып, Жайсаң Үмөт уулунун ысмы бүткүл дүйнөгө тарап, окуя жомоктон арылып, кыргыздын анык тарыхы жазылышын тилеймин! Тилеп гана тим болбостон, дастан артынган «Кылым Көчүнө» кошулууну чечтим. «Көчтүн» мүчөлөрүнө аяр мамиле жасаймын. Алардын көңүлүнө кир кетириүү – антты бузгандык деп билем.

Шарыпкул Эсенгул уулу менен Бүбү Мариям Муса кызынын тарткан түйшүктөрүн колкосу жок тең тартышам. Китептердин чыгышына,

**аларды элге жеткирүүгө, түшүндүрүүгө өмүрүмдү жумшаймын. Кылым көчүнүн мүчөлөрүнүн кайги-кубанычтарын чогу тартам. Ушул айтканымдан өмүрүмдүн акырына чейин кайтпаймын, ЖАРАТКАН ТЕҢИР!**

Бул кылган кызматым жеке кызыкчылык үчүн эмес, кыргыз элим үчүн, алар ээлеген күттүү жер үчүн, баарынан мурун – бабаларыбыз көксөгөн урпактарыбыз башкаар Улуу мамлекет болсун үчүн аракеттенем.

**ТИЛЕГИМДИ КАБЫЛ КЫЛ, ЖАРАТКАН ТЕҢИР!**

*Тенирди, тириү арбакты тутуп күбө,  
төбөдөн нур төгүлгөн ыйык Жерде,*

*кошуулуп көчүңөргө... Бар азабын  
көтөрүп тең тартууга берген анттын*

А бирок Көкө Атабыздын, антыбызды жактырбаганын төмөнкү саптардан улам билдим:

*маанисин талдап угуп, Журт Атасы:  
«Максаты ишке ашсын» деп, бата тартты.*

*Жарыгым, калган сөзду Журт атасы  
жайынча турат өзү улаганы:*

Адаттагыдай Жайсаң Атанын элеси оолактап, кагелес<sup>1</sup>, бийик бойлуу, аппак сакал, бийик кундуз бөркөн Көкөтөй атабыздын мунарык карааны жайчиликкан добуш салды:

*Чырагым, мезгил-убак – тириүлүктө!  
Чеги жок, өлчөм болбойт түбөлүктө!*

---

<sup>1</sup> *Кагелес* – арыкчырай, шыңга.

*Кеткен чак, келер кезин, учур чагың  
керемет каткан сырсыз – баары дайын.*

*Ачкычын табышмактын табабыз деп,  
адамдар тириүлүктө издей берет.*

*Айрымы, тагдыр-буйрук жазган болсо,  
ачкычын кереметтин алат колго.*

*Андайлар өтө сейрек, сан миң жандан  
алышат кылым тогоп чанда бир жан.*

*Эгедер болгон андай кереметке  
эстүүсү тобо кылат Көк Төңирге.*

*А бирок, көбүнесе адамзаты  
ал кезде ойуна албай жазуу барды,*

*Төңир да эстен чыгып ал учурда  
таптым дейт табышмакты өзүм гана.*

*Ашынып текебердик... Айрымдары  
алгансып колуна уучтап бүт Ааламды,*

*көңүлүн көпчүлүктүн ууктурчу,  
көрпенде сөздү сүйлөйт чирик жыттуу:*

*«Көргүлө, мына менин жасаганым!  
Көрүнсүн, болсо эгер Жаратканың!*

*Угуза добуш салып баарыңарга  
ушуну бердим мен деп айтсын, канал*

*Аңтарып асман-жерди Айга кондук,  
а бирок, Жаратканды таппай койдук!*

*Ал көрсө Тәңир бар деп, адам гана  
абалтан бирин-бири алдайт турал!». –*

*Ачкычын табышмактын таптык дешкен,  
Азезил дил-нээттерин бүт ээлеген,*

*атактуу аалымдардын бул үрөнү  
абыдан тамыр жайып өнүм берди.*

*Дил-нээти ууланбаган, урпагымдан  
дегеле көрө албадым бир дагы жан.*

*Аздектеп Журт Атасы деген жандын  
арбагы түшүнүксүз кеп айтканын,*

*талдоого чамаң жетпей турган өңдүү,  
таспиктеп<sup>1</sup> түшүнтөйүн, назар бөлчү!*

Жүгүнүп таазим кылганыма назар бурбай сүйлөй баштаган Көкөтөй Атабызга дендароо карап турал. Менин ушул абалымды әми гана баамдап, Журт Атасы түшүндүрүүгө өттү:

*Эгеси Кең Ааламдын – Көкө Тәңир,  
эмнени жаратпасын – жан бериптири.*

*Жашаган Жер бетинде адамзатка  
Жараткан акыл берген кошуп жанга.*

*Үзүргү бергенинин – адамзаты  
устүндө унутушту Тәңир барды.*

---

<sup>1</sup> Таспиктеп – чечмелеп.

*Жаратса нени Төцир, бүт баарына  
жарыгым, жан салган деп айттым жана.*

*Шондуктан мээрим төгүп сүйлөй билсөн,  
шамал да ой бөлүшөт адам менен.*

*Биз жашап өткөн доордо – Көк Төцирден  
бездирчү уулуу үрөн аз себилген.*

*Журтубуз тоонун койнун кылып мекен,  
жуурулуп табиятка өмүр кечкен.*

*Аруулук дилибизде уялаган,  
азырган Азезиден сактап турган.*

*Төцирдин бишааратын<sup>1</sup> түз туялган  
Аялар<sup>2</sup> көп болчу элде, ошондуктан,*

*бек кармап бишааратын, ыйык жибин,  
билишчү табияттын баардык тилин.*

*Келер кез, өткөн чактан берип кабар,  
керемет сырды терең сакташчу алар.*

*Элчиси кош дүйнөнүн деп түшүнгөн,  
эл дагы аяларды барктап күткөн.*

*Касиет жанга сицип, канда калган  
кездешет бул учурда сейрек жандан.*

*Табышмак жандырмагын таба турган,  
тагдырдын токсон тогуз ачкычынан,*

---

<sup>1</sup> Бишаарат – аян.

<sup>2</sup> Аяр – өзгөчө касиетке ээ жандар.

*бирөөнү сага ыйгарды жазуу-буйрук,  
баркына жете билгин ыйык тутуп!*

*Ал ачкыч – чен өлчөмсүз түбөлүктөн,  
жан-досун кээ бирөөнүн небак өткөн,*

*качандыр дене-досу калган жерге  
кайрылтып келе турган күчкө эгө.*

*Карегим, кылымдардын чаңы басып,  
канчалар эскерилбей унут калдык.*

*Эл болбойт өткөн чаксыз, ошондуктан  
урпакка бизди эскерүү зарып абдан.*

*А бирок, уйкуңардан ойгоно албай,  
арман ай, жатасыңар али да жай!*

*Урпактар, баскан жолду бабаларың,  
үйүлгөн чаң-тозондан тазаласын*

*Ошондо нугун тапса жаңылбастан  
ооматтуу, журт башына, конот заман.*

*Көтөрүү журттун жүгүн, урпактарым,  
колунан келчү иш эмес ар бир жандын.*

*Калк жүгүн көтөрөт деп арыбастан,  
хан болчу жанды тандайт Бир Жараткан.*

*Кошумча ага анан, түпкү атадан  
келаткан мурас салтты эске салам.*

*Кыркууздун түпкү атасы Ууз хандан  
хан тагы тун уулуна мурас калган.*

*А кийин, чачылгыча қырк урууга,  
ал тукум бийлик қылган жалғыз гана.*

*Чабылган қырк уруудан аман калган,  
чогултуп журттун башын Бөгөй абаң,*

*кайрадан бир хандыкты жаш Эштекке  
кеменгер кайран адам берген эле.*

*Бирөөсүн кош тизгиндин чойуп тартар,  
башчыга кеңеш берип, акыл айтар,*

*бийликке укук берген – алтын таяк,  
башчылык қылган уруу келген сактап,*

*журтка Эне боло турган жан экен деп,  
Бөгөй чап Зулейхага қылган белек.*

*Ээ болоор Эштектен соң алтын такка  
эрениди зар типенип күттүк канча!?*

*Бишаарат аян сырды Тәцир берген  
бел тутуп күтүп жүрдүк үмүт менен.*

*Акыры Журт типегин кабыл қылган  
Айкөлдү сүйүп берди Бир Жараткан.*

*Баягы сан жетпеген журттан анда,  
болгону калган элек чымчым гана.*

*Түптүү журт жоголбосун тыптыйпыл деп,  
тирөөчтү Жараткандан алдык типеп.*

*Эл типеп, Тәцир берген Айкөл берен  
ээ болуп курама элге, такка минген.*

**Жоголо жаздал барып баш көтөргөн  
Журт ээсин, Көк Төңири өзү берген!**

**Айтылып эл ичинде аты калган  
асылдар, адам эмес, тек жаралган,**

**колунан көрпендерин келбей турган –  
милдетти өтөш үчүн жаралышкан:**

**Көкөтөй, Кошой, Бакай, Сергил-энэ,  
Күчүгөн, Бөгөй, Бурул... айта берсе,**

**жарашаар дастанда айткан ар бир жанга  
жаралып, өттүк милдет өтөп гана!**

**Ал эми Айкөл Шердин жөнү башка,  
аркалайт журттун жүгүн ал азыр да!**

**Эсил журт Айкөлдөн соң кайра дагы,  
эзилип таруу сымал чачырады.**

**Балдары бир атанын, арман дүйнө,  
бөлүндү ар улутка ушул күндө.**

**Кыркууздун атын сактап унгусунда,  
кыргызым, болсоң дагы чымчым гана,**

**айланам урпагымдан ат сактаган.  
ат салыш дүйнө элине, болгун аман!**

Муну керемет дебей койсо болбос, ошол мезгилде жалпы элибиз Президентти шайлайбыз деп ызыччуу болгон учур эле да... Анан кантитп Көкө Атабыздын төмөнкү сөздөрүнө тамшанбай койо аласың?..

*Чайпалтпай журт кесесин, урпактарым,  
чамасы чак Ажонду сактап алгын!*

*Бир бүтүн эл болуу үчүн сөзсүз түрдө,  
бел байлап элдин жүгүн көтөрүүгө,*

*Жараткан, Көк Төңири назар салган  
Журт Ээси болуш керек эл баштаган.*

*Көз кыры түшкөн жангага Көк Төңирдин,  
калайык өз тагдырын ишенишсин.*

*Ал анан жазуу буйрук нени жазса,  
ал сөзсүз келет бир күн журт башына.*

*Карегим, түптөн бери келе жаткан  
кеп салдым өткөргөнүн журт башынан.*

*Бул күндө тукумубуз Ууздун деп,  
бергидей түптуулугүн так далилдеп,*

*Атадан калган мурас – алтын такты  
Абыке менен Көбөш сакташпады.*

*«Талашат эртең бирөө» – деп Сулуу хан  
тыйынга алтын такты айландырган.*

*Ал эми Журт белгиси «Көөхар Көздү»  
Акун хан кайтарбастан өткөн көзү.*

*Аманат кутучаны – ичи кара  
аталаш кичүү иниси Нидал-пашаа,*

*баш тартып берген анттан агасына,  
баа бычып сатып ийген арабдарга.*

*Тукуму шол Нидалдын азыр дагы  
тукуруп бир бирине диндеш калкты,*

*топтошкон кан ичкичтер, сан миң жандын  
төгүүдө жер бетине суудай канын.*

*Баш кошуп биргелешип дүйнө калкы  
буларды жок кылбаса – жаман арты!*

Былтыр, ушул саптар түшкөн учурда, жыл айланбай кан ичкич террористтерге бүт дүйнө биригип согуш ачаары кимдин ойуна келиптири?!

*Жашоонун Тәцир жазган нугун бузган,  
жарапган акыл-эстүү – жалгыз адам.*

*Жазуу эмес, бар болгону бузулат нук,  
жакындал жастанап мезгил жылып.*

*Журт куту оогон менен, жазуу-буйрук  
жандантты урпагымды – өлкө кылып.*

*Урпакка калбаса да мурас такты,  
үңгусу улуу журттун – упут калды!*

*Урпагым өлкө делип, ал өлкөнүн  
укканда ажосунун бар экенин,*

*Эр Төрөм алты жашка толгон кезин  
элестеп турам азыр, каректерим...*

*Жетпей көз чындыгына, төгүнүнө  
жалынып турган кезде Көк Тәцирге,*

*каптады кара тумоо Ош-Пирди деп,  
капыстан укканымда калааба кеп,*

*өрт капитап өзөгүмдү, түнү менен  
Өзгөңгө хан өргөөнү көтөрттүргөм.*

*Куту Улук Эл Төрөгө мурасталган  
кан тагын, барс түсүндө уйутулган,*

*койдуруп хан өргөөгө, жоо жарагын  
коштогон атка артып, жол тарткамын.*

*Жетектеп Аккуланы, таң алдында  
жеткемин Ош-Пирдеги Чеп Капкага.*

*Толук жаш<sup>1</sup> курактагы Көкөтөйдү  
таңданткан алты жашар Журттун Ээси.*

*А көрсө, сактагысы келсе журтту,  
ал элге төгөт тура Төцир кутту.*

*Кут кылып Шерди Төцир турса берип,  
Куту Улук Эл Төрө деп ысым бердик.*

Сөз ким жөнүндө болуп жатканына көзүм жетпей, таңдана караган мага, Көкө Атабыз түшүндүрө баштады:

*Карегим, кайда ысымды айтат дебе.  
Калк билген Шердин аты шундай эле.*

*Аяндуу Шердин атын Манас деген,  
айтпастан жат урууга, сактап бекем,*

*Айкөл деп жакындары – эл ичинде  
Куту Улук Эл Төрөсү дешээр эле.*

---

<sup>1</sup> Толук жаш – кырк жаштан өтүп, акыл токтоткон курак.

*Анткени, атапардан балдарына  
айтылып келе жаткан сырдуу ырымда,*

*аяндан алган атты айтса жатка  
ал анда түн түшмөкчү журт башына.*

*Мааниси Манас деген сөздүн эмне?  
Жан-досу, Журт ээсинин, түбөлүккө*

*алыстап кете албастан болуп Пири,  
арбагы айланчыктап жүрөт тиругү!*

*Эл аты жер жүзүнөн өчпөсүн деп,  
Эгемден алгандыктан эли типеп,*

*акыркы күнгө чейин арбагы анын, –  
ал элдин, тыным албай көрөт камын.*

*Андыктан, көзү өткөн соң, калайык калк  
Аяндан Төцир берген атын атап,*

*жеткир деп үнүбүздү Көк Төцирге,  
жалаынып көнгөн эли өз Пирине.*

*Аяндан алган Манас деген аттын,  
Айкөл Шер көзү өткөн соң айтылганын,*

*урпактар али күнгө билишпей так  
уламыш жомок кылышып кеп салышат.*

*Бул эми бүктөм мезгил буйруктагы,  
болгону жетти учур айттар аны.*

*Бир гана кайберендин буту тийген,  
мекендереп тоонун койнун мөңгү кийген,*

**тоолордой бийиктикти, пейилди кең  
тоолугум жоготпостон сактап келген.**

**Дал ошол айкөлдүгү сактап, бирок  
дарегин далилдөөчү тарыхы жок,**

**түбү бир, учу анын ар улутка  
тараган боордоштор арасында,**

**Ууздун атын сактап уңгусунда  
учка толуп калган кыргызыма,**

**далили түптүүлүктүн – улут аты  
дагы да кыркууз бойдон сакталганы.**

**Доордо биз жашаган, Түрк тукуму  
дуулдап оттой жанып күйүп турду.**

**Бал тилге салып көбүн амалданып,  
баш ийбей койгондорун күчкө салып,**

**безери, түпкү атанын атын танып,  
бир тобун кырк уруунун түрк атантып,**

**ансыз да азган элди, онго-солго  
ажырым кылып бөлгөн эки ордого.**

**kyрк ууздун атын буруп – кыргыз деген  
курама чымчым элди баш көтөргөн,**

**кайрадан кыймак болуп түп тамырдан,  
Түрк тукум шум Байтөрө кыргын салган.**

**Алгачкы хан ордону Алтайдагы,  
алтыга толгон Айкөл сактап калды.**

*Келгенде он экиге – кангайлардын  
качырып Алп Дөө дешкен Нескарасын,*

*kyргындан чымчым калган kyргыз элин,  
кайрадан сактап калган Айкөл Шерим.*

*Ал кезде Кошой, Бакай күчкө толгон,  
аттары эл ичине дайын болгон.*

*Калкалап көздөн, сөздөн Kyраан Шерди,  
көбүнчө даңктағанбыз тигилерди.*

*Санжыра уламаны жазышкандар  
сыягы, шол аттарды жазган чыгаар.*

*Андан да өз тилине ылайыктап  
аттарын жазган чыгаар буруп атап.*

*Баарынан өкүнүчтүү – баамымда  
баатырды түрк уулу дээр ал жазууда.*

*Анткени, көбөйүшкөн уй түгүндөй,  
атанын атын танган тукум түркөй,*

*аракет кылып баардык күчү менен  
атакты жайылтышкан «түркпүз» деген.*

*А демек, түрк тукум деп kyргыздар да  
айтылып калган чыгар жазууларда.*

*О кийин, күчкө толгон кезде, Шерим  
бошотуп бөтөн элден мекен, жерин,*

*kyргызды – kyргыз деген аты менен  
кыйырга тааныттырган Айкөл берен!*

*Ал кезде адамзаты жер бетинде  
азыркы адамдардын чайреки эле.*

*Ал эми жерлеребиз биз ээлеген  
алгачкы көркүн сактап менменсинген,*

*тоолору мәңгү кийип, андан аккан  
туптунук мөл суулардан кана жуткан,*

*талаалар гүлгө оронуп жашыл кийген  
төп келчү тоолуктардын пейли менен.*

*Жыртпастан ченем ченсиз жердин бетин,  
жеткидей жан сактоого себилчү эгин.*

*Суусу мол жерди тандап, жат душмандан  
салынчу коргонгудай чептер чакан.*

*Доорунда дал ошондой чепте чакан  
дооранды сүргөн элек Тәцир жазган.*

*Ай тамга Баасыз хандын тууру делген  
Алайды – ыйык ордо тутуп келдик.*

*Ал кезде тукумдары Баасыз-хандын<sup>1</sup>,  
айтайын ээлик кылган хандыктарын:*

*тукуму Айтамгалуу<sup>2</sup> Баасыз хандын  
түптөгөн Даван<sup>3</sup>, Үрүш<sup>4</sup>, Өзгөн шаарын.*

---

<sup>1</sup> *Баасыз хан* –

<sup>2</sup> *Айтамга* –

<sup>3</sup> *Даван* – Фергана.

<sup>4</sup> *Үрүш* – кыйрап жок болгон шаардын аты.

*Давандын ээси Элеман болгон менен,  
Алайдан түшчүү эмес, малга кенен.*

*Үрүштуу Үрүш кылган чындыгында,  
үндөбөс, бир мүнөздүү хан Баймырза.*

*Арыбас Дулдулдардын атак-даңкы  
ал кезде тамшандырган канча жанды,*

*сөзүмдүн нугун саал бурганыма  
сыягы, болбостурсуң анча капа...*

## **КӨКӨТӨЙ АТАНЫН БЕК АРСТАН ТАЙЧЫ ЖӨНҮНДӨ БАЯНЫ**

*Кичүүсү Баймырзанын бек Арстан  
кызыл чаар Дулдулдардын тайын баккан.*

*Кыязы, ошонусу болуп себеп,  
кийин ал Тайчы атальп кетсе керек.*

*Атына заты анын келишип төп,  
ажалдан кайра тартпас Арстан бек.*

*«Агамдан талашпаймын бийликти» – деп,  
ал тиги азилердин элин жөөлөп,*

*апарды титиретип каары менен  
Ахсыкет<sup>1</sup>, Андуканды<sup>2</sup> бут ээлеген.*

*Алайга атайылап келип анан  
ал мага өтүнүчтүү добуш салган:*

---

<sup>1</sup> Ахсыкет – Намангандын жанында жайгашкан эски Аксы шаары.

<sup>2</sup> Андукан – Анжиян.

**«Абаке, Өзгөндөгү капка чебиң,  
агаңдын баласымын, мага бергин.**

**Ар кимди коржондотуп бийлетеңстен,  
ал жерди, өз бооруңмун, ээләйин мен.**

**Зер алтын байлыгыңдын казынаңда  
запалым тийбейт жырык тыйынына.**

**Көбөйтүү келет колдон, анан аны  
керектей турган учур чукуп калды...» –**

**Тик карап, оттуу карек чачып жалын,  
тайманбай сүйлөгөнүн жактыргамын.**

**Капкада башкаруучу ишке анан,  
кылайып ошол күндөн катышпагам,**

**тийиштүү болгон менен. Жалпысынан  
тек баарын бүтүрүүчү бек Арстан.**

**Эрдигин, иштин көзүн таанығанын  
биличүмүн Эр Төрөм да жактырарын.**

**Таласка көчүшүнө болгон себеп  
кыязы, дал ушул да болсо керек.**

**Бийликтин кош тизгинин Арстан бек  
бийлетеңпей өзгө жанга бек кармайт деп,**

**Эр-Төрөм көзү жетип, кетпей наары<sup>1</sup>  
ээләйин деген экен кең Таласты.**

---

<sup>1</sup> *Наары* – кадыр-баркы.

*Оозунан чыккан сөзгө бек экенин  
ошондо далилдеген Тайчы бегим.*

*Топтолгон зар-алтындын баарысын төң  
Таласта хан ордого жеткирттирген.*

*Анткени, аташ учүн бир хандык деп,  
алтын-зарabyдан көп керектелмек.*

*Баймырза сыйктуу эле бек Арстан  
бир мүнөз кырс жан болчу сырын каткан.*

*Баамымда, шол мүнөзү түрткү берип,  
Айкөлдүн айкөлдүгүн ичен жээрип,*

*Арстан бек сыр бөлүшпөй эч ким менен,  
өч алмак болот каңгай, азилдерден.*

*Абалтан адат болгон каңгайларга,  
азапты салыш учүн душманына,*

*аларга кастай эмес, достой келген,  
аянбай асылдардан тартуу берген.*

*Алданган жалтырына элди, анан  
аз аздан бир-бирине душман кылган.*

*Алардын шол айласын өздөрүнө  
колдонмок болгон тура, Арстан, көрсө.*

*Тунуйук, Полон, Санжы, каңгайлардын  
тизгинин какмак түгүл болуп жакын,*

*кейитпей мурдакыдай салык салып,  
кербенге капка-чепти кенен ачып,*

*ал эмес айрымдарын Карт-Торудан  
ашыртып жигиттерин кошуп турган.*

*Анысы Айкөл эмес мага дагы  
ал кезде чындык эле жакпаганы.*

*Сырт салдык Арстан бекке баарыбыз тең  
Санжылар менен бирге болуп кеткен.*

*Дарексиз болуп Төштүк, Бокмурун – жаш,  
дилимде жектесем да – болсун деп баш,*

*билигизип наарызылык эч сөз айтпай,  
бийликті талашпадым, калтырып жай.*

*Ал эми казынамда байлыгымдын  
Арстан кемитпеди жез тыйынын.*

*Алтындан, мис, күмүштөн чаап теңге,  
арттырып сан байлыкты, жыйган дилде.*

*Көөдөндө сырын билбей тириүлүктө  
кун бүтүп узаптырызы о дүйнөгө!*

*Баймырза Коңурбайдан таап жазат,  
бек Арстан Үруштө анын ордун басат.*

*А бирок, элдин оозу көнгөндүктөн  
аталып Тайчы бойдон кала берген.*

*Катылган сыр ачылып калгандыктан  
тукуму Дулдулдардын тез азайган.*

*Аларды сактап калыш үчүн Тайчы  
азаптуу күн кечирип күч жумшады.*

*А бирок, бар мээнети кетип желге,  
азайып жок болушат өздөрү эле.*

*Кочуштан агып түшкөн сууга окшоп,  
кетерде журттун куту турбай токтоп,*

*коргондун чети ойулуп, ошол жерден  
калааба журт башына түшөт экен!*

*Түшкөнүн шол калааба журт башына  
туйунбай Бакай, Кошой, Айкөл Шер да,*

*арман ай, Ази уулунун тилин алып  
ажалга аттанышкан тике багып!*

*Арстан бек аттар менен Айкөл Шердин  
аянбай камсыз кылып аскерлерин,*

*ал өзу Бээжин беттеп аттанbastan  
асырап аргындарды калып калган.*

*Аттанып сан мин аскер жоону беттеп,  
артына кайткандары санга жетпейт.*

*Ичине катып кегин бек Арстан  
ишиди Боханьнанын<sup>1</sup> болуп калган.*

*Жердеген Ыйык-Көлдө Кош-Барсканды<sup>2</sup>  
жигилдер<sup>3</sup> болчу анын тагалары.*

*Кыз алып, кыз беришип алар менен  
катышын үзбөй бекем сактап келген.*

---

<sup>1</sup> Ишиди Боханьна – Кытай бийлигин Ферганада жүргүзгөн киши деген мааниде.

<sup>2</sup> Кош-Барсан – Барскоон.

<sup>3</sup> Жигилдер – уруу.

**Арзыган колуктусун бек Арстан,  
аны да жигилдерден тандап алган.**

**Давандын көкүрөгүн толук бийлеп  
каталуу дүмөктүү ойу көөдөндө бек.**

**Тайчыны өздөрүнө имергени,  
тартуулап кытай ханы, перстин беги,**

**жалтырак өлүү байлык эмес жалаң,  
жан эттен бүткөн сулуу кыздарынан,**

**жар болсун кадырыңа жеткен дешип,  
жан дилден сыйлагандай түр көрсөтүп,**

**себине жигит-кыздар күң-кул менен  
сандаган жылтыр буйум тартуу берген.**

**Кеткендин кегин алыш үчүн гана  
калп эле кубангандай болуп ага,**

**көргөзүп аябасын кайындардан  
катара калың берет аргындардан.**

**Тайчыны колго алдык деп куулук менен,  
тигилер алданганын билбейт экен.**

**Балдарды төрөлүшкөн эки аялдан,  
билизбай тындым кылат бек Арстан.**

**Чакпасын өз тукумум өзүмдү деп,  
чарайна кезинде эле жерге берет.**

**Көөдөнгө каткан кегин бек Арстан  
кезеги келип баштайт Конурбайдан.**

*Кытайдан алган аял Хоисине  
кылыптыр мамилесин ал өзгөчө.*

*Башкадан сурап-билип – сынамакка  
байкатпай Хой ханша суроо салса,*

*куулугун билбегендей бек Арстан  
кууланып, аял билген жооп айткан.*

*«Байлыгы, баатырдыгы болгон менен  
бирок, бул байоо, энөө байкуш экен.*

*Баарынан эң жакшысы, эмне десем  
билимин, аткараарын үн дебестен», –*

*деп Хой, билдириүүнү талап кылган,  
кытайдын хандыгына жооп жазган.*

*Акылдын күчү менен Арстан бек,  
аларды толук бойдон ишендиret.*

*Дөөмөтү<sup>1</sup> келгендиктен бек Арстан,  
дөөлүттүн ташы өйдө учуп турган.*

*Карама-каршы ага, ошол тапта,  
Калчанын ташы кулайт төмөн жакка.*

*Адамдын ырысқысы качарында,  
алдастап урат бойун тоого, ташка.*

*Шол тапта ырысқысы Конурбайдан,  
шырылдап куйупууга даяр турган.*

---

<sup>1</sup> Дөөмөтү – ооматы.

*Келгенин шол учурдун баамдаган  
Арстан бек аялына суроо салган:*

*«Бээжинден Бохиньнага чейин жерди  
багынтым, ошондуктан менмин ээси», –*

*дегенин Конурбайдын, келген кербен  
дуулдап кеп салууда, уктуңбу сен?» –*

*бир азга ызалуудай туруп анан  
буулугуп Арстан бек сөз улаган:*

*«Дал ушул Боханынаны бийлеш үчүн  
тартууга келгениңди, Хой, түшүн.*

*Кайдагы кан ичерге байлыктарын,  
кайнатам, каалабаймын тарттырганын.*

*Озунуп Конурбайды жок қылбаса,  
жок болот шум Калчадан, атаң, анда.*

*Өзүндөй айла-амал менен гана,  
өлтүрүү мүмкүн аны, болбосо ага,*

*түз барса Алгарасы андан мурда,  
түгөнгүр, арга табат сактаганга», –*

*дегенин туура көрүп Хой ханша,  
шол замат кат жазыптыр атасына.*

*Башкага ишенбеймин, мен барам деп,  
Бек Арстан катты алыш өзү кетет.*

*Ал эми ага чейин бек Арстан,  
арага жик салуучу амал тапкан.*

**Хоинин боордошу Чжунцзыдан,  
аракет небак эле баштаттырган.**

**Конурбай дарыланып, Нъенченде<sup>1</sup>,  
Чин-Миндин үңкүрүндө жаткан кезде,**

**«Айыксам хандын башын кесемин» – деп  
айтканын бир аяры айтып келет.**

**Шул сөздү шылтоо кылып Чжунцзы ханга  
шарт койуп, макулдугун сураганда,**

**териккен текебердүү сөзүнө, хан,  
тигинин койгон шартын макул тапкан.**

**Жетимиш аярынын Конурбайдын,  
жетиштүү зерин чачып, анын кыркын**

**көндүрүп Конурбайга карши, Чжун,  
kyңк дебей баш ийгендей табат кутум.**

**Оозунан чыккан ар бир сөзү анын  
ошентип Улуу ханга болот дайын.**

**Кесирлүү сөзү ашынып кеткендигин,  
кун сайын кутумдардан жеткендигин,**

**бекемдеп, алыс жерде Хон-сандан,  
билдириүү алып келет бек Арстан.**

**Тайчынын, максатына көздөп келген,  
тартачыны мына шонтип таамай тийген.**

---

<sup>1</sup> Нъенчен – Тибеттеги тоонун аты.

*Улуу хан бөлүп алып Чжу экөөнү,  
угузбай башкаларга, буйрук берди:*

*«Жан эмес, билгизбестен желге дагы,  
жок кылып келесиңер Конурбайды.*

*Бул ишке хан сарайдан кеткенин шек  
билбесин бир дагы жан бизден бөлөк.*

*А демек, аярлардын койбой бирин,  
ал эмес аскадагы кара үңкүрүн,*

*түп орду менен тыйпыл кылмайынча,  
тируулөй келбейсиңер кайтып мында.*

*Үңкүрдү Хао аярга жардырган соң  
ундөтпөй аны дагы жок кылган он.*

*Буркандан<sup>1</sup> жазаларын алысты деп,  
баардык эл айтышкандай болушсун кеп.*

*Каалаппы, каалабайбы эми бирок,  
кайтууга убададан акыңар жок.*

*Ишиңер жакшы бүтсө тартуу күтөт,  
болбосо экөөндүн тең күнүң бүтөт», –*

*ушундай буйрук менен, билбеген жан,  
Улуу хан тиги экөөнү аттандырган.*

*Тагдырдын жазуусунун чындыгына  
там берчү учур келди, эми мына...*

---

<sup>1</sup> *Буркан* – Каңгайлардын кудайынын аты.

*Күн бүтүп ичер суусу түгөнбөсө,  
Конурбай дилин берген Кара күчкө,  
  
башкага жашоосунда ынабаган  
башчынын тилин алып, кантип анан,  
  
калганын жан алгычтар арасында  
кашайып туйбай калмак, ошол чакта?  
  
Баарынан Аалам сырын түя билген,  
бири да аярлардын, эмнеликтен,  
  
ажалдын сунган колун туйунbastan  
ар кими өздөрү үчүн көрүшкөн кам?  
  
Ал эми кабары жок аян сырдан  
Арстан бек, менмин десе, муну кылган,  
  
көрүнүш кадыресе тирүүлүктө,  
көңүлгө, каректерим, бек түйгүлө!..  
  
Башчысы кутумдардын Хао аяр  
баардыгын жөнгө салып кутмөк даяр.  
  
Өздөрүн кадыресе пенделерден  
өзгөчө жарапгандай бийик сезген.  
  
Ааламга түз баруучу жолдобуз деп,  
ар бири дилдеринде ишенген бек.  
  
Отуз үч кутум менен отуз аяр  
ободон алмак болуп аян кабар,  
  
Көк-Тоодо, аян алчу – Сүт-Булакка  
кетишет ошол күнү таң алдында.*

*Отузу табынууга – отуз үчү  
отузун максат кылып өлтүрүүнү,*

*неликтен ыйык жерди тандашты деп,  
нээттен берген суроо болмокчу эп.*

*Кадырлуу аярлар деп хан сарайда,  
kyрк кутум бөлөнүү үчүн атак-даңкка,*

*ыйык жер курмандыкты кылмак талап,  
чалышса – тилектерин кабыл кылмак.*

*Отузу артта калып – отуз үчү  
ободон алабыз деп аян үндү,*

*аяндуу ыйык жерге мурда барып,  
аларды күтүшүшмөк даярданып.*

*Конурбай жанындагы жети аярдан  
кутумдук кылат деп эч шек албастан,*

*карегин ныл бастырып жазуу-буйрук,  
капарсыз өлүмдү ага койгон буйруп.*

*Шол тапта Чжунцзы, бек Арстан,  
буйругу менен хандын мөөр баскан,*

*аскада кара үңкүргө жетип аман,  
буйрукту аткарышат тагдыр жазган!*

*Жазмыштын кудурети болбогондо,  
Конурбай түшмөк эмес бейкам колго.*

*Капилет кирип барып бек Арстан  
канкордун башын кыйып, мооку канган.*

*Курч албарс кыя чапкан чачсыз башы  
кылкызыл канга үнкүрдү бойоп жатты.*

*Сарыккан канга карап албарсынан  
санаасы тынып турду бек Арстан.*

*Капилет кыйылган баш бир кыйлага  
кыркырап, тоголонуп, тийип ташка,*

*түпкүргө түшөрүндө ақыркы ирет  
тырпырап жасагансыйт ал аракет.*

*Шол тапта жер жаңыртып кишенеген  
шайтандан бүткөн аты учуп кирген.*

*А бирок, конурсуган кан жытынан  
Алгара кечиккенин дароо туйган.*

*Жыйрылып канаттары, ошол замат  
аскадан кеткен экен төмөн кулап.*

*Жетишип максатына жарым-жарты  
жок кылуу калган эми кутумдарды.*

*Хао аяр назар салып Арстан бекке,  
кандайдыр жамандыкты сезсе деле,*

*а бирок, Улуу хандын убадасы  
ал кайдан эки болсун деп алданды.*

*Отуз үч кутум кайтып келгичекти,  
орчуңдуу тапшырманы бүткөрмөкчү.*

*Ошентип, далай кылым Кара күчтүн  
ордосу болуп келген бул үнкүрдүн,*

*аяктап жалғандагы вазийпасы,  
аны азыр Хао аяр жардырмакчы.*

*Бұтқөрүп жасай турған ырымдарын  
«Болду эми, кеттик» деген Хао аярдын,*

*буйругун аткарышып баарысы тең,  
түшмөкчү болушканда тигил төмөн,*

*Бек Арстан дорбосуна ала кирген  
«Берем» деп башты ханга салат экен.*

*Баарысы аман-эсен түшүп жерге,  
байрапбай алыс узап кеткен кезде,*

*«Карс» деген добуш чыгып, тунуп кулак,  
кара зоо түтүн бүркүп көккө атылат.*

*Аскада үңқүр эмес, калдайған зоо  
айланат ташка, кумга өзөн толо.*

*Чаң-тозоң тарап, тынчып калған кезде,  
чаалыккан берки аярлар келген эле.*

*Жебенин тиігендиги дал бутага  
билинет мына азыр, ушул тапта.*

*Болбосо чарчаганы, аман-эсен  
бирөөнүн бир да жери чийилбестен,*

*келишкен кутумдарга карабай тик  
сурады тигилерден Хао минтип:*

*«Кетишкен эки топтун, бири аман  
кепдиндер, әкинчиси кайда калған?» –*

*Башчысы отуз үчтүн Олую Ши,  
басыңкы киңкил добуш салып, минти:*

*«Караңғы түпкүрдөгү жалындаған  
кылкызыл отту көздөй агууда кан.*

*Ошол кан – отуз аяр каны экенин,  
олуя Ши айтканга ишенерсин.*

*Алдыга бириңчи топ мурун барып  
Ааламда Көк Жылдыздан аян алдык:*

*«Отузду чалгыла, – деп, – курмандықа» –  
ободон үн угулду шол аянда.*

*Жүз буруп уясынан чыккан Күнгө  
жандары кетти апардын эркиндикке.*

*Ободо Улуу Күнгө кетпей бирок,  
оп тартты жан-досторун түпкүрдө от.*

*Аярым, отуз эмес, ошол отко  
жаныбыз биздин дагы кетти кошо!*

*Чжуңцзы! Улуу хандын берип ийген,  
ичели, куй шарабын, баарыбыз тең!» –*

*ошондо Чжун менен бек Арстан  
ободо Улуу Күчкө беришип там,*

*кеткендей аргалары, бир-бирине  
каректер кадалышып бир ирмемге,*

*бириңчи эсин жыйып бек Арстан,  
билмексен болуп минтип добуш салган:*

**«Белегин Улуу хандын билер бекен  
дедик да, Ши Олуя, пенделиктен.**

**Ал эми так буйрукка жазуудагы  
арга жок, аткарылар учур чагы!**

**Ушундай кырдаалдарга ылайыктап,  
Улуу хан ачыттырган анар шарап.**

**Түпкүрдө отту көздөй агып жаткан  
түспөлдөш кызыл канга өзүң айткан,**

**аялар, тириүлүктө анда, демек,  
акыркы даам татчу келди кезек.**

**Чшунцзы! Өтүнүчүн Олуянын  
орундап, алыш келгин хан шарабын!» –**

**Арстан бек сөзүн айтып бүтөр замат  
атайын ачытылган анар шарап,**

**оролуу, чыны көөкөр идиш менен  
ортого койуп Чжун мындай деген:**

**«Буйругу Улуу Күчтүн, кошумча ага  
башкарган баарыбызды Улуу ханга  
каршилык көрсөтмөк ким? Айтпасам да  
көрүнүп турган нерсе Күндөй даана.**

**Болгону жалгыз суроо, Олуя Ши!  
Биринчи керек мууну ким ичиши?**

**«Дирт» этип Олуянын кансыз эрди,  
добушу күңүрт чыгып мындай деди:**

**«Биз татар ақыркы даам, бул жалганда,  
буйруган қыркыбызга бирдей қылка.**

**Ал эми сипердин жөн такыр башка,  
келдиңер буйрук гана аткармакка.**

**А бирок, әрте-кечпи, сипердин да,  
айланып келет шул күн башыңарга.**

**Ал азыр далай жолу тириүлүктө,  
ар бириң шарап ичкен кесеңерге,**

**куйдургун хан шарабын, суусун кансын,  
кыйноосу тириүлүктүн артта калсын.**

**Тозоктун алоолонгон жалынына  
түшөлү ҳаныбызга биз да удаа.**

**Биринчи, ақыркы ирет бул жалганда  
буйрукту бердим, Хао, сенден мурда,**

**Аттанып баратабыз түбөлүккө,  
аярым, кир сактаба көңүлүң!» –**

**Олужао аярдын көздөрүнө  
тик карап сөзүп айттып бүткөнүндө,**

**Хао аяр кең күрмөнүн чөнтөгүнөн  
кесесин алышып чыгып мындай деген:**

**«Жалганды түбөлүктөй сезгендиктен,  
жаңылыш адамдардан кетет экен.**

**Алдырып ачкөздүккө қыркыбыз тең  
алдандык Улуу ҳанга, пенделиктен!**

*Жашоонун бар кызыгын күнүмдүк деп,  
баш тартып биз алардан көнгөн элек.*

*Жакындап ақыркы күн калган кезде  
жалтырың женди бизди, жалган дүйнө!*

*Абийирди алмаштырган алтын-дилде  
аралжы болот дедик биз эмнеге?*

*Катылган кумуралар алтын толгон  
калышат ошол жерден козголбостон.*

*Азгырып, кала турган шол дүнүйө,  
аттанып баратабыз сүртүнуп көө.*

*А балким, Улуу Күчтүн, биз баш ийген  
буйругун кылгандырбыз аткар деген?*

*Талданат мунун баары түбөлүктө,  
тартынбай, бурадарлар, ууну ичкile!» –*

*деп Хао шарапты алып кеседеги,  
даамын албай туруп тартып ийди.*

*Артынан аярлардын калбай бири  
аякта шараптарын шыпкай ичти.*

*Андан соң күн чыгышты карап баары,  
аярлар түбөлүккө уктап калды.*

*Корумдап аярларды Чжуңцзы, Арстан  
Калчанын, Алкаранын башын салган,*

*дорбону коштоодогу атка артып,  
жөнөштү түнү менен сапар тартып.*

*Жол жүрүп күндөп-түндөп бир аптада  
жеткенде Ачкайкыда айрылышка,*

*Арстан бек Чжунцзыны токтой тур деп,  
акырын, бирок өктөм сүйлөдү кеп:*

*«Эгерде эжең кымбат болсо сага,  
эмесе, көңүл койуп сөзүм тында.*

*Өлтүрткөн кырк кутумун Улуу ханың,  
өлтүртөт, барсам эгер, мени дагын.*

*Сени да, өзүмдү да сакташ үчүн,  
садагам, мына мындаи, кылдым бүтүм.*

*Баштарын Алгаранын, Коңурбайдын  
байланып өз жериме тез кайтайын.*

*Бул ишке Улуу хандын катышканын,  
дапилдейт, баш салынган дорбосу анын.*

*Эгерде ханың мага тийишпесе,  
катылуу бойдон калат сыры ичте.*

*Антпесе, баркы кетчу таралат кеп,  
атақтуу колбашчысын өлтүрттү деп.*

*Туулган тирөөч болуп бул жалганга,  
түбөлүк жашай турган жок адамда.*

*Айткандай Олуя Ши, эрте-кечпи,  
акыры өлөрүбүз чындык дечи.*

*А демек, акыл-эси жайында жан  
ажалдан корксун неге келе турган?*

**Өлүмдөн качты деген ойдо калба,  
өтөөчү көп ишим бар бул жалганда.**

**Жазмыштын шол буйругун аткаруу үчүн,  
жардамчың экениңди, зарыл билүүң.**

**А демек, ханың менен мамилемди,  
айтарсың, үзбөгүдөй таап кепти.**

**Элиме жол тартайын, келе колуң,  
эсен бол көрүшкөнчө, Чжун боорум!» –**

**ошентип бөлүнүшүп Ачкайкыдан,  
ал экөө эки жакка жол улаган.**

**Ошондон, көзү өткүчө бек Арстан,  
Жобгусу Боханьнанын<sup>1</sup> деп аталган.**

**Түргөштөр, көзү өткөн соң Айкөл Шердин,  
таруудай чачыраткан курама элин.**

**Кекенген Сулуу ханга бек Арстан  
кутумду пайдапанат көнүп алган.**

**Барс жылы, мүчөлүндө Сулуу хандын,  
билизбей түн койнунда алып башын,**

**калтырып башсыз денин, түнү менен  
кутуму бек Арстанга берип ийген.**

**А бирок, ордун баскан Сулуу хандын  
артында калган уулу Туткаҗандын,**

---

<sup>1</sup> Жобгусу Боханьна – Кытай бийлигин Ферганада жүргүзгөн киши деген мааниде.

*акылы, эрдиги да атасынан  
артыкча жараганын баамдаган,*

*Бек Арстан кутум эмес, Кашкар хандан,  
бел куда түшүп барып, сурайт жардам:*

*«Айтылуу Эл-Төрөнүн сан байлыгын  
Ээлеген түргөштөрдү қылсаң тындым,*

*Барсхан, Суяб, Нускет, Талас толук  
багынат баш көтөргүс кулун болуп.*

*Ал эми Даван, Алай мен турганда  
тиишиштүү толук бойдон, Улуу ханга»,-*

*тилиинен бал тамызып бек Арстан  
тигинин көөнүн шунтип бийлеп алган.*

*Кол курап тандалмалуу жоокерлерден  
Кашкар хан түргөштөрдү чапкан экен.*

*Жебеси Согду хандын таап жазат,  
Сулуунун Туткажаны туткундалат.*

*Аскердик дарамети Туткажандын,  
арбаптыр эр көкүрөк Кашкар ханын.*

*Көк жалды тааный билген Улуу ханга  
Кашкар хан Туткажанды тартуулласа,*

*ордумду хан сарайда бекемдейм деп,  
ойунда Фумын Линчо ишенет бек.*

*Болжолу кашкарлыктын чыгып туура,  
белеги жаккан экен Улуу ханга.*

*Улuu хан Туткаjанды Тухо-сянь деп,  
урматтап жарым хандын ченин берет.*

*Атакты ыйгарганы менен ага,  
а бирок, бийлик бербей караманча,*

*кармаптыр арстандай капастагы,  
кайтартып чаптырмакка элин аны.*

*Тогуз жыл өткөндөн соң, чычкан жылы  
«Тындым кыл» деп жиберет бек Арстанды.*

*Кытайдын сарайында бек Арстандын  
кутуму, билдириптир иштин жайын.*

*Белинен Канжыганын, Туткаjандын,  
Бек Арстан жолун тосуп, алат башын.*

*Бир кезде Акдербишти жолуктурган  
Баасыз хан Дулдул аттан тукум алган,*

*баягы Ак үңқүрдү, бек Арстан,  
баштардын сакталучу жайы кылган.*

*Кесилген Туткаjандын башын алып,  
кеч бешим Ак үңқүргө жете барып,*

*үйүлгөн нечен эрдин баштарынын  
устунө таштап башын Туткаjандын,*

*албарсын алып кындан, чаап ташка,  
аны да ыргыткан соң үймөк башка,*

*кош колун көккө созуп, тизе бүгүп,  
карғаптыр өзүн өзү мына минтип:*

**«Кудурет! Адамзаттын тұсун кийген,  
кыязы, болсом керек жаналғыч – мен?»**

**Аралаш касташыма кандаштардын,  
карачы, кагыратып үйдүм башын.**

**Азаймак тұгұл бирок, күндөн күнгө,  
арбызы адамдарга кегим ичте.**

**О Тәңир! Кимдин өчүн алдым кимден?  
Ошону айрый албай турамын мен.**

**Башында, тұлқұгө окшоп, азилердин,  
буға да, тигиге да бүгүлгөнүн,**

**сатқындық қылышканын жектегенден,  
сазайын колдоруна берсем дегем.**

**Анымдан пайда эмес – таап зыян,  
айрылдым тирек туткан жакындардан!**

**Шондон соң, чындал анан, кек куушума  
шарт дагы, ыңгай дагы, келди туура.**

**А бирок, өздөн-жаттан алам деп кек,  
арман ай, бириндөөгө болдум себеп!**

**Тараган бүт тукумун Ууз хандын  
түндүгүн бир қылууга көргөн камдын,**

**бөлүштүм оор жүгүн деген ойдо,  
билибепмин түшкөнүмдү түпсүз орго.**

**Алам деп кумалакты карындағы,  
аттигин, чиритипмин куйган майды!**

*Бул буйрук, бешенеме өзүң жазган,  
барамын тозогуңа жалтанбастан.*

*Кең пейил, кечиримдүү, Кудуреттүүм!  
Кабылда көрпенденин бир тилегин!*

*Баймырза, Көкө абам, Айкөл Шердин  
билимин арбактары тиругү экенин.*

*Арбагы асылдардын, бек Арстандын  
ак кызмат өтөймүн деп адашканын,*

*алганын мойунуна, укса экен деп,  
акыркы зар тилегим турам тилеп.*

*Ак кызмат өтөп келген бул үнкүргө,  
алынган баштар толду ушул күндө.*

*Кураган баштар менен кошуулуп мен,  
Кудурет, тозогуңа биргэ түшөм», –*

*боздогон Тайчы Арстан басып үнүн,  
бир кезде Хао аярдан үйрөнгөнүн,*

*кунт койуп, шашылбастан, жасап бүтүп,  
үнкүрдүн жарылуусун калды күтүп.*

*Комузун койнуңдагы колуна алып,  
коштолтур мундуу күүнү добуш салып:*

*«Кудурет сырын купуя катып,  
күн кечкен тукум кылымды артып,*

*курушуп чепти урбас бекем  
күтүшкөн кароол – карышкыр-иттен.*

*Ачыкка сырды чыккыча алар,  
асырап баккан арыбас Тулпар.*

*Арман ай, анан аралап шайтан,  
ачылды сырды кылымдар каткан.*

*Ажырап Дулдул-Тулпардан эли,  
андан соң кыйрап урабас чеби,*

*каны жоо кытай калкына эми,  
карамдуу болуп калышты эли!*

*Тамыры калса өнөр деп бир күн,  
тартынбай дарак бутагын кыйдым.*

*Калк камын көргөн калбады жакшы,  
кагырап жатат саткындар башы.*

*Үңкүргө үйдүм саткындар башын,  
унум ук, Төңир, мен дагы саткын.*

*Көзүмдөн аккан армандуу жашым  
көл болуп түпсүз сырымды катсын!*

*Үйрөнгөн Хао аярдан дуба  
устүмдө тоону уратат, мына!*

*Кагырап жаткан куу баштар менен  
көмүлсүн бирге күнөөлүү денем!..» -*

*боздогон армандуу үн, комуз коштоп,  
бир ирмем убакытта калды токтоп.*

*Дүңгүрөп жер силкинип бир нече ирет,  
«Дүңк» деген добуш чыгып жер термелет.*

*Тоо урап, из да калбай Ак үңқұрдөн,  
Тайчыны баштар менен бирге көмгөн.*

*А бирок «Арман күүсү» көмүлбөстөн  
айтылып эл ичинде кала берген.*

*«Арманы бек Арстан Тайчынын» деп,  
артында калган уулу Сеид чертет.*

*А балким, эл ичинде азыр дагы,  
айтылып же чертилер ал «Арманы».*

Азыркы күндө «Бекарстан Тайчы», «Бекарстан ташы» деген күүлөр көбүнese түштүктө арбын чертилгенин билип қалдым. Муну Ақылдын уулу Шаазада магнитофонго жаздырып угузду. Мага таасир эткени Карамолдонун черткен варианты болду.

*Чырагым, доорубузда биз жашаган,  
эл, жердин жөнүн айтып жатып, анан,*

*эскерип бек Арстанды жөнсүз эле,  
эмне үчүн узун сөзгө кирди дебе.*

*Айтканым, урпактарым, чеки көрбө.  
антүүмө себеп болгон жалғыз нерсе,*

*жазатын нечен кылым мурун тапкан,  
жолугуп тириү арбакка, анын айткан*

*баянын төкпөй-чачпай урпактарга  
баяндап бере турган адам чанда!*

*Төрөлсө андай адам кайсыл элде,  
төгүлөт ошол элге – Кут-береке!*

*Ал кутту калк токтотуп калабы деп,  
арбактар турган кези убайым жеп.*

*Жарыгым, өткөн менен учур чакка  
жапжалғыз көпүрөсүң ушул тапта.*

*А бирок, алмусдактан ушул күнгө  
адамдын күчү жетпес түшүнүүгө,*

*тируүлөр баалап бербес накта баасын  
баа жеткис, арбак үчүн, асыл затсың!*

*Кезинде сырын ачар ичке каткан,  
көөнүнө төп келчү жан жоктугунан,*

*көмүлгөн өзү менен сырды айтканга,  
карегим, күштар эмес, кимдер гана!*

*Кырааным Арстан бектин ким экенин  
калкымда кандай айтат, так билбеймин.*

*Ал эми бек Арстанды, Жезтандайдын  
айтпасы дастанында, мага дайын.*

*Анткени, тиরуулуктө көөнү анын  
абыдан калгандыгын баамдаймын.*

*Жан-досу, ал экөөнүн Түбөлүктө,  
жолугуу мүмкүн эмес азыр деле.*

*Салмагы Журт жүгүнүн, бек Арстанды  
саз жайдан<sup>1</sup> бошотподу али дагы.*

---

<sup>1</sup> Саз жай – Бек Арстан Тайчы Ак үңқұрду жардырып өлгөндөн кийин анын жан-досу кабылган жай.

*Бошонгон бар милдеттен толук мага  
бул жагдай маалым болот учурунда.*

*Өтөдүм журт мүдөөсүн деген ойдо  
өзүнүн баткандыгын билбей шорго,*

*кетирген кемчилдигин бек Арстандын,  
кеп салдым, кечирсин деп, урпактарым!*

*Жай алсын түбөлүктөн жан-досу деп,  
жарыгым, дуба айта жүр, тилек тилеп.*

*Карегим, Эл Төрөсү Айкөл Шердин  
кезинде үзөнгүлөш болгон эрдин,*

*кемчилиң кече билип, артык жагын  
калайык таразапап баалап алсын.*

*Ал азыр бурган жерден сөздүн нугун  
арылап узартайын, көнүң бургун.*

## **КӨКӨТӨЙ АТАНЫН КАССАНДРА ЖӨНҮНДӨ БАЯНЫ**

*Айттым го, доорубузда жердин кецин,  
ал эми калаа, чептер аз экенин.*

*А бүгүн жер көрүнбөйт ээн жаткан,  
адамга толуп, бетин калаа баскан.*

*Тушумда бул өрөөндү мекендерген  
тукумун Ууз хандын, баарысын тен,*

*бул күндүн там үйүнө көк тиреген,  
бирөөнө батырууга болот го дейм?*

*А демек, элдин өнүп-өскөнүнө,  
айтылган салыштыруу өзү күбө.*

*Өнүгүү зарыл нерсе, бирок анын  
өзүңөр талдагыла баардык жагын.*

*Жашоону улантуу үчүн, адамзаты  
жайына койуш керек табиятты.*

*Кетирип жердин көркүн, өрттөп, казбай,  
көзүнүн карегиндей билсө сактай,*

*Жер-Эне – балдарына койнуундагы  
жашоонун соолубаган мөл булагы!*

*Абалтан адамзаты, бирок анан  
жер жүзүн кор тутууну адат кылган.*

*Түпкүрү не болуптур – көктү тешип  
туңгуйук Аалам койнуун сапар кезип,*

*кол жеткис нерсени эңсеп – колдо турган  
көөхарын жоготорун билбейт адам!*

*Дегеле Адам уулу болгон жерде  
делөөрүйт тенелсем деп Көк Төңирге...*

*Карегим, кеп кезегин алгандыктан,  
Керк акын<sup>1</sup> ырга айланткан уламадан*

*үзүмүн айтып берсем – көөнүңөрдөн  
уялап сөз түнөгүн табар бекен?*

---

<sup>1</sup> Керк акын – Байыркы заманда жашаган тубаса көзү азиз акын.

*Тубаса азиз акын – көздүүлөрдөн  
туйунуп көкүрөгү даана көргөн.*

*Айтылган уламаны эл ичинде,  
айлантып ыр-дастанга, кезген дүйнө.*

*Акындын дастанына болгон өзөк  
адамда ич тардыкка берсек кезек.*

*Ич тардык болбогондо шайтан чачкан,  
ирибей уйуткубуз калмак аман.*

*Алгачкы жарагандай кирсиз таза  
адамдар айкөл бойдон калмак анда.*

*Уусуна ич тардыктын – адамзаты  
ууланып, уу чачышат азыр дагы.*

*Адамдар азгырыктуу ошол күчкө  
алданып, алсыздыгын билдирибесе*

*алака –peri-пенде ортосунда  
азыр да сактап турмак калыбында.*

*А бирок, талап кылган өнүгүүнү,  
Ак-Кара деген эки карши күчтү  
  
жок кылуу – Улуу күчтүн колунан да  
келбесин айтум керек урпагыма.*

*Өнүгүү туу чокуга жеткен кездө  
өкүмдөр бийлик тийет кара күчкө.*

*Ийнелеп илимпоздор казып алган,  
илимдин кени делген кудук анан,*

*баягы чаңкоо канган суусу соолуп  
болгону калат орду – оро болуп.*

*Кебимди далилдөөгө ушул айткан,  
карегим, кеп козгоймун өткөн чактан:*

*Ууз хан – түбү болгон кырк уруунун,  
урпагым, ал берки эле кечээки муун.*

*Айтылган уламаны эл ичинде  
айлантып ыр-дастанга кезген дүйнө.*

*Ал эми түбү анын – түпкүрдөгү  
жердеген ыйык күнгө жакын жерди.*

*Аябай өнүп-өскөн бир уруу элдин  
аягы не болгонун тыңдал көргүн*

*Азыркы кичи Азияны мекендеген,  
ал элдин журт башчысын Бируун дешкен.*

*Уламыш – Бируун Парис эл башкарған  
учурда кечиргенин айтат баштан.*

*Микендин<sup>1</sup> журт башчысы Менелайдын  
акылдуу Айперидей супуу аялын,*

*суктанып соодагерлер кеп салышса,  
сыртынан ашык болот Парис ага.*

*Сезими ич тардыктын бербей тынчтык  
санаага батат Парис ичен тынып:*

---

<sup>1</sup> Микен – уруунун аты.

**«Акылдуу Айдай сулуу көөхар көзгө тагдырым туш кылбады мени неге?**

**Перидей сулуулардан менменсинген пейилим түшкөнүнөн кыя өтпөгөм.**

**Жүздөгөн аялдарым, сансыз күңгө жүрөгүм эритпедим эч бирине.**

**Бир гана Кассандрамдын энесине, билбеймин... ийигендей болдум беле?**

**Талашсыз, аялымдын сулуулугу, там берчү акылдын жок улуулугу!**

**А бирок, Айшоолалуу кыз төрөгөн аялга арбыныраак көнүл бөлгөм.**

**Кеткен чак, келер кезден кабар алган керемет күчтүн ээси Кассандрам.**

**А бирок, билбейм неге? Кийинчөрээк аяндуу эскертуусун уккум келбайт.**

**Таңсулуу<sup>1</sup> – Ай жарыгын аламбы деп, табышмак суроо салсам болчудай эп.**

**Ойумда эмне барын айттырбастан, он жообун айтса азыр Кассандрам,**

**ал анда, коштошкончо жарык менен, аламын тилин анын кың дебестен.**

---

<sup>1</sup> Таң сулуу – Менелайдын улуу аялнынын ысымы.

*А балким, пенделиги жеңип анын,  
андан да, апасынын көрүп камын,*

*ал мени максатына жетпесин деп,  
атайлап айныттырчу айтпасын кеп.*

*Андыктан, суроо берип – жообун эртең  
айткының дешим туура болот экен.*

*Андан соң жылдыз санап төлгө салган  
Амонду чакырттырып ойумду айтам.*

*Бирок да билдирбестен бир-бирине  
байкайын не дешерин эртесинде.*

*Ошондо, Кассандранын сөздөрүнүн,  
билимин салыштырып чын, төгүнүн». –*

*Өнүгүү – ошол доорго салыштырма  
өсүүнүн жетип турган чокусуна.*

*Ааламдын түбөлүктүү экендигин  
ал кезде туйундуруп – Көк Төцирдин,*

*Ак-Кара Периштеси артып сапар  
Ааламдан адамдарга берчү кабар.*

*Ошондой кереметтүү күчкө эге,  
ободон кабар берчү бир Периште*

*пенделик өмүр кечкен аяр кызга,  
пейили түшүп жүргөн ошол чакта.*

*Буйрукту жазуудагы билген менен,  
бузууга кудуретим жетет деген.*

*Ууздай аруу, аяр кыз дилине,  
уругун бузуктуктун канча сепсе,  
  
көөнүнөн аруу кыздын албай өнүм  
көңүлү чөгүп жүргөн Периштенин  
  
учур-шарт, ошол кезге ылайыктап,  
уругу атасынан өнүм алат.*

*Бириундун көөдөнүнөн өнүм алган  
бузуктук – бүт урууну тыйпыл кылган!*

*Табышмак суроосуна Парис берген,  
так жоопту айтат кызы мындай деген:  
  
«Колунда барга топук кылбай, ата,  
кол сунуп жетем дебе көктө Айга!*

*Азгырган Кара күчтүн тилин алсаң,  
Атаке, артың болот абдан жаман.*

*Кара баш, сан байлыгың болуптур не,  
калааба түшүрөсүң жалпы элге.*

*Дүйнөдө тендеши жок, бектигине  
душмандан сактайт чебим, деп ишенбе.*

*Бек чебин, гүл оронгон кооз калааң,  
бир күндө тыйпыл болот сөз укпасаң.*

*Акылдуу, Ай сымалдуу түс-келбетин,  
ар кимден угуп алып ээликпегин.*

*Ай чырай асып жанды бул жалганда,  
атаке, буйруганын Менелайга,*

*жөндирбей пенделике ичин тарып,  
жүз жарып, жүрөгүндөн кой кубанып.*

*Ошондо пейилиң жагып Жаратканга,  
ободо болот ордуң камсыз анда.*

*Укпасаң ак сөзүмдү туйум берген,  
уруунду жок кыласың жер бетинен!*

*Тилимди албасыңды билип туруп,  
тукумуң болбос үчүн тукум курут,*

*Теңирге тете тутуп, Улуу Бируун,  
тилимди угуп кой деп кулдук урдум!» –*

*аяр кыз жер күчактап – жалғыз гана  
аруу дип тооп кылчу Жаратканга!*

*Антынан, адатынан бириńчи ирет,  
аргасыз, жаңылганын, – «Кечиргин» деп,*

*бар дилин бурган менен Жаратканга,  
баш ийип, кулдук урду атасына.*

*Ошондо курчап турчу Аппак Шоола,  
обого көтөрүлүп, бир заматта,*

*төбөдө жадыраган Күн тутулуп,  
түн түшүп, эл чуркурап, иттер улуп,*

*жеңишин даңазалап Кара күчтүн,  
Жер-Эне кучагында калды түндүн.*

*Аяр кыз, кудуретин адамзаттын,  
артык деп Улуу Күчтөн баалагандын*

*жазасы – бар қырсыктан калкалаган  
жапжарык шооласынан ажыраган!*

*Көздөрү айланасын көргөн менен,  
көөдөнгө түн түшкөнүн билгендиңтен,*

*азаптуу күндөрүнөн жалгандагы,  
алдастап жанагыдай чочубады.*

*Жашоонун бүткөн болчу жарык жагы,  
жалтанбай караңгыдан, тик карады.*

*Атасы эмне дээрин сезгендиңтен  
айттырбай зындан үйгө өзү кирген.*

*Көөдөнүн караңгылык каптаган соң,  
көзгө да түн түшкөнү болот деп он,*

*ордуна Түбөлүктөн ала турган,  
ошентип Кассандра дитин бурган...*

*Ааламдын Периштеси кабар берген,  
аяр кыз башын мага ийди деген,*

*текебер ишеними чыгып жокко,  
түшүптүр түпкүрдөгү күйгөн отко.*

*Назик кыз, каакым сымал үлбүрөгөн,  
нәэти түз, эркүйү болчу, зоодой бекем.*

*Бүт эли қырыларын билгенинде,  
бийлөттүп ирмем убак пенделикке,*

*бурдуруп буйруктагы нукту тетир,  
болгону, шол эркине жик кетиптир.*

*А бирок, ошондон соң, муздалап каны,  
аяр кыз Кара күчкө алдырбады.*

*Уруусу тыйпыл болоор жер бетинен  
учурду зындан үйдөн чыкпай күткөн.*

*А тиги ачкөз Бируун, Менелайдын  
аялын аламын деп көрөт камын.*

*Ал ойун бекемдөөгө болгон себеп  
Амондун айткан кеби мындайча деп:*

*«Кассандра эмне десе, айтканына  
карши кыл, Улуу Бируун, караманча.*

*Түшүмдө, Кудуреттин Периштеси,  
туура деп шундай кылса белги берди». –*

*Бируунга айткан кезде ушул сөзүн,  
бакшы эстейт кайра баштан көргөн түшүн.*

*Капкара терендеги туңгуйуктан,  
кызыл от күйүп жатат жалын чачкан.*

*Амондун аян берчү Периштеси  
тартылып тигил отко терендеги,*

*түшөрдө туңгуйукка, далбас урган  
Амонго үнү жетет араң чыккан:*

*«Кассандра эмне десе – тескеринче  
кылганың туура дегин сен Париске!» –*

*бул сөздөр кайталанып улам кайра  
бакшынын угулгансыйт кулагына.*

**«А бирок, дене-бойум титиреткен,  
алоолоп күйгөн отко купап кеткен,**

**ар дайым аян берчү Периштенин,  
аткарыш же аткарбоо айткан кебин,**

**бир бүтүн журттун башын кармап турган,  
Бируунум, сенин ишиң чече турган!**

**Периштем текебердик десин мени,  
пенделек түз ойумду айткым келди.**

**Жер-Эне, Күн-Ата деп абалтадан  
жан-дүйнө дилибизден орун алган.**

**Ал эми, жер бетинде биз жашаган,  
Аялзат – эне экенин, барбы танган?**

**Күн нурун, суу мээнетин кетирбей тек,  
көрктөнтүп Жер-Энебиз өнүм берет.**

**Жашоону улаш үчүн жер бетинде,  
жан сырын туят аял, жердей эле!**

**Аял – Жер, Эркек – нуру тийген Күндүн,  
ал укпайт терендеги жердин үнүн.**

**Бируунум, Кассандранын туйунганын,  
байкоомдо укпай калган сыйктандың.**

**Андыктан, дил-туйуму сезгич жандын,  
айтканын туура болоор аткарғаның.**

**Бул менин нээтимдеги айттым ойду,  
бишаарат – ал, нээтиңдин алган жообу.**

*Бируунум, бул экөөнүн ортосунда,  
бардыгын, жазуу-буйрук, билгин даана!*

*Атагы дүңгүрөткөн дүйнө калкын,  
аялың жок болсо да, кызың барын,*

*алдырып азгырыкка, унуттуң деп,  
асып сал, Бируун, бирок айтуум керек!*

*А бирок, бастыктыrbай сөзүм менин,  
аттигин, билип турам күчөткөнүн! –*

*ушинтип Амон бакшы сөзүн бүтүп  
узакка тунжурады жооп күтүп.*

*Тунжурап Парис дагы кыйла убак  
Амонго мына мындай буйрук кылат:*

*«Түшүндө аян алдым деген сөздүн  
туурасын танасыңбы, Амон, өзүң?*

*Аянын Периштенин, Амон бакшы,  
айтчы өзүң, таспиктөөгө акың барбы?*

*Аянды кандай алсаң шондой гана  
айткының, Амон бакшым, калайыкка.*

*Ал эми өз ойунду тануулаган  
алиги былжыр сөзүң кайтапасаң,*

*алжыган сыйкырчы деп айып тагам,  
алоолоп күйгөн отко тириүү жагам!» –*

*Бируундун эриндери чачып көбүк,  
бакшыга атырылат, каарын төгүп.*

**Кыямат-кайым күндүн, бир уруу элге,  
келгенин билет, бакши, шол ирмемде.**

**...Карегим, Менелайдын Таңсулуусун  
кандайча алгандыгын Парис Бируун**

**айтайын бар болгону бир сөз менен:  
Азезил, алдап аны, уурдал кеткен!**

**Ал анан он жыл бойу адам каны,  
алаамат Согуш жүрүп, суудай акты.**

**Ойумду айта турган жыйынтыктап  
ошентип, урпактарым, жетти убак**

**Алака Аалам менен түз болгон кез,  
акылын адамзаттын өстүргөн тез,**

**алоолоп күйгөн оттой, туш тараптан,  
адамзат өнүгүүсү кулач жайган.**

**Ошондо адамзаты, ой кенинен,  
жараткан кадыресе курап менен,**

**кыямат-кайым күндү, бир урууга,  
кылайып ой жорубай салган анда!**

**Уурдалган сулуу аял, бар болгону,  
урпагым, кыяматка себеп болду.**

**Бируундун сыймыктанган бекем чеби  
сактады ми肯дерден, он жылы элди.**

**Адамдын күчү менен чепти бекем,  
алууга болбостуругун билгендиктен,**

*Менелай – ми肯 эли көсөм деген,  
мөгдүрөп намысынан, жол издеген.*

*Ошондо жылдыз санап сыр чечишкен,  
олуя – ыйыктарга минткен экен:*

*«Паристин калаасына, байлыгына  
пейилим тарып согуш салбаганга,*

*олуя-ыйыктарым, баарыңды тең,  
ойумдун актыгына күбө этем.*

*Алдырган ар-намысым коргош үчүн,  
Ата-журт мекениме салдым бүлгүн.*

*Жан үрөп он жыл катар – бекем чебин  
жетпеди уратууга дараметим.*

*Койнумда аялымды уурдатканым  
кылгансып аздык мага, ыйыктарым,*

*кырдырдым эсеп жеткис жоокерлерди.  
Калайык көсөм дебес эми мени!*

*Тоо өлүк, дарыядай ағылган кан  
тек кетти акыбетин кайрыбастан!*

*Жортуулга аттанаарда өзүңөрдөн  
жоопту алып туруп сапар кезгем:*

*«Бузулат балык баштан – журт башчысы  
бузуктук кылып жатса, эли дагы*

*көрүнбөй төбөлөрү, батып сазга  
кунөөсү ашкан кези Жаратканга.*

*Акыры жакындаган ошол элдин  
алуучу жан алгычы – жоокерлерин.*

*А демек кылчактабай, Менелай-шаа,  
аттангын шол буйрукту аткарғанга!». –*

*Кубанып сөзүңөргө, ыйыктарым,  
кыргындуу шул жортуулга аттангамын.*

*А бирок ал элге эмес, биздин элге  
тургансыйт Периштепер мээлеп жебе,  
жаңылган болсом эгер, ыйыктарым,  
жазаны мен тартайын, эл тартпасын!» –*

*бар дилден, Менелай-шаа жер кучактап,  
баш уруп, Улуу Күчкө, тооп қылат.*

*Ыйыгы ыйыктардын деп таанылган  
ошондо Ыйык Тоот минтип айткан:*

*«Убакыт, учур-чагы келгичекти,  
улуу шаа, ичиңе алып күткүн демди.*

*Жортуулга аттанаарда, жоо кол салса,  
согуштун пири делген – От-Жылдызга,  
тайынып, жардам тилеп курмандыкка  
тогуз түр жандык тишиш чалынууга.*

*Обого жетүү үчүн жаны бачым,  
от жагып күйгүзөбүз этин, канын.*

*Ал эми ыйык отту тутандырган,  
ачканы турал сырды аргасыздан.*

**Имхотеп чебер уста жасап кеткен,  
ичине ачпас сырды каткан бекем,**

**капкара жыгач аттын кош таноосу,  
тамызат жалын бүркүп ыйык отту.**

**Менелай, жыгач атты ыйык делген,  
мен сага бүгүн аны кошуп берем.**

**Кесирлүү ачкөз Парис падышанын,  
кыйратат бул жыгач ат дарбазасын.**

**Сепилдин дарбазасын туура туштап,  
сегиз жүз кадам жетпей, атты таштап,**

**«Кайттык!» деп аскерлерге буйрук бергин.  
калп эле чегингендей түр көрсөткүн.**

**Кезекти берсе акылга ачкөз Бируун,  
kyргындан сактап калат өз тукумун.**

**Жендерсе ачкөздүккө адатынча,  
жазалайт Жараткандын каары анда.**

**Артында тириүлөрү калса дагы,  
аталбай уруусунун өчөт аты!**

**Ал эми, калган ишти бүткөрөт ат.  
Аны сен алыс узап, акмалап жат» -**

**ушинтип Ыйык Тоот бүтүп сөзүн  
унчукпай белги берди сүзүп көзүн.**

**Ыйыктар күтүп турган ишааратты,  
жүктөшүп чүмбөттөлгөн жыгач атты,**

**колдогон От-Периште – Мун-Олуя,  
кошулуп бирге кетти жыгач атка.**

**Сегиз жүз кадамды так өлчөп басып,  
секиге жыгач атты койуп ачык,**

**жанына, Мун-Олуяны жалғыз таштап,  
жоокерлер эл-жерине сапар тартат.**

**Ошондо апта бойу мунарада,  
ой жоруп микендердин кылганына,**

**акыры акыл эмес ачкөздүккө,  
алдырат Бируун Парис дагы деле.**

**Аяндуу кызы анын, Кассандра  
азаптуу бул жылдары, Жаратканга,**

**түн-күнү төгүп жашын, жалғыз гана  
тилекти типейт минтип зар какшана:**

**Абаддан-Периштенин<sup>1</sup> айткан сөзүн  
«азырык» деп көөнүмдү бөлбөгөнүм,**

**кечиргис күнөө болсо, Кудуреттүүм,  
калк эмес, тартсам болмок жалғыз өзүм!**

**Катарлаш жүрөрлүгүн Акка Кара,  
кантейин, албаптырмын капарыма.**

**Кетирип жаңылыштык ара жолдо  
калсам да, бир Өзүңө, кылам тобо!**

---

<sup>1</sup> Абаддан-Периште – Кассандраны колдоп жүргөн периштенин ысымы.

*Ааламды башкаруу үчүн, Кудуреттүүм,  
ар кимге ыйгаргансың таң миңдетин.*

*Жашоосун жандуулардын жер бетинде,  
Жараткан, үздүрөсүң Периштеңе.*

*Ааламдын алтымыш миң катмарында  
Абаддан миңдеттүү аны аткарууга.*

*Берилген аёо сезим баардык жанга,  
белгисиз бойdon калган жалгыз ага!*

*Мөңгүдөй, алы жетпес жайкы атап,  
мұздактык Абаддандан уруп турат.*

*Алоолоп күнөөлүүлөр өрттөңгөн от,  
ал түшөр замат, калат, күйбөй токтоп.*

*Ушундай күчкө эгедер Абаддандын,  
укпастан айткан сөзүн жаза тарттым.*

*Үстөмдүк кылыш күчү Периштендин,  
үнүмдү жеткирбөөдө, Кудуреттүүм!*

*Теңирим, зар какшаган үнүм жетсе,  
тилерим бир өзүндөн жалгыз нерсе:*

*Атасын, унуттурбай баласына,  
адилем Көк Теңирим, тукум сакта!» –*

*Троя душмандарга курчалганы,  
таңды кеч муңканган үн басылбады.*

*Душмандар жыгач атын таштап дөңгө,  
жетинчи күнү болчу кеткенине.*

*Үзүлгөн Нуршооласы кайра түшүп,  
үлбүрөк жарық чачып сүйлөйт минтип:*

*«Уруумдун аты өчөт деп жер бетинен,  
уусуна сугарылба, кайгынын сен.*

*Аяр кыз, арасында адамзаттын,  
айтылып калыш учун жарапгансың.*

*Атынды уламышка айлантышып,  
акындар жер кезишет сапар артып.*

*Уланса үзбөй тукум адамзаты,  
уруундун унутулбайт анда аты!» –*

*Ободо үлбүрөгөн Нуршоолага,  
ошондо созот колун Кассандра:*

*«Ээлетең Кара күчкө дилин, атам,  
есине келер бекен эми барсам?*

*«Кетирген пенделигим кечиргин!» – деп  
Кудурет Улуу Күчтөн зарлап тилеп,*

*баш уруп, жер кучактап какшаса зар,  
бураг дейм Кудуреттүм ага назар?!*

*Күнөөсүз жаш балдарды, пейли кенен,  
Кудурет Айкөл Төңир, сактаар бекен?» –*

*Көгүш нур өзгөрүлүп кан түсүнө,  
кыжаалат добуш салды күнгүрөнө:*

**«Аттигин, Аяндуу кыз, пендесиң да!  
азапты чындал үйдүң өз башыңа..**

**Аракет кылыш көргүн, андан бирок  
азаптан башка сага кайрымжы жок.**

**Душмандын таштап кеткен жыгач аты,  
дил нээтин атандын бүт ээлеп алды.**

**Ичи тар ачкөз учун, ушул тапта,  
эч нерсе керек эмес аттан башка.**

**Тилиңди алса эгер атаң сенин,  
тиги атты чеп ичине киргизбесин.**

**Жанында калган адам андан көрө,  
жетелеп кетсин атын өз жерине.**

**Ошондо кабыл болуп тилегениң,  
өлүмдөн калат аман, чепте элин.**

**А бирок, албас тилиң ачкөз атаң,  
ажалды табасыңар жыгач аттан!» –**

**Кан түсүн кийген Шоола күңгүрөнө,  
калтырып Кассандраны кеткен эле.**

**«Атама айттар сөзүм бар эле» деп,  
айттырат Кассандра кыз, кароолдон кеп.**

**Атасы кароолдорго Кассандраны,  
алдырып келип ага, минтип айтты:**

**«Кырылып жатса колум он жыл катар,  
Кассандра, болбоду го сөзүң айттар?**

*Чебимди купаталбай душман кетип,  
чындыкка турган кезим көзүм жетип.*

*Теңдеш жок бектигине ушул чепти,  
тыптыйпыл талкаланат деген кепти,*

*сырдашкан Көк Төңирдин өзү менен,  
сыягы, сен айткандай болду белең?*

*Ыйыкмын деп алдаган калпычыга,  
ылайык, өзүң айтчы, кандай жаза?*

*Канымдан бүткөн жалғыз перзентимсиң,  
кантейин, аргасыздан кечиремин!» –*

*деп Парис, каарын чачып Кассандрага,  
дулдууyp жүзүн бурду тетир жакка.*

*Аяр кыз суудай тунук, сүттөй таза,  
армандуу добуш салды атасына:*

*«Аргам жок, тукум үчүн калчу артта,  
астыңа да бир ирет келдим, ата!*

*Мактанган бек чебиңди уратканы,  
Менелай таштап кетти жыгач атты.*

*Тирилөй өрттө мени, жалғыз шартым,  
киргизбе, микендердин жыгач атын!» –*

*Каарынан жарылчудай Парис шондо,  
Кыйкырып буйрук берди кароолдорго:*

*«Алдамчы сыйкырчыны таш мамыга  
аябай аркан менен чырмагыла.*

**Әкүмүн өзү айтты, демек анда  
әрттөөгө күү чырпыкты камдагыла!**

**Жоокерлер, микендердин жыгач атын,  
жетелеп киргизгиле чепке бачым!**

**Чебиме киргизген соң жыгач атты,  
чаламын курмандыкка, Кассандраны!» –**

**Апаппак мамы ташка короодогу,  
аскерлер Кассандраны таңып койду.**

**Жоокерлер тандамалуу жүздөй санда,  
жашируун эшик менен чыгып сыртка,**

**барышып жыгач атка дөбөдөгү,  
башчысы, Мун-Олуюга мындай деди:**

**«Ойунчук атың менен, жалғыз неге  
олтурат деп билгени келдик эле...**

**Бул атты кантип мында алып келдин?  
Бируунга өзүң барып айтып бергин». –**

**Олужа кабак чытып, башын чайкан,  
ошондо кол башчыга минтип айтат:**

**«Айжаркын Таңсулусу, ханыша айым,  
ар күнү таң заарында, ушул аттын**

**устүнө минип алып, мен жетелеп,  
үч жолу чепти айланып келер элек.**

**Сулуунун Менелайдан көөнү чындал  
сууптур, а болбосо аргасын таап,**

*түмөн кол куру бекер таппай жазат,  
Таңсулуу акыл менен бошоп чыкмак.*

*А демек, аскерин жөн кырдырбастан  
артына сапар алды Менелай шаам.*

*Бошотсок ханышамды, ушул атка  
мингизип кетиш учун, келгем мында.*

*Ат ээси эрки менен калса мында,  
артыма барып табам кандай пайда?*

*Энчиктүү аты менен ханышамдын,  
элиме кетпей, мен да калып калдым» –*

*ушинтип Олуя-Мун сөзүн бүтүп  
унчукпай жер тиктеди жооп күтүп.*

*Иш оңго чечилгенге жоокер башчы  
ичинен кубанычтуу кымылдады.*

*Сыртынан сыр билгизбей Олуяга,  
сыпайы буйрук берди секин гана:*

*«Айтканың, ат баккыч чал, чындык болсо,  
атыңды жетелегин түз коргонго!» –*

*Олуя күткөн эле ушул кепти,  
ооздон чыгар замат атка жетти.*

*Алдыңкы оң бутунун колтугунда  
алтындан жасатылган үч топчуга,*

*кубурөп өз тилинде бир нерсе деп,  
колунун учун секин тийгиздирет.*

*Ошондо жыгач атка киргендей жан,  
ордунан козголгондо таштап кадам,  
  
жоокерлер таңданышып, көрүп турган,  
жөнөштү баарысы тең, ат артынан.*

*Бируун да мұнарадан көрүп аны,  
буйруптур «Ачкыла!» деп, дарбазаны.  
  
Күтүүгө алы жетпей өзү дагы,  
көргөнү жыгач атты шашып барды.  
  
Жоокерлер дарбазаны ачышканда,  
жарданат калаа калкы ич тарапта.  
  
Ойноктоп көөхар көзү жыгач аттын,  
ойкуштап дарбазага келет жакын.  
  
Көк жалын таноосунан бүркүп сыртка,  
көргөндөр таңданышып турушканда,  
  
дал келип укмуштуу ат дарбазага,  
«дүңк» деген добуш чыгат кулак жара.  
  
Көккө учуп бекем сепил, бир заматта,  
гүлдөгөн калаа айланат урандыга.  
  
Акыркы күнү жетип бир уруунун  
ат менен кошо атылып ачкөз Бируун,  
  
чачырап бир үзүмдөн арам дени,  
чачылды туш тарапка булгап жерди.  
  
Бекинген Менелайдын жоокерпери,  
бүлгүнгө учуратты калган элди.*

**Туткундал жаш-карысын, тиругү калган  
туулган жерден айдап, чачыраткан.**

**Төрт бурчун төгөрөктүн кылыш мекен,  
түп тегин унутушуп калган экен.**

**А бирок, эскерткендей ыйык Шоола,  
айлантыш уламышты дастан ырга,  
жетебиз<sup>1</sup> баштарынан өткөргөн деп,  
жер кезип Керк, Булалар<sup>2</sup> салышкан кеп.**

**Уруусун артык көргөн өз башынан,  
уккула, не болгонун аяндуу жан.**

**Атасы аябаган Кассандраны,  
айыгышкан милен шаасы аямакпы!**

**Салыныш зоолу кишен, кул базарда  
сатылып, колдон колго өтүп канча,  
азапты жан чыдагыс кечип баштан,  
алыссы бөтөн элде жазат тапкан!**

**Аттигин, Улуу жандын бул жалганда,  
адамдан көрөр күнү ушул гана!**

**Аруу дил, аяндуу жан бул азапты,  
аткаары милдетим деп ийет башты...**

**Байыркы өткөн доордо, өнүп-өсүү  
бериптири не жакшылык, талдап көрчү!**

---

<sup>1</sup> Жетебиз – түпкү ата-бабаларыбыз.

<sup>2</sup> Була акын – Керк акындын жолун жолдогон байыркы акын.

**Жыгач ат бир уруу элди тыйпыл кылса,  
жылдызга учат азыр от араба!**

**Башкарган Улуу Күчтүн жалпы Ааламды –  
бардыгын танбагыла, адамзаты!**

**Ойунчук от-атыңар жалын бүркүп,  
огунан чыгарбасын Жерди түртүп.**

**Көрбөстөн отту ойун, урпактарым,  
көргүлө сакташ үчүн Жердин камын!**

**Кеби деп тынчы кеткен арбактардын,  
карегим, калайыкка кабар салғын.**

Журт Атасы ушул сөздөрдү бир эсे өтүнгөндөй да, буйрук бергендей да айтты. Баятан сезденип, чоочуркап үнсүз олтурган элем, Журт Атасынын сезүнө биринчи жолу үн чыгарып ойумду айттым:

**Жар салсам тири арбактын айтканы деп,  
жан дилден ишенчүлөр өтө сейрек.**

**Көздөрдү шылдыңдаган кыйышык тиктеп,  
көтөрө албай жүрөм кийинчөрээк.**

**Тириүнүн айланганын келекеге,  
түшүнүп, колду шилтеп койчу нерсе.**

**Ал эми, урпагыңыз пенделиктен,  
айтышса текебер сөз оозу көнгөн,**

**арбактын нукусуна жалпы элин,  
Атаке, калбайбы деп айткан кебим? –**

Мунарык караан саал чайпалгансып, кыжаалат болгондой добуш салды:

**Сөзүндүн төркүнү түз, кантсе дагы  
сөзүмө түшүнбөгөн бар го жагы?**

**Жан дилден ишенишкен сырдуу аянга  
жоктугун айтпадымбы баянымда!**

**Тагдырдын токсон тогуз ачкычынын  
таалайың туш кылганын бирине анын,**

**керемет ыйык сырын бирөөлөргө,  
керекпи ошончолук далилдөөгө?**

**Карегим, Шарыпкулдин айтканындай,  
турат го көргөзөрүң эч тартынбай.**

**Эч качан текке кетпейт кылган эмгек,  
кайрымжы бере турган учур келет.**

**Бул күнгө чейин бассаң жолдо кандай,  
баса бер башкаларга көңүп бурбай.**

**Журтумдун үзүлбөстөн Улуу Көчү  
жарыгым, уланууда шол себептүү.**

**Өзүндүн уңгу талаа<sup>1</sup> таап алганың,  
өрт койор өзөгүнө башкалардын.**

**Сактайбыз, өзүң дагы болбой бейгам  
сагыраак болгунуң деп айтып жатам.**

---

<sup>1</sup> Уңгу талаа –

*Сак болуу бир сага эмес – жалпы журтка,  
садагам, керек учур, сөзүм тыңда.*

*Түп теги адамзаттын эмнеликтен,  
тайынып, тоону-ташты, ыйык деген?*

*Баспаган ыпылас бут бийик жерде,  
байырлап түнөк алган ыйык нерсе...*

*Алака түзүш үчүн адамзатка  
Ааламдын нуру түшөт түптүз ага.*

*Убакыт, учур-мезгил туура келсе,  
угулат зар тилеги Көк Төцирге.*

*А демек, жөн жеринен абалтадан,  
адамзат тоого-ташка тайынбаган.*

*Урматтоо ыйыктыкты, улуулукту  
урпагым, милдетиңер эске тутчу!*

*Баласы, атасынан жазганбаган,  
балдарым, басып кирип бетпак заман,*

*абијири кыз-келиндин аздектелген,  
арман күн, тепсендиде калбаса экен!*

*Койнунаң котур ташын түшүрбөгөн,  
кокуйду бар мезгилде<sup>1</sup> башка үйгөн,*

*чыгыштан күн батышка кулач керген,  
чеги кең жерди эзлеген, сансыз элден,*

*чымчым эл калгычакты кыргын салган,  
чынмачын<sup>2</sup> – душманыбыз тукум кууган.*

---

<sup>1</sup> Бар мезгилде – көп ирет.

<sup>2</sup> Чынмачын –

**Кыйдыга колтук ачып, Кызыл шаардай  
kyргынга учураба, тукум калбай!**

**Карегим, тынчы кеткен арбактардан,  
калкыма айтып баргын дубай салам.**

**Өлчөмдүү убактыбыз өтүп барат.  
өзүңө айттым баян, болчу сабак.**

**Арыбай, арбактардын Шамчырагы,  
аткарғын тириүлүктө вазийпанды!**

Көкөтөй Атабыздын мунарык элеси бүлбүлдөп, түтүн сымал көккө созулду. Жанымдан Жайсан Атанаң шашылган добушу угуду:

**Карегим, кең Ааламда мен билбegen,  
кепти айтсын Журт Атасы деген элем.**

**Жетпеген жери болсо сезимиңе,  
жарыгым, түшүндүрөм кийинкиде.**

**Ал азыр убактыбыз кетти өтүп  
балдарга бачымыраак алгын жетип.**

0°

## **АЙҚӨЛДҮК**

Мурда медитациядан кийин өзүмдү жакшы се-  
зип, женилдеп калар элем. Бул сапар андай болбо-  
ду. Чаекке келгенден кийин деле кеселден арыла  
албай койдум. Алайдан жазып келген аалам жазуу-  
сун чечмелешим кыйын болгондуктан, кайрадан ме-  
дитацияга чыктым. Абалым оор болуп, Шакин агай

узатып барды. Айылдан оолак, карлуу бетке калтырып агай артына кетти. Аздан соң Шоола түшүп, Жайсан Атанаң кабатырланган добушу угупду:

09.11.2000-ж. 14-ай күнү 12° 00"48"  
25"42' 51"  
12°51"25"

**Чырагым, арыбагын, алыш қандай?  
Чыйрыккан дагы деле түрүн бардай.**

**Кантебиз, каршы тогоол кастар тигип,  
калдың го дарылана албай минтип.**

**Отө чак убактыбыз азыр дагы,  
өткөрбөй ирмем текке, кеп сапалы.**

**Алайдан жазганынды алигиче,  
аяктай албадым деп түк кейибе.**

**Алдыда убактың бар он үч апта,  
а демек, чечмелөөгө эч бир шашпа.**

**Он тогуз апта бойу кара тогоол  
ободо бийлик кылат, абдан сак бол.**

**Талаага чыкмак түгүл ал мезгилде  
эшикке этиет чык кеч киргенде.**

**Он тогуз апта өтмөйүн кыйналасың  
ошого даяр болгун, Акчабагым.**

**Чечмелөө оор болсо, азап тартпай  
чыдагын келгичекти убакыт жай.**

*Аз калды убактыбыз, Алайдагы  
айтылбай калган сөзгө кайрылапы.*

*Түбөлүк ордун алган Журт Атасы,  
так айтат келер кезди, өткөн чакты.*

*«Калтырбайм эл алдында уятка» деп,  
каргим, убадамды бергемин бек.*

*Даректүү аты-жөнүн Айкөл Шердин,  
далилдеп Журт Атасы айтып берсин.*

*Көкөмдүн дене-досу жайын алган,  
кабырын тайын дедим ошондуктан.*

*Кош Алай, Кырка-Адыр, Кең-Жайылма  
Көкөмдүн жери болчу ошол чакта.*

*Өмүрдүн кечи кирип, күн батарда  
өзөгү чалынды эле өксүк дартка.*

*Кодулап Эл-Төрөсүн Санжы, Арстан  
Көкөмдөн атайылап оолактаткан.*

*Калганда төшөк тартып, «Жоо-Жүрөктөн»  
Көкөмдү көчүрүшүп бөлүп элден,*

*күттатпай бейчеки жан, тосуп жолду.  
капаска кайран асыл түшкөн болчу.*

*Акырын өмүрүнүн, тигил дөндө,  
атадан калган хандын өргөөсүндө,*

*зар болуп Эл-Төрөсүн бир көрүүгө,  
зарураг<sup>1</sup> бойдон Көкөм өткөн эле!*

---

<sup>1</sup> Зарураг – өкүнүчү ичинде калган.

**«Жарк эткен чагылгандай ирмем убак,  
жарыкка бөлөп элди, кеткен узап.**

**Аттигин, барк-баасына жаш Эштектин,  
арман ай, учурунда жетпептирмин», –**

**Көкөмдүн өкүнгөнүн бармак тиштеп,  
көргөмүн көзүм менен көп эле ирет.**

**Кыязы, ошондуктан болсо керек,  
Көкөбүз Айкөл Шерге болуп тирек,**

**атадан артык камын көргөнүнө  
ар дайым назар салган Тенир күбө!**

**А демек, Айкөл жөнүн тактап айтар,  
абасы Көкөтөйдөн ашкан ким бар?**

**Мезгилдин бүктөмүндө калып калган,  
Манастын даректүү атын эл атаган,**

**учуру жеткендиктен, урпактарым,  
уктуңар аянынан Улуу арбактын!**

**«Адамдын зор кемчили – айкөлдүк» деп  
Арстан айтып калчу кытмыр тиктеп.**

**Ал кезде, эмнегедир, бул сөзүнө  
анчалык маани бербей койдум эле.**

**Түз айтсам, ушул азыр ошол сөздүн  
тируүдө бир чындыгы барбы деймин?**

**Болбосо, айкөлдөргө караганда,  
боору таш зулумдардын кылымдарга,**

*аттары унутулбай эл ичинде  
аталып жүргөндүктүн сыры неде?*

*А көрсө, унутулуп айкөлдүк тез  
азап так калат тура эч бир кетпес!*

*Айтууга себеп болгон ушул ойду  
Арстан жөнүндө айткан сөзүң болду.*

Бек Арстан Тайчы жөнүндө Гумелевдун, Бернштамдын, дагы башка тарыхчылардын эскерип кеткен эмгектери бар экен. Айкөл Манас Атабыз жөнүндө, бир да жерде жазылып калбагандыгы эмнеден деп, сезимимде чагылышкан суроомо Жайсаң Атабыздын да туталанганнын төмөнкү сөздөрүнөн билдим.

*Жазмада далилдөөчү ким экенин  
жазылып калбай аты Айкөл Шердин,*

*бириккен журттун башын бириндөткөн  
Бек Арстан Тайчы аты калган экен!*

*Калтырыш үчүн атын, канчалаган  
канына, адамдардын жууруп салган*

*кан ичер зулумдардын кабырлары,  
картып турат далае кылымдарды.*

*Тириүнү тамшандырган ошол даңктын,  
түйшүгүн түбөлүктө тартышарын,*

*бейоопа пенделикте адамзаты,  
белгилүү, капарына, эч албасы!*

*Далили бул сөзүмдүн – Көкөм айткан,  
жан-досу бек Арстандын сазга баткан.*

*Кеменгөр кең пейилдүү Айкөл Шерим,  
көтөрүп жүрөт далаे жүгүн элдин.*

*А тиги кылымдарды карытышкан,  
атактуу бираундардын сөөгүн каткан,*

*кабырда жаткандардын жан-достору,  
келгиче акыркы күн кор болору,*

*келбеси тирилөрдүн капарына,  
кейиштүү болгон менен, бирок чын да!*

*Атальп калыш үчүн аты артта,  
адамдар жасашпаган нени гана?*

*Кай бири канга жууруп күмбөз салса,  
кээлери атын чеккен аска ташка.*

*Ал эми гректердин Геростраты<sup>1</sup>,  
акылдан адаштырчу амал тапты.*

*Байыркы доордогу бабалардан,  
баа жеткис асып мурас деп аталган,*

*аяндуу Артемидага<sup>2</sup> арнап салган,  
атактуу Эфестеги ыйык храм<sup>3</sup>,*

*өрттөлүп колу менен Геростраттын,  
өчүрбөй калтырыптыр шылдың атын.*

---

<sup>1</sup> Герострат –

<sup>2</sup> Артемида –

<sup>3</sup> Эфестин ыйык храмы –

**«Чыгарам десең атың жер өрттө» деп,  
чырагым, дал ошондон калыптыр кеп.**

**Жалганда түбөлүктүү болуш үчүн,  
жан далбас уруп жумшайт пендे күчүн.**

**А бирок, түбөлүктөн ошо менен,  
ажырап калышаарын, билбейт экен!**

**А демек, зор кемчили пенденин деп,  
айтууга дал ушуну туура келет.**

**Кайрымжы айкөлдүктөн тириүлүктө  
кайтпасын, мейли, бирок түбөлүктө,**

**татыктуу жайын алып, ордун табат,  
тирилките «айкөл эле» деп аталат.**

**Теңирдин таразасын калыс койуп,  
теңелбей, жамандыктан алыс болуп,**

**кыргынды өздөн эмес, жаттан издең,  
Кытайга кол баштаган жоону беттеп,**

**тарыхта Айкөл Шерим жазылbastan,  
там бердим калганына бек Арстан!**

**Арстан жашап өткөн адам делсе,  
айланган Айкөл Шерим жомок кепке.**

**Көкөбүз кеп салгандай, мунун өзү  
көралбас, ич тардыктын кесепети.**

**А бирок, таш бетине атын чекпей,  
Айкөлүм жүрөт дале элден кетпей!**

**Анткени кыргыз элдин жүрөгүндө,  
жазылып, калган аты, түбөлүккө!**

**Ал эми түбөлүктө Айкөл Шерим,  
али да көрүп жүрөт камын элдин.**

Дүйнө жүзүнүн деңгээлинде өткөрүлүп жаткан  
Ош шаарынын 3000 жылдыгына арналган маара-  
кенин айланасында ар кып ойлор айтылып жаткан.  
Ошол сезим менен барсам керек медитацияга, бул  
тууралуу да Жайсан Атабыз жообун берген экен.

**«Ош» деген сөз эмнени билдириерин,  
ороскел<sup>1</sup> көрбөйм элим билбегенин.**

**Ал сөздү алып келген Наби молла,  
айтылбай учурунда калган тура.**

**Набинин тамырында айланган кан,  
жок болгон небак париз уруусунан.**

**Тилинде ал уруунун Ош деген сөз,  
түшүнтөт, ыйыктыкты, кол тийгизбес,**

**ал эми түп мааниси – чалкып ташкан  
дүйнөнүн төрттөн үчүн каптап жаткан,**

**мухиттей чен-өлчөмсүз сырды терен,  
мээриими энеге окшош пейли кенен,**

**жандууга, жансызга да суудай сиңген,  
Жараткан төккөн шоопа, көктөн тийген.**

---

<sup>1</sup> *Oroskел* – осол.

*Кыскасы, туйумунда ушул сөздүн,  
камтылган бар тирлиги Кудуреттин.*

*Бул сөздүн тийиштүүсүн кайсыл элге,  
баамдап тургандырсың өзүң деле?*

*Ажырап шооласынан Кассандра,  
азапка байлап башын – анысына*

*Теңирдин кайрымжысы – уруусунан  
түп тегин сактап калган бир нече жан.*

*Көбүнүн париз деген өчүп аты,  
берберлер<sup>1</sup>, хеттер<sup>2</sup>, галлдар<sup>3</sup> деп аталды.*

*Айрымы мекендебей чөл талааны,  
аргасыз деңиз бойун пааналады.*

*Ай-жылдар алмашылып кылымдарга,  
аз уруу көбөйүшүп, курат калаа.*

*Аздектеп дилдеринде сакташкан бек  
ал уруу шол калаасын атait Ош деп.*

*Шол күндөн аты өзгөрбөй ушул күнгө,  
франктар<sup>4</sup> жергесинин түштүгүндө,*

*Ош деген калаа барын уккан менен,  
ошентип аталганын эмнеликten,*

*урпагым, силер эмес, аны курган  
уруунун урпактары унутушкан.*

---

<sup>1</sup> Берберлер – уруунун аты.

<sup>2</sup> Хеттер – уруунун аты.

<sup>3</sup> Галлдар – уруунун аты.

<sup>4</sup> Франктар – француздар.

**Түп теги унутулуп, небак эле  
тамырлап сиңген менен бөтөн элге,**

**а бирок, ыйыктыкты туйундурган,  
байыркы шол уруунун сөзү калган.**

**Ушул сөз кандай жерде, кайсыл элде  
учурай турган болсо – түп тегинде**

**«Өткөнүн унутпасын урпагым», деп  
өз башын шорго байлап, алган типеп,**

**аяндуу Кассандранын уруусунан  
ап жерде, демек бирөө байыр алган.**

**Устаты Айкөл Шердин Наби-молла,  
улаган, касиетти, өткөн канга.**

**Камтыган аруулукту тоо койнуна  
көктөн түз төгүлгөндө Ыйык Шоопа**

**оозунан наристенин капысынан,  
«Ош» деген сөздү угуп, ыйык туткан,**

**пиринин ыйык ысмын наристеге  
бир Тенир айттырды деп билген эле.**

**Ободон түшкөн жерге Ыйык Шоопа  
«Ош-Пир» деп койгон атты Наби молла.**

**Аттигин, унутулуп өзү такыр,  
ал жерде турат калаа Ош деп азыр!**

**Карегим, Журт Атасы айткан сыңар,  
көөдөнгө кошо кеткен канча сыр бар!...**

*А бирок, угуш үчүн анын баарын,  
арман ай, унутпайлыш, өмүр чагын.*

*А демек, тиийешелүү ыр дастанга  
айтууга туура келет сырды гана.*

*Чырагым, сөзгө алаксып, убакыттын  
чымылдап өткөндүгүн байкабапмын.*

*Калыптыр убактыбыз бир аз гана,  
кайталайм, көнүл бургун ыр дастанга.*

Кыйладан бері дастан эмес, медитация учурундагы атапарыбыздын сөздөрү да чечмеленбей калған. Ушул медитацияда ден-соолугум бир аз оңолуп, иш уланганына «тобо!» деп, кубандым. Көптөн бері күткөн дастанды чечмелей баштадым.

## ТАГДЫР ТҮЙҮНҮ

Дастан ушул жерге келип, нары жылбай токтоп калды. Ага себеп болгондордун орчуңдуусу – ден-соолугум эле. Андан бөлөк көр тирпиктеги проблемалар жетиштүү болчу. Өтө алсыздынп бараткынымданбы, талмам тез-тез кармачу болду. Кыязы, ушундан уламбы, агадан, мурда элес албаган нерсеперди байкай баштадым. Ал киши да чарчаган белем: «Акылдуу сөздөрдөн тажадым! Атабыздын акылдуу сөздөрүн эч ким укпайт, кимге кереги бар?» – деп туталанган сөздөрдү айтчу болду. Менин ооруганымдан да, дастандан да тажаганын жашырууга алы келбegenдей. Өзүбүздүн түйшүгүбүз аздык кылгансып, оорулуу кайын эжеси жөнүндө кейип, көп кеп салчу. Балким, медитация кылсам жеңилдик болоор деп, талаага чыкмак болдум.

Алиги ооруп аткан эже сезимимден кетпей койгон-дуктан, ошол күнү барып ал кишинин акыбалын сурадым. Кечинде агай узатып, медитацияга чыктым. Өзүмдүн оорума кошуулуп, эженин элесин сезимде сактап барыпмын, аным Атабызды туталант-канын билдим.

05. 04. 2001-ж. 12-ай күнү

34°22"40"  
0° 21 25' 43"  
4° 17"8"

**Карегим, арыбагын, абдан узак  
кыйнаган каршы тогоол, барат узап.**

**Сиперге эле эмес, калаабасы<sup>1</sup>  
саргартып, салды шорго, жалпы жанды.**

**Канчалар зилзаладан чексе азап,  
канча жан суу астында калып жатат.**

**Кас тогоол өттү дечи, бирок анан  
дил-нээтин тазартпаса жалпы адам,**

**ээлетеип акыл-эсти кара күчкө  
энгиреп бош калбасын дүйнө мүлдө.**

Ушул мезгилде, Жер-Эненин бетинде адамдардын үшүн алган, табыяттын кырсыктары көп болуп атканы баарыга белгилүү да. Буга, эгер окумуштуулардын тили менен айтсам: Ааламдагы Айжылдыздардын аспектипери (тогоопдору) таасирин тийгизгени талашсыз нерсе. Ага бабаларыбыздын

---

<sup>1</sup> Калааба – кесепети, зыяны.

рухтары тынчызданып жатышканын, Атабыздын сөзүнөн баамдадым. Тынчызданганын билгизгенине ыңгайсыздангандай Атабыз сөзүн нары улады:

*Кездешпей көптөн бери, анан минтип  
кеткеним көрчү башка сөзгө кирип.*

*Кылганын кас тогоолдун айтамын деп,  
кылымдын толгонунан козгопмун кеп.*

*Откөндө тар убакыт өтүп бачым,  
өтө алыс турагындан калып калдың.*

*«Жетпеди дарманым деп чечмелөөгө»  
жарыгым, өзүндү эч күнөөлөбө.*

*Тар болчу убактыбыз, ошондуктан  
түз эле дастан ырды улап айткам.*

*Кетирбей текке күчүң, демек, ага  
кирише бергин бүгүн жазғаныңа.*

Откөн жолу, бир нече минут убактымды пайдаланып, медитацияга чыккам. Убакыт абдан тар болчу, шашып жазылган жазуумду чечмелегенге мүмкүнчүлүгүм болбой, санаа басып баргам. Атабыз менен болгон сүйлөшүүмдө дастан гана айтылганына көнүлүм тынып калды.

Ар дайым талаага чыгарда шам жагам, бүгүн да шамды жагып, бирок жалындын жарыгын чечмелеген эмесмин. Минткеним чекилик болуптур, болбосо көп нерсеге жоопту үйдөн эле алмак экемин. Менин талаага чыгышыма Атабыз көптөн бери каршы болуп жүрөт, а мен болсо: «Асыл кенчти мээнет өтөп алайын» – дегенимден кайткым келбейт. Бул сапар кандайдыр бир кескин бурулуш күтүп

турганын түйдүм. Атабыздын өтүнүчүн сөзсүз аткарышым керектигин сездим. Шакин агайга, Атабыздын бул айтканы, жаккан жок: «Ушул киши дайын эле жашыргысы келе берет, мен барып билишим керек» – деп туталанды. Сезимидин теренинде: «Жайсаң Атанаң айтканын гана аткарам!» – деп бүтүм кылдым.

**Жанараак жаккан шамга, мурдагыдай,  
жарыгым, койдуң неге назар салбай?**

**Азыркы сезимиңде чагылышкан  
алмаксың сурооң жооп ошол шамдан.**

**Окуган сөздөрүңдү жазып алсаң,  
ошондо жеңил болмок өзүңө абдан.**

**Карегим, мындан нары түн койнунда  
кооптуу болуп калды чыгышыңа.**

**Кездешчү убакытты, ошондуктан  
которуп ичке сакта, билбесин жан.**

**Ошол жер ылайыктуу десен анда  
олтуруп шамыңды жак, түшөт шоопла.**

**Ал азыр сезимиңде ала келген  
айтайын сурооң жооп, көңүл бөлсөң.**

**Бул дары эжеңе эмес жалгыз эле,  
билип ал дарылыгын көп кеселге.**

**Карегим, эсиндеби, төрт жыл мурда  
колдонгун деген элем Шарыпкулга.**

**Көп түрү өсүмдүктүн дартка дабаа  
табылуу өтө кыйын чындыгында.**

**Канчалык кыйын болгон менен, бирок,  
карегим, аракетсиз берекет жок.**

**«Чар дары» же болбосо Митридат-шаа<sup>1</sup>,  
өз атын койгон тапкан дарысына.**

**Дабаасын дартка тапкан Митридаттын,  
колдонгон дарыгерлер далай кылым.**

**Андромах<sup>2</sup> уч дарыны кошумчалап,  
ал аны тарийак, деп койот атап.**

**Дартыңды неден тапсаң, ага демек,  
дабааны дал ошондон издөө керек!**

**Тарийак уулуу дары – ууга каршы,  
түрүнөн баардык уунун сактайт жанды.**

**Ал эми дарттын уусу – кесенденин  
уусунан кем уулантпайт адам денин.**

**Арылуу үчүн уудан оорулууга  
табылбайт тарийактан ашкан дабаа.**

**Карегим, ошондуктан бул дарыны  
кайталап сунуш кылып жатам дагы.**

**Дарыга керектүүлөр табылгыча  
тарийак ийге жетип ачыганча,**

**дартманга жардам күткөн бере турган  
дарынын ченин, атын жазып алсан.**

<sup>1</sup> Митридат-шаа – Биздин доорго чейинки 132–63-ж. жашаган Понтийлердин падышасы Митридат VI Евпатор.

<sup>2</sup> Андромах – Нерондун жеке дарыгери. Критте төрөлгөн.

*Ак күлүн апийимдин, долононун,  
тамырын аркар оттун ийлеп кошкун.*

*Өлчөмү ар биринин үч мыскалдан<sup>1</sup>  
өлчөгүн ашық-кемсиз тактап абдан.*

*Андан соң үчөөнү тен кошуп ийлеп,  
бир мыскал үч кыраттан<sup>2</sup> бөлгүн тендер.*

*Ошондо жети бөлүк болот туура –  
оорулу ичет аны, толук апта.*

*Кытайдын кара чайын жакши демдеп,  
күнүгө бир бөлүгүн үч маал ичет.*

*Ал эми дарысына – тамагы да  
айкашып туруш керек шол учурда.*

*Ошондо сыркоо жандын көөнү тынып,  
оорудан сабыркаткан кетет тыңып.*

*Тарийак ачыганча кубат алат,  
Тецирге жетсе үнү, шыпаа табат.*

*Чырагым, бул дарыны жасап алсан,  
чиң дилден алкыш айтат канча бир жан.*

*Түшүнүп, Шамчырагым, турам ойун.  
тируүдө кайтарымдын аз болорун.*

*Өзүндөн, ошондуктан, өтүндүм көп,  
өксүбө, пенделиктен бийик бол деп.*

---

<sup>1</sup> Мыскалдан – чен өлчөмү: жакындаштырылган түрдө 4,25 грамм.

<sup>2</sup> Үч кыраттан – чен өлчөмү: 0,3 грамм.

*Ал эми убактыбыз өтүп барат,  
айтайын дастанымды, жазгын улап.*

*Андан соң дарыланчу жайга барып  
алғының бир азыраак дарыланып.*

*Чырагым, унупастан түйгүн эске.  
чыкпагын талаа кезип кездешкенге.*

Медитация учурунда дарыланып келгеним деле жардам бербеди. Турмуш-тиричиликтеги жетишпегендик өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Абалым күндөн-күнгө начарлап баратат. Иш такыр эле токтоп калды. Жалгыз арга, эми Жайсан Атанаин кабырына барып медитацияга чыгуум керек. Былтыр күздө агайдын айтусу менен антташып, «Кылым Көчү» аталган чакан тобубуз чогуу баруу керек. Топтун мүчөлөрү агай, мен, Талант, Эрнест-пиз. Ал эми китеpterди чыгарууда түздөн-түз оор жүктү артып, түйшүктүн арбыны – акча маселесин жөнгө салган – Акыл былтыр мүмкүнчүлүгү болбой келбей калган. Ушул барганыбызда ал да чогуу барып мүчө болууга антташам деген. Агай буга каршы болду: «Атабызга баардан мурда, Акыл менден кечирим сурасын» – деп. Бешинчи китеpek мени соавтор болсун деген өтүнүчү үчүн, агай Акылды күнөөлөп жүргөн. Ал эми Акыл болсо: «Агайдан кечиридди эмне үчүн сурайм? Китептин чыгышына жардам бергеним үчүнбү?» – деген сөзүн мен дагы туура көрдүм. Бирок, медитацияга талаштарышы жок чыгалы, бардык көйгөйлөрдү сезимимде ала барайын. Атабыз эмне десе, ошондой чечем, сен барбай эле кой деп, Акылдан өтүнгөм, ал макул болгон. Жазмыштын буйругу ушундай белем, жол нугу бурулчу нерсе болду...

Мазарга эртең жөнөйбүз деген күнү Талант телевизиондон: «Акыл дагы барайын деп атат» – деди. «Балким пенделик кылып, өзүмдөн кеткенди сезбей атпайын, Атабыздын кабырына барып, арбагын калыс тутуп кечирим сурайын дейт. Эже, кандаң кылалы?» – дегенине мен кубанып макул болдум. Жаңы эле сүйлөшүп бүтөрүм менен агай келип калды.

Агай укканда эле ачууланып каршы болду. Сөзүнүн аягы: «Эгер Акыл барса, мен барбайм!» – деген менен бүттү. Менин милдетим – айтуу. Барышабы, койушабы алардын ар биринин өз иши. Ошентип биз, агайсыз Жайсаң Атанын кабырына кеттик. Жадырап тийген Күндү жакшылыкка төлгө кылып, түнүндө медитацияга чыктым. Жайсаң Атакын элесин ар кандаң абалда көрүүм көнүмүш болуп калган. Бирок бул жолу, түнөрүп, туталангандын түспөлүнөн сезденип турдум:

31. 05. 2001-ж. 9-ай күнү

2° 25"43"

0°

4° 17' 8"

**Чырагым, арыбагын, «Кылым көчү»  
келүүгө мазар тайып, бурса нээтти**

**Күн болжоп келмек болуп аткан кезде,  
күтөөрүм, Шарыпкулга айттың беле?**

**Келер күн так айтылып, ушул бүгүн,  
жол карап өлүү-тируү күткөндүгүн,**

**Шарыпкул, билип туруп келбекениң –  
шек кылып арбак барга ишенбепсиң!**

**Кылганым туура дебей менин гана,  
калгандар менен дагы эсептеш да.**

*Өзгөнү күнөөлөдөн мурнуураак,  
өзүндөн кеткенди көр таразалап.*

*Алакан чабылбаса алаканга,  
алардан чыкпасын үн билесин да.*

*Кемчилдик тириүлүктө кетирбейт ким?  
Күнөөсү болсо алдыңда Ақылбектин,*

*кечиirim ушул жерде сурайм десе,  
келгенин каалабадың анда неге?*

*Арбактын шек кылбасаң бардыгына,  
Ақылдан кепет элең небак мурда.*

*Анткени: ойдун, сөздүн, ушул жайда  
биперсиң угуларын арбактарга.*

*Ал эми тириүчүлүк болгон жерде,  
айтылбай талаш-тартыш коймок беле?*

*Болсоңор кырсыктан тыш аман-эсен  
бир күнү түшүнүшүп албайт белен!*

*Колунда буйумуң морт, сынбасын деп,  
көп жолу эскерткеним кетти го тек!*

*Шарыпкул, шол буйумдун сынганына,  
үч жылга ушул айда карайт мына<sup>1</sup>.*

*Эбине келтирем деп сынныктарды,  
эчен бир иштер бүтчү күч жумшалды.*

---

<sup>1</sup> Үч жыл –

**Ар кандай катмарында кең Ааламдын,  
атайлап канча жолу дарылattyм!**

**Бүтсүн деп башталган иш жамап-жаскап,  
нур менен ширеттирип келем сактап.**

**Кубаты жетпей азыр, күч азайып,  
күн өткөн сайын барат алдан тайып.**

**Башталуу – бүтүү болот ар бир иште.  
баарды ошол иштен табат, түтсө.**

**Чыксын деп башталган иш аягына,  
чын дилден бата бердик антыңарга.**

**«Кылымдын Көчү» болсун, чакан көч деп,  
Кудурет Улуу Күчтөн бата типеп,**

**аяндуу, заты пери, Аруuke энең  
аянбай берген бата ак дилинен.**

**Жол баштап жүрүш үчүн көч башында,  
жан керек кайыл болгон бүт баарына.**

**Милдетин көч баштоонун алып өзүн,  
мүчөлөр берчү анттын, түздүң сөзүн.**

**Шылтоолоп таарынычка – эң ириде,  
Шарыпкул, түзгөн антың буздуң неге?**

**Көчтөгү мүчөлөрдүн көңүлдөрүн,  
кирдетьүү, оорутууну – күнөө дедиң.**

**Сөзүңө каршы чыгып, өзүн түзгөн,  
сый бойдон калганың жок бири менен.**

*Баарына койуп күнөө, жалғыз гана  
баладай сезип өзүң кирсиз, таза,*

*кынтыкты кептен, иштен, издең атып  
калысты көңүлдөрү абдан азып.*

*Антташкан тәрт адамга былтыр күздө,  
алиге кошулбады башка бирөө.*

*Калуудан ант шертине чочулашып,  
канча адам кошуулудан журөт качып.*

*Ант шерти андайларга болсо бир тең,  
арбынын, сөздөрү анттын, иренжиткен.*

*Жараткан Бир Тенирди тутуп күбө,  
жарыя окуп антты шам үстүндө,*

*ант берген, жалғыз Эрнест, араңардан.  
Бошсуңар калганыңар шерттен, анттан.*

*Шарыпкул, антка, шертке байлагыңай  
аяндуу түйүн жок деп, көңүлүң жай,*

*келүүдөн баш тартканың мазар беттеп,  
кыязы, дал ушундан болсо керек.*

*Чындык бар ушул жерде – корко турган,  
чын эле шерт жиби жок сен байланган!*

*Ал эми Улуу Тогоол байлаган жип,  
аны сен алдың бүгүн өзүң үзүп!*

*Байланган мени менен шертине анттын  
бир гана араңардан Акчабагым.*

*Билгиле, урпактардын арасынан,  
берчүлөр четтен чыгат ага жардам.*

*Карегим, Шамчырагым, да бир ирет,  
калайын Кара күчтөн калкалап деп,*

*жамғырга айландырып жашымды аккан,  
жардамын бир Тәңирдин тилеп турам.*

*Ким менен түзбө алака мындан нары,  
шам жагып, айттыргының ушул антты:*

*«Түз буруп дил-нээтимди Жаратканга  
ант берем арбагыңа, Жайсаң Ата!*

*Жалгандан өтсөң дагы алда качан,  
жай бербейт түбөлүктөн ээсиз дастан.*

*Өткөнүн урпагыңа билдиргин деп,  
өзүндү «Тагдыр-Түйүн» кыйнап келет.*

*Журтуңа толук жетип сиңсе дастан,  
чечилет «Тагдыр-Түйүн» сиз байланган.*

*Аруу дил, арам ойсуз – улуу дастан,  
журтуңа жетсе дешип, бел байлашкан,*

*аталган «Кылым Көчү» деген топко,  
мүчөсү болуп жүгүн тартам кошо.*

*Түйшүктөн коркуп эгер дастан арткан,  
тайысам берип жаткан ушул анттан,*

*көктөгү көрүп турган Тәңир урсун!  
Калышсын ант-кусурга бүт тукумум!»*

*Кимде ким ант-кусурун ойун көрсө  
кеч болот – түшүнүшөт Түбөлүктө.*

*Кусурга калган жандын тукумун бүт,  
каары, Бир Теңирдин, турат күтүп.*

*Жазуусу түйүндөлүп тагдыр жазған  
жалгандан, түбөлүктөн, жай таппастан,*

*өмүрү жакшысынын болуп қыска,  
өтүшөт арттарында калбай нуска.*

*Кусурга калган бирөө бузуп антты,  
кордугун тартат, бирок, анын арты.*

*Жүрөктүн үшүн алыш үчүн эмес,  
жарыгым, сактансын деп бердим кенеш.*

*Чырагым, көктүгүндөн кайтабы деп,  
чочутчу айтып көрдүм кыйла эле кеп,*

*А бирок ушул сапар өжөрлөнүп:  
«Асмандан Ай түшсө да тегеренип,*

*ажырап калсам дагы бүт баарынан,  
айныбайм ушул койгон талабымдан.*

*Баш ийем сезимимдин туйумуна,  
башкартайм адамдардын буйругуна.*

*Бир жылдан бери карай, Жайсаң Ата,  
баратам тоголонуп тунгуйукка.*

*Солкулдап жебесиндей таразанын,  
сөзүмдү аткарапбай бараткамын.*

*Буйругун тагдырымдын көрөрмүн деп,  
булардын баардыгына колум шилтеп,*

*улантсам сүзгөнүмдү агым менен,  
учумда Нуршооламдан айрылам мен!*

*Шар агым уруп жээкке, бакалоорум  
ширелип өтпөй аба, кумга толсун!*

*Кайылмын бүт баарына – мындан нары,  
агымга каршы сүзөм, өлсөм дагы!*

*Оорутаар көөнүнүздү да бир сөздү  
оройлук болсо дагы айткым келди.*

*Агайга айтканындай бир молдобуз  
акындын түспөлүндө жин болсонуз,*

*аксызыбы, карасызыбы – ээлеп алган  
ал мага маанилүү эмес – керек дастан!*

*Ишимдин чыгыш үчүн аягына  
кайылмын кош дүйнөнүн жыргалына.*

*Түбөлүк тозок отто күйсөм дагы,  
тийгизсем болду журтка ыр дастанды!» –*

*Азыркы нойубаган көктүгүндөн  
ажырап калганындай түяр элем.*

*Шондуктан, көңүлүңө карап сенин,  
шор жаным, эмнелерди кечирбедим!*

*Жарыгым, Жин-Пери деп чочубагын!  
Жайына жетпей жүргөн тирүү арбакмын.*

*Тагдырым түйүндөлүп – жарыктағы,  
аткарбай калган элем вазийпамды.*

*Тагдырдын шол түйүнүн чечиш үчүн,  
тапбастан далай қылым издең күттүм.*

*Тагдырым буйурбаса, сени менен  
тогоолдо кездешпестен калбайт белем.*

*Жакындал Улуу Тогоол – адатымча  
жаш төгүп сапар артып кең Ааламда,*

*туш болчу көпүрөнү тагдырыма,  
тапбастан издең жүргөн кезим анда.*

*Зарлаган тириүү арбактын тилегине,  
зар какшап кошсо мунун тириүү пенде,*

*обого жетиш үчүн окшош тилек,  
ортодо көпүрөбүз болуу керек.*

*Ал эми көпүрөгө жарай турган,  
Ааламга арапашкан аяндуу жан*

*кез келчү күнду күткөм тагдырыма,  
кезиктим, буйруп тагдыр, акыр сага.*

*Бир перзент өзүңө эмес, зар энеге  
буркурап тилеп турган кезинң эле.*

*Байралып, Акчабагым, сени менен  
баланын төрөлүшүн зар тиленгем.*

*Жарыкта вазийпасын өтөй албай,  
арманда өтүп кеткен он Жайсандай,*

*төрөлсө он бириңчи Жайсаң эгөр,  
төп чыгып тилек-максат, түйүн чечээр.*

*Тиленип бул тилекти жүргөн чакта  
тилегим жетип, Тәңир чечти башка.*

*Буруулуп тагдыр нугу, мен күтпөгөн,  
сапарда Шарыпкулду кезиктирген.*

*Түйүнү тагдырымдын дагы нени,  
Тәңир ай, турат дегем буйруп эми?*

*А көрсө, зар какшасам перзент тилеп,  
тилегим кабылдаптыр, берип китең.*

*Жайсаңдар китең болуп жарық көрүп:  
«Жактырган бириң-эки, көбү жерип*

*жатат» – деп наалыганы Шарыпкулдин,  
жаныңа баткандыктан, андан суудун.*

*Дастандын аягына чыгарыңа,  
даванды ашып өтүп калды аз гана.*

*Көбөйүп тоскоолдуктар күндөн-күнгө,  
көңүлүм чөгөт болуп жүргөнүнде,*

*сөзүмдөн кайтпаймын деп көгөргөнүң,  
сооротуп көңүлүмдү койду менин.*

*Карегим, курч мүнөзүң жагып мага,  
кеч күздү эске салды калган артта...*

*Асманды жылчығы жок булат каптап,  
айланып жамғыр карга, бурганактап,*

*абалың сенин дагы табияттай,  
ал кезде турган эле жайын таппай.*

*Кечиккен Шооланды издеп Мадемилге<sup>1</sup>,  
карабай кар-нөшөрлүү суук түнгө,*

*барганың эстедиңби азыр сен да?  
Бергемин типдебеске ант-убада.*

*Ал түнү Нуршооланды табалбасаң,  
таштамак болуп бойуң тик аскадан,*

*көгөрүп, чыкканыңдай шиш чокуга,  
көктүгүң кармап турат ушул чакта.*

*Жоготкон өжөрлүгүн тааптыр деп,  
жузүндү жаш төгүлгөн турам тиктеп...*

*Солуктап жаш баладай ыйласаң сен,  
сооротуп саамайыңдан сылар элем.*

*Андағы сейрек күмүш себеленген,  
саамайың кардан көйнөк кийген экен.*

*Салмагы оор жүктүн өзүм арткан,  
салыптыр жүзүңө из кетпей турган.*

*Кадамың оор тартып, демиң тездеп,  
карегиң курчу кетип кийдиң айнек.*

*Кечээ эле секелектей көрунгөн жан  
кеч кирип өмүрүңө барат, арман!*

*Бир гана өзгөрбөгөн ошол кезден,  
бетиңди жууган түздүү жашың белем.*

---

<sup>1</sup> *Мадемилге* – Жумгалдагы тоонун аты.

*Чырагым, шул кездеги абалыңдан,  
мен эмес арбактар көп чочулашкан.*

*Өзүңө өмүр типеп, жарыктағы  
өтөлсө экен дешет вазийпаңды.*

*Чын эле чыгам десең аягына,  
чыдагын туш-тараптын кысымына.*

*Эне да, эңсеп келген Аруuke энең  
эмесе уккун сөзүн не дейт экен:*

Жайсаң Атанын карааны алыстап, Арууке Апабыздын мунарық элеси өткөндөгүдөн кыйла даана көрүндү. Ой баскан муңайым супуу жүзүн мага буруп, назик добушу угулду:

*Арыба, Шамчырагым, тағдыр жазуу  
жазбаса бешенеге бул учурду,*

*бизден соң канча кылым жарапган сен,  
бизди издел ушул жерге келет белен?*

*Жазуундун бизге минтип буйурганын,  
Жараткан, тооп кылып, баш урамын!*

*Энемин, Шамчырагым, ошондуктан  
энелик мээримимди текши часкам,*

*аныма өлүү-тирүү, Жаратканым,  
айтышаар калыстыгын деп турамын.*

*Курмандык чалып арнап, атыңды атап,  
келишти «Кылым Көчү» деп жалпы арбак,*

**Теңирдин жакшылыгын баарыңарга  
турабыз тилеп жаппы, жаныңарда.**

**Эскерсин, эскербесин урпактарым,  
энчиме берген буйруп көздүн жашын.**

**Кубансам – жаап жамгыр, кайгырганда –  
катуу жаан ысык жайда өтөт карга.**

**Ууздун атын сактап жүргөн элдин,  
урпагы ээлик кылып калган жердин,**

**көзөмөл кылып суудан кемитпестен,  
кылымдар вазийпамды өтөп келем.**

**Тукумун, жок болсо да артта калган,  
тоо-ташта, жерде-сууда ат аталган,**

**жарыя үн чыгарып айтса адам,  
жан-достун аларын бил, кубат андан.**

**Артында эскерери болсо, бирок,  
алардын арбактары тириү болот.**

**Жагылып атымды атап оролгон шам,  
жан-досум канат байлап кубангандан,**

**жашина Бал-Таңдайдын, жашым кошуп,  
жамгырлап алдыңардан алдым тосуп.**

**Бал Таңдай, келбегенге Шарыпкулу,  
бөксөрбөй көөдөнүндө турат бугу.**

**Сенин да көөнүң ооруп турган чагың,  
сөзүмө көңүл бургун, Шамчырагым.**

*Шарыпкул жеңдиргени пенделикке,  
шагымды ийип койду менин деле.*

*Таарынып, өз мүнөзүн көргөзбөстөн  
талашын чечсе болмок ушул жерден.*

*Кайрыйет<sup>1</sup>, болоор нерсе болуп өттү,  
карегим, ушул күндүн, бар эртеңи.*

*Ошондо жүзүң жарық болуш үчүн,  
ойлонуп, чыгаралы туура бүтүм.*

*Акылдуу көч баштаса – туралың көл,  
нааданга баштаткан көч – баары чөл.*

*Ал эми «Кылым Көчүн» башташкан жан,  
акылдан Төңир берген кур калбаган.*

*Кемчили Шарыпкулдин – канга сиңген,  
кур эмес, териси тар, пенделиктен.*

*Ошонун кедергиси тийгенине,  
Шарыпкул бала күндөн өзү күбө.*

*Жойулбай, өткөн сайын, жаш курагы,  
шол сапат жан дүйнөсүн ээлеп алды.*

*Ал эми акылына, жөндөмүнө,  
таямын калыстыктан, койсом күнөө.*

*Сезимиң мокогонун көрүп турам,  
сөзүмдү талдап уккун, ошондуктан.*

---

<sup>1</sup> *Кайрыйет* – тобо дейин деген мааниде.

**Көтөрө алсаң анын терс сапатын,  
кошулуп уларсыңар көч сапарын.**

**Кайрыйет, көч кыядан өтүп калды,  
кошомун десен әгер, берсин антты.**

**Керек деп, тайынсаңар басып мазар,  
ким барат, кайда барат – сенсиң айттар.**

**Кокустан көч сапарын кимдир бирөө  
коштоого келбесе шарт – болбойт күнөө.**

**А бирок, ошол шартын, оротпой шам  
айтыши керек мүчө барапбаган.**

**А кокус, шам оролуп калса, демек,  
арбакты күттүрбөстөн баруу керек!**

**Кимде ким себеби жок тартса башын,  
каларын кусуруна билсин анттын.**

**Арнаган, Шамчырагым, баарыңарга  
анда эми көңүл койгун ак батама:**

**«Аруулук уяласын дилиңерди.  
Ак жолдо жөлөп бири-бириңерди,**

**мин жылдап келе жаткан бабалардын  
мурасын, каада-салтын, үрп-адатын,**

**эрдигин, элдүүлүгүн, үмүт-зарын  
элине баян эттер ыр-дастанын,**

**жеткирип журтчуулукка, ырыс консун!  
Жүзүңөр эл алдында жарык болсун!**

*О Тәңир! Ушул батам учурунда,  
ободон назар салган, жетсин сага.*

*Тәңирим, өзүң колдоп «Кылым Көчүн»,  
тилеген тилегибиз кабыл келсин!*

*Жарыгым, сапарлаштар шам үстүндө,  
Тәңирди, арбактарды тутуп күбө,*

*азыркы колуңда антты айтып жатка,  
ар бириң жарыя айтып антташкыла.*

*Бар эмес беле сөзүм айта турган,  
бек болсун бешик боонор Акыл, Нуркан.*

*Журтуна эне болгон асыл жандын,  
Акылбек, койупсуңар кызыңа атын.*

*Арбагын, тайып барып, апабыздын  
алгыла кызыңарга ак батасын.*

*А менин неристеңе берер батам:  
дил-нээти таза болсун суудай аккан.*

*Суу – өмүр, суу Периси Сумбуланын,  
сиңирсин жан-дүйнөсү ак батасын.*

*Жылдызы Сумбуланын жарык чачсын,  
жашоодон Баалы энедей ордун тапсын!*

*Өзүңө берер батам, Шамчырагым,  
өтөгөн мээнэтинден баар тапкын.*

*Көктөгү Көк Жылдызы Сумбуланын,  
көргөзүп басар жолуң, калкаласын.*

*Жылоолоп ата арбагы, колдоп Тәцир,  
Жайсандын дастан-ырын журтка жеткир!*

*Убакыт өтүп барат, Шамчырагым.  
Уккунуң Бал-Таңдайдын ыр-дастанын.*

Арууке Апабыз бата тартып бүткөндө, элеси кыштын құнұ суунун үстүнөн көтөрүлгөн буу сымалданып барып көрүнбөй калды. Жайсаң Атабыздын элеси ар дайым өзү оптурчу тектирченин үстүнөн көрүндү. Шамал айдаган булуттай болуп жылып, дал жаныма келгенде, үнү чыкты:

*Чырагым, жолукканы биринчи ирет  
ачууга алдырганым көрсөң керек.*

*Сурабай абалыңды – таарынычтан  
сөз баштап, улантты аны Арууке Апаң.*

*Былтыр жаз төлгө қылыш тиккен талдын,  
көргөндө тамыр жая албаганын,*

*көздөгөн максатыңа жетериңден,  
күмөнсүп былтыр күздө кеткен элең.*

*Ошондон бери карай жай бербестен,  
ойнуду ээлеп жүрдү талдар, тиккен.*

*Талдарды көргөнүндө көктөбөгөн,  
тамууда туздуу жашың көздөрүндөн.*

*Мынчалық мүңкүрөбөй, андан көрө,  
маани бер көктөбөгөн себебине.*

*Болжогон құнұ келип, бирок анан  
кечигип калган тигер убагынан.*

*Карегим, экөөнөн тең күдөр үзбө,  
тамырдан өнүм берер деймин бирөө.*

*Бул сөздү табышмак де. Жандырмагын  
бөлүшүп сыр чечишпей ичке каткын.*

*Тамыры менен сууруп ала келген  
сай талдар мында өнүм алар бекен?*

*Тескей бет, баарынан да тынымы жок  
жай-кыши муздак шамал турат боздол.*

*Бир гана мээрим төгүп Аруuke энең,  
бул талдар өнүм алып кетээр бекен?*

*А бирок, төлгө кылбай буларды сен,  
алып сал биротоло сезимиңден.*

*Апаңар мээрим чачып өнүм алса,  
айтылуу мазар болуп калар анда.*

*Тамырын жая албаса кокус эгер,  
тагдырга байлабагын аны бекер.*

*Калыптыр убактыбызabyдан аз,  
карегим, даярданып дастанды жаз.*

0°

Ооба, ушул саптарды түшүрүп атып да ыйла-  
гым келип турат. Ушунча аракет менен тиккен тал-  
дар кургап калыптыр. Бул жолу да Акыл, Талант,  
Эрнест, Нургүл болуп тамыры менен казып алган  
талдарды тиктик. Тамыр жайып өнүм алар бекен?..

Медитациянын текстерин чечмелебей туруп кет-  
пейм деп, Атабыздын кабырынын жанында, Эр-

нестин келинчеги үчөөбүз калдык. Ақыл, Таланттар жумуштарына кетишкен. Антташуубуз керек болгондуктан, балдар кайра келишти. Атабыздын кабырына барып, чечмеленген анттын текстин кайтап – ант бердик. Ақыл, Талант экөө заарда Бишкекке жөнөп кетишти. Эрнестин «Көкжоргосунун» ичинде, түнүндөгү жазып келгендеримди чечмелеп алыш, жыйынтыкты биротоло чыгарыш үчүн, биз үчөөбүз дагы калдык.

07. 06. 2001-ж. 16-ай күнү

35°2"20"  
21°25"44"  
8°24"28"

*Чырагым, арыбагын, ишиң азга,  
кубанып туруптурсун, жылганына.*

*Кезинде, Аккожого, Айкөл Шердин,  
келтирип көрчү эсиңе, айткан кебин:*

*«Пенденин мендей эле, ойлоп тапкан,  
парз-сүнөт<sup>1</sup> милдеттерин аткарбасам,*

*элиме назар бурган Кек Теңири,  
эч жаза бербестир дейм жерип мени», –*

*ушинтип Айкөл берен дилин берген,  
өзүнүн ишенимин бийик көргөн.*

*Ал эми зарыл эмес, шартка ылайык,  
ант сөзүн өзүңөргө кабыл алыш,*

---

<sup>1</sup> Парз – Кудайдын айтканы, сүнөт – Мухаммет пайгамбардын кошумчалаганы.

*үчөөңөр ант шертинен четте калып,  
Эрнестин жалғыз өзүн бердин салып.*

*Ошентип сегиз айдан бери карай,  
оорудан азап тарттың тыным албай.*

*«Тәңир ай, жарапган соң болуп пендे,  
жаңылып-жазат экен пенделикте.*

*Азапты тарттыргыдай, кылган күнөөм,  
анын так кайсы экенин билбей жүрөм?» –*

*деп күндө, талмаң карман эс алган соң,  
дилиңден Жаратканга берген суроон,*

*нұкусун Эрнест билбей берген анттын,  
андан сен четте калбай бирге тарттың.*

*Анткени, байланышаар Аалам менен,  
алардын арасында бир гана сен.*

*Кутулуп ошол жүктөн кечөө гана,  
кайрадан башка жүктү мойнуңа артпа.*

*Башыңдан антташууну өткөргөнсүң,  
билет деп, ошондуктан, эскертбепмин.*

*Сен болсо расмийди<sup>1</sup> ант берүүдө,  
сактабай калыптырысың түк эсинде.*

*Чыгарбай чыпалактан каныңарды,  
чын дилден берген менен антыңарды,*

---

<sup>1</sup> *Расмий* – шарт.

*тузу кем аштай болуп калат, бирок,  
тагдырга бекий турган шерт каны жок.*

*Эсиңе ушул шартты түшүртсө деп,  
эскерттим жагып жаткан шамды үйлөп.*

*А бирок, аракетим кетип текке,  
аны сен түшүрө албай койдуң эске.*

*Болуптур, учур-убак келип дагы,  
кошулам десе келип, бирөө жаңы,*

*ал күнгө, Шамчырагым, даяр болуп  
аткаргын анттын шартын шондо толук.*

*О кечиримдүү кең Тәцирим!  
Кетирген пенделигимди кечире көр!*

Ант шарты толук болбой калганына мен гана күнөөлүмүн. Антташканы жатканда, жаккан шамыбыз, тутанбай барып күйгөн. Канчалык кабатыр болгонум менен, себебин издегенге сезимим жетпептири. Балдарды дагы убара қылат экемин да? – деп өкүнүүдөн башка аргам жок! Анттын шертин китеңке жарыя жазууга болбойт экен, ошондуктан бул жерге түшүрбөдүм.

Былтыр, зарылдыктан эмес, шартка гана ылайыктап антташкан экенбиз, көрсө... Түз кеп, биз эмес, Эрнест жалғыз бериптири. Антты сыртыбыздан үчөөбүз окубаган менен, дилимде ойлогонум чындык болчу. Ошол анттын нукусу<sup>1</sup> ушунча жапа таргынанын эми гана түшүндүм. Өткөндөн сабак албай жаңылыштык кайталаганыма өкүнүүм чексиз болуп турат.

---

<sup>1</sup> *Нукус* – кусур, зыян.

*Унутуп койгондуктан анттын шартын,  
убара көч мүчөсүн тарттырасың.*

*Табият туталанып ушунуңа,  
теребел кардан көйнөк кийди, мына.*

*Бул белги каар эмес – мурда берген  
ант шертиң жууп салды Арууке энен.*

*Кыш бойу тарткан кыйноң пенделиктен  
кайрылбай аяктасын ушу менен.*

*Карегим, тогошууну эсептеп так  
кырсыктын тузагынан болгуунүү сак.*

*Орчундуу талабым бар, Шамчырагым,  
ошого көңүл койуп назар салгын.*

*Ант сөзүн, аткарылчу баардык шартын  
жарыя салбай ичке сыр сактагын.*

*Кошулган кезде көчкө жаңы мүчө  
төртөөң тен болуун керек ант бергенде.*

*Кокустан орчундуу бир себеп болуп,  
калсаңар чогула албай баарың толук,*

*жаныңда, Шамчырагым, ошол күнү  
балдардын болуш керек сөзсүз бири.*

*Агарып чыгыш тарап, сөгүлүп тан,  
аз калды убактыбыз, уккун дастан.*

0°

Таң ық салып калыптыр. Кошубузга<sup>1</sup> келип бир нече сапты чечмелеп, Акыл, Талантты кете бергиле дедим. Эрнест келинчеги Нургұл менен калышты. Толук чечмелеп бүткөн соң, Чаекте калууга мүмкүн эместиғине көзүм жетти. Кандай кыларымды билбей кабатырланғанымды Эрнестин сунушу тынчтанткансызы. Ал: «Эже, утурумдук биздикине барып иштеп көрбәйсүзбү? Колумдан келишинче шарт түзүп бергенге аракет қылайын, иштеп кетсөнiz, кийинкиси ыңгайга жараза болсун?» – деди. Қөңүлүмө туура келди, бирок Чаекке барып, агайга медитациянын материалдарын окутуп туруп, анан кетейин дедим. Агай бир нече сыйра окуду окшойт, биз сүйлөшкөн жокпуз, кыйладан кийин туталанып: «Мени ичи тар дептир Жайсан. Мен эмес ошол Жайсандаңын өзүнүн ичи тар экен! Кол жазмаңызды бөресизби же?» – деди. Агайдын, адам эмес, арбак менен да тирешкени денемди дүркүрөттү. Ушул саамда, агайдан оолактоону баш тарткыс болуп чечтим. Түндөп Эрнестер менен жолго чыгып, таң аппак атканда Эрнестикине келдик. Эрнест менен Нургұл колдорунан келгенин аянышпай, чын дилинен шарт түзүп берүүгө аракет қылып атышты. Иш аз-аздан жыла баштады.

*Бул медитациялардын учурунда 161–204-беттер жазылган.*

*Сегизинчи китептин  
медитациялар бөлүгүнүн аягы.*

---

<sup>1</sup> Кошубузга – жайгашкан орун.



## **БҮБҮ МАРИЯМ МУСА КЫЗЫНЫН КҮНДӨЛҮГҮНӨН**

*31. 05. 2001-ж.*

Жайсаң Атанаң кабырына агайсыз кеттим.  
Үчүнчү жыл удаасы менен мазарга жөнөөрдөгү та-  
лаш-тартышыбыз чарчатып жиберди. Дегеле үй-  
дөгү, сырттагы проблемалар өтө эле көбейуп кет-  
ти. Иш жылыш үчүн баарына кол шилтөөгө туура  
келди, демек медитациянын жыйынтыгына жара-  
ша чечим кылам.

*08. 06. 2001-ж.*

Чаекте калууга болбойт. Канчалық оор болсо  
дагы, жаш өргө таяп калган кезде жер которуюуга  
туура келди.

«Тобо!» – дейм жазмышына Жараткандын!  
Так билем, жалганда не аткаарым!

Ким эмне десе мейли, жалгыз гана  
кылганым жакса болду Жаратканга!

*09. 06. 2001-ж.*

Таңкы төрт жыйырмада Эрнестикине келдик.

*22. 06. 2001-ж.*

Воронцовкага келдим. Калыбек, Гүлжандарды-  
кында турдум.

*29. 06. 2001-ж.*

Воронцовқадан Бишкеке келдим. 26-да Эрнест Керим менен барып сейфти алып келишкен (Аккуланын Жалы бар сейф.). Аны туруктуу бир жерге койуш үчүн ушул үйгө келдим.

Тагдырыбызда окшоштук бар үй экен. Мы оба, в какой-то мере, покинуты, но однако и покинули!.. Господь с нами! Пусть помогут мне стены твои.

*30. 06. 2001-ж.*

Талант, Эрнест, мен болуп Калыбектин досу турган жерге бардык.

Керемет! Укмуштуудай керемет жер экен! Дегелे кыргызым мекендеген жердин ар бир карыш жери керемет экендигине барган сайын сыймык менен көзүм жетүүдө. Жалаң эле арчанын мен көрө элек беш-алты түрү бар экен. Ал эми дары чөптөрдү бутум менен тепсөлөөдөн айбыгып турдум. Бийиктиктин кереметин сезүүнү кыргызымдан башка дагы кайсы элдерге буйрудун экен, Айкөл Тәңирим?! Көкө Атабыз айткандай, ушул керемет тоолордун бийиктиги, тазалыгы, элибиздин пейилиндеги көндикти сактап келиптирир. Болбосо, ошол элдин Журт башчысынын оозуна тәңирим салып, ушул бийиктик айттырбаса, «Кыргызстан – Наш общий дом!» – дейт беле? Ушул тоолордой бийиктик гана үйүнүн төрүнөн, жүрөгүнөн, теренинен бөтөн элдерге орун берет! Кыргызым ушул тоолорундай дили таза, бийик болбосо, түпкү атабыз Ууздун чачыраган түкүмун бириктирип, уңгусунда Ууздун атын атап ечүрбөй, кыркууз кыргыз бойдон калып, ал эми ар улутка бөлүнгөн боордошторунан калгандардын аттарын сактап, ошол уруудагы элбиз деп, бир эл болуп келет беле?!

Кыпындаи кыргызымдын ичинде: ногой, нойгут, кыпчак, кытай, моңолдор, сарттар, дөөлөстөр жана дагы нечен уруулардын аттары эле конгломераттуу журт экенибиздин далили! Айрым бир чукуп ойпуулар: «Кыргызстан – Жалпыбыздын үйүбүз!» дегендин түпкү мааниси кайда жатканына акыл өкчөбөй, келеке катары көрүшкөнүнө кейип турал. Таруудай чачылган элибиздин кылымдар бойу қөксөгөн мамлекеттүүлүккө ээ болуу жөнүндөгү тилеги жаңы гана ишке ашып, ошол өлкөнүн башында өз каныбыздан бүткөн Ажобуздун өз бетинче элдүүлүгүбүздү сактоого кылган далалатын колдоого алуунун ордуна, жок күнөлөө – бийиктиктен төмөндөө эмеспи? Там-туң баскан наристедей мамлекетибиздин тезирээк телчигүүсүне тоолорубуздай бекем, бийик, таза көз караш гана өбөлгө болмокчу.

Ар дайым ушул керемет тоолорумдун жонуна чыгып, бийиктен те төмөнгө назар салган кезимде, көөдөнүмдү тепкен ойлорго тушугам.

Бийиктик гана бийик ойлорду берердигин билем!

Ушул керемет тоолорубуздун кереметине бөлөп, бөксөргөн көнүлдүн толушуна өбөлгө болгон Ка-лыбекке эмне деп алкыш айтарымды билбей турдум. Көнүлүмдүн эргүүсүн ичиме араң сыйдырып, Төңирим канча убакыт өткөрөрүмдү буйруганын билбеген үйүндө, түн койнунда, убакыт-мезгил канча болгонун сезбей ушул саптарды жазып оптурал.

«Сөз багып, сөздүн кунун билгендер урпактарыбыздын арасында бар болду бекен?» – дешет атапарыбыздын арбактары.

Бар! Урпактарыныз ошол ырысқыдан куру коп эмес! – деп турал азыр. Болбосо чачтарын бубак баскан эжесинин бөксөргөн көнүлү толсо дешип, иши уланса деген типек менен, дегеле туугандыгы

**жок балдар, бар дилдеринен кам урушуп, шарт  
түзгөндүктөрүнө башка жооп таба албайм!**

**Азапка же жыргалга келбейли кез  
аш эмес, эл болуппуз баалаган сөз!**

**Эзелтен келе жаткан бабалардын  
элибиз улап келет шол нускасын!**

**Журтума, сөздүн наркын кемитпеген,  
жүгүнүп кулдук уруп, таазим этем!**

*Бұбұ Мариям Муса кызы!*

## **МАЗМУНУ**

Чоң Қазат .....	5
Аштагы акыркы үч күндүк .....	7
Өзөктөн чыккан өрт .....	69
Кайтпас сапарга камылга .....	102
Улуу жортуул .....	109
Чоң чабуул алдындағы чатак .....	140
Чет-Бээжинде .....	181
Медитациялар бөлүгү .....	203

---

**Жайсаң Үмет уулу**

## **АЙКӨЛ МАНАС**

**Дастан**

*Сегизинчи китеп*

**ЧОҢ ҚАЗАТ**

Редактору *Жумадин Кадыров*

Корректору *Жаңыл Шайыкбекова*

Компьютерде калышка салган *Рая Терибаева*

Форматы 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Көлөмү 24,5 басма табак.  
Заказ № 335. Нускасы 10000 даана.

«Бийиктик» басмасы

Бишкек шаары, Ю. Абдрахманов көчөсү, 170 «А»  
Тел.: 66-75-58